


# АЛГЕБРА



# АЛГЕБРА

## ОРТО МЕКТЕПТИН 7-КЛАССЫ ҮЧҮН ОКУУ КИТЕБИ

С.А. Теляковскийдин  
редакциясы астында

3-басылышы

I глава



ТУЮНМАЛАР, ТЕҢДЕШТИКТЕР,  
ТЕҢДЕМЕЛЕР

II глава



ФУНКЦИЯЛАР

III глава



НАТУРАЛДЫК КӨРСӨТКҮЧҮ БАР  
ДАРАЖА

IV глава



КӨП МҮЧӨЛӨР

V глава



КЫСКАЧА КӨБӨЙТҮҮНҮН  
ФОРМУЛАЛАРЫ

VI глава



СЫЗЫКТУУ ТЕҢДЕМЕЛЕРДИН  
СИСТЕМАЛАРЫ



БИШКЕК  
«МЕКТЕП» 2003

БИБЛИОТЕКА  
ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ № 38

ББК 22.14 я 721

А 45



«Акыл» АА/К — «Кыргызстан» Басма Үйү  
2000-жылы Бельгия өлкөсүнүн борбору  
Брюсселде «EMRC» — ЕВРОПАЛЫК сапат  
сертификатына ээ болгон

**Авторлор:**

**Ю. Н. МАКАРЫЧЕВ, Н. Г. МИНДЮК, К. И. НЕШКОВ,  
С. Б. СУВОРОВА**

Которгон **Бөрүбай Абакиров**

2-басылышы 1999-жылы жарык көргөн

Бул китеби 1988-жылы Бүткүл союздук окуу китептердин  
конкурсунда биринчи орунду ээлеген.

**Шарттуу белгилөөлөр**

• белгиси менен милдеттүү түрдө окутулуучу көнүгүүлөр белги-  
ленген (мисалы, • 25).

Номери курсив менен берилген көнүгүүлөр үйдөн иштөө үчүн сунуш  
кылынат (мисалы, 58).

\* белгиси менен татаалыраак көнүгүүлөр белгиленген (мисалы, 186\*).

4306020503

А \_\_\_\_\_ 2003


М 451(11)-2003

ISBN 5-655-01525-0

© Издательство «Просвещение», 1991 г.

© ААК «Акыл» — «Мектеп»,

басмасы, 2003-ж.





# ТУЮНТМАЛАР, ТЕНДЕШТИКТЕР, ТЕНДЕМЕЛЕР

§ 1. ТУЮНТМАЛАР

§ 2. ТУЮНТМАЛАРДЫ ӨЗГӨРТҮҮ

§ 3. БИР ӨЗГӨРМӨСҮ БАР ТЕНДЕМЕЛЕР

## § 1. ТУЮНТМАЛАР

### 1. САНДУУ ТУЮНТМАЛАР

Төмөнкү маселени чыгарабыз: «Туристтер эки саат бою шоссе жолу боюнча 16 км/саат ылдамдыкта велосипед менен, андан кийин токой боюнча дагы 7 км жөө жүрүштү. Бардык маршруттун узундугу канча?»

Туристтер шоссе жолу боюнча  $16 \cdot 2$  км өтүшкөн, ал эми токой менен 7 км жүрүшкөн. Ошондуктан бардык маршруттун узундугу  $(16 \cdot 2 + 7)$  км ге, б. а., 39 км ге барабар.

Маселени чыгарып, биз  $16 \cdot 2 + 7$  сандуу туюнтмасын алдык. Сандуу туюнтмалар амалдардын белгилеринин жана кашаалардын жардамында сандардан түзүлөт.

Сандуу туюнтмаларга дагы мисалдар келтиребиз:

$$43 : 5; \quad 9,6 - 3 \cdot 1,2; \quad 5 \cdot (7,4 - 6,1).$$

Сандуу туюнтмалардагы амалдарды аткаруунун натыйжасында келип чыккан санды туюнтманын мааниси деп аташат.

Мисалы,  $96 - 2 - 6^2$  туюнтмасынын маанисин табалы. Ал үчүн биз амалдардын кабыл алынган иретин сактап, адегенде даражага көтөрүүнү, андан кийин көбөйтүүнү жана акырында кемитүүнү аткарышыбыз керек:

$$1) 6^2 = 36; \quad 2) 2 \cdot 36 = 72; \quad 3) 96 - 72 = 24.$$

24 саны бул  $96 - 2 \cdot 6^2$  туюнтмасынын мааниси.

Эгерде туюнтмада нөлгө бөлүү бар болсо, анда бул туюнтма мааниге ээ болбойт, себеби нөлгө бөлүүгө болбойт. Мындай туюнтмалар жөнүндө алар мааниге ээ болушпайт деп айтылат. Мисалы,  $35 : (4 \cdot 2 - 8)$  туюнтмасы мааниге ээ болбойт.

1. Туюнтмалардын маанилерин тапкыла:

- |                     |                         |                      |
|---------------------|-------------------------|----------------------|
| а) $6,965 + 23,3$ ; | д) $6,5 \cdot 1,22$ ;   | и) $53,4 : 1,5$ ;    |
| б) $76,73 + 3,27$ ; | е) $0,48 \cdot 2,5$ ;   | к) $16,94 : 2,8$ ;   |
| в) $50,4 - 6,98$ ;  | ж) $3,725 \cdot 3,2$ ;  | л) $75 : 1,25$ ;     |
| г) $88 - 9,804$ ;   | з) $0,016 \cdot 0,25$ ; | м) $123,12 : 30,4$ . |

2. Амалдарды аткаргыла:

- |                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| а) $481,92 : 12 - 20,16$ ;      | в) $1,08 \cdot 30,5 - 9,72 : 2,4$ ;  |
| б) $6,05 \cdot (53,8 + 50,2)$ ; | г) $44,69 + 0,5 \cdot 25,5 : 3,75$ . |

3. Туюнтмалардын маанилерин тапкыла:

- |                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| а) $155,5 - 5,5 \cdot 20,7$ ;  | в) $3,6 : 0,08 + 5,2 \cdot 2,5$ ;  |
| б) $85,68 : (4,138 + 2,162)$ ; | г) $(9,885 - 0,365) : 1,7 + 4,4$ . |

4. Амалдарды аткаргыла:

- |                                    |                                      |  |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| а) $\frac{3}{5} + \frac{6}{7}$ ;   | д) $1\frac{2}{3} + \frac{5}{6}$ ;    | и) $1\frac{1}{9} \cdot 1\frac{1}{2}$ ; |
| б) $\frac{5}{6} + \frac{1}{4}$ ;   | е) $5 - 3\frac{2}{7}$ ;              | к) $2\frac{6}{7} : 1\frac{3}{7}$ ;     |
| в) $\frac{7}{8} - \frac{5}{6}$ ;   | ж) $\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8}$ ; | л) $6\frac{3}{5} \cdot 10$ ;           |
| г) $\frac{3}{10} - \frac{4}{15}$ ; | з) $\frac{5}{8} : \frac{9}{10}$ ;    | м) $3\frac{2}{3} : \frac{1}{6}$ .      |

5. Эсептегиле:

- |                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
| а) $6\frac{1}{3} - 8$ ;             | г) $\frac{3}{8} : \left(-\frac{9}{16}\right)$ ; | ж) $\frac{4}{7} \cdot (-49)$ ;                        |
| б) $-2\frac{2}{7} + 4\frac{3}{5}$ ; | д) $\frac{5}{12} \cdot (-6)$ ;                  | з) $-16 : \left(-\frac{4}{9}\right)$ ;                |
| в) $5\frac{1}{3} - 6\frac{1}{4}$ ;  | е) $-3\frac{2}{3} \cdot 3$ ;                    | и) $-3\frac{1}{2} \cdot \left(-1\frac{3}{7}\right)$ . |

## 6. Амалдарды аткаргыла:

а)  $8\frac{1}{3} + 6\frac{1}{2} - 3\frac{5}{6}$ ;

в)  $2\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{10} : 2\frac{4}{5}$ ;

б)  $12\frac{3}{8} - 5\frac{1}{4} + 7\frac{1}{2}$ ;

г)  $1\frac{1}{6} : 2\frac{1}{6} \cdot 26$ .

## 7. Туюнтмалардын маанилерин тапкыла:

а)  $3\frac{3}{5} \cdot \frac{1}{3} + 6\frac{4}{9} : 2$ ;

в)  $2\frac{5}{6} - 1\frac{1}{5} \cdot 1\frac{1}{9} + 1\frac{5}{7} : 1\frac{1}{7}$ ;

б)  $\frac{2}{3} - \frac{8}{23} \cdot \left(\frac{3}{4} + 1\frac{1}{6}\right)$ ;

г)  $5\frac{2}{9} : \left(3 - 1\frac{1}{9} \cdot 2\frac{2}{5}\right) + \frac{4}{5}$ .

## 8. Амалдарды аткаргыла:

а)  $3\frac{2}{15} + 1\frac{2}{5} : \frac{1}{3} - 2\frac{1}{5}$ ;

в)  $4\frac{5}{6} - \frac{5}{8} - 2\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{6}$ ;

б)  $\left(1\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) : 3\frac{3}{4} + \frac{2}{3}$ ;

г)  $\left(4 - 2\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5}\right) : 3\frac{1}{3} - \frac{1}{3}$ .

## 9. Туюнтмалардын маанилерин тапкыла:

а)  $25^2$ ;      в)  $3,5^2$ ;      д)  $\left(\frac{1}{2}\right)^3$ ;      ж)  $\left(1\frac{1}{6}\right)^2$ ;

б)  $12^3$ ;      г)  $0,2^3$ ;      е)  $\left(\frac{2}{3}\right)^2$ ;      з)  $\left(2\frac{1}{2}\right)^3$ .

10. Цифра 2ни үч жолу пайдаланып, мааниси төмөнкүгө барабар болгон туюнтма түзгүлө: а) 6; б) 8; в) 3; г) 1.

11. Амалдардын эки белгисинен турган, мааниси төмөнкүгө барабар болгон кандайдыр бир туюнтманы түзгүлө: а) 12; б) 0.

12. Төмөнкү маселени чыгаруу үчүн сандуу туюнтма түзгүлө: «Аралыгы 40 км болгон элдүү эки пункттан бир убакытта бири бирине каршы эки жөө адам чыгышкан. Жөө адамдардын бирөөнүн ылдамдыгы 4 км/саат, ал эми экинчисиники -5 км/саат экендиги белгилүү болсо, алар чык-

кандан 3 саат өткөндөн кийин алардын арасындагы аралык кандай болот?»

13. Туюнтма түзүп, маселени чыгаргыла: «Бир жумушчу саатына 7 тетик, ал эми экинчиси — 9 тетик даярдайт. 4 саатта алар канча тетик даярдашат?»

14. «Сумма», «айырма», «көбөйтүндү» жана «тийинди» терминдерин пайдаланып, туюнтманы окугула:

- |                       |                         |                            |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| а) $8,5 - 7,3$ ;      | г) $5,6 + 0,9$ ;        | ж) $2,5 - (3,2 + 1,8)$ ;   |
| б) $4,7 \cdot 12,3$ ; | д) $2 \cdot 9,5 + 14$ ; | з) $6,1 \cdot (8,4 : 4)$ ; |
| в) $65 : 1,3$ ;       | е) $(10 - 2,7) : 5$ ;   | и) $(6,4 + 7) : 2$ .       |

15. Туюнтма түрүндө жазгыла:

- а) 28 жана 15 сандарынын суммасын;
- б) 6 жана 3 сандарынын көбөйтүндүсүн;
- в) 3 жана 8,7 сандарынын айырмасын;
- г) 0,8 жана 0,4 сандарынын тийиндисин.

### Кайталоо үчүн көнүгүүлөр

16. 240 санынын 1%ин тапкыла. Ошол эле сандын 5%ин, 85%ин, 150%ин тапкыла.

17. а) 500 санынын 3%ин;
- б) 15 санынын 40%ин;
  - в) 8,5 санынын 120%ин;
  - г) 280 санынын 9,5%ин;
  - д) 9,5 санынын 280%ин;
  - е) 1,25 санынын 1,2%ин тапкыла.

18. Бир нече китепке 52 сом төлөшкөн. Китептердин биринин наркы жумшалган акчанын 30%ин, ал эми экинчисиники — 45%ин түзгөн. Экинчи китепке караганда биринчи китеп канча сомго арзан?

19. Талаа участогунун аянты 80 га. Бул участоктун 40%ин биринчи тракторист айдаган, ал эми калган бөлүктүн 60%ин экинчи тракторист айдаган. Алардын кимиси көп жана канча гектарга көп айдаган?

20. Чарба ар бир гектар жерден 44 ц буудай жыйнаган. Интенсивдүү технологияны колдонуп, чарба ошол эле жерден буудайдын түшүмдүүлүгүн 25%ке көбөйттү. Чарба ар гектардан канча центнерден буудай жыйнай баштаган?

## 2. ӨЗГӨРМӨЛӨРҮ БАР ТУЮНТМАЛАР

60 км/саат ылдамдык менен жүргөн автомобиль 2 саатта  $60 \cdot 2$  км, 3 саатта  $-60 \cdot 3$  км, 5 саатта  $-60 \cdot 5$  км өтөт. Жалпысынан ал  $t$  саатта  $60 t$  км өтөт.  $t$  нын маанилерин өзгөртүп, биз  $60 t$  туюнтмасынын жардамы менен ар түрдүү убакыт аралыгындагы автомобиль өткөн жолду таба алабыз. Ал үчүн  $t$  нын ордуна анын маанилерин коюп, көбөйтүүнү аткаруу жетиштүү.  $60 t$  туюнтмасындагы  $t$  тамгасын *өзгөрмө*, ал эми  $60 t$  туюнтмасынын өзүн — *өзгөрмөсү бар туюнтма* деп аташат.

Дагы мисал келтирели. Тик бурчтуктун жактарынын узундуктары  $a$  см жана  $b$  см ге барабар болсун. Анда анын аянты  $ab$  см<sup>2</sup> ге барабар.  $ab$  туюнтмасы  $a$  жана  $b$  эки өзгөрмөсүнөн турат. Бул туюнтма  $a$  жана  $b$  нын ар түрдүү маанилеринде тик бурчтуктун аянтын кандайча табууну көрсөтөт. Мисалы,

эгерде  $a = 8$  жана  $b = 11$  болсо, анда  $ab = 8 \cdot 11 = 88$ ;

эгерде  $a = 25$  жана  $b = 4$  болсо, анда  $ab = 25 \cdot 4 = 100$ .

Эгерде өзгөрмөсү бар туюнтмага ар бир өзгөрмөнүн ордуна анын кандайдыр бир маанисин койсок, анда сандуу туюнтма келип чыгат. Өзгөрмөлөрдүн тандалып алынган маанилериндеги анын маанисин *өзгөрмөлөрү бар туюнтманын мааниси* деп аташат.

Ошентип, 88 саны —  $ab$  туюнтмасынын  $a = 8$  жана  $b = 11$  болгондогу мааниси, 100 саны ушул туюнтманын  $a = 25$  жана  $b = 4$  болгондогу мааниси.

$\frac{b}{b-3}$  туюнтмасын карайлы. Каалаган  $b \neq 3$ тө анын маанисин табууга болот.

Мисалы, эгерде  $b = 3$  болсо, анда  $\frac{b}{b-3} = \frac{13}{13-3} =$   
 $= \frac{13}{10} = 1,3$ .  $b = 3$  болгондо бул туюнтманын маанилерин

табууга мүмкүн эмес, анткени бул учурда бөлүмү  $b - 3$  нөлгө барабар, туюнтманы нөлгө бөлүүгө болбойт.  $\frac{b}{b-3}$  туюнтмасы  $b \neq 3$  болгондо мааниге ээ болот, ал эми  $b = 3$  болгондо мааниге ээ болбойт деп айтылат.

Кээ бир туюнтмалар өзгөрмөнүн бардык маанилеринде мааниге ээ болушат. Буга  $x(x+1)$ ,  $ay-4$ ,  $\frac{a^2-10}{3}$  туюнтмалары мисалдар боло алышат.

Өзгөрмөсү бар туюнтмалар формулаларды жазуу үчүн колдонулат.

Мисалы, жуп сандын формуласын карайлы. Каалаган  $m$  жуп санын бүтүн сан  $n$  менен 2 санынын көбөйтүндүсү түрүндө көрсөтүүгө болот, б. а.

$$m = 2n.$$

Эгерде бул формуладагы  $n$  дин ордуна бүтүн сандарды койсок, андан  $m$  өзгөрмөсүнүн маанилери жуп сандар болушат.  $m = 2n$  формуласын жуп сандын формуласы деп аташат.

$m = 2n + 1$  формуласын (мында  $n$  - бүтүн сан) так сандын формуласы деп аташат.

Жуп сандын формуласы сыяктуу эле, каалаган башка натуралдык санга эселүү сандын формуласын жазууга болот.

Мисалы, 3 санына эселүү сандын формуласы төмөнкүчө жазылат:

$$m = 3n, \text{ мында } n - \text{бүтүн сан.}$$

● 21. Туюнтманын маанисин тапкыла:

а)  $x = 7; 0; -5$  болгондогу  $4x - 12$ нин;

б)  $y = 3; 0; -6$  болгондогу  $2,8 - 0,5y$  тин.

22.  $x$  тин көрсөтүлгөн маанилери үчүн  $3x - 1$  жана  $-3x + 1$  туюнтмаларынын маанилерин эсептеп, таблицаны толтургула:

$x$	-2	-1	0	1	2	3	4	5
$3x - 1$	-3	-4						
$-3x + 1$	7	4						

$3x - 1$  жана  $-3x + 1$  туюнтмаларынын тиешелүү маанилери кандай сандар болушат?

23.  $10 - 2y$  жана  $10 + 2y$  туюнтмаларынын маанилерин тапкыла жана аларды таблицанын тиешелүү чакмактарына жазгыла:

$y$	-3	-1	0	2	3	4	6
$10 - 2y$							
$10 + 2y$							

● 24. Өзгөрмө  $x$  тин маанилери 5, 3, 0, -3 жана 10го барабар. Туюнтманын тиешелүү маанилерин тапкыла:

а)  $x^2 + 4$ ;      б)  $x^2 - 8$ .

● 25. Өзгөрмөлөрдүн төмөнкү маанилеринде  $x + y$  суммасы жана  $xу$  көбөйтүндүсү кандай маанилерди алышат:

а)  $x = 1,2$ ;       $y = -2,5$ ;      в)  $x = 0,1$ ;       $y = 0,2$ ;  
 б)  $x = -0,8$ ;       $y = 3$ ;      г)  $x = -1,4$ ;       $y = -1,6$  ?

26. Эгерде: а)  $m = -\frac{2}{5}$ ,  $n = \frac{2}{3}$ ; б)  $m = 0,2$ ,

$n = -1,4$  болсо,  $5m - 3n$  туюнтмасынын маанисин тапкыла.

● 27. Эгерде:

а)  $x = 2,4$ ,  $y = 0,8$ ;      в)  $x = 4,8$ ,  $y = -2,1$ ;  
 б)  $x = -3,6$ ,  $y = 5$ ;      г)  $x = -4,4$ ,  $y = -3$

болсо,  $\frac{1}{2}x - y$  туюнтмасынын маанисин эсептегиле.

28.  $a - 2b$  туюнтмасынын маанилеринин таблицасын толтургула:

$a$	5	-2	4	1	6
$b$	-3	3	0	-1	4
$a - 2b$					

29.  $x$  жана  $y$  тин кандайдыр бир маанилеринде  $x - y$  туюнтманын мааниси 0,7ге барабар экендиги белгилүү.  $x$  жана  $y$  тин ошол эле маанилеринде төмөнкү туюнтмалар кандай маанини алышат:

а)  $5(x - y)$ ;      б)  $y - x$ ;      в)  $\frac{1}{x - y}$ ;      г)  $\frac{x - y}{y - x}$  ?

30. Туюнтмалардын маанилерин эсептегиле:

а)  $m = -2\frac{1}{2}$ ,  $n \in 3$  болгондогу  $(2m + 6)n$  дин; 3

б)  $x = 5$ ,  $y = -1$  болгондогу  $x - 2xy$  тин;

в)  $a = 10$ ,  $x = -5$ ,  $y = -\frac{1}{3}$  болгондогу  $ax - 3y$  тин;

г)  $a = \frac{1}{2}$ ,  $x = 2$ ,  $b = -3$ ,  $c = 5,8$  болгондогу  $ax + bx + c$  нын.


31. Класста 35 окуучу бар. Алардын ар бири наркы 15 сом болгон математика боюнча окуу китебин жана жалпы наркы  $n$  сом болгон калган окуу китептерин акысыз алган. Ушул классты окуу китептери менен камсыз кылуу үчүн канча акча жумшалган?

32. Тажрыйба талаасын эки участкакко бөлүшкөн. Биринчи участкактун аянты  $a$  га, ал эми экинчисиники —  $b$  га. Биринчи участкактун ар бир гектарынан 32 ц, ал эми экинчи участкактун ар бир гектарынан 40 ц буудай жыйнашкан. Эки участкактон канча буудай жыйнашкан?  $a = 120$  жана  $b = 80$  болгондогуну эсептегиле.


33. Курулуштун ар биринде  $a$  адам болгон 5 бригада жана ар биринде  $b$  адам болгон 3 бригада иштеген. Курулушта канча адам иштеген?  $a = 25$  жана  $b = 32$  болгондогуну эсептегиле.

34. 1-сүрөттө кесиндилердин узундуктары көрсөтүлгөн (сантиметр менен). Сүрөттө көрсөтүлгөн ар бир фигуранын аянттарын эсептөө үчүн туюнтмаларды түзгүлө (квадраттык сантиметр менен).

35. Кубдун кыры  $a$  м ге барабар. Бул кубдан бийиктиги  $h$  м ге барабар болгон тик бурчтуу параллелепипед



1-сүрөт



2-сүрөт

кесип алышкан (2-сүрөт). Калган бөлүктүн көлөмүн тапкыла.

36. Тик бурчтуктун узундугу  $a$  см, туурасы  $b$  см. Төмөнкү туюнтмалар эмнени билдирет:

- а)  $ab$ ;      б)  $2a + 2b$ ;      в)  $a + b$ ;      г)  $2a$ ?

37. Дөптер  $x$  сом, ал эми карандаш  $y$  сом турат. Төмөнкү туюнтмалар эмнени билдирет:

- а)  $x + y$ ;      б)  $3x + y$ ;      в)  $2x + 3y$ ;      г)  $\frac{x}{y}$ ?

38. Туюнтманы «сумма», «айырма», «көбөйтүндү» жана «тийинди» терминдерин пайдаланып окугула:

- а)  $m \cdot x$ ;      в)  $10 + ab$ ;      д)  $m - 8a$ ;      ж)  $\frac{a}{b} + c$ ;  
 б)  $n - a$ ;      г)  $(a + 5)x$ ;      е)  $2x + 1$ ;      з)  $ab + bc$ ;  
 и)  $(a - b)(a + b)$ .

39. Туюнтма түрүндө жазгыла:

- а)  $b$  жана  $c$  сандарынын суммасын;  
 б)  $a$  жана  $m$  сандарынын айырмасын;  
 в)  $x$  санынын квадратын;  
 г)  $y$  санынын кубун;  
 д)  $x$  саны менен  $a$  жана  $b$  сандарынын көбөйтүндүсүнүн суммасын;  
 е)  $m$  саны менен  $x$  жана  $y$  сандарынын тийиндисинин айырмасын;  
 ж)  $a$  жана  $b$  сандарынын суммасы менен  $c$  санынын көбөйтүндүсүн;  
 з)  $a$  саны менен  $x$  жана  $y$  сандарынын суммасынын көбөйтүндүсүн.

40. Өзгөрмөнүн кайсы маанилеринде туюнтма мааниге ээ болот:

- а)  $5y + 2$ ;      б)  $\frac{18}{y}$ ;      в)  $\frac{1}{x - 7}$ ;      г)  $\frac{m - 1}{4}$ ;  
 д)  $\frac{7a}{3 + a}$ ;      е)  $\frac{2b}{10 - b}$ ?

41. Төмөнкү сандардын формуласын түзгүлө:

- а) 5ке эселүү;      б) 10го эселүү;      в) 101ге эселүү.

42. 7ге эселүү сандын формуласын жазгыла. Бул формула боюнча 7ге эселүү 3 орундуу эки санды тапкыла.

43. 6га эселүү сандын формуласын жазгыла. Бул формула боюнча 6га эселүү кандайдыр бир үч санды тапкыла.

## Кайталоо үчүн көнүгүүлөр

44. Эгерде сандын:

а) 3% и 1,8ге барабар; б) 85% и 17ге барабар; в) 130% и 3,9га барабар; г) 6,2% и 9,3кө барабар болсо, анда ушул санды тапкыла.

45. Баалар 30% ке кымбаттагандан кийин сааттын наркы 260 сомго барабар болуп калган. Баасы кымбаттаганга чейин саат канча турган?

46. Планын 15% ке ашык аткарып, завод бир айда 230 станок чыгарган. План боюнча завод бир айда канча станок чыгарууга тийиш болгон?

### 3. ТУЮНТМАЛАРДЫН МААНИЛЕРИН САЛЫШТЫРУУ

Төмөнкү маселени чыгарабыз: «Чарба аянты 48 га жана 60 га болгон эки тажрыйбалуу участкага буудай себишкен. Биринчи участкадан 1800 ц, ал эми экинчисинен 2100 ц буудай жыйнап алышкан. Кайсы участкадагы түшүмдүүлүк жогору?»

Түшүмдүүлүк участкадан жыйналган буудайдын массасын ошол участоктун аянтына бөлгөндөгү тийинди менен туюнтулат. Кайсы участкадагы түшүмдүүлүк жогору экендигин билүү үчүн  $1800 : 48$  жана  $2100 : 60$  туюнтмаларынын маанилерин салыштыруу керек. Анткени,  $1800 : 48 = 37,5$ ;  $2100 : 60 = 35$  болгондуктан биринчи участкада түшүмдүүлүк жогору.

Каалаган эки сандуу туюнтмалар үчүн, алардын маанилери барабарбы же жокпу, эгерде алардын маанилери барабар болбосо, анда алардын кайсынысы чоң жана кайсынысы кичине?

Туюнтмалардын маанилерин салыштыруунун жыйынтыгын барабардык же барабарсыздык түрүндө жазууга болот. Мисалы,  $1800 : 48$  жана  $2100 : 60$  тийиндилерин салыштырууну төмөнкүдөй барабарсыздык түрүндө жазууга болот:

$$1800 : 48 > 2100 : 60.$$

Эгерде туюнтмаларда өзгөрмөлөр бар болсо, анда өзгөрмөлөрдүн ар кандай маанилери үчүн бул туюнтма-

лардын маанилерин салыштыруунун жыйынтыгы ар кандай болушу мүмкүн.

Мисалы,  $a = 0, 4, 10$  болгондогу  $2a$  жана  $a + 4$  туюнтмаларынын маанилерин салыштырабыз.

Эгерде  $a = 0$  болсо, анда  $2a = 0$  жана  $a + 4 = 4$ , б. а.  $a = 0$  болгондо  $2a < a + 4$  барабарсыздыгы туура.

Эгерде  $a = 4$  болсо, анда  $2a = 8$  жана  $a + 4 = 8$ , б. а.  $a = 4$  болгондо  $2a = a + 4$  барабардыгы туура.

Эгерде  $a = 10$  болсо, анда  $2a = 20$  жана  $a + 4 = 14$ , б. а.  $a = 10$  болгондо  $2a > a + 4$  барабарсыздыгы туура.

Кээде туюнтманын мааниси кайсы сандардын арасында экендигин билүү талап кылынат.

Төмөндөгүдөй мисал карайбыз. Металл шаригин таразага тартууда анын массасы 86 г дан чоң, бирок 87 г дан кичине экендигин аныкташты. Шариктин массасын  $m$  тамгасы менен (грамм менен) белгилейбиз. Анда таразага тартуунун жыйынтыгын төмөндөгүдөй жазууга болот:

$$m > 86 \text{ жана } m < 87$$

же башкача:

$$86 < m \text{ жана } m < 87.$$

$86 < m$  жана  $m < 87$  эки барабарсыздыгын төмөндөгүдөй кош барабарсыздык түрүндө жазууга болот:

$$86 < m < 87.$$

$86 < m < 87$  барабарсыздыгын төмөндөгүдөй окушат: «86 кичине  $m$  ден,  $m$  кичине 87ден», же кыскача: « $m$  чоң 86дан жана кичине 87ден».

Дагы бир мисал карайлы. Бир айдагы күндөрдүн саны 31ден кичине же 31ге барабар. Бир ай ичиндеги күндөрдүн санын  $n$  тамгасы менен белгилейбиз. Анда

$$n < 31 \text{ же } n = 31.$$

Мындай жазуунун ордуна адатта төмөнкүдөй бир барабарсыздык жазышат:

$$n \leq 31$$

(« $n$  кичине же барабар 31» деп окушат).

Бир айдагы күндөрдүн саны 28ден чоң же барабар:

$$n > 28 \text{ же } n = 28.$$

Мындай учурда кыскача төмөнкүдөй жазышат:

$$n \geq 28$$

(« $n$  чоң же барабар 28» деп окушат).

$n \geq 28$  болгондуктан,  $28 \leq n$  болот.

Эки барабарсыздык

$$28 \leq n \text{ жана } n \leq 31 \text{ ди}$$

төмөнкүдөй кош барабарсыздык түрүндө жазууга болот:

$$28 \leq n \leq 31.$$

$>$  жана  $<$  белгилеринин жардамы менен түзүлгөн барабарсыздыктарды *так барабарсыздыктар* деп аташат, ал эми  $\geq$  жана  $\leq$  белгилеринин жардамы менен түзүлгөн барабарсыздыктарды *так эмес барабарсыздыктар* деп аташат.

● 47. Туюнтмалардын маанилерин салыштыргыла:

а)  $2,06 \cdot 3,05$  жана  $21,28 : 3,5$ ;

б)  $97,2 : 2,4$  жана  $62 - 21,6$ ;

в)  $\frac{1}{2} + \frac{1}{5}$  жана  $\frac{1}{3} + \frac{1}{4}$ ;

г)  $16 - 3\frac{5}{8}$  жана  $15 - 2\frac{1}{4}$ .

● 48. Туюнтмалардын маанилерин салыштыргыла:

а)  $56 \cdot \frac{2}{7}$  жана  $56 : \frac{2}{7}$ ;

в)  $\frac{3}{5} - \frac{5}{4}$  жана  $\frac{3}{8} \cdot \left(-\frac{5}{4}\right)$ ;

б)  $9 : 0,36$  жана  $0,9$ ;

г)  $\frac{1}{8} - \frac{1}{9}$  жана  $\frac{1}{9} - \frac{1}{10}$

● 49. Төмөнкү барабарсыздыктар туурабы:

а)  $2\frac{1}{2} : \frac{3}{4} - 2\frac{1}{3} > \left(1\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) \cdot 4$ ;

б)  $-7,62 + 3,38 < 4,2 - 7,31$ ?

● 50. Туюнтмалардын маанилерин салыштыргыла:

а)  $0,7 \cdot 0,8 \cdot 0,9$  жана  $0,7 \cdot 0,8 \cdot 0,9$ ;

б)  $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6}$  жана  $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} - \frac{1}{6}$ .

● 51. Туюнтмалардын маанилерин салыштыргыла:

- а)  $a = 3,8; 0; 5$  болгондогу  $9,5 - a$  жана  $0,5 a$  ны;  
 б)  $c = 1,6; -3; -6$  болгондогу  $3 - c$  жана  $4c - 5$  ти.

● 52. Туюнтмалардын маанилерин салыштыргыла:

- а)  $x = 8; 0; -3$  болгондогу  $x$  жана  $-x$  ти;  
 б)  $x = 5; 0; -5$  болгондогу  $x$  жана  $100x$  ти;  
 в)  $x = 2; 0; -3$  болгондогу  $10 - 3x$  жана  $10 - 2x$  ти;  
 г)  $a = 3,4; b = -1,5$  болгондогу  $a + b$  жана  $a - b$  ны.

● 53. Туюнтмалардын маанилерин салыштыргыла:

- а)  $m = -1; -5; 2$  болгондогу  $5m - 0,8$  жана  $0,8m - 5$  ти;  
 б)  $a = 4,6; b = 0,23$  болгондогу  $ab$  жана  $a : b$  ны.

● 54. Төмөнкү барабарсыздык туурабы:

$x = 4,2; 5; 6,5$  болгондогу  $2x + 5 < 3x$  ?

● 55. Төмөнкү барабарсыздыктарды окугула:

- а)  $8,1 < 8,14 < 8,6;$  д)  $1\frac{3}{5} < 1,7 < 1\frac{4}{5};$   
 б)  $9 < 9,865 < 10;$  е)  $2,42 < 2\frac{3}{7} < 2,43.$   
 в)  $-900 < -839 < -800;$   
 г)  $-40 < -38,7 < -30;$

56. Төмөнкүлөрдү кош барабарсыздык түрүндө жазгыла:

- а) 8 кичине 13төн жана 13 кичине 15тен;  
 б) 4,1 кичине 4,18ден жана 4,18 кичине 4,2ден;  
 в) 63,5 чоң 63төн жана кичине 64төн;  
 г)  $-8,1$  чоң  $-11$ ден жана кичине  $-7$  ден;  
 д)  $a$  чоң  $1,8$ ден жана кичине  $2,8$ ден;  
 е)  $x$  чоң  $a$  дан жана кичине  $b$  дан.

57. а)  $8,6$  жана  $8,7;$  в)  $-3,6$  жана  $-3,7;$

б)  $\frac{1}{7}$  жана  $\frac{1}{8};$  г)  $\frac{3}{4}$  жана  $\frac{5}{6}$

сандарынын арасындагы кандайдыр бир санды тандап алгыла. Жыйынтыгын кош барабарсыздык түрүндө жазгыла.

58. Кош барабарсыздык түрүндө жазгыла:

а)  $0,79$  чоң  $0,7$ ден жана кичине  $0,8$  ден;

б)  $6\frac{4}{5}$  чоң  $6$ дан жана кичине  $7$ ден;

- в)  $-4,6$  чоң  $-10$  дөн жана кичине  $0$  дөн;  
 г)  $m$  чоң  $-16$  дан жана кичине  $-15$  тен;  
 д)  $k$  чоң  $2,65$  тен жана кичине  $2,66$  дан;  
 е)  $y$  чоң  $m$  ден жана кичине  $n$  ден.

59. Координаталык түз сызыкта  $a$ ,  $b$  жана  $c$  сандары чекиттер аркылуу белгиленген (3-сүрөт). Эгерде  $a > b$  жана  $c > a$  экендиги белгилүү болсо, ар бир чекиттин жанына ага тиешелүү санды жазгыла.  $<$  белгисинин жардамы менен  $a$ ,  $b$  жана  $c$  сандарынан кош барабарсыздык түзгүлө.



3-сүрөт

• 60. Барабарсыздыктарды окугула:

- а)  $7,3 \leq x$ ;                      г)  $k \leq 0,5$ ;                      ж)  $-5 \leq a < -2$ ;  
 б)  $y \geq 0,83$ ;                      д)  $4,4 \leq n \leq 6,1$ ;                      з)  $x \leq b \leq y$ .  
 в)  $a \geq -10,4$ ;                      е)  $7,6 \leq m \leq 20,8$ ;

• 61. Төмөнкү барабарсыздыктар туурабы:

- а)  $x = 2,7; 5,3; 6$  болгондогу  $x \leq 5,3$ ;  
 б)  $y = 3,5; 4,8; 7,1$  болгондогу  $y \geq 4,8$ ;  
 в)  $x = 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9$  болгондогу  $0,6 < x \leq 0,8$ ;  
 г)  $y = 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5$  болгондогу  $2,1 \leq y \leq 2,4$ .

• 62. Барабарсыздыктын белгилеринин жардамы менен төмөнкүлөрдү жазгыла:

- а)  $x$  кичине же барабар  $8$  ге;  
 б)  $y$  чоң же барабар  $0$  гө;  
 в)  $a$  чоң  $5$  тен жана кичине же барабар  $7$  ге;  
 г)  $b$  чоң же барабар  $-2$  ге жана кичине  $1$  ден.

• 63. Барабарсыздык түрүндө жазгыла:

- а)  $x$  — терс сан;                      в)  $y$  — терс эмес сан;  
 б)  $m$  — оң сан;                      г)  $z$  — оң эмес сан.

64. Кош барабарсыздык түрүндө жазгыла:

- а)  $x$  чоң же барабар  $11$  ге жана кичине  $12$  ден;  
 б)  $y$  чоң  $50$  дөн жана кичине же барабар  $100$  гө;  
 в)  $a$  чоң  $350$  дөн жана кичине  $400$  дөн;  
 г)  $b$  чоң же барабар  $-100$  гө жана кичине же барабар  $-10$  го.

65. «Жигули» автомобили  $x$  саатта 700 км жүргөн, «Москвич» автомобили  $y$  саатта 630 км жүргөн. Эгерде:  
а)  $x = 12,5$ ;  $y = 10,5$ ; б)  $x = y = 14$  болсо, автомобилдердин орточо ылдамдыктарын салыштыргыла.

### Кайталоо үчүн көнүгүүлөр

66. Канча процентин түзөт:

а) 8 саны 200 санынын; б) 2,1 саны 14 санынын; в) 0,363 саны 6,6 санынын; г) 10,2 саны 8,5 санынын?

67. Ойлонуштуруп изденүүнүн натыйжасында комбинатта иштеген жумушчу аялдардын саны кыскартылып, 1600дүн ордуна 1200 калган. Жумушчу аялдардын саны канча процентке кыскарган?

68. Туянтмалардын маанилерин тапкыла:

а)  $37,6 - 5,84 + 3,95 - 8,9$ ;                      в)  $17,1 \cdot 3,8 : 4,5 \cdot 0,5$ ;  
б)  $81 - 45,34 + 19,6 + 21,75$ ;                      г)  $81,9 : 4,5 : 0,28 \cdot 1,2$ .

69. Туянтма түрүндө жазгыла:

а)  $x$  саны менен  $a$  жана  $b$  сандарынын көбөйтүндүсүнүн суммасын;  
б)  $a$  санын  $b$  жана  $c$  сандарынын айырмасына бөлгөндөгү тийиндисин;  
в)  $x$  жана  $a$  сандарынын суммасы менен  $x$  жана  $b$  сандарынын айырмасынын көбөйтүндүсүн.

### Текшерүүчү суроолор

1. Сандуу туянтмага жана өзгөрмөсү бар туянтмага мисал келтиргиле.

2.  $x = -4$ ;  $1,5$ ;  $5$  болгондогу  $x + 3$  жана  $3x$  туянтмаларынын маанилерин салыштыргыла.

3. Кош барабарсыздыкка мисал келтиргиле жана аны окугула.

4.  $\geq$  жана  $\leq$  белгилери кандай окулат? Кандай барабарсыздык так жана кандайы так эмес деп аталат?

## § 2. ТУЮНТМАЛАРДЫ ӨЗГӨРТҮҮ

### 4. САНДАР МЕНЕН БОЛГОН АМАЛДАРДЫН КАСИЕТТЕРИ

Сандарды кошуунун жана көбөйтүүнүн негизги касиеттерин эске салабыз.

1) *Орун алмаштыруу касиети: ар кандай  $a$  жана  $b$  сандары үчүн*

$$a + b = b + a, ab = ba$$

*барабардыктары туура.*

2) *Топтоштуруу касиети: ар кандай  $a$ ,  $b$  жана  $c$  сандары үчүн*

$$(a + b) + c = a + (b + c), (ab)c = a(bc)$$

*барабардыктары туура.*

3) *Бөлүштүрүү касиети: ар кандай  $a$ ,  $b$  жана  $c$  сандары үчүн*

$$a(b + c) = ab + ac$$

*барабардыгы туура.*

Кошуунун орун алмаштыруу жана топтоштуруу касиеттеринен төмөнкү келип чыгат: *ар кандай суммада кошулуучуларды каалагандай орун алмаштырууга жана аларды эрктүү түрдө топторго бириктирүүгө болот.*

1-м и с а л.  $1,23 + 13,5 + 4,27$  суммасын эсептейбиз.

Ал үчүн биринчи кошулуучуну үчүнчүсү менен бириктирүү ыңгайлуу. Төмөнкүнү алабыз:

$$1,23 + 13,5 + 4,27 = (1,23 + 4,27) + 13,5 = 5,5 + 13,5 = 19.$$

Көбөйтүүнүн орун алмаштыруу жана топтоштуруу касиеттеринен төмөнкү келип чыгат: *ар кандай көбөйтүндүдө көбөйтүүчүлөрдү каалагандай орун алмаштырууга жана аларды эрктүү түрдө топторго бириктирүүгө болот.*

2-м и с а л.  $1,8 \cdot 0,25 \cdot 64 \cdot 0,5$  көбөйтүндүсүнүн маанисин табабыз.

Биринчи көбөйтүүчүнү төртүнчүсү менен, ал эми экинчисин үчүнчүсү менен бириктирип, төмөнкүгө ээ болобуз:

$$1,8 \cdot 0,25 \cdot 64 \cdot 0,5 = (1,8 \cdot 0,5) \cdot (0,25 \cdot 64) = 0,9 \cdot 16 = 14,4.$$

Сан үч жана андан көп кошулуучулардын суммасына көбөйтүлгөн учур үчүн да бөлүштүрүү касиети туура болот.

Мисалы, каалаган  $a$ ,  $b$ ,  $c$  жана  $d$  сандары үчүн төмөнкү барабардык туура

$$a(b + c + d) = ab + ac + ad.$$

Биз кемүүчүгө кемитүүчүгө карама-каршы санды кошуп, кемитүүнү кошуу менен алмаштырууга болорун билебиз:

$$a - b = a + (-b).$$

Бул  $a - b$  сан туюнтмасын  $a$  жана  $-b$  сандарынын суммасы деп эсептөөгө,  $a + b - c - d$  түрүндөгү сан туюнтманы  $a$ ,  $b$ ,  $-c$ ,  $-d$  сандарынын суммасы деп эсептөөгө мүмкүндүк берет ж.у.с. Жогоруда биз караган амалдардын касиеттери мындай суммалар үчүн да туура болушат.

3 - м и с а л.  $3,27 - 6,5 - 2,5 + 1,73$  туюнтмасынын маанисин табабыз.

Бул туюнтма  $3,27$ ;  $-6,5$ ;  $-2,5$  жана  $1,73$  сандарынын суммасы болот. Кошуунун касиеттерин пайдаланып, төмөнкүнү алабыз:

$$\begin{aligned} 3,27 - 6,5 - 2,5 + 1,73 &= (3,27 + 1,73) + (-6,5 - 2,5) = \\ &= 5 + (-9) = -4. \end{aligned}$$

4 - м и с а л.  $36 \cdot \left(\frac{1}{4} - \frac{5}{18}\right)$  көбөйтүндүсүн эсептейбиз.

$\frac{1}{4} - \frac{5}{18}$  көбөйтүүчүсүн  $\frac{1}{4}$  жана  $-\frac{5}{18}$  сандарынын сум-

масы катарында кароого болот. Көбөйтүүнүн бөлүштүрүү касиетин пайдаланып, төмөнкүнү алабыз:

$$36 \cdot \left(\frac{1}{4} - \frac{5}{18}\right) = 36 \cdot \frac{1}{4} - 36 \cdot \frac{5}{18} = 9 - 10 = -1.$$

МУХАММЕД БЕН МУСА АЛЬ-ХОРЕЗМИ  
(787 — 850 жакын) —

Орто Азиялык математик жана астроном. Арифметика жана алгебра боюнча негизги эмгектерди (трактаттарды) жазган. Алар математиканын өнүгүшүнө чоң таасир кылган. Ал биринчи болуп алгебраны арифметикадан ажыраткан жана аны өз алдынча предмет катары караган.



70. Эсептөөлөрдү аткарбай туруп, төмөнкү барабардыктардын туура экендигин ырастоого амалдардын кайсы касиеттери мүмкүндүк берет:

- а)  $247 + 35 = 35 + 247$ ;    в)  $14 + (16 + 97) = (14 + 16) + 97$ ;  
 б)  $84 \cdot 19 = 19 \cdot 84$ ;    г)  $25 \cdot (4 + 7) = 25 \cdot 4 + 25 \cdot 7$ ?

71. Эң оңой жол менен эсептегиле:

- а)  $3,17 + 10,2 + 0,83 + 9,8$ ;    в)  $15,21 - 3,9 - 4,7 + 6,79$ ;  
 б)  $4,11 + 15,5 + 0,89 + 4,4$ ;    г)  $-4,17 + 3,8 - 5,73 - 3,3$ .

72. Туюнтмалардын маанилерин тапкыла:

- а)  $8,91 + 25,7 + 1,09$ ;    в)  $7,15 - 9,42 + 12,85 - 0,58$ ;  
 б)  $6,64 + 7,12 + 2,88$ ;    г)  $18,9 - 6,8 - 5,2 - 4,1$ .

73. Амалды аткаргыла жана мындай кошуунун кайсы касиеттери пайдаланылгандыгын түшүндүргүлө:

- а)  $5\frac{1}{8} + 13\frac{3}{4}$ ;    б)  $19\frac{5}{6} + 10\frac{1}{3}$ .

74. Туюнтманын маанисин тапкыла:

- а)  $5\frac{3}{4} - 2\frac{1}{7} + 1\frac{1}{4} - 4\frac{6}{7}$ ;    б)  $8\frac{2}{3} - 6\frac{3}{5} - 2\frac{2}{5} + 1\frac{7}{9}$ .

75. Эң оңой жол менен эсептегиле:

- а)  $50 \cdot 1,34 \cdot 0,2$ ;    в)  $25 \cdot (-15,8) \cdot 4$ ;  
 б)  $-75,7 \cdot 0,5 \cdot 20$ ;    г)  $0,47 \cdot 0,4 \cdot 25$ .

76. Көбөйтүүнүн бөлүштүрүү касиетин пайдаланып, амалдарды аткаргыла:

- а)  $3\frac{1}{8} \cdot 5$ ;    б)  $7 \cdot 2\frac{3}{7}$ ;    в)  $2\frac{2}{5} \cdot 10$ ;    г)  $6 \cdot 4\frac{5}{12}$ .

77. Туюнтманын маанисин тапкыла:

- а)  $3,5 \cdot 6,8 + 3,5 \cdot 3,2$ ;    б)  $12,4 \cdot 14,3 - 12,4 \cdot 4,3$ .

78. Эсептегиле:

- а)  $15,7 \cdot 3,09 + 15,7 \cdot 2,91$ ;    б)  $4,03 \cdot 27,9 - 17,9 \cdot 4,03$ .

79. Төмөнкүнү далилдегиле:

- а)  $24 \cdot 17 + 17 \cdot 6$  суммасынын 5ке бөлүнөөрүн;  
 б)  $34 \cdot 85 + 34 \cdot 36$  суммасынын 11ге бөлүнөөрүн.

### Кайталоо үчүн көнүгүүлөр


80. Балдар бакчасы үчүн түрдүү карандаштардын  $a$  кутучасын жана сүрөт тартуу үчүн  $b$  альбом сатып алышкан. Түрдүү карандаштардын кутучасы 15 сом турат, ал эми альбом андан 5 сомго арзан. Сатып алынгандар канча турат?

81. Автомобиль 60 км/саат ылдамдык менен  $t$  саат жана 50 км/саат ылдамдык менен  $p$  саат жүргөн. Автомобилдин орточо ылдамдыгы кандай?

82.  $6\frac{1}{5}$ ;  $6,3$ ;  $6\frac{1}{7}$  сандарын өсүү тартибинде жазгыла.

Жообун кош барабарсыздык түрүндө жазгыла.

83. Координаталык түз сызыкта белгиленген чекиттердин координаталарын тапкыла (4-сүрөт).



4-сүрөт

84.  $1,4$ ;  $-1,7$ ;  $0,8$ ;  $-1,2$  сандарына тиешелүү чекиттерди координаталык түз сызыктан белгилегиле.

### 5. ТЕНДЕШТИКТЕР

$x = 5$ ;  $y = 4$  болгондогу  $3(x + y)$  жана  $3x + 3y$  туюнтмаларынын маанилерин табабыз:

$$3(x + y) = 3(5 + 4) = 3 \cdot 9 = 27,$$

$$3x + 3y = 3 \cdot 5 + 3 \cdot 4 = 15 + 12 = 27.$$

Биз бирдей эле жыйынтыкты алдык. Бөлүштүрүү касиетинен жалпысынан өзгөрмөлөрдүн каалаган маанилеринде  $3(x + y)$  жана  $3x + 3y$  туюнтмаларынын тиешелүү маанилери барабар экендиги келип чыгат.

Эми  $2x + y$  жана  $2xy$  туюнтмаларын карап көрөбүз.  $x = 1$ ,  $y = 2$  болгондо алар барабар маанилерди алышат:

$$2x + y = 2 \cdot 1 + 2 = 4;$$

$$2xy = 2 \cdot 1 \cdot 2 = 4.$$

Бирок, бул туюнтмалардын маанилери барабар болбогон  $x$  менен  $y$  тин маанилерин көрсөтүүгө болот. Мисалы, эгерде  $x = 3$ ,  $y = 4$  болсо, анда

$$2x + y = 2 \cdot 3 + 4 = 10,$$

$$2xy = 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24.$$

**А н ы к т а м а.** Өзгөрмөлөрдүн каалагандай маанилеринде тиешелүү маанилери барабар болушкан эки туюнтма теңдеш барабар деп аталышат.

$3(x + y)$  жана  $3x + 3y$  туюнтмалары теңдеш барабар болушат, ал эми  $2x + y$  жана  $2xy$  туюнтмалары теңдеш барабар болушпайт.

$3(x + y) = 3x + 3y$  барабардыгы  $x$  жана  $y$  тин каалаган маанилеринде туура.

Мындай барабардыктар *теңдештиктер* деп аталышат.

**А н ы к т а м а.** Өзгөрмөлөрдүн каалагандай маанилеринде туура болгон барабардык теңдештик деп аталат.

Туура сан барабардыктарын да теңдештиктер деп эсептешет.

Теңдештиктердин мисалдарын биз мурда учуратканбыз. Ошентип, сандар менен болгон амалдардын негизги касиеттерин туюнтуучу барабардыктар теңдештиктер болушат:

$$a + b = b + a, \quad (a + b) + c = a + (b + c),$$

$$ab = ba, \quad (ab)c = a(bc), \quad a(b + c) = ab + ac.$$

Теңдештиктердин башка мисалдарын да келтирүүгө болот:

$$a + 0 = a, \quad a + (-a) = 0, \quad a - b = a + (-b),$$

$$a \cdot 1 = a, \quad a \cdot (-b) = -ab, \quad (-a)(-b) = ab.$$

**85.** Амалдардын кайсы касиеттери төмөнкү туюнтмалардын теңдеш барабар экендигин көрсөтө алат:

а)  $ab + 16c$  жана  $16c + ab$ ;

б)  $(a + 2) + x$  жана  $a + (2 + x)$ ;

в)  $xy + 3$  жана  $3 + xy$ ;

г)  $5(b + c)$  жана  $5b + 5c$ ?

**86.** Амалдардын кайсы касиеттеринин негизинде төмөнкү туюнтмалар теңдеш барабар экендигин көрсөткүлө:

а)  $a \cdot 25b$  жана  $25ab$ ;

- б)  $6(x + y) + 4$  жана  $6x + 6y + 4$ ;  
 в)  $2c + 3ab$  жана  $3ba + 2c$ ;  
 г)  $2c \cdot 3$  жана  $6c$ .

87. Туюнтмалар теңдеш барабар боло алышабы:

- а)  $(2a)(7b)$  жана  $14ab$ ;      в)  $x - y$  жана  $y - x$ ;  
 б)  $-2a + 2a$  жана  $0$ ;      г)  $(x - y)^2$  жана  $(y - x)^2$  ?

88. Туюнтмалар теңдеш барабар боло алышабы:

- а)  $2 + 8ba$  жана  $8ab + 2$ ;      в)  $(a + b) \cdot 0$  жана  $a + b$ ;  
 б)  $2x + 7$  жана  $2(x + 7)$ ;      г)  $(a + b) \cdot 2$  жана  $2a + 2b$  ?

89. Амалдардын кайсы касиеттери берилген барабардык теңдеш барабар экендигин көрсөтө алат:

- а)  $12(ab - 4) = 12ab - 48$ ;      б)  $(x - x)a = 0$ ?

90. Төмөнкү айтылгандарды барабардык түрүндө жазгыла:

*ЖАМОО*

- а) каалаган сан менен нөлдүн көбөйтүндүсү нөлгө барабар;  
 б) эки карама-каршы сандын суммасы нөлгө барабар;  
 в) эки сандын көбөйтүндүсү аларга карама-каршы сандардын көбөйтүндүсүнө барабар;  
 г) каалаган сандын квадраты ага карама-каршы сандын квадратына барабар.

91. Кандайдыр бир теңдештик түзгүлө:

- а) бир өзгөрмөсү бар;  
 б) эки өзгөрмөсү бар.

92. Эгерде мүмкүн болсо, төмөнкү барабардык туура болбогон,  $x$  тин кандайдыр бир маанисин көрсөткүлө:

- а)  $5x + 4 = 5(x + 2)$ ;      б)  $3x - 12 = 3(x - 4)$ .

93. Төмөнкү барабардык теңдештик болобу:

- а)  $6(x - y) = 6x - 6y$ ;      в)  $3a - 4 = a + (2a - 4)$ ;  
 б)  $26(a - a) = 25$ ;      г)  $0,3a \cdot 5a = 1,5ab$  ?

94. Төмөнкү барабардык теңдештик болобу:

- а)  $x + (-x) + y = y$ ;      в)  $(-1)a + b = b - a$ ;  
 б)  $1 \cdot b + 2a = 2a + b$ ;      г)  $5y - 15 = 5(y - 2)$  ?

## Кайталоо үчүн көнүгүүлөр

95. Эсептегиле:

а)  $\frac{3}{8} \cdot 2,4 + \frac{2}{3} \cdot 0,15;$       б)  $2,08 : \frac{2}{3} - 0,15 \cdot \frac{4}{5}.$

96. Туюнтманын маанисин тапкыла:

а)  $x = -2, y = 1,6$  болгондогу  $x^2 - 5y$  тин;

б)  $a = -\frac{1}{2}, b = \frac{1}{6}$  болгондогу  $a^2 - 3b$  нын.

97.  $a = -20, -8, -6$  болгондогу  $2a - 7$  жана  $3a + 4$  туюнтмаларынын маанилерин салыштыргыла.

## 6. ТУЮНТМАЛАРДЫ ТЕНДЕШ ӨЗГӨРТҮҮЛӨР

$x, y$  жана  $z$  тин берилген маанилеринде  $xy - xz$  туюнтмасынын маанисин табуу үчүн үч амал аткаруу керек. Мисалы,  $x = 2,3; y = 0,8; z = 0,2$  болгондо төмөнкүнү алабыз:

$$xy - xz = 2,3 \cdot 0,8 - 2,3 \cdot 0,2 = 1,84 - 0,46 = 1,38.$$

Эгерде  $xy - xz$  туюнтмасына теңдеш барабар  $x(y - z)$  туюнтмасын пайдалансак, ушул эле жыйынтыкты эки амал аткаруу менен гана алууга болот:

$$x(y - z) = 2,3(0,8 - 0,2) = 2,3 \cdot 0,6 = 1,38.$$

Биз  $xy - xz$  туюнтмасын ага теңдеш барабар  $x(y - z)$  туюнтмасы менен алмаштырып эсептөөнү жөнөкөйлөттүк. Бир туюнтманы ага теңдеш барабар экинчи туюнтма менен алмаштырууну туюнтманы *теңдеш өзгөртүү* же жөн эле туюнтманы *өзгөртүү* деп аташат. Өзгөрмөлөрү бар туюнтмаларды теңдеш өзгөртүүлөр сандар менен амалдардын касиеттеринин негизинде аткарылат.

Туюнтмаларды теңдеш өзгөртүүлөр туюнтмалардын маанилерин эсептөөдө жана башка маселелерди чыгарууда кенири пайдаланылат. Кээ бир теңдеш өзгөртүүлөрдү силерге жогоруда аткарууга туура келген. Мисалы, окшош кошулуучуларды жыйноодо, кашааларды ачууда. Бул өзгөртүүлөрдү аткаруунун эрежелерин эстеп, амалдардын кайсы касиеттери пайдаланыларын карап көрөбүз.

1-м и с а л.  $5x + 2x - 3x$  суммасындагы окшош кошулуучуларды жыйнайбыз.

Окшош кошулуучуларды жыйноонун эрежесин пайдаланабыз: окшош кошулуучуларды жыйноо үчүн, алардын коэффициенттерин кошуу жана жыйынтыгын жалпы тамгалуу бөлүгүнө көбөйтүү керек. Төмөнкүгө ээ болобуз:

$$5x + 2x - 3x = (5 + 2 - 3)x = 4x.$$

Бул өзгөртүү көбөйтүүнүн бөлүштүрүү касиетине негизделген.

2-м и с а л.  $2a + (b - 3c)$  туюнтмасындагы кашааны ачалы.

Алдында «плюс» белгиси турган кашааларды ачуунун эрежесин пайдаланабыз: эгерде кашаанын алдында «плюс» белгиси турса, анда кашаанын ичиндеги ар бир кошулуучунун белгисин сактап, кашааны алып таштоого болот.

Төмөнкүнү алабыз:

$$2a + (b - 3c) = 2a + b - 3c.$$

Жүргүзүлгөн өзгөртүү кошуунун топтоштуруу касиетине негизделген.

3- м и с а л.  $a - (4b - c)$  туюнтмасындагы кашааны ачалы.

Алдында «минус» белгиси турган кашааларды ачуунун эрежесин пайдаланабыз: эгерде кашаанын алдында «минус» белгиси турса, анда кашаанын ичиндеги ар бир кошулуучунун белгисин өзгөртүп, кашааны алып таштоого болот.

Төмөнкүнү алабыз:

$$a - (4b - c) = a - 4b + c.$$

Аткарылган өзгөртүү көбөйтүүнүн бөлүштүрүү касиетине жана кошуунун топтоштуруу касиетине негизделген. Ушуну көрсөтөбүз. Берилген туюнтмадагы экинчи кошулуучу  $-(4b - c)$  ны  $(-1)(4b - c)$  көбөйтүндүсү түрүндө жазабыз:

$$a - (4b - c) = a + (-1)(4b - c).$$

Амалдардын көрсөтүлгөн касиеттерин пайдаланып, төмөнкүнү алабыз:

$$\begin{aligned} a - (4b - c) &= a + (-1)(4b - c) = a + (-4b + c) = \\ &= a - 4b + c. \end{aligned}$$





б)  $q = \frac{1}{3}$  болгондогу  $4(0,5q - 6) - 14q + 21$ дин;

в)  $a = -\frac{1}{4}$  болгондогу  $-0,5(3a + 4) + 1,9a - 1$ дин;

г)  $b = -16$  болгондогу  $10(0,7 - 3b) + 14b + 13$ түн.

● **117.** Туюнтмаларды жөнөкөйлөткүлө:

а)  $3(2m + 1) + 4m - 7$ ;

г)  $0,2(3a - 1) + 0,3 - 0,6a$ ;

б)  $-6(3n + 1) + 12n + 9$ ;

д)  $0,9(2b - 1) - 0,5b + 1$ ;

в)  $5(0,6 - 1,5p) + 8 - 3,5p$ ;

е)  $-2,6(5 - c) - c + 8$ .

### Кайталоо үчүн көнүгүүлөр

**118.** Эсептөөлөрдү аткарбастан туюнтмалардын маанилерин салыштыргыла:

а)  $12,6 - \frac{1}{3}$  жана  $\frac{12,6}{3} - \frac{1}{7}$ ;      в)  $3,7 \cdot \frac{1}{7}$  жана  $3,7 : \frac{1}{3}$ ;

б)  $\frac{1}{5} - \frac{1}{6}$  жана  $\frac{1}{6} - \frac{1}{5}$ ;      г)  $5,6 : 2,5$  жана  $5,6 \cdot 2,5$ .

Жообун барабарсыздык түрүндө жазгыла.

**119.** Цехти техникалык кайра жабдуу суткасына 160 станоктун ордуна 180 станок чыгарууга мүмкүндүк берди. Суткасына чыгарылуучу станоктор канча процентке көбөйдү?

**120.**  $-3,9$ ;  $2\frac{5}{6}$ ;  $-0,7$ ;  $3,2$ ;  $-1\frac{7}{8}$ ;  $1,25$  сандарына тиешелүү чекиттерди координаталык түз сызыктан белгилегиле.

**121.**  $a = 2,35$  жана  $b = -0,24$  болгондогу  $6a - 5b$  туюнтмасынын маанисин тапкыла.

### Текшерүүчү суроолор

1. Кошуунун жана көбөйтүүнүн орун алмаштыруу жана топтоштуруу; көбөйтүүнүн бөлүштүрүү касиеттерин айтып бергиле.

2. Кандай туюнтмалар теңдеш барабар деп аталышат? Теңдеш барабар туюнтмаларга мисалдар келтиргиле.

3. Кандай барабардыктар теңдештик деп аталат? Теңдештикке мисалдар келтиргиле.

## § 3. БИР ӨЗГӨРМӨСҮ БАР ТЕҢДЕМЕЛЕР

### 7. ТЕҢДЕМЕ ЖАНА АНЫН ТАМЫРЛАРЫ

Төмөнкү маселени карайбыз: «Төмөнкү текчеде жогорку текчеге караганда 4 эсе көп китеп коюлган. Эгерде төмөнкү текчеден жогорку текчеге 15 китепти алып койсок, анда текчелердеги китептердин саны бирдей болуп калат. Жогорку текчеде канча китеп бар?»

Жогорку текчедеги китептердин санын  $x$  тамгасы менен белгилейбиз. Анда төмөнкү текчедеги китептердин саны  $4x$  ке барабар. Эгерде төмөнкү текчеден жогорку текчеге 15 китеп алып койсок, анда төмөнкү текчеде  $4x - 15$  китеп калат, ал эми жогорку текчеде  $x + 15$  китеп болуп калат. Маселенин шарты боюнча мындай которуштуруудан кийин эки текчедеги китептердин саны бирдей болуп калат.

Демек,  $4x - 15 = x + 15$ .

Китептердин белгисиз санын табуу үчүн, биз өзгөрмөсү бар барабардыкты түздүк. Мындай барабардыктарды *бир өзгөрмөсү бар теңдемелер* же *бир белгисизи бар теңдемелер* деп аташат.

Бизге  $4x - 15 = x + 15$  теңдемесиндеги  $x$  тин ордуна койгондо туура барабардык келип чыга турган санды табуу керек. Мындай санды *теңдеменин чыгарылышы* же *теңдеменин тамыры* деп аташат.

**Аныктама.** Теңдеме туура барабардыкка айлана турган өзгөрмөнүн мааниси теңдеменин тамыры деп аталат.

$4x - 15 = x + 15$  теңдемеси бир тамырга ээ болот — ал 10 саны. Эки, үч жана андан көп тамырга ээ болгон же тамырларга ээ болбогон теңдемелерге мисалдар келтирүүгө болот.

Алсак,  $(x - 4)(x - 5)(x - 6) = 0$  теңдемесинин үч тамыры бар: 4, 5 жана 6. Чындыгында эле, бул сандардын ар бири  $(x - 4)(x - 5)(x - 6)$  көбөйтүндүсүнүн көбөйтүүчүлөрүнүн бирөөнү нөлгө айландырат, демек, көбөйтүндүнүн өзүн да нөлгө айландырат.  $x$  тин калган башка маанисинде көбөйтүүчүлөрдүн бирөө да нөлгө айланбайт, демек, көбөйтүндү да нөлгө айланбайт.  $x + 2 = x$  теңдемесинин тамыры болбойт, себеби  $x$  тин каалаган маанисинде теңдеменин сол жагы анын оң жагынан 2ге чоң.

Теңдемени чыгаруу — демек, анын бардык тамырларын табуу же тамырлары жок экендигин далилдөө.

$x^2 = 4$  теңдемесинин эки тамыры бар, алар 2 жана  $-2$  сандары.  $(x - 2)(x + 2) = 0$  теңдемесинин тамырлары да ошондой эле 2 жана  $-2$  сандары болот. Бирдей тамырларга ээ болгон теңдемелерди *тең күчтүү теңдемелер* деп аташат. Тамырлары болбогон теңдемелерди да тең күчтүү деп эсептешет.

Теңдемелерди чыгарууда төмөнкү касиеттер пайдаланылат:

1) эгерде теңдемелерде кошулуучуну анын белгисин өзгөртүп, теңдеменин бир бөлүгүнөн экинчи бөлүгүнө көчүрсөк, анда берилген теңдемеге тең күчтүү теңдеме келип чыгат;

2) эгерде теңдеменин эки бөлүгүн тең нөлгө барабар эмес бир эле санга көбөйтсөк, анда берилген теңдемеге тең күчтүү теңдеме келип чыгат.

Мисалы,  $5x = 2x + 7$  жана  $5x - 2x = 7$  тең күчтүү теңдемелер, ошондой эле

$$6x = 2x + 8 \quad \text{жана} \quad 3x = x + 4$$

теңдемелери да тең күчтүү.

Теңдемелердин көрсөтүлгөн касиеттерин туура сан барабардыктарынын касиеттерине таянып далилдөөгө болот. Эгерде туура барабардыктын эки бөлүгүнө тең бир эле санды кошсок же туура барабардыктын эки бөлүгүн тең нөл эмес бир эле санга көбөйтсөк же бөлсөк, анда туура барабардык келип чыгат.

● 122. 3 саны төмөнкү теңдеменин тамыры боло алабы:  
а)  $5(2x - 1) = 8x + 1$ ;      б)  $(x - 4)(x + 4) = 7$ ?

123.  $-2$ ;  $-1$ ;  $0$ ;  $2$ ;  $3$  сандарынын кайсылары төмөнкү теңдемелердин тамырлары болот:

а)  $x^2 = 10 - 3x$ ;      б)  $x(x^2 - 7) = 6$ ?

● 124. Төмөнкү сандар  $-x(x - 5) = 6$  теңдемесинин тамырлары болобу:

а)  $1$ ;      б)  $-1$ ;      в)  $6$ ;      г)  $-6$ ?

● 125.  $7$ ;  $-3$  жана  $0$  сандарынын ар бири төмөнкү теңдеменин тамыры экендигин далилдегиле:

$$x(x + 3)(x - 7) = 0.$$

● 126. 1,2 жана  $-1,2$  сандарынын ар бири  $x^2 = 1,44$  теңдемесинин тамыры экендигин далилдегиле.

127. Далилдегиле:

а) каалаган сан  $1,4(y + 5) = 7 + 1,4y$  теңдемесинин тамыры болорун;

б)  $y - 3 = y$  теңдемеси тамырга ээ эмес экендигин.

128. Теңдеменин тамырлары барбы:

а)  $2x + 3 = 2x + 8$ ;      б)  $2y = y$  ?

129. Төмөнкү сан тамыры болгондой кылып кандайдыр бир теңдемени түзгүлө:

а) 8;      б)  $-12$ .

130. Теңдеменин тамырлары барбы жана канча:

а)  $|x| = 1$ ;      б)  $|x| = 0$ ;

в)  $|x| = -5$ ;      г)  $|x| = 1,3$  ?

131. Теңдемелер тең күчтүүбү:

а)  $7(x - 3) = 49$  жана  $x - 3 = 7$ ;

б)  $\frac{2x}{3} = 9$  жана  $2x = 27$ ;

в)  $2x - 7 = 0$  жана  $2x = 7$  ?

### Кайталоо үчүн көнүгүүлөр

132. Туюнтмаларды жөнөкөйлөткүлө:

а)  $0,4(7x - 2) - 1,6 + 1,7x$ ;

б)  $(1,2a - 4) + (40 - 4,8a)$ ;

в)  $2,5(4 - 3y) - y + 2,3$ ;


г)  $(14 - 3,6b) - (12 + 10,4b)$ .

133. Туюнтманын маанисин тапкыла:

$m = -2,5$ ;  $1,2$ ;  $40$  болгондогу

$8(3 - 3,5m) - 20 + 23m$  дин.

134. Координаталык тегиздикте  $A, B, C, D, E, F$  чекиттери белгиленген (5-сүрөт). Алардын координаталарын тапкыла.



5-сүрөт

135. Координаталык тегиздикте төмөнкү чекиттерди белгилегиле:

$A(-4; -2)$ ,  $B(0; -3)$ ,  $C(3; -3)$ ,  $D(-2; 0)$ ,  $E(-1; 5)$ ,  
 $F(0; 1)$ ,

## 8. БИР ӨЗГӨРМӨСҮ БАР СЫЗЫКТУУ ТЕНДЕМЕ

$5x = -4$ ,  $-0,2x = 0$ ,  $-x = -6,5$  теңдемелеринин ар бири  $ax = b$  түрүндө болот, мында  $x$  – өзгөрмө,  $a$  жана  $b$  – сандар. Биринчи теңдемеде  $a = 5$ ,  $b = -4$ , экинчисинде  $a = -0,2$ ,  $b = 0$ , үчүнчүсүндө  $a = -1$ ,  $b = -6,5$ .

Мындай теңдемелерди *бир өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемелер* деп аташат.

Аныктама  $ax = b$  (мында  $x$  өзгөрмө,  $a$  жана  $b$  – кандайдыр бир сандар) түрүндөгү теңдеме бир өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме деп аталат.

Сызыктуу теңдеме канча тамырга ээ болорун аныктайбыз.

$a$  коэффициентин нөлгө барабар болбогон  $ax = b$  сызыктуу теңдемесин карайбыз. Теңдеменин эки бөлүгүн тең  $a$  га бөлүп,  $x = \frac{b}{a}$  ны алабыз. Демек,  $a \neq 0$  болгондо  $ax = b$  сызыктуу теңдемеси жалгыз тамыр  $\frac{b}{a}$  га ээ болот.

Эми  $a$  коэффициентин нөлгө барабар болгон  $ax = b$  сызыктуу теңдемесин карайбыз. Эгерде  $a = 0$  жана  $b \neq 0$  болсо, анда  $ax = b$  теңдемесинин тамыры болбойт, себеби  $0x = b$  барабардыгы эч кандай  $x$  те туура болбойт. Эгерде  $a = 0$  жана  $b = 0$  болсо, анда  $x$  тин каалаган мааниси теңдеменин тамыры болот, себеби  $0x = 0$  барабардыгы каалаган  $x$  те туура.

Ошентип,  $ax = b$  сызыктуу теңдемеси  $a \neq 0$  болгондо бир тамырга ээ,  $a = 0$  жана  $b \neq 0$  болгондо тамырга ээ эмес,  $a = 0$  жана  $b = 0$  болгондо чексиз көп тамырга (каалаган сан анын тамыры боло алат) ээ болот.

Көптөгөн теңдемелердин чыгарылышы сызыктуу теңдемелерди чыгарууга келтирилет.

Мисал.  $4(x + 7) = 3 - x$  теңдемесин чыгаралы. Кашааларды ачабыз:

$$4x + 28 = 3 - x.$$

Белгилерин өзгөртүп,  $-x$  кошулуучусун теңдеменин сол бөлүгүнө, ал эми 28 кошулуучусун оң бөлүгүнө көчүрөбүз:

$$4x + x = 3 - 28.$$

Окшош кошулуучуларын жыйнайбыз:

$$5x = -25.$$

Эки бөлүгүн тең 5ке бөлөбүз:

$$x = -5.$$

Теңдемелердин касиеттерин пайдаланып жана теңдеш өзгөртүүлөрдү аткарып, биз удаалаш түрдө бир теңдемени ага тең күчтүү болгон экинчи теңдеме менен алмаштырдык.

Демек,  $4(x + 7) = 3 - x$  теңдемесинин тамыры  $-5$  саны болот.

Бул мисалда баштапкы теңдеме  $x$  тин коэффициентин нөл эмес болгон тең күчтүү сызыктуу теңдемеге келтирилди.

Эгерде теңдемени чыгарууда биз  $0x = b$  түрүндөгү ага тең күчтүү сызыктуу теңдемеге келсек, анда бул учурда же баштапкы теңдеменин тамыры болбойт, же каалаган сан анын тамыры болот.

Мисалы,  $2x + 5 = 2(x + 6)$  теңдемесин чыгарабыз.

Төмөнкүгө ээ болобуз:

$$2x + 5 = 2x + 12,$$

$$2x - 2x = 12 - 5,$$

$$0x = 7.$$

Алынган теңдеме тамырга ээ болбойт. Демек,  $2x + 5 = 2(x + 6)$  теңдемеси да тамырга ээ болбойт.

$3(x + 2) + x = 6 + 4x$  теңдемеси  $0x = 0$  теңдемесине келтирилет. Каалаган сан анын тамыры болот. Натыйжада,  $3(x + 2) + x = 6 + 4x$  теңдемесинин тамыры каалаган сан болот.

● **136.** Теңдемелердин тамырларын тапкыла:

а)  $5x = -60$ ;      г)  $6x = -50$ ;      ж)  $0,7x = 0$ ;

б)  $-10x = 8$ ;      д)  $-9x = -3$ ;      з)  $-1,5x = 6$ ;

в)  $7x = 9$ ;      е)  $0,5x = 1,2$ ;      и)  $42x = 13$ .

● **137.** Сызыктуу теңдемелерди чыгаргыла:

а)  $\frac{1}{3}x = 12$ ;      в)  $-4x = \frac{1}{7}$ ;      д)  $\frac{1}{6}y = \frac{1}{3}$ ;

б)  $\frac{2}{3}y = 9$ ;      г)  $5y = -\frac{5}{8}$ ;      е)  $\frac{2}{7}x = 0$ .

● **138.** Теңдемелердин тамырларын тапкыла:

- а)  $5x - 150 = 0$ ; г)  $12x - 1 = 35$ ; ж)  $7 = 6 - 0,2x$ ;  
 б)  $48 - 3x = 0$ ; д)  $-x + 4 = 47$ ; з)  $0,15x + 6 = 51$ ;  
 в)  $-1,5x - 9 = 0$ ; е)  $1,3x = 54 + x$ ; и)  $-0,7x + 2 = 65$ .

● **139.** Теңдемелерди чыгаргыла:

- а)  $2x + 9 = 13 - x$ ; ж)  $15 - p = \frac{1}{3}p - 1$ ;  
 б)  $14 - y = 19 - 11y$ ; з)  $1\frac{1}{3}x + 4 = \frac{1}{3}x + 1$ ;  
 в)  $0,5a + 11 = 4 - 3a$ ; и)  $z - \frac{1}{2}z = 0$ ;  
 г)  $1,2n + 1 = 1 - n$ ; к)  $x - 4x = 0$ ;  
 д)  $1,7 - 0,3m = 2 + 1,7m$ ; л)  $x = -x$ ;  
 е)  $0,8x + 14 = 2 - 1,6x$ ; м)  $5y = 6y$ .

● **140.** Теңдемелерди чыгаргыла:

- а)  $3x - 8 = x + 6$ ; д)  $p - \frac{1}{4} = \frac{3}{8} + \frac{1}{2}p$ ;  
 б)  $7a - 10 = 2 - 4a$ ; е)  $0,8 - y = 3,2 + y$ ;  
 в)  $\frac{1}{6}y - \frac{1}{2} = 3 - \frac{1}{2}y$ ; ж)  $\frac{2}{7}x = \frac{1}{2}$ ;  
 г)  $2,6 - 0,2b = 4,1 - 0,5b$ ; з)  $2x - 0,7x = 0$ .

● **141.** Теңдемелердин тамырларын тапкыла:

- а)  $(y + 4) - (y - 1) = 6y$ ; в)  $6x - (7x - 12) = 101$ ;  
 б)  $3p - 1 - (p + 3) = 1$ ; г)  $20x = 19 - (3 + 12x)$ .

● **142.** Теңдемелердин тамырларын тапкыла:

- а)  $(13x - 15) - (9 + 6x) = -3x$ ;  
 б)  $12 - (4x - 18) = (36 + 4x) + (18 - 6x)$ ;  
 в)  $1,6x - (x - 2,8) = (0,2x + 1,5) - 0,7$ ;  
 г)  $(0,5x + 1,2) - (3,6 - 4,5x) = (4,8 - 0,3x) + (10,5x + 0,6)$ .

● **143.** Теңдемелерди чыгаргыла:

- а)  $5x + (3x - 3) = 6x + 11$ ; в)  $(x - 7) - (2x + 9) = -13$ ;  
 б)  $3a - (10 + 5a) = 54$ ; г)  $0,6 + (0,5y - 1) = y + 0,5$ .

● **144.** Өзгөрмөнүн кандай маанилеринде  $8b - 27$  туюнтмасынын мааниси төмөнкүгө барабар:

- а) 5; б) -11; в) 1,8; г) -1?

145. Өзгөрмөнүн кандай маанилеринде:

- а)  $2m - 13$  жана  $m + 3$  туюнтмаларынын маанилери барабар;  
 б)  $3 - 5c$  туюнтмасынын мааниси  $1 - c$  туюнтмасынын маанисинен 1ге кичине;  
 в)  $2x + 1$  туюнтмасынын мааниси  $8x + 5$  туюнтмасынын маанисинен 20га чоң;  
 г)  $x$  тин мааниси  $45 - 10x$  туюнтмасынын маанисинен 3 эсе кичине;  
 д)  $9 - y$  туюнтмасынын мааниси  $y$  тин маанисинен 2 эсе чоң?

146.  $y$  тин кайсы маанисинде:

- а)  $5y + 3$  жана  $36 - y$  туюнтмасынын маанилери барабар;  
 б)  $7y - 2$  туюнтмасынын мааниси  $2y$  туюнтмасынын маанисинен 10го чоң;  
 в)  $1,7y + 37$  туюнтмасынын мааниси  $9,3y - 25$  туюнтмасынын маанисинен 14кө кичине?

147. Теңдемелерди чыгаргыла:

- а)  $2x + 5 = 2(x + 1) + 11$ ; в)  $3y - (y - 19) = 2y$ ;  
 б)  $5(2y - 4) = 2(5y - 10)$ ; г)  $6x = 1 - (4 - 6x)$ .

148. Теңдемелерди чыгаргыла:

- а)  $15(x + 2) - 30 = 12x$ ; в)  $3y + (y - 2) = 2(2y - 1)$ ;  
 б)  $6(1 + 5x) = 5(1 + 6x)$ ; г)  $6y - (y - 1) = 4 + 5y$ .

● 149. Теңдемелердин тамырларын тапкыла:

- а)  $5(3x + 1,2) + x = 6,8$ ; в)  $13 - 4,5y = 2(3,7 - 0,5y)$ ;  
 б)  $4(x + 3,6) = 3x - 1,4$ ; г)  $5,6 - 7y = -4(2y - 0,9) + 2,4$ .

● 150. Теңдемелерди чыгаргыла:

- а)  $0,4x + 3 = 0,2(3x + 1) - x$ ; в)  $0,8x - (0,7x + 0,36) = 7,1$ ;  
 б)  $3,4 - 0,6x = 2x - (0,4x + 1)$ ; г)  $x - 0,5 = 2(0,3x - 0,2)$ .

● 151. Теңдемелердин тамырларын тапкыла:

- а)  $6(x - 1) = 9,4 - 1,7x$ ; г)  $-3(y + 2,5) = 6,9 - 4,2y$ ;  
 б)  $3,5 - 9a = 2(0,5a - 4)$ ; д)  $0,5y + 7 = 5(0,2 + 1,5y)$ ;  
 в)  $3(2,4 - 1,1m) = 2,7m + 3,2$ ; е)  $4(x - 0,8) = 3,8x - 5,8$ .

● 152. Теңдемелерди чыгаргыла:

- а)  $7(x - 8,2) = 3x + 19$ ; г)  $3(2,5 - 2x) = 13,5 - 14x$ ;

$$\begin{array}{ll} \text{б)} 0,2(5x - 6) + 2x = 0,8; & \text{д)} 0,6y - 1,5 = 0,3(y - 4); \\ \text{в)} -(7y + 0,6) = 3,6 - y; & \text{е)} 0,5(4 - 2a) = a - 1,8. \end{array}$$

### Кайталоо үчүн көнүгүүлөр

153. Төмөнкү кош барабарсыздык туура болгон  $y$  тин бүтүн маанилерин көрсөткүлө:

$$\text{а)} -5 < y < 2; \quad \text{б)} 28 \leq y \leq 31,2.$$

154. Төмөнкү берилген сандардын арасындагы кандайдыр бир санды тандап алгыла. Жыйынтыгын кош барабарсыздык түрүндө жазгыла:

$$\text{а)} 7,8 \text{ жана } 7,9; \quad \text{в)} -0,3 \text{ жана } -0,4;$$

$$\text{б)} \frac{1}{3} \text{ жана } \frac{1}{4}; \quad \text{г)} \frac{2}{3} \text{ жана } \frac{3}{4}.$$

155. Координаталык тегиздикте төмөнкү чекиттерди белгилегиле:  $A(-3; 4)$ ,  $B(6; 5)$ ,  $C(5; 0)$ ,  $D(-3; 0)$ .

156. Туюнтманы жөнөкөйлөткүлө жана анын маанисин тапкыла:

$$\begin{array}{l} \text{а)} } c = 2,5 \text{ болгондогу } 6,8c - (3,6c + 2,1) \text{ дин;} \\ \text{б)} } m = -3,5 \text{ болгондогу } 4,4 - (9,6 - 1,2m) \text{ дин.} \end{array}$$

## 9. ТЕҢДЕМЕЛЕРДИН ЖАРДАМЫ МЕНЕН МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЫГАРУУ

Теңдемелердин жардамы менен маселелерди төмөнкүдөй чыгарышат: кандайдыр бир белгисиз санды тамга менен белгилешет жана маселенин шартын пайдаланып теңдеме түзүшөт; андан кийин ушул теңдемени чыгарышат; алынган жыйынтыгын маселенин шартына тиешелүү кылып талкуулашат.

**1-маселе.** Ящиктегиге караганда чакада 2 эсе аз алма болгон. 10 алманы чакадан алып ящикке салгандан кийин, ящиктеги алмалар чакадагыга караганда 5 эсе көп болуп калган. Чакада канча алма жана ящикте канча алма болгон?

**Чыгаруу.** Чакада  $x$  алма болгон дейли, анда ящикте  $2x$  алма болгон. 10 алманы чакадан алып ящикке сал-

гандан кийин чакада  $(x - 10)$  алма, ал эми ящикте  $(2x + 10)$  алма болуп калган. Маселенин шарты боюнча алма чакадагыга караганда ящикте 5 эсе көп болуп калган. Демек,

$$5(x - 10) = 2x + 10.$$

Түзүлгөн теңдемени чыгарабыз:

$$5x - 50 = 2x + 10,$$

$$5x - 2x = 10 + 50,$$

$$3x = 60,$$

$$x = 20.$$

Натыйжада, чакада 20 алма болгон.  $2x = 2 \cdot 20 = 40$  болгондуктан, ящикте 40 алма болгон.

Ж о о б у . 20 алма жана 40 алма.

2-м а с е л е . Отургузууга керек болгон 78 карагаттын көчөтүн окуучулардын үч тобуна бөлүштүрүштү. Биринчи топ экинчиден 2 эсе аз көчөт, ал эми үчүнчү топ биринчисине караганда 12 көчөткө көп алгандай кылып өз ара бөлүштүрүүнү чечишти. Биринчи топко канча көчөт бөлүп берүү керек.

Ч ы г а р у у . Биринчи топко  $x$  көчөт бөлүп берүү керек дейли. Анда экинчи топко  $2x$  көчөт, ал эми үчүнчүсүнө  $x + 12$  көчөт бөлүп берүү керек.

Көчөттөрдүн жалпы саны  $x + 2x + (x + 12)$ , маселенин шарты боюнча 78ге барабар.

Демек,

$$x + 2x + (x + 12) = 78.$$

Алынган теңдемени чыгарабыз:

$$x + 2x + x + 12 = 78,$$

$$4x = 78 - 12,$$

$$4x = 66,$$

$$x = 16,5.$$

Маселенин мааниси боюнча  $x$  тин мааниси натуралдык сан, ал эми теңдеменин тамыры — бөлчөк сан болууга тийиш. Демек, көчөттөрдү көрсөтүлгөн жол менен бөлүштүрүүгө болбойт.

Ж о о б у . Көчөттөрдү мындай бөлүштүрүү мүмкүн эмес.

● 157. Кинотеатрдын бир кассасында экинчисине караганда 86 билет көп сатылды. Эгерде бардыгы болуп 792 билет сатылса, анда ар бир кассада канча билет сатылган?

● 158. Үч бурчтуктун периметри 16 см ге барабар. Анын эки жагы өз ара барабар жана алардын ар бири үчүнчүсүнөн 2,9 см ге узун. Үч бурчтуктун жактары кандай?

● 159. Эки жумушчу 86 тетик даярдаган. Анын биринчиси экинчисинен 8 тетикке аз даярдаган. Ар бир жумушчу канча тетик даярдаган?

160. Заводдун үч цехинде 1274 адам иштейт. Экинчи цехте биринчиге караганда 70 адамга көп, ал эми үчүнчү цехте экинчисине караганда 84 адамга көп иштейт. Ар бир цехте канчадан адам иштейт?

161. Жүндөн токулган свитерге, топуга жана моюн орогучка бардыгы 555 г жүн сарпталган, бирок топуга свитерге караганда 5 эсе аз жүн, моюн орогучка караганда 5 г га көп жүн сарпталган. Токулган буюмдардын ар бирине канча жүн сарпталган?

162. Биринчи текчеде экинчи текчедегиге караганда 8 китепке аз жана үчүнчү текчедегиге караганда 5 китепке көп болгондой кылып, үч текчеге 158 китепти коюуга болобу?

163. Үчүнчү ящикте биринчисине караганда 9 банкага көп, ал эми экинчи ящикте үчүнчүсүнө караганда 4 банкага аз болгондой кылып 59 банка консерваны үч ящикке салууга болобу?

164. Бир участокко экинчисине караганда 5 эсе көп малина көчөтү отургузулган. Биринчи участкактон 22 түп малинаны экинчисине көчүрүп отургузгандан кийин, эки участкактогу малинанын көчөттөрү бирдей болуп калышкан. Ар бир участкакто канча түптөн малина көчөтү болгон?

165. Теплоход дарыянын агымына каршы 11 саатта канча аралыкты өтсө, дарыянын агымы боюнча ошол эле аралыкты 9 саатта өтөт. Эгерде дарыянын агымынын ылдамдыгы 2 км/саат болсо, теплоходдун өздүк ылдамдыгын тапкыла.

166. Шөсө жолу боюнча бирдей эле ылдамдыкта эки автомашина бара жатышат. Эгерде биринчи автомашина ылдамдыгын 10 км/саатка көбөйтсө, ал эми экинчиси — 10 км/саатка азайтса, анда экинчиси 3 саатта канчалык

аралыкты өтсө, биринчиси 2 саатта ошончону өтөт. Автомашиналар кандай ылдамдык менен бара жатышат?

167. Биринчи бригадада жумушчулардын саны экинчисине караганда 2 эсе көп. Чарбалык эсепти киргизүүнүн негизинде биринчи бригаданын жумушчуларынын саны 5 кишиге, ал эми экинчи бригаданын жумушчуларынын саны 2 кишиге азайган. Эгерде чарбалык эсепти киргизгенден кийин биринчи бригададагы жумушчулар экинчи бригададагыга караганда 7ге көп болуп калса, ар бир бригадада канчадан жумушчу болгон?

168. Биринчи бригадада экинчисине караганда 4 эсе аз адамдар болгон. Экинчи бригададан 6 адам кеткенден жана 12син биринчиге которгондон кийин бригадалардагы адамдардын саны тең болуп калды. Биринчи бригадада канча адам болгон?

169. Доскага кандайдыр бир сан жазылган. Бир окуучу ушул санды 23кө чоңойтту, ал эми экинчиси 1ге азайтты. Биринчисинин жыйынтыгы экинчисинин жыйынтыгына караганда 7 эсе чоң болуп калды. Доскага кандай сан жазылган?

170. Ящиктегиге караганда корзинада 2 эсе аз жүзүм болгон. Корзинага 2 кг жүзүм кошкондон кийин андагы жүзүм ящиктегиге караганда 0,5 кг га көп болуп калды. Корзинада канча жүзүм болгон?

171. Бир дарбыз экинчисине караганда 2 кг га жеңил жана үчүнчүсүнө караганда 5 эсе жеңил. Биринчи жана үчүнчү дарбыз биригип экинчисине караганда 3 эсе оор. Ар бир дарбыздын массасын тапкыла.

172. Чарбада техниканы туура пайдалануунун негизинде 12 трактор бошотулган. Эгерде чарбада тракторлор 1,5 эсе көп болгондугу белгилүү болсо, чарбада канча трактор калган?

173. Эки мешоктун ар биринде 50 кг дан кумшекер болгон. Бир мешоктон экинчисине караганда 3 эсе көп кумшекер алгандан кийин, анда экинчи мешоктогуга караганда 2 эсе аз кумшекер калган. Ар бир мешокто канчадан кумшекер калган?

### Кайталоо үчүн көнүгүүлөр

174. Координаталык тегиздикте, төмөндөгүдөй чекитти түзгүлө:

а) абсциссасы 3кө барабар, ал эми ординатасы абсциссага карама-каршы болгон;

б) абсциссасы  $-2$ ге барабар, ал эми ординатасы бирге чоң болгон;

в) абсциссасы  $1,5$ ке барабар, ал эми ординатасы бирге кичине болгон;

г) абсциссасы  $1,5$ ке барабар, ал эми ординатасы абсциссадан  $2$  эсеге чоң болгон.

175. Учтарынын координаталары:  $M(-1; 4)$  жана  $N(2; -2)$  экендигин билип, координаталык тегиздикте  $MN$  кесиндисин түзгүлө. Ушул кесиндинин  $x$  огу менен,  $y$  огу менен кесилишкен чекиттеринин координаталарын тапкыла.

176. Эсептегиле:

а)  $19,6 \cdot 2 \frac{1}{5} + \left( 5,25 \cdot 1 \frac{1}{5} - 4,5 \cdot \frac{4}{5} \right);$

б)  $\left( 3 \frac{1}{3} - 1 \frac{5}{6} \right) : 2 \frac{1}{7} - 1 \frac{1}{3} \cdot 2,4.$

177.  $a = -10$ ,  $b = -6$  болгондогу  $-0,5(7b - 12a) - (8,4a - 14b)$  туюнтмасынын маанисин тапкыла.

178. Туюнтманын маанисин нөл менен салыштыргыла:

а)  $-3,52 \cdot 1,7;$

б)  $(-2,86) : (-0,9);$

в)  $42 \frac{3}{7} - 53 \frac{2}{3};$

г)  $\frac{1 - 2 \frac{1}{3}}{1 + 2 \frac{1}{3}}.$

### Текшерүүчү суроолор

1. Теңдеменин тамырынын аныктамасын айтып бергиле.  $7$  саны  $2x - 5 = x + 2$  теңдемесинин тамыры болобу?

2. Теңдемени чыгаруу деген эмне?

3. Кандай теңдемелер тең күчтүү деп аталышат? Тең-

демелердин касиеттерин айтып бергиле.  $5x - 4 = 6$  теңдемесине тең күчтүү болгон теңдемеге мисал келтиргиле.

4. Бир өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеменин аныктама-сын айтып бергиле. Мисалдар келтиргиле.

5. Кайсы учурда  $ax = b$  теңдемеси жалгыз тамырга ээ болот?

## I ГЛАВАГА КОШУМЧА КӨНУГҮҮЛӨР

I-параграфка:

179. Эсептегиле:

а)  $\frac{3}{8} : \left(-\frac{9}{16}\right)$ ;      в)  $-\frac{1}{3} : 4$ ;      д)  $(-0,15) \cdot \frac{2}{3}$ ;

б)  $\frac{37}{63} \cdot (-21)$ ;      г)  $\frac{4}{7} \cdot (-4,9)$ ;      е)  $-16 : \left(-\frac{4}{9}\right)$

**180.** Туюнтмалардын маанилерин тапкыла:

а)  $42,5 \cdot 10 + 22,5 : 17$ ;      в)  $20,6 \cdot 8 - 244,8 : 6$ ;

б)  $16,8 : 10 + 7,4 \cdot 0,8$ ;      г)  $240,8 : 301 + 32 \cdot 0,06$ .

181. Эсептегиле:

а)  $12,6 + 5 \cdot (3,251 - 1,171)$ ;      б)  $7,6 - 8,4 : (0,27 + 0,15)$ .

182. Эсептегиле:

а)  $3\frac{3}{5} \cdot 1\frac{1}{9} - 7\frac{1}{7} : 1\frac{2}{9}$ ;      в)  $\left(1\frac{1}{2} + 2\frac{2}{3} - 3\frac{3}{4}\right) \cdot 3\frac{3}{5}$ ;

б)  $14 : 4\frac{1}{5} + \frac{1}{12} \cdot 8$ ;      г)  $14 - 15\frac{1}{8} : 2$ .

**183.** Туюнтманын маанисин тапкыла:

а) 
$$\frac{\left(2 - 1\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{7}\right) \left(1\frac{1}{3} - 2\frac{1}{2} : 3\frac{3}{4}\right)}{2\frac{1}{3} : \left(\frac{1}{4} - \frac{5}{6} + \frac{7}{8}\right)}$$
;

б) 
$$\frac{14 \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right)}{\left(3\frac{1}{3} \cdot 6 - 5\frac{1}{2} \cdot 2\frac{5}{11}\right) : 4\frac{1}{3}}$$



в)  $x$  жана  $y$  сандарынын айырмасы менен алардын суммасынын көбөйтүндүсүн;

г)  $a$  жана  $b$  сандарынын суммасы менен алардын айырмасынын тийиндисин.

**191\***.  $a$  жана  $b$  нын кандайдыр бир маанилеринде  $2(a + b)$  туюнтмасынын мааниси  $-8,1$  ге барабар экендиги белгилүү,  $a$  жана  $b$  нын ошол эле маанилеринде төмөнкү туюнтманын маанисин тапкыла:

а)  $3(a + b)$ ; б)  $-0,5(a + b)$ ; в)  $4a + 4b$ ; г)  $-5a - 5b$ .

**192.** Өзгөрмөнүн кандай маанилеринде туюнтма мааниге ээ болбойт:

а)  $\frac{5}{2x - 4}$ ; б)  $\frac{3}{4y + 2}$ ; в)  $\frac{a}{a - b}$ ; г)  $\frac{b}{a + b}$ ?

**193.** Маселелерди чыгаруу үчүн туюнтмаларды түзгүлө:


а) Тик бурчтуктун периметри 16 см, анын жактарынын бири  $m$  см. Тик бурчтуктун аянты кандай?

б) Тик бурчтуктун аянты  $28 \text{ м}^2$ , ал эми анын жактарынын бири  $a$  м ге барабар. Тик бурчтуктун периметри эмнеге барабар?

в)\* Аралыгы  $s$  км болгон эки шаардан бир убакытта бири бирин көздөй эки автомобиль чыгышкан. Алардын биринин ылдамдыгы  $v_1$  км/саат, ал эми экинчисинин ылдамдыгы  $v_2$  км/саат. Канча сааттан кийин алар жолугушат?

г)\* Мотоциклчен велосипедченди кууп баратат. Эгерде азыр алардын арасындагы аралык  $s$  км, велосипедчендин ылдамдыгы  $v_1$  км/саат, ал эми мотоциклчендин ылдамдыгы  $v_2$  км/саат болсо, канча убакыттан кийин мотоциклчен велосипедченди кууп жетет?

**194.** Жактары  $a$  см жана  $b$  см болгон тик бурчтуу картон кагазынын бурчтарынын жактары  $x$  см болгон квадраттарды кесип алышкан (6-сүрөт). Картондун калган бөлүгүнөн үстү ачык куту жасашкан. Кутунун көлөмү  $V$  ны эсептөө үчүн формуланы жазгыла. Эгерде  $a = 35$ ,  $b = 25$ ,  $x = 5$  болсо, формула боюнча кутунун көлөмүн эсептегиле,  $a$  жана  $b$  нын көрсөтүлгөн маанилеринде өзгөрмө  $x$  кандай маанилерди ала алат?



6-сүрөт

195. Төмөнкү сандын формуласын түзгүлө:

- а) 11ге эселүү болгон;                      б) 21ге эселүү болгон.

196. Дениз милдеринде ченелген аралыкты километр менен туюнтуу үчүн  $y = 1,852x$  формуласын пайдаланышат, мында  $x$  – миль менен алынган аралык, ал эми  $y$  – километр менен алынган ошол эле аралык. Ушул формуланы пайдаланып, төмөнкү аралыктарды километрлер менен туюнткула: 10 миль, 50 миль, 250 миль.

197. Салыштыргыла:

а)  $3,48 - 4,52$  жана  $-8,93 + 9,16$ ;

б)  $6,48 \cdot \frac{1}{8}$  жана  $6,48 : \frac{1}{8}$ ;

в)  $4,7 - 9,65$  жана  $4,7 - 9,9$ ;

г)  $\frac{3}{4} \cdot 16,4$  жана  $16,4 : \frac{3}{4}$ .

198. Туюнтмалардын маанилерин салыштыргыла:

а)  $x = -10; -1,2; 2,4$  болгондогу  $2,7x + 5$  жана  $1,8x - 4$  түн;

б)  $m = -0,2; 0,2; 0,4$  болгондогу  $60m - 1$  жана  $50m + 1$  дин.

199. Барабарсыздыктарды окугула:

а)  $9,6 < 10 < 10,1$ ;

г)  $57 < 57\frac{9}{11} < 58$ ;

б)  $0,7 < 0,75 < 0,8$ ;

д)  $-4,8 < -4,71 < -4,7$ ;

в)  $640 < 641 < 650$ ;

е)  $-10 < -9\frac{2}{3} < -9$ .

200. Барабарсыздыктарды окугула:

- а)  $x \geq -8,3$ ;                      г)  $-3,64 \geq b$ ;  
 б)  $y \leq 0,07$ ;                      д)  $m - n \geq k$ ;  
 в)  $4,52 \leq a$ ;                      е)  $p + x \leq y$ .

201. Төмөнкү барабарсыздык туурабы:

- а)  $m = 10$ ;  $12$ ;  $20$  болгондогу  $m \leq 12$ ;  
 б)  $k = -1$ ;  $-5$ ;  $-9$  болгондогу  $k \geq -5$ ?

202. Барабарсыздыктарды окугула:

- а)  $m$  чоң же барабар  $5,2$ ге;  
 б)  $k$  кичине же барабар  $-1,7$ ге;  
 в)  $6,5$  чоң же барабар  $x$  ке;  
 г)  $9,1$  кичине же барабар  $y$  ке.

203. Кош барабарсыздык түрүндө жазгыла:

- а)  $x$  чоң же барабар  $100$ гө жана кичине же барабар  $110$ гө;  
 б)  $a$  чоң  $-7,1$ ден жана кичине же барабар  $5,2$ ге;  
 в)  $d$  чоң  $3$ төн жана кичине  $3,1$ ден;  
 г)  $k$  чоң же барабар  $0$ гө жана кичине  $1$ ден.

204. Төмөнкү барабарсыздыктардан кош барабарсыздык түзгүлө:

- а)  $x < 3$  жана  $x > -2$ ;                      в)  $a + b < 1$  жана  $a + b > -4$ ;  
 б)  $a > -5a$  жана  $a < 0$ ;                      г)  $ab > 0$  жана  $ab < 15$ .

205. Туурабы:

- а) эгерде  $a > 0$  жана  $b > 0$  болсо, анда  $ab > 0$ ;  
 б) эгерде  $ab > 0$  болсо, анда  $a > 0$  жана  $b > 0$ ?

206\*. Каалаган  $a$  жана  $b$  сандары үчүн, төмөнкүлөр туурабы:

- а)  $|a + b| = |a| + |b|$ ;                      б)  $|ab| = |a| \cdot |b|$ ?

207\*.  $|x| = |y|$  экендиги белгилүү.  $x = y$  деген туурабы?

208\*.  $|a| < |b|$  экендиги белгилүү.  $a < b$  деген туурабы?

209\*.  $|a| > |b|$  экендиги белгилүү.  $a < b$  болууга мүмкүнбү?

210\*.  $a < b$  экендиги белгилүү.  $a$  жана  $b$  сандарынын орточо арифметикалык саны  $a$  жана  $b$  сандарынын арасында

жайланышкан сандарды кош барабарсыздык түрүндө жазгыла.

**211.**  $a$  саны – 3төн чоң же барабар жана 4төн кичине экендиги белгилүү. Координаталык түз сызыкта  $a$  саны кайсы чекит менен сүрөттөлөөрүн көрсөткүлө.

## 2-параграфка

**212.** Туюнтмалардын маанилерин тапкыла:

- а)  $8,7 \cdot 9,6 + 3,5 \cdot 8,7 - 8,7 \cdot 3,1$ ;  
 б)  $7,6 \cdot 6,8 - 1,5 \cdot 6,8 + 6,8 \cdot 13,9$ ;  
 в)  $5,9 \cdot 2,6 + 5,9 \cdot 3,2 + 5,8 \cdot 4,1$ ;  
 г)  $6,8 \cdot 8,4 - 1,6 \cdot 8,4 + 5,2 \cdot 1,6$ .

**213.** Эсептегиле:

- а)  $(1,25 \cdot 1,7 \cdot 0,8 - 1,7) \cdot 3,45$ ;  
 б)  $3,947 : (3,6 - 2,6 \cdot 4 \cdot 0,25)$ .

**214.** Туюнтмалар теңдеш барабар болобу:

- а)  $-3(a - b)$  жана  $3b - 3a$ ; б)  $-5(y - x)$  жана  $5y - 5x$ ?

**215\*.** Эмне үчүн төмөнкү барабардык теңдештик болорун түшүндүргүлө:

- а)  $|x| = |-x|$ ; б)  $|x - y| = |y - x|$ ; в)  $|2c| = 2|c|$ .

**216.** Төмөнкү айтылгандарды барабардык түрүндө жазгыла:

а) эки сандын айырмасы кемүүчү менен кемитүүчүнүн карама-каршы санынын суммасына барабар;

б) карама-каршы сандардын кубдары карама-каршы сандар болушат.

**217\*.** Барабардык теңдештик боло алабы.

- а)  $|a + 5| = a + 5$ ; в)  $|a - b| - |b - a| = 0$ ;

- б)  $|a^2 + 4| = a^2 + 4$ ; г)  $|a + b| - |a| = |b|$ ?

**218.** Төмөнкүнү далилдегиле:

а) эгерде эки сандын суммасына алардын айырмасын кошсок, анда эки эселенген биринчи сан келип чыгат;

б) эгерде эки сандын суммасынан алардын айырмасын кемитсек, анда эки эселенген экинчи сан келип чыгат.

**219.** Көбөйтүүнүн бөлүштүрүү касиетин пайдаланып, туюнтманы теңдеш барабардыкка өзгөрткүлө:

- а)  $0,8 \cdot (11x + 10y - 2)$ ;      в)  $-7 \cdot (0,5m - 1,2n + 1)$ ;  
 б)  $(20 - 12a + 4b) \cdot 1,5$ ;      г)  $(-2,2 - m + 1,5n) \cdot (-6)$ .

**220.** Туюнтма нөлгө теңдеш барабар экендигин далилдегиле:

- а)  $(a + b)x + (a - b)x - 2ax$ ;      б)  $8(x - y) + 8(y - x)$ .

**221.** Окшош кошулуучуларды жыйнагыла:

- а)  $-3,6x - 5,2 - 2,4x - 9$ ;      г)  $1,2x + 3,4x - 5 - 5,3x$ ;  
 б)  $4,6a + 1,5b - 3,2b - 1,8a$ ;      д)  $2,4a - 0,8m - 0,4m + 1,5m$ ;  
 в)  $-6,7a + 5b - 0,8a - 2,5b$ ;      е)  $-3,8y + 2x + 8y - 4,3y$ .

**222.** Төмөнкүнү далилдегиле:

- а)  $x(-1) + x(-2) + x(-3) + 6x$  туюнтмасынын нөлгө теңдеш барабар экендигин.  
 б)  $a(-5) + a \cdot 4 + a(-3) + a \cdot 2$  туюнтмасынын  $-2a$  га теңдеш барабар экендигин.

**223.** Кашааларды ачкыла:

- а)  $-(-x) + (-y)$ ;      в)  $x + (-(-y))$ ;  
 б)  $-(-x) - (-y)$ ;      г)  $x - (-(-y))$ .

**224.** Кашааларды ачкыла жана окшош кошулуучуларды жыйнагыла:

- а)  $6,9 - 5,1m + (6m - 1,2)$ ;      в)  $7,5y + (6 - 7,3y) - 5,8$ ;  
 б)  $8,4x - 4,4 - (1,6 + 10x)$ ;      г)  $-(3,7q - 5,5) + 9q - 3,9$ .

**225.**  $8a - (4b + 3a) - (4a - 3b)$  туюнтмасынын:

- а)  $a = 6,8$ ,  $b = 7,3$ ; б)  $a = -8,9$ ,  $b = -9,9$  болгондогу маанисин тапкыла.

**226.** Төмөнкү туюнтманын мааниси  $a$  га көз каранды эместигин далилдегиле:

- а)  $a + (2a - (3a - 5))$ ;      б)  $a - (6a - (5a - 8))$ .

**227.**  $17x - 13y + 8$  жана  $20x + 6y$  туюнтмаларынын айырмасын түзгүлө жана аны жөнөкөйлөткүлө.

**228.** Эгерде сандардын бири 3кө эселүү, ал эми экинчиси 5ке эселүү болсо, анда алардын көбөйтүндүсү 15ке эселүү экендигин далилдегиле.

229. Эки жуп сандын көбөйтүндүсү 4кө эселүү экендигин далилдегиле.

### 3-параграфка

230. а) 1,9; б) 2; в) -1,4; г) -3 сандары  $(2x - 3,8) \times (4,2 + 3x) = 0$  теңдемесинин тамыры болобу?

231. -4, -3, -1, 3, 4 сандарынын кайсылары;  
а)  $x^2 + 4x + 3 = 0$ ; б)  $x^2 + x = 12$  теңдемесинин тамырлары болушат?

232. Төмөнкү теңдемелердин тамырлары барбы:  
а)  $3x + 7 = (9 + x) + 2x$ ; в)  $x^2 = x$ ;  
б)  $5x - 1 = 4(x + 2) - (9 - x)$ ; г)  $x + 1 = x - 1$ ?

233. Эмне үчүн төмөнкү теңдеме тамырга ээ эмес:  
а)  $|x| = -1$ ; б)  $|x| + 3 = 0$ ?

234\*. Теңдемелерди чыгаргыла:  
а)  $|x| = 5$ ; б)  $|y| = 3,7$ ; в)  $|a| - 17 = 0$ ; г)  $1,4|b| = 0$ .

235. Тамыры: а) 8; б) -10; в) 0 саны болгон кандайдыр бир теңдеме түзгүлө.

236\*.  $mx = 5$  теңдемеси коэффициент  $m$  дин кандай маанилеринде жалгыз тамырга ээ болот? Бул теңдеме тамырга ээ болбогон; каалагандай көп тамырга ээ болгон  $m$  дин мааниси барбы?

237\*.  $px = 10$  теңдемеси коэффициент  $p$  нын кайсы маанилеринде -5ке; 1ге; 20га барабар болгон тамырга ээ болот?

238. Теңдемелерди чыгаргыла:  
а)  $3,8x - (1,6 - 1,2x) = 9,6 + (3,7 - 5x)$ ;  
б)  $(4,5y + 9) - (6,2 - 3,1y) = 7,2y + 2,8$ ;  
в)  $0,6m - 1,4 = (3,5m + 1,7) - (2,7m - 3,4)$ ;  
г)  $(5,3a - 0,8) - (1,6 - 4,7a) = 2a - (a - 0,3)$ .

239\*. Теңдемелерди чыгаргыла:  
а)  $(x - 1)(x - 7) = 0$ ; в)  $(x + 1)(x - 1)(x - 5) = 0$ ;  
б)  $(x + 2)(x - 9) = 0$ ; г)  $x(x + 3)(x + 3) = 0$ .

240\*. Теңдеме он тамырга ээ боло алабы:

а)  $(x + 5)(x + 6) + 9 = 0$ ;      б)  $x^2 + 3x + 1 = 0$ ?

241. Теңдемелерди чыгаргыла:

а)  $0,15(x - 4) = 9,9 - 0,3(x - 1)$ ;

б)  $1,6(a - 4) - 0,6 = 3(0,4a - 7)$ ;

в)  $(0,7x - 2,1) - (0,5 - 2x) = 0,9(3x - 1) + 0,1$ ;

г)  $-3(2 - 0,4y) + 5,6 = 0,4(3y + 1)$ .

242. Өзгөрмөнүн кайсы маанисинде:

а)  $2x + 7$  жана  $-x + 12$  туюнтмаларынын суммасы 14кө барабар;

б)  $-5y + 1$  жана  $3y + 2$  туюнтмаларынын айырмасы  $-9$ га барабар;

в)  $5 - a$  туюнтмасынын мааниси  $6a - 1$  туюнтмасынын маанисинен 20га чоң;

г)  $7m - 3$  туюнтмасынын мааниси  $12m + 1$  туюнтмасынын маанисинен 2 эсе кичине?

243.  $ax = 6$  теңдемесинин тамыры бүтүн сан боло турган  $a$  нын бардык бүтүн маанилерин тапкыла.

244\*.  $7(2x + 1) = 13$  теңдемесин чыгарбай эле, анын тамыры бүтүн сан боло тургандыгын далилдегиле.

245. Фермада 1000 коён жана тоок бар, алардын буттары 3150. Фермада канча коён жана тоок бар?

246. Эки жумушчу сменада 86 тетик жасашкан. Биринчиси экинчисине караганда 15% ке көп жасаган. Ар бир жумушчу канча тетик жасаган?

247. Биринчи участка экинчисине караганда карагат 9 түпкө көп. Эгерде экинчи участкатон 3 түп карагатты биринчи участкакко көчүрүп отургузсак, анда биринчи участкакка карагаттын түптөрү экинчисине караганда 1,5 эсе көп болуп калат. Биринчи участкакка канча түп карагат бар?

248. Үсөндүн маркасы Асандын маркасынан 4 эсе көп болгон. Эгерде Үсөн Асанга 8 марка берсе, анда анын маркасы эки эсе көп болуп калат. Ар бир баланын канчадан маркасы болгон?

249. Библиотекага китепти мөөнөтүндө тапшыруу үчүн окуучу күнүнө 40 беттен окууга тийиш эле, бирок ал күнүнө

15 бетке аз окуган жана китепти мөөнөтүнөн 6 күн кеч тапшырган. Окуучу китепти канча күндө окуп бүтүүгө тийиш эле?

250. Заказды өз убагында бүтүрүү үчүн айнек үйлөгүч артель күнүнө 40 буюмдан жасоого тийиш болгон. Бирок ал күнүнө 20 буюмдан көп жасап, заказды мөөнөтүнөн 3 күн мурда аткарган. Заказды аткаруу мөөнөтү кандай болгон?

251. Эгерде ойлонулган санга 7ни кошуп, алынган сумманы 3кө көбөйтсөк жана көбөйтүндүдөн 47ни кемитсек, анда ойлонулган сан келип чыгат. Кайсы сан ойлонулган?



## ФУНКЦИЯЛАР

### § 4. ФУНКЦИЯЛАР ЖАНА АЛАРДЫН ГРАФИКТЕРИ

#### § 5. СЫЗЫКТУУ ФУНКЦИЯ

## § 4. ФУНКЦИЯЛАР ЖАНА АЛАРДЫН ГРАФИКТЕРИ

### 10. ФУНКЦИЯ ДЕГЕН ЭМНЕ

Практикада биз ар кандай чоңдуктардын арасындагы көз карандылыктар менен көп кездешебиз. Мисалы, тегеректин аянты анын радиусуна көз каранды; металл брустун массасы анын көлөмүнө жана металлдын тыгыздыгына көз каранды; тик бурчтуу параллелепипеддин көлөмү анын узундугуна, туурасына жана бийиктигине көз каранды.

Мындан ары биз эки чоңдуктун арасындагы көз карандылыкты үйрөнөбүз.

Мисалдарды карап көрөлү.

**1-м и с а л.** Квадраттын аянты анын жагынын узундугуна көз каранды. Квадраттын жагы  $a$  см ге барабар, ал эми аянты  $S$  см<sup>2</sup> ка барабар болсун.

Өзгөрмө  $a$  нын ар бир мааниси үчүн, ага туура келүүчү өзгөрмө  $S$  тин маанисин табууга болот.

Анда,

эгерде  $a = 3$  болсо, анда  $S = 3^2 = 9$ ;

эгерде  $a = 15$  болсо, анда  $S = 15^2 = 225$ ;

эгерде  $a = 0,4$  болсо, анда  $S = 0,4^2 = 0,16$ .

Өзгөрмө  $S$  тин өзгөрмө  $a$  га болгон көз карандылыгы төмөнкү формула менен туюнтулат:

$$S = a^2$$

(маселенин мааниси боюнча  $a > 0$ ).

Маанилери эрктүү тандалып алынуучу өзгөрмө  $a$  ны көз каранды эмес өзгөрмө, ал эми маанилери тандалып алынган  $a$  нын маанилери менен аныкталган өзгөрмө  $S$  ти көз каранды өзгөрмө деп аташат.

2-м и с а л. 50 км/саат ылдамдык менен автомобиль өткөн жол кыймылдын убактысына көз каранды.

Автомобилдин кыймылынын убактысын (саат менен)  $t$  тамгасы менен, ал эми өтүлгөн жолду (километр менен)  $s$  тамгасы менен белгилейбиз. Өзгөрмө  $t$  нын ар бир мааниси үчүн (мында  $t \geq 0$ ) өзгөрмө  $s$  тин туура келүүчү маанисин табууга болот. Мисалы,

эгерде  $t = 0,5$  болсо, анда  $s = 50 \cdot 0,5 = 25$ ;

эгерде  $t = 2$  болсо, анда  $s = 50 \cdot 2 = 100$ ;


эгерде  $t = 3,5$  болсо, анда  $s = 50 \cdot 3,5 = 175$ .

Өзгөрмө  $s$  тин өзгөрмө  $a$  га көз карандылыгы төмөнкүдөй формула менен туюнтулат:

$$s = 50t.$$

Бул мисалда  $t$  көз каранды эмес өзгөрмө, ал эми  $s$  — көз каранды өзгөрмө болуп эсептелет.

3-м и с а л. 7-сүрөттө бир сутканын ичиндеги абанын температурасынын графиги көрсөтүлгөн.



7 - сүрөт

Бул графиктин жардамы менен  $t$  убакытынын (саат менен) мында  $0 \leq t \leq 24$ , ар бир momenti үчүн туура келүүчү  $p$  температурасын (Цельсия градусу менен) табууга болот. Мисалы,

эгерде  $t = 6$  болсо, анда  $p = -5$ ;

эгерде  $t = 12$  болсо, анда  $p = 2$ ;

эгерде  $t = 17$  болсо, анда  $p = 3$ .

Мында  $t$  көз каранды эмес өзгөрмө, ал эми  $p$  — көз каранды өзгөрмө болуп эсептелет.

4-м и с а л. Шаардын чет жакасына кетүүчү поездде жүрүүнүн наркы станцияга тиешелүү болгон зонанын номерине көз каранды. Бул көз карандылык таблицада көрсөтүлгөн ( $n$  тамгасы менен зонанын номери, ал эми  $m$  тамгасы менен сом аркылуу туюнтулган жүрүүнүн тиешелүү наркы белгиленген):

$n$	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$m$	10	15	20	25	35	40	55	65	85

Бул таблица боюнча  $n$  дин ар бир мааниси үчүн (мында  $n = 1, 2, \dots, 9$ )  $m$  дин тиешелүү маанисин табууга болот. Ошентип,

эгерде  $n = 2$  болсо, анда  $m = 15$ ;

эгерде  $n = 6$  болсо, анда  $m = 40$ ;

эгерде  $n = 9$  болсо, анда  $m = 85$ .

Бул учурда  $n$  көз каранды эмес өзгөрмө, ал эми  $m$  – көз каранды өзгөрмө болушат.

Каралган мисалдарда көз каранды эмес өзгөрмөнүн ар бир маанисине көз каранды өзгөрмөнүн жалгыз гана мааниси туура келет. Бир өзгөрмөнүн экинчисине болгон мындай көз карандылыгын *функциялык көз карандылык* же *функция* деп аташат.

Көз каранды эмес өзгөрмөнү башкача *аргумент* деп аташат, ал эми көз каранды өзгөрмө жөнүндө ал ушул аргументтен *функция* болот деп айтышат. Ошентип, квадраттын аянты анын жагынын узундугунан функция болот; автомобилдин турактуу ылдамдык менен өткөн жолу кыймылдын убактысынан функция болот. Көз каранды өзгөрмөнүн маанилерин *функциянын маанилери* деп аташат.

Көз каранды эмес өзгөрмөнүн бардык маанилери *функциянын аныктоо областын тузушот*. Мисалы, 1-мисалда каралган функциянын аныктоо областы бардык оң сандардан турат, ал эми 3-мисалда 0 дөн 24кө чейинки бардык сандардан турат.

• 252. Жактары 9 см жана  $x$  см болгон тик бурчтуктун аянты  $S$  см<sup>2</sup> ка барабар.  $S$  тин  $x$  ке көз карандылыгын

формула менен туюнтуула. Аргументинин  $x = 4; 6,5; 15$  маанилери үчүн  $S$  функциясынын туура келүүчү маанилерин тапкыла.

- 253. Поезд  $70$  км/саат ылдамдык менен жүрүп,  $t$  сааттын ичинде  $s$  км аралык өтөт,  $s$  тин  $t$  га көз карандылыгын формула менен бергиле.  $2,4$ кө;  $3,8$ ге барабар болгон аргументтин маанисине туура келген функциянын маанисин тапкыла.




ГОТФРИД ВИЛЬГЕЛЬМ ЛЕЙБНИЦ  
(1646 — 1716)

немец философу, математик, физик жана тилчи болгон. Г. В. Лейбниц жана англиялык окумуштуу И. Ньютон (бири-биринен көз карандысыз) математиканын негизги бөлүгү — математикалык анализдин негиздерин түзүшкөн. Лейбниц математикада азыр да колдонулуп жаткан көптөгөн түшүнүктөрдү жана символдорду киргизген.

- 254. Кубдун көлөмү анын кырынын узундугуна көз каранды,  $a$  см — кубдун кырынын узундугу, ал эми  $V$  см<sup>3</sup> — анын көлөмү болсун.  $V$  нын  $a$  га көз карандылыгын формула менен бергиле. Аргументтин кандайдыр бир эки маанисин алтыла жана аларга туура келген функциянын маанилерин эсептегиле.


255. Көлдө яхта сүзүп жүрдү. Яхтанын базадан алыстаган аралыгы  $s$  (километр менен) кыймылдын убактысы  $t$  нын (мүнөт менен) өтүшү менен өзгөрүп турду.  $t$  га көз карандылыкта  $s$  тин өзгөрүшү 8-сүрөттө көрсөтүлгөн. 20 мүнөттөн кийин, 1 саат 20 мүнөттөн кийин, 2 саат 30 мүнөттөн кийин яхта базадан кандай аралыкта болгон? Каралып жаткан функциянын аныктоо областы кандай?

- 256. 9-сүрөттө карагайдын жашы  $x$  ке (жыл менен) көз каранды болгон анын бийиктигинин өзгөрүшү  $y$  (метр менен)



8-сүрөт

көрсөтүлгөн. Төмөнкүлөрдү тапкыла: а) жашы 10, 40, 90, 120 жыл болгон карагайдын бийиктигин; б) 20дан 60 жылга, 60тан 100 жылга чейинки убакытта карагай канча бийиктикке өскөн?



9-сүрөт

257. Ар бир натуралдык сан  $n$  ге ушул санды 4кө бөлгөндөгү калган калдык  $r$  тиешелүү болот. Эгерде  $n$  барабар 13, 34, 43, 100 болсо, анда  $r$  ди тапкыла. Каралып жаткан функциялык көз карандылыкта аргументти көрсөткүлө. Ушул функциянын аныктоо областы кандай? Кандай сандар функциянын маанилери болушат?



БЕРНАРД БОЛЬЦАНО

(1781 — 1848)

чех математиги жана философу. Математикалык анализдин бир катар негизги түшүнүктөрүн киргизген. Математиканын негиздеринин проблемалары менен иштеген.

258) Таблицада 1990-жылдан 1997-жылга чейин (ушул жылдын өзүн кошкондо) чыгарылган түстүү телевизорлордун саны  $m$  дин (миллион даана менен) телевизорлорду чыгарган жылы  $n$  ге көз карандылыгы көрсөтүлгөн:

$n$	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
$m$	2,3	2,7	3,1	3,4	3,6	4,0	4,4	4,6

Көз каранды эмес өзгөрмөнү (аргументти) көрсөткүлө. Кайсы сандар аргументтин маанилери  $I$  жана кайсылары функциянын маанилери болушат? 1991 — 1994-жылдагы  $n$  дин маанисине  $m$  дин кайсы мааниси туура келет. 1990-жылдан 1995-жылга чейин телевизорлорду чыгаруу канча эсе көбөйгөн?

### Кайталоо үчүн көнүгүүлөр

259. Бир резервуарда  $380 \text{ м}^3$  суу, ал эми экинчисинде  $1500 \text{ м}^3$  суу бар. Биринчи резервуарда ар бир саатта  $80 \text{ м}^3$  суу толтурулат, ал эми экинчисинен ар бир саатта  $60 \text{ м}^3$  суу чыгарылат. Канча сааттан кийин эки резервуарда суу бирдей болот?

260.  $A(4; -3)$  жана  $B(-2; 6)$  чекиттерин белгилегиле.  $AB$  түз сызыгын жүргүзгүлө жана ушул түз сызыктын  $x$  огу жана  $y$  огу менен кесилишкен чекиттеринин координаталарын тапкыла.

## 11. ФОРМУЛА БОЮНЧА ФУНКЦИЯНЫН МААНИЛЕРИН ЭСЕПТӨӨ

Биз мурдагы пунктта караган функциялар түрдүү жолдор менен берилген. Функциянын формула менен берилиши өтө кеңири таралган жол болуп эсептелет. Формула аргументтин каалаган мааниси үчүн эсептөө жолу менен функциянын тиешелүү маанисин табууга мүмкүндүк берет.

1- м и с а л . Функция төмөндөгүдөй формула менен берилсин:

$$y = \frac{3x - 1}{2}, \text{ мында } -3 \leq x \leq 3.$$

$x$  тин бүтүн маанилерине туура келген  $y$  тин маанилерин табабыз:

$$\text{эгерде } x = -3 \text{ болсо, анда } y = \frac{3 \cdot (-3) - 1}{2} = -5;$$

$$\text{эгерде } x = -2 \text{ болсо, анда } y = \frac{3 \cdot (-2) - 1}{2} = -3,5 \text{ ж.б.}$$

Эсептөөнүн жыйынтыгына, жогорку жолчого аргументтин маанилерин, төмөнкү жолчого функциянын тиешелүү маанилерин жазып таблица түзүү ыңгайлуу:

$x$	- 3	- 2	- 1	0	1	2	3
$y$	- 5	- 3,5	- 2	- 0,5	1	2,5	4

Биз  $x$  тин маанилерин мурдагы маанисинен улам 1ге чоңойтуп тандадык. Муну, биз 1 кадам менен функциянын маанилеринин таблицасын түздүк деп айтышат.

Каралган мисалда функциянын аныктоо областы көрсөтүлгөн. Эгерде функция формула менен берилсе жана функциянын аныктоо областы көрсөтүлбөсө, анда аныктоо областы ушул формула мааниге ээ болгон көз каранды эмес өзгөрмөнүн бардык маанилеринен турат деп эсептешет. Мисалы,  $y = x(x + 5)$  формуласы менен берилген функциянын аныктоо областы бардык сандардан турат, ал эми

$y = \frac{1}{x - 2}$  формуласы менен берилген функциянын аныктоо областы 2 санынан башка бардык сандардан турат.

Функцияны берүүчү формуланын жардамы менен, ошондой эле функциянын берилген маанилери туура келген аргументтин маанилерин таба турган маселени да чыгарышат.

**2-мисал.** Функция  $y = 12x - 3,6$  формуласы менен берилген  $x$  тин кандай маанисинде функциянын мааниси, 2,4кө барабар экендигин табабыз.

$y = 12x - 3,6$  формуласындагы  $y$  тин ордуна 2,4 санын жазабыз. Өзгөрмөсү  $x$  болгон теңдеме алабыз:

$$2,4 = 12x - 3,6.$$

Аны чыгарып,

$$x = 0,5$$

экендигин табабыз.

Демек,  $x = 0,5$  болгондо  $y = 2,4$ .

Бул маселе чыгаруунун жолу бизге белгилүү болгон теңдемеге алып келгендиктен, аны биз чыгара ала тургандыгыбызды белгилейбиз.

● **261.** Функция  $y = 2x + 7$  формуласы менен берилген. Аргументтин 1ге; -20га; 43кө барабар болгон маанисине туура келген функциянын маанисин тапкыла.

● ~~262~~ Функция  $y = 0,1x + 5$  формуласы менен берилген. Аргументтин 10го; 50го; 120га барабар болгон мааниси үчүн функциянын туура келүүчү маанисин тапкыла.

● **263.** Функция  $y = \frac{12}{x}$  формуласы менен берилген. Таблицада аргументтин маанилери берилген. Функциянын тиешелүү маанилерин эсептеп, таблицаны толтургула:

$x$	-6	-4	-3	2	5	6	12
$y$							

● ~~264~~ Функция  $y = x^2 - 9$  формуласы менен берилген. Таблицаны толтургула:

$x$	-5	-4	-3	0	2	3	6
$y$							

● 265.  $y = x(x - 3,5)$  формуласы менен берилген, мында  $0 \leq x \leq 4$ , кадамы 0,5 болгон функциянын маанилеринин таблицасын түзгүлө.

266. Төмөнкү формула менен берилген функциянын аныктоо областын тапкыла:

а)  $y = x^2 + 8$ ;    б)  $y = \frac{1}{x - 7}$ ;    в)  $y = \frac{2}{3 + x}$ ;

г)  $y = \frac{4x - 1}{5}$ .

● 267.  $y = -5x + 6$  формуласы кандайдыр бир функцияны берет. Аргументтин кандай маанисинде функциянын мааниси 6га; 8ге; 100гө барабар?

● 268. Функция  $y = \frac{2}{3}x$  формуласы менен берилген. Таблицадагы бош чакмактарды толтургула:

$x$	-0,5			4,5	9
$y$		-2	0		

● 269. Функция  $y = 0,3x - 6$  формуласы менен берилген. Функциянын мааниси -6га; -3кө; 0гө барабар болуучу аргументтин маанисин тапкыла.

● 270. Эгерде пробканын тыгыздыгы  $0,18 \text{ г/см}^3$  экендиги белгилүү болсо, пробканын бөлүгүнүн массасынын анын көлөмүнө болгон көз карандылыгын формула менен бергиле. Формула боюнча тапкыла: а) көлөмү  $240 \text{ см}^3$  га барабар болгон пробканын бөлүгүнүн массасын; б) массасы 64,8 г га барабар болгон пробканын бөлүгүнүн көлөмүн.

● 271. Автомобиль  $v$  км/саат ылдамдык менен жүрүп, 6 сааттан кийин  $s$  км аралыкты өткөн.  $s$  тин  $v$  га көз карандылыгын формула менен бергиле. Ушул формуланы пайдаланып: а) эгерде  $v = 65$  болсо,  $s$  ти тапкыла; б) эгерде  $s = 363$  болсо,  $v$  ны тапкыла.

272. Турбазадан 60 км аралыктагы станцияны көздөй 12 км/саат ылдамдык менен велосипедчен чыккан. Өзгөрмө  $s$  тин өзгөрмө  $t$  га көз карандылыгын формула менен бергиле, мында  $s$  — велосипедчендин станцияга чейинки

аралыгы (километр менен),  $t$  — анын жүргөн убактысы (саат менен). Формула боюнча тапкыла: а) эгерде  $t = 3,5$  болсо,  $s$  ти; б) эгерде  $s = 30$  болсо,  $t$  ны.

273. Баланын 20 сому болгон. Ал бирөөнү 3 сомдон  $x$  карандаш сатып алган. Балада калган акчанын санын  $y$  тамгасы менен белгилеп,  $x$  тен  $y$  функциясын формула менен бергиле. Бул функциянын аныктоо областы кандай?

### Кайталоо үчүн көнүгүүлөр

274. Айылдык китепкана үчүн алтынчы жана жетинчи класстардын окуучулары 315 китеп жыйнашкан. Алтынчы класстын окуучуларына караганда жетинчи класстын окуучулары 10%ке көп китеп жыйнагандыгы белгилүү болсо, жетинчи класстын окуучулары канча китеп жыйнашкан?

275. Координаталык тегиздикте  $M(0; -4)$  жана  $N(6; 2)$  чекиттерин белгилеп жана аларды кесинди менен туташтыргыла. Ушул кесиндинин  $x$  огу менен кесилишкен чекитинин координатасын тапкыла.

276. Координата тегиздигинде  $A(-2; -3)$  жана  $B(4; -5)$  чекиттерин белгилегиле.  $AB$  кесиндисинин ортосунун координатасын тапкыла.

## 12. ФУНКЦИЯНЫН ГРАФИГИ


$y = \frac{6}{x+3}$  (мында  $-2 \leq x \leq 3$ ) формуласы менен берилген функцияны карайбыз. Ушул формула боюнча аргументтин каалаган мааниси үчүн, ага туура келген функциянын маанисин табууга болот. Мисалы, аргументтин бүтүн маанилерин алабыз. Анда төмөнкүлөрдү табабыз:

эгерде  $x = -2$  болсо, анда  $y = 6$ ;

эгерде  $x = -1$  болсо, анда  $y = 3$ ;

эгерде  $x = 0$  болсо, анда  $y = 2$ ;

эгерде  $x = 1$  болсо, анда  $y = 1,5$ ;



10-сүрөт

эгерде  $x = 2$  болсо, анда  $y = 1,2$ ;  
эгерде  $x = 3$  болсо, анда  $y = 1$ .


$x$  менен  $y$  тин маанилеринин ар бир табылган түгөйүн координаталык тегиздикте чекит менен көрсөтөлү. Мында  $x$  тин маанисин абсцисса, ага туура келген  $y$  тин маанисин ордината деп эсептейбиз (10-сүрөт).  $-2$  менен  $3$ түн арасынан  $x$  тин башка маанилерин тандап алабыз жана аларга туура келүүчү  $y$  тин маанилерин  $y = \frac{6}{x+3}$  формуласы боюнча эсептеп,  $x$  менен  $y$  тин маанилеринин башка түгөйлөрүн алабыз. Бул түгөйлөрдүн ар бирине ошондой эле координаталык тегиздиктеги кандайдыр бир чекит туура келет. Мындай чекиттердин бардыгы  $y = \frac{6}{x+3}$  (мында  $-2 \leq x \leq 3$ ) формуласы менен берилген *функциянын графигин* түзүшөт (11-сүрөт).

**Аныктама.** Абсциссалары аргументтин маанилерине, ал эми ординаталары функциянын тиешелүү маанилерине барабар болгон координаталык тегиздиктин бардык чекиттеринин көптүгү функциянын графиги деп аталат.


1-мисал.  $y = x(6-x)$  (мында  $-1 \leq x \leq 5$ ) формуласы менен берилген функциянын графигин сызабыз.

Аргумент менен функциянын тиешелүү маанилеринин таблицасын түзөбүз:

$x$	-1	0	1	2	3	4	5
$y$	-7	0	5	8	9	8	5



12-сүрөт



13-сүрөт

Координаталык тегиздиктин координаталары таблицада көрсөтүлгөн чекиттерди белгилейбиз. Аларды туташ сызык менен бириктиребиз (12-сүрөт).  $y = x(6 - x)$  (мында  $-1 \leq x \leq 5$ ) формуласы менен берилген функциянын графигин алабыз. Графикте жатуучу чекиттерди канчалык көп белгилесек жана алар канчалык жыш жайланышса, функциянын графиги ошончолук тагыраак түзүлөт.

Функциянын графигинин жардамы менен аргументтин мааниси боюнча функциянын тиешелүү мааниси табылат. Ошондой эле тескери маселени да чыгарууга болот: функциянын көрсөтүлгөн мааниси боюнча ал туура келе турган аргументтин маанилерин табуу керек.

2-м и с а л. 13-сүрөттө көрсөтүлгөн функциянын графиги боюнча төмөнкүнү табабыз: а)  $x = 3$  болгондогу функциянын маанисин; б) функциянын мааниси 7ге барабар боло турган  $x$  тин маанилерин.

а) Абсциссасы 3 болгон  $x$  огунун чекити аркылуу  $x$  огуна перпендикуляр жүргүзөбүз. Бул перпендикуляр менен функциянын графигинин кесилишкен чекитинин координаталары (3; 5) болот. Демек,  $x = 3$  болгондо функциянын мааниси 5ке барабар.

б) Ординатасы 7 болгон  $y$  огунун чекити аркылуу  $x$  огуна параллель болгон түз сызык жүргүзөбүз. Бул түз сызык графиги координаталары (5; 7) жана (9; 7) болгон эки чекитте кесип өтөт. Демек,  $x = 5$  жана  $x = 9$  болгондо функция 7ге барабар маанини алат.

График чоңдуктардын арасындагы көз карандылык

жөнүндө ачык көрсөтүлгөн элестетүүнү берет. Ошентип, абанын температурасынын графиги боюнча качан температура нөлгө барабар болгондугун, нөлдөн жогору, нөлдөн төмөн болгондугун, жогорулагандыгын, төмөндөгөндүгүн ж.у.с. билүүгө болот. Мисалы, 7- сүрөттө көрсөтүлгөн графиктин жардамы менен саат 9да жана саат 22де температура  $0^{\circ}\text{C}$  болгондугу; саат 9дан саат 22ге чейин оң болгондугу; саат 3төн саат 15ке чейин жогорулагандыгы аныкталат.

Практикада бул же тигия процесстин жүрүшүн (бир суткадагы атмосферанын басымынын өзгөрүшүн, бир суткадагы деңиз деңгээлинин өзгөрүшүн, поршендин абалына көз карандылыкты, кыймылдаткычтын цилиндриндеги буунун басымынын өзгөрүшүн ж.у.с.) автоматтык каттоо үчүн куралдар көп колдонулат. Бул куралдар тиешелүү функциялык көз карандылыктардын графиктерин чийишет.


277. Функция  $y = x(x - 3)$  (мында  $-2 \leq x \leq 2$ ) формуласы менен берилген. Таблицаны толтургула:

$x$	-2	-1,5	-1	-0,5	0	0,5	1	1,5	2
$y$									


Ушул функциянын графигин түзгүлө.

278. Алдын ала кадамы 1 болгон функциянын маанилеринин таблицасын түзүп,  $y = x + 3$  (мында  $-1 \leq x \leq 5$ ) формуласы менен берилген функциянын графигин сызгыла.

279. Функция  $y = \frac{6}{x}$  (мында  $1 \leq x \leq 6$ ) формуласы менен берилген. Кадамы 1 болгон функциянын маанилеринин таблицасын түзүп, ушул функциянын графигин сызгыла.



14-сүрөт



15-сүрөт

● 280.  $MN$  ийри сызыгы — кандайдыр бир функциянын графиги (14-сүрөт). График боюнча аргументтин  $-2$ ;  $-1$ ;  $0$ ;  $1$ ;  $5$  маанисине туура келген функциянын маанисин тапкыла.

● 281. 15-сүрөттө көрсөтүлгөн функциянын графигин пайдаланып, таблицаны толтургула:

$x$	$-3$	$-1,5$	$-0,5$	$0$	$0,5$	$3,2$
$y$						

Функциянын оң маанилери туура келген аргументтин беш маанисин жана функциянын терс маанилери туура келген аргументтин беш маанисин көрсөткүлө.


● 282. 16-сүрөттө кандайдыр функциянын графиги көрсөтүлгөн. Аны пайдаланып, таблицаны толтургула:

$x$	$-4$	$-3$	$-2,5$	$0$	$1$	$3,5$
$y$						


● 283.  $CD$  ийри сызыгы — кандайдыр бир функциянын графиги (17-сүрөт). Графикти пайдаланып:

а)  $x = -3$ ;  $-2$ ;  $0$ ;  $2$ ;  $4$  болгондогу  $y$  тин маанисин;

б)  $y = -2$ ;  $0$ ;  $2$ ;  $3$  туура келе турган  $x$  тин маанилерин тапкыла.



16-сүрөт



17-сүрөт

284. Учтарынын координаталары  $(-6; -2)$  жана  $(3; 5)$  болгон кесинди функциянын графиги болот. Графикти чийгиле жана график боюнча:

- а)  $x = -5; -3; -1; 1; 2$  болгондогу  $y$  тин маанисин;  
 б)  $y = -1; 1; 3; 4$  туура келе турган  $x$  тин маанилерин тапкыла.

**285.**  $ABC$  сынык сызыгы — кандайдыр бир функциянын графиги, мында  $A(-3; 1)$ ,  $B(1; -1)$  жана  $C(3; 3)$ . Графиги чийгиле жана анын жардамы менен:

а)  $x = -2,5$  ке;  $-1,5$  ке;  $0$  гө;  $1,5$  ке;  $2$  ге туура келген функциянын маанилерин;

б)  $y = -0,5$  ке;  $1$  ге;  $2,5$  ке туура келе турган аргументтин маанилерин тапкыла.

**286.**  $MNP$  сынык сызыгы кандайдыр бир функциянын графиги болот, мында  $M(-2; -1)$ ,  $N(3; 6)$ ,  $P(6; -3)$ . Графиги чийгиле жана аны пайдаланып:

а)  $x = -1,5; 0; 4; 5,5$  болгондогу  $y$  функциясынын маанисин;

б)  $y = -2,5$  ке;  $0$  гө;  $4,5$  ке туура келе турган аргументтин маанилерин тапкыла.


● **287.**  $A(4; 2)$ ,  $B(1; -4)$  жана  $C(1; 4)$  чекиттери  $y = 2x - 6$  формуласы менен берилген функциянын графигинде жатабы? Ушул функциянын графигинде бирөө жаткан, ал эми экинчиси жатпаган дагы кандайдыр бир эки чекиттин координаталарын атагыла.

● **288.**  $y = x + 1$  формуласы менен берилген функциянын графигинде  $A(-5; -4)$ ;  $B(-0,3; 0,7)$ ;  $C(-1,2; 0,2)$  чекиттери жатабы?


**289.** Функция  $y = \frac{12}{x}$  (мында  $1 \leq x \leq 12$ ) формуласы менен берилген  $x$  тин бүтүн маанилери үчүн функциянын маанилеринин таблицасын түзгүлө. Функциянын графигин сызгыла. Графикке абсциссасы  $2,5$  болгон чекитти белгилегиле. Анын ординатасын тапкыла жана жыйынтыгын формула менен текшергиле.

**290.** 18-сүрөттө суюктугу бар бидондун массасынын суюктуктун көлөмүнө көз карандылыгынын графиги көрсөтүлгөн. График боюнча тапкыла:

- а) бош бидондун массасын;  
 б) бир литр суюктугу бар бидондун массасын;  
 в) бир литр суюктуктун массасын;



18-сүрөт



19-сүрөт

г) эгерде суюктугу бар бидондун жалпы массасы 3 кг га барабар болсо, бидондогу суюктуктун көлөмүн.

291. Бактагы суунун температурасын ар бир мүнөттө ченеп, төмөнкү таблицаны түзүшкөн:

x мүнөт	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
y, °C	14	28	41	54	66	76	85	93	98	100	100	100	100

y тин x ке көз карандылыгынын графиктин түзгүлө (масштаб: x огундагы 1 см ге 1 мүнөт, y огундагы 1 см ге 10°C туура келет). Бул графикти пайдаланып, төмөнкү суроолорго жооп бергиле:

а) жылый баштагандан 4 мүнөттөн кийин, 5,5 мүнөттөн кийин, 9 мүнөттөн кийин, 10,7 мүнөттөн кийин суунун температурасы кандай болгон?

б) жылый баштагандан канча мүнөттөн кийин суунун температурасы 41°C; 60°C; 95°Cге барабар болгон?

292. 19-сүрөттө автомобилдин тормоз бергендеги жолу кургак асфальттагы (OA ийри сызыгы), суу асфальттагы (OB ийри сызыгы) жылгаяктагы (OC ийри сызыгы) анын кыймылынын ылдамдыгына көз карандылыгынын графиктери көрсөтүлгөн. Төмөнкү суроолорго жооп бергиле:

а) автомобилдин 50 км/саат ылдамдыгында анын ар бир учурдагы тормоздоо жолу эмнеге барабар?

б) автомобилдин тормоздоо жолу 60 м ден ашпас үчүн, ал кургакта, жамгырда, жылгаякта кандай ылдамдык менен жүрүшү керек?

## Кайталоо үчүн көнүгүүлөр

293. Теңдемелерди чыгаргыла:

а)  $3,7x - 2 = -2x + 3,13$ ;

в)  $-27x = 5 - 54x$ ;

б)  $4,2x + 8 = 8 - 7x$ ;

г)  $x - 1 = 0,4x - 2,5$ .

294. Автопаркта жеңил машиналарга караганда жүк ташуучу машиналар 1,5 эсе көп болгон. Автопарк дагы 45 жеңил машина алгандан жана 12 жүк ташуучу машинаны чарбага бергенден кийин, анда жеңил машиналар жүк ташуучу машиналарга караганда 17ге көп болуп калган. Автопаркта бардыгы канча машина болгон?

295. Туурабы:

а)  $6\frac{2}{3} - \frac{1}{3} \cdot 1\frac{3}{4} + \frac{1}{4} - 6 > 0$ ;

б)  $7 + 2424 : (11,8 + 0,2) + 2,3 < 200$ ?

## Текшерүүчү суроолор

1. Бир өзгөрмөнүн экинчисине болгон функциялык көз карандылыгына мисал келтиргиле. Көз каранды эмес жана көз каранды өзгөрмөлөрдү көрсөткүлө.

2.  $y = 6x + 12$  формуласы менен берилген функциянын мисалынан түшүндүргүлө: а) аргументтин берилген мааниси боюнча функциянын туура келген маанисин кантип табууга болот; б) функциянын берилген мааниси туура келе турган аргументтин маанисин кантип табууга болот?

3. Функциянын графигинин аныктамасын бергиле.

4. Функциянын графигинин жардамы менен кантип табууга болорун көрсөткүлө: а) аргументтин берилген маанисине туура келген функциянын маанисин; б) функциянын берилген мааниси туура келе турган аргументтин маанисин. Ал үчүн 14-сүрөттө көрсөтүлгөн функциянын графигин пайдалангыла.


## § 5. СЫЗЫКТУУ ФУНКЦИЯ

### 13. СЫЗЫКТУУ ФУНКЦИЯ ЖАНА АНЫН ГРАФИГИ

Функциялардын мисалдарын карайбыз.

1-м и с а л. Шоссе жолунда бири биринен 20 км аралыкта  $A$  жана  $B$  пункттары жайланышкан (20-сүрөт).  $B$  пунктунан  $A$  пунктуна карама-каршы багытта 50 км/саат ылдамдык менен мотоциклчен чыккан.  $t$  саатта мотоциклчен  $50t$  км өтөт жана  $A$  дан  $50t + 20$  км аралыкта болот. Эгерде мотоциклчендин  $A$  пунктуна чейинки аралыгын (километр менен)  $s$  тамгасы менен белгилесек, анда бул аралыктын кыймылдын убактысына болгон көз карандылыгын төмөнкү формула менен туюнтууга болот:

$$s = 50t + 20, \text{ мында } t \geq 0.$$




20-сүрөт


2-м и с а л. Окуучу бирөөнү 1 сомдон бир нече дептер жана 2 сомго калем сап сатып алган. Сатып алынгандардын наркы дептердин санына көз каранды. Сатып алынган дептерлердин санын  $x$  тамгасы менен, ал эми сатып алынгандардын наркын  $y$  (сом менен) тамгасы менен белгилейбиз.

Анда төмөнкүнү алабыз:

$$y = 3x + 35, \text{ мында } x - \text{ натуралдык сан.}$$



21-сүрөт



22-сүрөт

Эки мисалда тең биз  $y = kx + b$  (мында  $x$  — көз каранды эмес өзгөрмө,  $k$  жана  $b$  — сандар) түрүндөгү формулалар менен берилген функцияларды алдык. Мындай функцияларды *сызыктуу* деп аташат.

**Аныктама.** *Сызыктуу функция* деп  $y = kx + b$  түрүндөгү формула менен берүүгө боло турган функция аталат. Мында  $x$  — көз каранды эмес өзгөрмө,  $k$  жана  $b$  кандайдыр бир сандар.

Сызыктуу функциянын графиги жөнүндөгү маселени карайбыз. Мында биз функциянын аныктоо областы бардык сандардан турат деп эсептейбиз.

$y = 0,5x - 2$  сызыктуу функциясынын графигин сызайбыз.  $x$  жана  $y$  тин тиешелүү маанилеринин таблицасын түзөбүз:

$x$	-6	-4	-2	0	2	4	6	8
$y$	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2


Координаталары таблицада (21-сүрөт) көрсөтүлгөн чекиттерди координата тегиздигинде белгилейбиз. Белгиленген чекиттердин бардыгы бир түз сызыкка жатышат. Бул түз сызык (22-сүрөт)  $y = 0,5x - 2$  сызыктуу функциясынын графиги болот.

Жалпысынан, *сызыктуу функциянын графиги түз сызык болот.*

Сызыктуу функциянын графигин түзүү үчүн, графиктин эки чекитинин координаталарын табуу, координаталык тегиздикте бул чекиттерди белгилөө жана алар аркылуу түз сызык жүргүзүү жетиштүү.

**3-мисал.**  $y = 2x + 3$  функциясынын графигин түзөбүз.

$y = 2x + 3$  функциясы сызыктуу, ошондуктан анын графиги түз сызык болот.  $y = 2x + 3$  формуласын пайдаланып, графиктин эки чекитинин координаталарын табабыз:



23-сүрөт

эгерде  $x = -2$  болсо, анда  $y = 2 \cdot (-2) + 3 = -1$ ;

эгерде  $x = 1$  болсо, анда  $y = 2 \cdot 1 + 3 = 5$ .

$A(-2; -1)$  жана  $B(1; 5)$  чекиттерин белгилейбиз.

Бул чекиттер аркылуу түз сызык жүргүзөбүз (23-сүрөт).

$AB$  түз сызыгы  $y = 2x + 3$  функциясынын графиги болот.



Сызыктуу функциянын графигин түзүүдө көбүнчө чекиттердин бири катарында абсциссасы 0 болгон чекитти алуу ыңгайлуу.

4-м и с а л.  $y = -0,8x + 1$  функциясынын графигин түзөбүз. Графиктин эки чекитинин координаталарын табарбыз:

эгерде  $x = 0$  болсо, анда  $y = -0,8 \cdot 0 + 1 = 1$ ;

эгерде  $x = 5$  болсо, анда  $y = -0,8 \cdot 5 + 1 = -3$ .

$M(0; 1)$  жана  $K(5; -3)$  чекиттерин белгилейбиз жана алар аркылуу түз сызык жүргүзөбүз (24-сүрөт).



$y = -0,8x + 1$  функциясынын графиги  $MK$  түз сызыгы болот.

$k = 0$  болгондо сызыктуу функцияны берүүчү  $y = kx + b$  формуласы  $y = 0 \cdot x + b$ , б. а.  $y = b$  түрүнө ээ.  $y = b$  формуласы менен берилүүчү сызыктуу функция, каалаган  $x$  те бир эле мааниге ээ.

5-м и с а л.  $y = -2$  функциясынын графигин түзөбүз.

$x$  тин каалаган маанисине  $y$  тин  $-2$ ге барабар болгон бир гана мааниси туура келет. Ординатасы  $-2$  болгон кандайдыр бир эки чекитти, мисалы,  $P(0, -2)$  жана  $N(4, -2)$ ни белгилейбиз, алар аркылуу түз сызык жүргүзөбүз (25-сүрөт).  $y = -2$  функциясынын графиги  $PN$  түз сызыгы болот.

Эгерде сызыктуу функциянын аныктоо областы бардык сандардан турбаса, анда анын графиги түз сызыктын тиешелүү бөлүгү болот. Мисалы, бул жарым түз сызык же кесинди болушу мүмкүн.

**296.** Бассейнге ар бир секундада  $0,5 \text{ м}^3$  суу куюлат. Эгерде азыр бассейнде  $120 \text{ м}^3$  суу болсо,  $x$  секундадан кийин бассейнде канча кубометр суу болот? Бассейндеги суунун көлөмүнүн анын бассейндин толугу убакытына болгон көз карандылыгын формула менен бергиле. Бул көз карандылык сызыктуу функция болобу?

**297.** Тик бурчтуктун узуну  $x$  см, ал эми туурасы андан  $3$  см ге кичине. Тик бурчтуктун периметринин анын узунуна болгон көз карандылыгын формула менен бергиле. Бул көз карандылыктардын кайсынысы сызыктуу функция болот?

**298.** Окуучунун  $5$  сомун болгон. Бул акчага ал  $1$  сомдон  $x$  марка сатып алган. Сатып алгандан кийин анда  $y$  сом калган  $y$  тин  $x$  ке көз карандылыгын формула менен бергиле. Бул көз карандылык сызыктуу функция болобу?

**299.** Төмөнкү формула менен берилген функция сызыктуу болобу:

а)  $y = 2x - 3$ ;      в)  $y = \frac{x}{2} + 1$ ;      д)  $y = x^2 - 3$ ;

б)  $y = 7 - 9x$ ;      г)  $y = \frac{2}{x} + 1$ ;      е)  $y = \frac{10x - 7}{5}$  ?

● **300.** Сызыктуу функция  $y = 0,5x + 6$  формуласы менен берилген.  $x = -12$ ге;  $0$ гө;  $34$ кө туура келген  $y$  тин маанисин тапкыла. Кандай  $x$  те  $y$  тин мааниси  $-16$ га;  $0$ гө;  $8$ ге барабар?

● **301.** Сызыктуу функция  $y = -3x + 1,5$  формуласы менен берилген. Төмөнкүлөрдү тапкыла:

а) эгерде  $x = -1,5$ ;  $2,5$ ;  $4$  болсо,  $y$  тин маанисин;

б)  $y = -4,5$ ;  $0$ ;  $1,5$  болсо,  $x$  тин маанисин.

● **302.** Төмөнкү формула менен берилген функциянын графигин түзгүлө:

а)  $y = -2x + 1$ ;      в)  $y = -x + 4,5$ ;      д)  $y = \frac{1}{2}x - 3$ ;

б)  $y = 0,2x + 5$ ;      г)  $y = x + 1,5$ ;      е)  $y = -x - 3,5$ .

● 303. Төмөнкү формула менен берилген функциянын графигин түзгүлө:

а)  $y = -3x + 4$ ;

в)  $y = x - 2$ ;

б)  $y = -x + 3$ ;

г)  $y = 0,3x - 5$ .

● 304.  $y = -1,5x + 3$  сызыктуу функциясынын графигин түзгүлө. Графиктин жардамы менен төмөнкүлөрдү түшүндүргүлө: а)  $x = -2,5$ ке;  $3,5$ ке  $y$  тин кайсы мааниси туура келет; б)  $x$  тин кайсы маанисине  $y = -4,5$ ;  $0,5$  туура келет.

● 305.  $y = 1,5x + 4$  сызыктуу функциясынын графигин чийгиле. Графиктин жардамы менен төмөнкүлөрдү тапкыла:

а)  $x = -3,5$ ке;  $1,5$ ке туура келген  $y$  тин маанисин;

б)  $y = -0,5$ ке;  $4,5$ ке туура келген  $x$  тин маанисин.

306.  $y = -10x + 40$  функциясынын графигин түзгүлө, масштабды:  $x$  огу боюнча 1 см ди бир бирдик,  $y$  огу боюнча 1 см ди 10 бирдик деп алгыла. График боюнча төмөнкүлөрдү тапкыла: а)  $x = -2,5$ ке;  $0,8$ ге;  $3,5$ ке туура келген  $y$  тин маанисин; б)  $y = 70$ ке;  $-10$ го;  $-30$ га туура келген  $x$  тин маанисин.

307. Темир челекке (бакка) температурасы  $10^{\circ}\text{C}$  болгон суу куюшкан жана аны  $100^{\circ}\text{C}$  ге чейин ысытышкан. Мында ар бир мүнөттө температура  $1,5^{\circ}\text{C}$ ге көтөрүлүп турган. Суунун температурасы  $y$  тин (Цельсия градус менен) ысытуу убакыты  $x$  ке (мүнөт менен) болгон көз карандылыгын формула менен бергиле. Бул көз карандылыктын графигин түзгүлө. График боюнча төмөнкүлөрдү билгиле: а) ысыта баштагандан 5 мүнөт өткөндөн кийин, 10 мүнөт өткөндөн кийин суунун температурасы кандай болот; б) канча убакыттан кийин суу  $85^{\circ}\text{C}$  га чейин ысыган?

● 308. Түзүүнү аткарбастан функциянын графигинин координаталар октору менен кесилишкен чекиттеринин координаталарын тапкыла:

а)  $y = -2,4x + 9,6$ ;

в)  $y = 1,2x + 6$ ;

б)  $y = -0,7x - 28$ ;

г)  $y = -5x + 2$ .

● 309. Төмөнкү формула менен берилген функциянын графиги  $x$  огун кайсы чекитте кесип өтөт:

а)  $y = 0,4x - 12$ ;

б)  $y = -\frac{1}{3}x + 8$ ?

● 310.  $y = 1,2x - 7$  функциясынын графигин түзүүнү аткарбастан, ушул график төмөнкү чекит аркылуу өтөрүн түшүндүргүлө:

а)  $A(100; 113)$ ;                      в)  $C(-10; 5)$ ;

б)  $B(-15; -25)$ ;                      г)  $D(300; 353)$ .

● 311. Бир эле координаталык тегиздикте төмөнкү функциялардын графиктерин түзгүлө:  $y = 6$ ;  $y = 3,2$ ;  $y = -1$ ;  $y = -5$ ;  $y = 0$ .

● 312. Функциялардын графиктерин түзгүлө:

$y = -2$ ;  $y = -1,9$ ;  $y = 1,6$ ;  $y = 7$ .

### Кайталоо үчүн көнүгүүлөр

313. Теңдемени чыгаргыла:

а)  $3(0,9x - 1) - (x + 0,6) = -0,2$ ;

б)  $7 - (3,1 - 0,1y) = 3 - 0,2y$ .

314.  $n$  дин кайсы натуралдык маанисинде:

а)  $\frac{n+8}{19}$  — дурус бөлчөк;

б)  $\frac{7}{n+2}$  — буруш бөлчөк?

315. Окуучулардын үч тобу мектептин библиотекасына 65 китеп жыйнашкан. Биринчи топ экинчи топко караганда 10 китепке аз жыйнаган, үчүнчүсү биринчи жана экинчи топтор бирге жыйнаган китептердин санынын 30% ин жыйнаган. Ар бир топ канчадан китеп жыйнаган?

316. Кичинеси төмөнкүгө барабар болгон үч удаалаш натуралдык сандардын суммасын туюнтма түрүндө жазгыла:

а)  $n$ ;                      б)  $n - 1$ ;                      в)  $n + 4$ .

Жазылган туюнтманы жөнөкөйлөткүлө.

## 14. ТҮЗ ПРОПОРЦИЯЛУУЛУК

Мисал карайбыз.  $V$  — темир бөлүкчөсүнүн куб сантиметрде болгон көлөмү,  $m$  — анын грамм менен алынган массасы болсун. Темирдин тыгыздыгы  $7,8 \text{ г/см}^3$  га барабар, анда  $m = 7,8 V$ . Темир бөлүкчөсүнүн массасынын анын көлөмүнө

көз карандылыгы  $y = kx$  түрүндөгү формула менен берилүүчү функциянын мисалы болуп эсептелет. Мында  $x$  — көз каранды эмес өзгөрмө,  $k$  — нөлгө барабар эмес сан. Мындай функцияны *түз пропорциялуулук* деп аташат.

**А н ы к т а м а.**  $y = kx$  (мында  $x$  — көз каранды эмес өзгөрмө жана  $k$  — нөлгө барабар болбогон сан) түрүндөгү формула менен берүүгө боло турган функция түз пропорциялуулук деп аталат.

Түз пропорциялуулук сызыктуу функциянын айрым учуру болуп эсептелет, себеби  $y = kx$  формуласы  $y = kx + b$  формуласынан  $b = 0$  болгондо алынат. Мындан түз пропорциялуулуктун графиги түз сызык экендиги келип чыгат. Бул түз сызык координаталар башталмасы аркылуу өтөт, себеби  $x = 0$  болгондо  $y$  тин мааниси да нөлгө барабар.

Ошентип, *түз пропорциялуулуктун графиги координаталар башталышы аркылуу өткөн түз сызык болот.*

Түз пропорциялуулуктун графигин түзүү үчүн, координаталар башталышынан башка графиктин кандайдыр бир чекитин белгилөө, ушул чекит жана координаталар башталышы аркылуу түз сызык жүргүзүү жетиштүү.


**М и с а л.**  $y = 0,5x$  функциясынын графигин түзөбүз.

Бул функция — түз пропорциялуулук. Координаталардын башталышынан башка графиктин кандайдыр бир чекитинин координаталарын табабыз:


эгерде  $x = 4$  болсо, анда  $y = 0,5 \cdot 4 = 2$ .

$M(4; 2)$  чекитин белгилейбиз жана ушул чекит менен координаталардын башталышы аркылуу түз сызык жүргүзөбүз (26-сүрөт). Ушул түз сызык  $y = 0,5x$  функциясынын графиги болот.

Координаталык тегиздикте  $y = kx$  функциясынын графигинин жайланышы коэффициент  $k$  га көз каранды болот. Эгерде  $x = 1$  болсо, анда  $y = kx$  формуласынан  $y = k$  экендигин табабыз. Демек,  $y = kx$  функциясынын графиги  $(1; k)$  чекити аркылуу өтөт. Эгерде  $(k > 0)$  болсо, анда бул чекит биринчи координаталык чейректе, ал эми  $k < 0$  болсо, төртүнчү координаталык чейректе жатат. Мындан төмөндөгү келип чыгат: түз пропорциялуулуктун графиги  $k > 0$  болгондо биринчи жана үчүнчү координаталык чейректерде, ал эми  $k < 0$  болгондо экинчи жана төртүнчү координаталык чейректерде жайланышат.



26-сүрөт



27-сүрөт

27-сүрөттө  $k$  нын ар түрдүү маанилериндеги түз пропорциялуулуктун графиктери түзүлгөн.

**317.** Велосипедчен 12 км/саат ылдамдык менен бир калыпта кетип бара жатат. Өтүлгөн жол  $s$  тин (километр менен) кыймыл убактысы  $t$  га (саат менен) болгон көз карандылыгын туюнтуучу формуланы жазгыла. Бул көз карандылык түз пропорциялуулук болобу?

**318.** Айлананын узундугунун радиуска болгон көз карандылыгын туюнтуучу формуланы жазгыла. Бул көз карандылык түз пропорциялуулук болобу?

**319.** Төмөнкү формула менен берилген функция түз пропорциялуулук болобу:

а)  $y = -5x$ ;   б)  $y = 5x^2$ ;   в)  $y = \frac{x}{5}$ ;   г)  $y = x + 5$ ?

● **320.** Түз пропорциялуулук  $y = -\frac{1}{6}x$  формуласы менен берилген. Тапкыла:

а)  $-9$ га;  $0$ гө;  $1$ ге;  $4$ кө барабар болгон  $x$  ке туура келген  $y$  тин маанисин;

б)  $0$ гө;  $-\frac{1}{2}$  ге;  $10$ го;  $1$ ге барабар болгон  $y$  туура келе турган  $x$  тин маанисин.

● 321. Төмөнкү формула менен берилген түз пропорциялуулуктун графигин түзгүлө:

а)  $y = 3x$ ;      б)  $y = -1,5x$ ;      в)  $y = x$ ;      г)  $y = -x$ .

● 322. Төмөнкү формула менен берилген түз пропорциялуулуктун графигин түзгүлө:

а)  $y = 2,5x$ ;      б)  $y = -4,5x$ .

● 323.  $y = -0,5x$  формуласы менен берилген функциянын графигин түзгүлө. Графиктин жардамы менен тапкыла:

а)  $-2$ ге;  $4$ кө;  $1$ ге барабар болгон  $x$  тин маанисине туура келген  $y$  тин маанисин;

б)  $x$  тин кайсы маанисинде  $y$  тин мааниси  $-1$ ге;  $0$ гө;  $2,5$ ке барабар экендигин,  $y$  тин мааниси  $-150$ гө барабар болгон  $x$  тин мааниси барбы? Эгерде бар болсо, анда аны эсептегиле.

● 324.  $y = 2x$  түз пропорциялуулугунун графигин түзгүлө. Графиктин жардамы менен тапкыла:

а)  $2$ ге;  $2,5$ ке;  $3$ кө;  $4$ кө барабар болгон  $x$  те функция кайсы маанини аларын;


б)  $x$  тин кайсы маанисинде функциянын мааниси  $7$ ге барабар болорун.

325. Турист шаардан чыгып,  $x$  сааттан кийин андан  $y$  км аралыкта болгон.

$y$  тин  $x$  ке болгон көз карандылыгы таблицада көрсөтүлгөн:

$x$	0	0,5	1	2	2,5	3	3,5	4
$y$	0	2,1	4,0	7,9	10,1	14	12,1	16,1

Координата тегиздигинде тиешелүү чекиттерди белгилегиле жана сызгычтын жардамы менен алар дээрлик түз сызыкта жайланышкандыгын көрсөткүлө.  $y$  тин  $x$  ке көз карандылыгын жакындатып туюнткан формуланы түзгүлө.



28-сүрөт



29-сүрөт

326. 28-сүрөттө жөө адамдын кыймылынын графиги ( $OB$  кесиндиси) жана велосипедчендин кыймылынын графиги ( $OA$  кесиндиси) түзүлгөн. Графиктердин жардамы менен төмөнкү суроолорго жооп бергиле:

а) Жөө адам; велосипедчен жолдо канча убакыт болгон?

б) Жөө адам; велосипедчен кандай жолду өткөн?

в) Жөө адам; велосипедчен кандай ылдамдык менен жүргөн?

г) 2 саатта велосипедчен өткөн жол ошол эле убакытта жөө адам өткөн жолдон канча эсе чоң?

327. 29-сүрөттө болот зымынын узарышы  $y$  тин  $F$  күчүнө көз карандылыгынын графиги көрсөтүлгөн. Мында  $F$  күчүнүн таасири менен зым керилет.  $F$  күчүнөн зымдын узарышынан көз карандылыгы түз пропорциялуу болгон  $F$  күчүнүн өзгөрүшүнүн чектерин көрсөткүлө.


● 328. Төмөнкү чекиттер  $y = -0,5x$  функциясынын графигинде жатышабы:

$A(0; -1); B(-1; 0,5); C(2; -1); D(4; -2)?$

● 329. а)  $y = -\frac{1}{3}x$ ; б)  $y = 5x$  формуласы менен берилген

$A(6; -2); B(-2; -10); C(1; -1); D\left(-\frac{1}{3}; 1\frac{2}{3}\right); E(0; 0)$

чекиттеринин кайсылары түз пропорциялуулуктун графигинде жатат?



30-сүрөт

● 330. Төмөнкү формула менен берилген, функциянын графиги кандай жайланышкандыгын схема түрүндө көрсөткүлө:

- а)  $y = 1,7x$ ;      в)  $y = 0,9x$ ;  
 б)  $y = -3,1x$ ;    г)  $y = -2,3x$ ;  
 д)  $y = kx$  мында  $k > 0$ ;  
 е)  $y = kx$ , мында  $k < 0$ .

331. 30-сүрөттө түз пропорциялуулуктардын графиктери түзүлгөн. Ар бир график үчүн коэффициент  $k$  нын белгисин аныктагыла. Тиешелүү формулаларды жазгыла.

### Кайталоо үчүн көнүгүүлөр

332. Теңдемени чыгаргыла:

- а)  $1 - 1,7x - (0,8x + 2) = 3,4$ ;      б)  $5 - 0,2y = 0,3y - 39$ .

333. Туюнтманы жөнөкөйлөткүлө:

- а)  $-21(4 - 10a) - 54a$ ;      б)  $28 - 10d + 4(d + 18)$ .

334.  $a > 0$  экендиги белгилүү. Туюнтманын маанисин нөл менен салыштыргыла:

- а)  $5a$ ;    б)  $-10a$ ;    в)  $a + 6$ ;    г)  $-a$ ;    д)  $\frac{a}{8}$ ;    е)  $-\frac{4}{a}$ .


Жообун барабарсыздык түрүндө жазгыла.

## 15. СЫЗЫКТУУ ФУНКЦИЯЛАРДЫН ГРАФИКТЕРИНИН ӨЗ АРА ЖАЙЛАНЫШЫ


Эки сызыктуу функциянын графиктери же кесилишүүчү, же параллель түз сызыктар болот.

$x$  тин коэффициенттери ар түрдүү болгон  $y = 0,9x - 1$  жана  $y = 0,8x + 1$  формулалары менен берилген сызыктуу функциялардын графиктерин карайбыз (31-сүрөт). Бул графиктер кесилишеби же жокпу, ошону билели.

Функциялардын графиктеринин кесилиши — алар жалпы чекитке ээ болорун билдирет. Бул учурда функциялардын



31-сүрөт



32-сүрөт

экөөндө тең  $y$  тин бир эле мааниси туура келген  $x$  тин мааниси табылат.  $x$  тин бул маанисин табуу үчүн  $0,9x - 1 = 0,8x + 1$  теңдемесин чыгарабыз. Төмөнкүгө ээ болобуз:

$$0,9x - 0,8x = 1 + 1,$$

$$0,1x = 2,$$

$$x = 20.$$

$x = 20$  болгондо  $y = 0,9x - 1$  жана  $y = 0,8x + 1$  эки функциясы тең 17ге барабар бир эле маанини алышат.  $(20; 17)$  чекити графиктердин экөөндө тең жатат. Мындай чекит жалгыз. Демек,  $y = 0,9x - 1$  жана  $y = 0,8x + 1$  сызыктуу функциялардын графиктери болуп эсептелген түз сызыктар кесилишет.

Эми  $x$  тин коэффициенттери бирдей болгон  $y = 0,5x + 4$  жана  $y = 0,5x - 2$  формулалары менен берилген сызыктуу функцияларды карайбыз (32-сүрөт). Бул функциялардын графиктери кесилишерин билүү үчүн  $0,5x + 4 = 0,5x - 2$  теңдемесин чыгаруу керек. Бул теңдеме тамырларга ээ болбогондуктан,  $y = 0,5x + 4$  жана  $y = 0,5x - 2$  функцияларынын графиктери болгон түз сызыктар жалпы чекиттерге ээ болушпайт, б.а. алар параллель болушат.

Жалпысынан,  $y = kx + b$  түрүндөгү формулалар менен берилген эки сызыктуу функциянын графиктери, эгерде  $x$  тин коэффициенттери ар түрдүү болсо кесилишет, эгерде  $x$  тин коэффициенттери бирдей болсо параллель болушат.

Ушуну далилдейбиз.  $y = k_1x + b_1$  жана  $y = k_2x + b_2$  эки ар түрдүү сызыктуу функциялар болсун. Алардын графиктеринин өз ара жайланышы кандай экендигин билүү үчүн төмөнкү теңдемени карайбыз:

$$k_1x + b_1 = k_2x + b_2.$$

Буга ээ болобуз:


$$k_1x - k_2x = b_2 - b_1,$$

$$(k_1 - k_2)x = b_2 - b_1.$$


Эгерде  $k_1 \neq k_2$  болсо, анда бул теңдеме жалгыз тамырга ээ болот. Бул учурда функциялардын графиктери кесилишет. Эгерде  $k_1 = k_2$  жана  $b_1 \neq b_2$  болсо, анда теңдеменин тамыры болбойт. Бул учурда функциялардын графиктери параллель болушат.

33-сүрөттө  $x$  тин коэффициенттери бирдей жана  $b$  нын маанилери ар түрдүү болгон  $y = kx + b$  түрүндөгү формулалар менен берилген сызыктуу функциялардын графиктери болгон түз сызыктар көрсөтүлгөн. Бул түз сызыктардын бардыгы параллель болушат жана  $x$  огуна бир эле бурч менен жантайышат. Бул бурч  $k$  коэффициентине көз каранды болот.  $k$  санынын  $y = kx + b$  функциясынын графигинин — *түз сызыктын бурчтук коэффициенти* деп аталат.

«Түз сызыктын бурчтук коэффициенти» деген терминди пайдаланып, жогоруда далилденген касиетти мындай айтууга болот: эгерде эки сызыктуу функциянын графиктери болгон түз сызыктардын бурчтук коэффициенттери ар түрдүү болсо, анда бул түз сызыктар кесилишет, эгерде бурчтук



33-сүрөт



34-сүрөт

коэффициенттери бирдей болушса, анда түз сызыктар параллель болушат.

$y = kx + b$  формуласынан  $x = 0$  болгондо  $y$  тин мааниси  $b$  га барабар экендиги келип чыгат. Демек,  $y = kx + b$  функциясынын графиги  $y$  огун координаталары  $(0, b)$  болгон чекитте кесип өтөт. 34-чиймеде  $k$  нын маанилери ар түрдүү жана  $b$  нын маанилери бирдей болгон  $y = kx + b$  түрүндөгү формулалар менен берилген функциялардын графиктери болгон түз сызыктар көрсөтүлгөн. Бул түз сызыктардын бардыгы  $y$  огунда жаткан бир чекитте кесилишет.

● 335. Төмөнкү функциялардын графиктеринин өз ара жайганышы кандай:

- а)  $y = 7x - 4$  жана  $y = 7x + 8$ ;
- б)  $y = 10x + 8$  жана  $y = -10x + 6$ ;
- в)  $y = 3x - 5$  жана  $y = -6x + 1$ ;
- г)  $y = -4x$  жана  $y = -4x - 5$ ;
- д)  $y = 3x + 1$  жана  $y = -4x + 1$ ;
- е)  $y = 12x$  жана  $y = -8x$ ?

336. Сызыктуу функциялар төмөнкү формулалар менен берилген:  $y = -20x + 13$ ,  $y = 3,7x - 13$ ,  $y = -8 - 20x$ ,  $y = -3,6x - 8$ ,  $y = 3,6x + 8$ ,  $y = -3,6x$ . Графиктери бири бирине параллель функцияларды бөлүп көрсөткүлө. Берилген функциялардын ичинен графиктери кесилишкен экөөнү атагыла.

337. Функциялар төмөнкү формулалар менен берилген:  $y = -1,5x + 6$ ,  $y = 0,5x - 6$ ,  $y = 0,5x + 4$ ,  $y = 0,5x$ ,  $y = 3 + 1,5x$ . Алардын ичинен графиктери:

а)  $y = 0,5x + 10$  функциясынын графигине параллель болгондорун;

б)  $y = -1,5x$  функциясынын графигин кесип өткөндөрүн бөлүп көрсөткүлө.

338.  $y = 2,5x + 4$  сызыктуу функциясы берилген. Графиги:

- а) берилген функциянын графигине параллель болгон;
- б) берилген функциянын графигин кесип өткөн кандайдыр бир сызыктуу функцияны формула менен бергиле.

339. Графиктери: а) параллель болгон; б) кесилишкен эки сызыктуу функцияны формула менен бергиле.

340. Төмөнкү функциялардын графиктеринин кесилишкен чекитинин координаталарын тапкыла:

- а)  $y = 10x - 8$  жана  $y = -3x + 5$ ;  
 б)  $y = 14 - 2,5x$  жана  $y = 1,5x - 18$ ;  
 в)  $y = 20x - 70$  жана  $y = 70x + 30$ ;  
 г)  $y = 37x - 8$  жана  $y = 25x + 4$ ;  
 д)  $y = 14x$  жана  $y = x + 26$ ;  
 е)  $y = -5x + 16$  жана  $y = -6$ .

341. Төмөнкү функциялардын графиктери кесилишеби:

- а)  $y = -6x + 9$  жана  $y = 2x - 7$ ;  
 б)  $y = -0,5x + 2$  жана  $y = 2,5x - 10$ ;  
 в)  $y = 0,2x - 9$  жана  $y = \frac{1}{5}x + 1$ ;  
 г)  $y = x$  жана  $y = -3x + 3,6$ ?

Кесилишүүчү графиктер үчүн кесилишүү чекитинин координаталарын тапкыла.

342. Бир эле координаталар системасында төмөнкү функциялардын графиктерин түзгүлө:

- а)  $y = -x + 6$ ,  $y = -x - 1,5$ ,  $y = -x$ ,  $y = -x - 3$ ;  
 б)  $y = x + 2,5$ ,  $y = -x + 2,5$ ,  $y = 2,5$ ,  $y = 0,5x + 2,5$ .

343. Төмөнкү функциянын графиги  $y$  огун кесип өткөн чекитте графиги  $y$  огун кесип өткөн сызыктуу функциянын мисалын келтиргиле:

- а)  $y = x + 11$ ;                      б)  $y = -9x - 6$ .

344. Бир эле координаталар тегиздигинде төмөнкү түрдөгү формулалар менен берилген функциялардын графиктерин түзгүлө:

- а)  $b = 1,2; -4; 0$  болгондо  $y = 3x + b$  нын;  
 б)  $k = 1; -1; > 0,4$  болгондо  $y = kx - 2$  нин.


345. Төмөнкү формула менен берилген сызыктуу функциянын графигине параллель болгон түз пропорциялуулуктун графиги кайсы координаталык чейректерде жайланышкан:

- а)  $y = 0,8x - 1,6$ ;  
 б)  $y = -0,4x + 1$ ?

346. Төмөнкү формулалар менен берилген функциялардын графиктеринин координаталык тегиздикте болжолдуу жайланышын көрсөткүлө:

а)  $y = 17x$  жана  $y = 17x - 20$ ;

б)  $y = -30x$  жана  $y = -30x + 8$ .



347. 35-сүрөттө  $y = kx + b$  түрүндөгү формулалар менен берилген функциялардын графиктери түзүлгөн. Ар бир график үчүн  $k$  менен  $b$  нын белгилерин аныктагыла.

35-сүрөт

348. Элеваторго эки күндө 1440 т эгин тартып келишкен. Мында экинчи күнү биринчи күнү тартып келген эгиндин 80% ин тартып келишкен. Элеваторго биринчи күнү канча тонна эгин тартып келишкен?

### Кайталоо үчүн көнүгүүлөр

349. Туюнтма түрүндө жазгыла:

а) кичинеси  $2n$  ге барабар болгон эки удаалаш жуп сандын көбөйтүндүсүн;

б) чоңу  $2n + 1$  ге барабар болгон эки удаалаш так сандын суммасын.

350.  $a < 0$  жана  $b > 0$  болсун. Төмөнкү туюнтманын маанисин нөл менен салыштыргыла:

а)  $ab$ ;      б)  $-7ab$ ;      в)  $\frac{2b}{a}$ ;      г)  $1 - ab$ .

Жообун барабарсыздык түрүндө жазгыла.

### Текшерүүчү суроолор

1. Сызыктуу функциянын аныктамасын айтып бергиле.
2. Сызыктуу функциянын графиги эмне болот? Сызыктуу функциянын графигин кандай түзөбүз?
3.  $y = kx$  функциясынын графиги  $k > 0$  болгондо жана  $k < 0$  болгондо, координаталык тегиздикте кандай жайланышкан?

4. Кайсы учурда эки сызыктуу функциянын графиктери кесилишет? Кесилишүү чекиттеринин координаталарын кантип табабыз?

5. Кайсы учурда эки сызыктуу функциянын графиктери параллель түз сызыктар болушат?

## II ГЛАВАГА КОШУМЧА КӨНҮГҮҮЛӨР

### 4-параграфка


351. Бир куб сантиметр сымаптын массасы 13,6 граммга барабар.  $V$  см<sup>3</sup> сымаптын массасы  $m$  граммга барабар.

а)  $m$  дин  $V$  га; б)  $V$  нын  $m$  ге көз карандылыгын формула менен бергиле.

352. Натуралдык сан  $n$  ди 5ке бөлгөндө тийиндиде  $k$  саны жана калдык 3 келип чыгат.  $n$  дин  $k$  га көз карандылыгын формула менен бергиле.

353.  $y$  санын  $x$  санына бөлгөндө тийиндисинде 5, ал эми калдыгында 10 келип чыгат.  $x$  тен  $y$  функциясын формула менен бергиле. Бул функциянын аныктоо областы кандай?  $x$  менен  $y$  тин тиешелүү маанилеринин эки түгөйүн тапкыла.

354. Турист  $A$  турбазасынан  $B$  темир жол станциясын көздөй чыккан. 36-сүрөттө туристтин өткөн жолунун кыймыл убактысына болгон көз карандылыгынын графиги берилген. Төмөнкүлөрдү аныктагыла: а)  $A$  дан  $B$  га чейинки



36-сүрөт

ки жолго турист канча убакыт кетирген; б) турист орточо кандай ылдамдык менен баскан; в) ал биринчи тыныгууга канча мүнөт кетирген;

г) турист жүрүүсүнүн биринчи жана акыркы саатында канча километр жолду өткөн;

д) турист биринчи 8 км ге канча убакыт кетирген жана кийинки 8 км ге канча убакыт кетирген?

355.  $y$  тин  $x$  ке көз карандылыгы төмөнкү таблица менен берилген:

$x$	-3,5	-3	-2,8	-2,1	1,3	2	3,5	5,2	5,8
$y$	-4	-3	-3	-3	1	2	3	5	5

Кайсы өзгөрмө көз каранды эмес жана кайсынысы көз каранды болот? Аргументтин  $-3,5$ ке;  $-2,8$ ге;  $2$ ге;  $5,8$ ге барабар маанисине функциянын кандай мааниси туура келет? Аргументтин кайсы маанилеринде функциянын мааниси  $-3$ кө;  $1$ ге;  $5$ ке барабар?

356. Функция  $y = 5,8x - 4(1,2x - 2,5)$  формуласы менен берилген. Таблицаны толтургула:

$x$	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$y$									

357. Функция  $y = -0,5(8 - x)$  формуласы менен берилген.  $y$  менен  $x$  тин тиешелүү маанилеринин таблицасын толтургула:

$x$	-1,4		2,6		8,8	
$y$		-3,4		-1,8		2,4


358. Төмөнкү формула менен берилген функциянын аныктоо областы кандай:

а)  $y = \frac{7}{x^2 - 4}$ ;      б)  $y = \frac{8}{x^2 + 4}$  ?


359. Бригада план боюнча сменада 150 тетик даярдашы керек. Бирок бригада планын  $x\%$  ашык аткарды.  $y$  тин (бригада даярдаган тетиктеринин саны)  $x$  ке болгон көз карандылыгын туюнтуучу формуланы түзгүлө. Формула боюнча тапкыла:

а) эгерде  $x = 10; 30$  болсо,  $y$  тин маанисин;

б) эгерде  $y = 150; 180$  болсо,  $x$  тин маанисин.



37-сүрөт



38-сүрөт

**360.** Жагы 10 см болгон квадраттан жактары 8 см жана  $x$  см болгон тик бурчтукту кесип алышкан (37-сүрөт). Квадраттын калган бөлүкчөсүнүн аянтын (квадраттык сантиметр менен)  $y$  аркылуу белгилеп,  $y$  тин  $x$  көз карандылыгын формула менен туюнткула.

Төмөнкүнү тапкыла: а) эгерде  $x = 2,5; 4$  болсо,  $y$  тин маанисин; б) эгерде  $y = 20; 36$  болсо,  $x$  тин маанисин.

**361.** Төмөнкү формула менен берилген функциянын графигин түзгүлө:

а)  $y = \frac{1}{2}(10 - x)$ , мында  $-2 \leq x \leq 12$ ;

б)  $y = -(5 - x)$ , мында  $-10 \leq x \leq 4$ ;

в)  $y = (x - 1)(x + 1)$ , мында  $-3 \leq x \leq 3$ ;

г)  $y = 3x + x^2$ , мында  $-3 \leq x \leq 2$ .

**362\*.** 38-сүрөттө ичке сызык менен биринчи функциянын графиги, ал эми жоон сызык менен экинчи функциянын графиги көрсөтүлгөн. Аргументтин кандай маанилеринде биринчи функциянын мааниси: а) экинчинин маанисине барабар; б) экинчинин маанисинен чоң; в) экинчинин маанисинен кичине болот?

**363\*.** Идиштеги суюктуктун  $V$  көлөмүнүн анын деңгээлинин бийиктиги  $h$  ка болгон көз карандылыгын билип төмөнкү таблицаны алдык:

$h$ , см	3	6	9	12	15	18
$V$ , л	1,2	3,1	5,6	9,7	14,7	21

$h$  тан  $V$  функциясынын графигин түзгүлө, график боюнча төмөнкүнү билгиле: а) эгерде деңгээлдин бийиктиги 5 см ге, 10 см ге барабар болсо, идишке канча литр суюктук куюлган; б) эгерде идишке 4 л, 10 л суюктук куйсак, андагы деңгээлдин бийиктиги кандай болот?

**364\***. Балыкчы үйүнөн чыгып, балык кармоочу көлдү көздөй жөнөгөн. Андан кийин ал кайра келген. Балыкчынын кыймылынын графиги 39-сүрөттө көрсөтүлгөн. График боюнча төмөнкүлөрдү билгиле: а) үйдөн көлгө чейинки аралык канчалык; б) балыкчы көлгө чейин канча саат баскан жана кайра келген жолуна ал канча саат кетирген; в) балыкчы көлдө канча саат болгон; г) үйдөн чыккандан 1 сааттан кийин балыкчы үйдөн канчалык аралыкта болгон; д) чыккандан канча саат өткөндөн кийин балыкчы үйдөн 6 км алыстыкта болгон; е) балыкчы көлдү көздөй кандай орточо ылдамдык менен баскан жана көлдөн кайра келе жатканда кандай орточо ылдамдык менен баскан?

## 5-параграфка

**365.** Төмөнкү формула менен берилген функция сызыктуу болобу:

а)  $y = \frac{4x - 7}{2}$ ;


б)  $y = 3(x + 8)$ ;

в)  $y = x(6 - x)$ ;

г)  $y = 2(1 - 3x) + 7(x - 3)$ ;

д)  $y = x(9 - x) + x^2$ ;

е)  $y = 5(3 + 4x) - 4(5x - 1)$ ?



39-сүрөт

**366.** Функция  $y = 0,2x - 4$  формуласы менен берилген. 25ке; -12ге; 45ке; 60ка барабар болгон аргументтин маа-

нисине туура келген функциянын маанисин тапкыла. Аргументтин кайсы маанисинде функциянын мааниси 0гө барабар, 1ге барабар? а) функциянын мааниси аргументтин маанисине барабар болгон; б) функциянын мааниси аргументтин маанисине карама-каршы болгон  $x$  тин мааниси болобу?

367\*.  $y$  тин  $x$  ке көз карандылыгы сызыктуу функция экендигин билип, төмөнкү таблицаны толтургула:

а)

$x$	-2	0	2	4	6
$y$		-8	12		

б)

$x$		-10	0	10	30
$y$	-15		5	6	15

368\*. Таблицада аргументтин кандайдыр бир маанилери жана аларга туура келген сызыктуу функциянын маанилери көрсөтүлгөн:

$x$	1	2	3	4	5	6	7
$y$	11	21	31	41	51	61	71

Ушул функцияны берүүчү формуланы тандагыла.

369. Бир мыктын массасы 5 г га, ал эми бош ящиктин массасы 400 г га барабар.  $x$  мыгы бар ящиктин (грамм менен болгон) массасы  $m$  кандай?  $m$  дин  $x$  ке көз карандылыгын туюнтуучу формула түзгүлө. Ушул формула менен берилүүчү функция сызыктуу болобу?

370.  $y = 0,5x + 3$  формуласы менен берилген функциясынын графигин түзгүлө. Графиктин жардамы менен:

- эгерде  $x = -4$ ;  $-1$ ;  $4$  болсо,  $y$  тин маанисин;
- $y$  тин  $-2$ ге;  $-0,5$  ке;  $6$ га барабар мааниси туура келген  $x$  тин маанисин;
- графиктин координаталар огу менен кесилишкен чекитинин координаталарын;
- $0,5x + 3 = 0$  теңдемесинин тамырын тапкыла.

371. Түз пропорциялуулук  $y = -7,5x$  формуласы менен берилген.  $x = -12; 20; 44$  болгондогу  $y$  тин маанисин тапкыла.  $x$  тин кайсы маанисинде  $y$  тин мааниси — 1500гө; 1200гө барабар?

372. Тиешелүү масштабды тандап алып: а)  $y = 100x$ ; б)  $y = 0,02x$  функциясынын графигин түзгүлө.

373. Түзүүлөрдү аткарбастан,  $y = 1,25x - 5$  формуласы менен берилген функциянын графиги төмөнкү чекит аркылуу өтөрүн билгиле: а)  $A(12; 10)$ ; б)  $K(-20; -30)$ ; в)  $P(3; 5)$ ; г)  $Q(20; -20)$ .

374\*.  $a$  нын кайсы маанисинде  $A(a, -1,4)$  чекити  $y = 3,5x$  түз пропорциялуулугунун графигинде жатат?

375. Функция  $y = \frac{1}{4}x + 3$  (мында  $-4 \leq x \leq 8$ ) формуласы менен берилген. Бул функциянын графигин түзгүлө жана ушул функция ала турган бардык бүтүн маанилерин көрсөткүлө.

376. Эгерде велосипедчен 15 км/саат ылдамдык менен бир калыпта жүрсө, ал  $x$  саатта канча  $y$  аралыкты (километр менен) өтөт?  $y$  тин  $x$  ке көз карандылыгынын графигин түзгүлө (масштаб  $x$  огу боюнча: 1 см — 15 км;  $y$  огу боюнча: 1 см — 1 саат). Графиктин жардамы менен төмөнкү суроолорго жооп бергиле: а) велосипедчен 3 саатта, 3 саат 40 мүнөттө кандай жолду өтөт? б) 50 км жолго велосипедчен канча убакыт кетирет?

377. Абада үндүн таралышынын ылдамдыгы  $v$  нын температура  $t$  га көз карандылыгы болжолдуу  $v = 331 + 0,6t$ , мында  $v$  — ылдамдык (метр/секунда менен),  $t$  — температура (Цельсий градус менен) формуласы боюнча жакындатылып табылышы мүмкүн. Температурасы  $35^\circ\text{C}$  болгон кышкы күндө жана температурасы  $+30^\circ\text{C}$  болгон жайкы күндө үн кандай ылдамдык менен таралаарын тапкыла.

378. Төмөнкү сызыктуу функциянын графиги  $x$  огун кесип өтөбү жана кесип өтсө кандай чекитте:

- а)  $y = 100 - 25x$ ;      в)  $y = 200x$ ;      д)  $y = -15$ ;  
 б)  $y = 7x + 49$ ;      г)  $y = -75x$ ;      е)  $y = 15$ ?

379\*. Эгерде: а)  $a > 0, b > 0$  жана  $a > b$ ; б)  $a < 0, b < 0$  жана  $|a| < |b|$  болсо,  $y = ax$  жана  $y = bx$  функцияларынын графиктери кандай жайланышкандыгын бир координаталык тегиздикте схема түрүндө көрсөткүлө.

380.  $y = kx + 1$  түрүндөгү кандайдыр бир сызыктуу функциянын графиги  $y = -0,4x$  функциясынын графигине параллель. Коэффициент  $k$  нын маанисин тапкыла жана  $M(50; -19)$  чекити ушул графикте жатарын түшүндүргүлө.

381\*. Графиги  $A(2; 3)$  чекити аркылуу өткөн жана  $y = 1,5x - 3$  функциясынын графигине параллель түз сызык болгон сызыктуу функцияны формула менен бергиле. Анын графигин түзгүлө.

382. Сызыктуу функциянын графиги — абсцисса огуна параллель болгон жана  $M(5; 8)$  чекити аркылуу өткөн түз сызык. Ушул функцияны формула менен бергиле.

383. Түзүүлөрдү аткарбастан, төмөнкү сызыктуу функциялардын графиктеринин кесилишкен чекитинин координаталарын тапкыла:

а)  $y = 4x + 9$  жана  $y = 6x - 5$ ;

б)  $y = 16x - 7$  жана  $y = 21x + 8$ ;

в)  $y = 10x - 7$  жана  $y = 5$ ;

г)  $y = 0,1x$  жана  $y = 14$ .

384\*.  $y = 3x + 2$ ,  $y = -2x + 3$  жана  $y = 0,5x - 2$  сызыктуу функцияларынын графиктери үч бурчтукту курчап турат. Координата башталмасы ушул үч бурчтуктун ичинде жатабы?



### III глава

## НАТУРАЛДЫК КӨРСӨТКҮЧҮ БАР ДАРАЖА

§ 6. ДАРАЖА ЖАНА АНЫН КАСИЕТТЕРИ

§ 7. БИР МҮЧӨЛӨР

§ 8. АБСОЛЮТТУК ЖАНА САЛЫШТЫРМАЛУУ  
КАТАЛАР

### § 6. ДАРАЖА ЖАНА АНЫН КАСИЕТТЕРИ

#### 16. НАТУРАЛДЫК КӨРСӨТКҮЧҮ БАР ДАРАЖАНЫ АНЫКТОО. МИКРОКАЛЬКУЛЯТОРДУН ЖАРДАМЫ МЕНЕН ДАРАЖАНЫН МААНИСИН ТАБУУ

Бир нече бирдей көбөйтүүчүлөрдүн көбөйтүндүсүн *даража* деп аталуучу туюнтма түрүндө жазууга болот. Мисалы,

$$5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = 5^7.$$

Кайталануучу көбөйтүүчүнү *даражанын негизи*, ал эми кайталануучу көбөйтүүчүнүн санын *даражанын көрсөткүчү* деп аташат.

$5^7$  туюнтмасында 5 саны — даражанын негизи, ал эми 7 саны даражанын көрсөткүчү.

**Аныктама.** **Натуралдык көрсөткүчү** 1ден чоң  $n$  болгон  $a$  санынын даражасы деп, ар бири  $a$  га барабар  $n$  көбөйтүүчүнүн көбөйтүндүсү аталат. Көрсөткүчү 1 болгон  $a$  санынын даражасы деп  $a$  санынын өзү аталат.

Негизи  $a$  жана көрсөткүчү  $n$  болгон даража мындай жазылат:  $a^n$ . Бул « $a^n$  даражасында», « $a$  санынын  $n$  чи даражасы» деп окулат.

Даражанын аныктамасы боюнча:

$$a^1 = a, a^2 = aa, a^3 = aaa, a^4 = aaaa.$$

Жалпысынан,

$$a^n = \underbrace{aa \dots a}_{n \text{ жолу}}$$

Даражанын маанисин табууну *даражага көтөрүү* деп аташат.

Даражага көтөрүүгө мисалдар келтиребиз:

$$3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81; \quad 0^2 = 0 \cdot 0 = 0;$$

$$(-6)^3 = (-6) \cdot (-6) \cdot (-6) = -216; \quad 9^1 = 9.$$

Оң санды даражага көтөргөндө оң сан келип чыгаары; нөлдү даражага көтөргөндө нөл келип чыгаары түшүнүктүү.

Терс санды даражага көтөргөндө же оң сан, же терс сан келип чыгышы мүмкүн. Мисалы,

$$(-2)^1 = -2;$$

$$(-2)^2 = (-2) \cdot (-2) = 4;$$

$$(-2)^3 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -8;$$

$$(-2)^4 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = 16.$$

Даража көрсөткүчү жуп болгон терс сандын даражасы оң сан болот, себеби жуп сандагы терс көбөйтүүчүлөрдүн көбөйтүндүсү оң болот. Даража көрсөткүчү так болгон терс сандын даражасы терс сан болот. Себеби так сандагы терс көбөйтүүчүлөрдүн көбөйтүндүсү терс болот.

Каалаган сандын квадраты оң сан же нөл болот, б.а. каалаган  $a$  үчүн  $a^2 \geq 0$ .

Даражалары бар бир нече туюнтмалардын маанилерин эсептейбиз.

1-м и с а л.  $4 \cdot 10^3$  туюнтмасынын маанисин табабыз:

$$1) \quad 10^3 = 10 \cdot 10 \cdot 10 = 1000; \quad 2) \quad 4 \cdot 1000 = 4000.$$

Демек,  $4 \cdot 10^3 = 4000$ .

2-м и с а л.  $-2^6 + (-3)^4$  туюнтмасынын маанисин табабыз:

$$1) \quad 2^6 = 64;$$

$$3) \quad (-3)^4 = 81;$$

$$2) \quad -2^6 = -64;$$

$$4) \quad -64 + 81 = 17.$$


Демек,  $-2^6 + (-3)^4 = 17$ .



СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЛЕБЕДЕВ  
(1902—1974) —

электротехника жана эсептөө техникасы тармагындагы окумуштуу, академик. Анын жетекчилиги астында биринчи ЭВМ жана БЭМС сериясындагы эң жакшы ЭВМ түзүлгөн.

Силер микрокалькулятордун жардамы менен сандарды кошконду, кемиткенди, көбөйткөндү жана бөлгөндү үйрөнгөнсүңөр. Эми микрокалькулятордун жардамы менен даражанын маанисин кантип эсептөөнү карайбыз. Биз «Электроника МК-57» микрокалькуляторундагы эсептөөнү жазып көрсөтөбүз (40-сүрөт). Башка моделдеги микрокалькулятордогу иш өзүнчө өзгөчөлүккө ээ болушу мүмкүн, бирок анын жалпы принциптери сакталат.



40-сүрөт

3-м и с а л. Микрокалькулятордун жардамы менен  $2,7^5$  даражасынын маанисин табабыз.

$2,7^5$  даражасы ар бири 2,7ге барабар болгон беш көбөйтүүчүнүн көбөйтүндүсү болгондуктан эсептөөнү төмөнкү схема боюнча жүргүзүүгө болот:

$$2,7 \boxed{\times} 2,7 \boxed{\times} 2,7 \boxed{\times} 2,7 \boxed{\times} 2,7 \boxed{=} .$$

Бирок микрокалькулятор даражанын негизин жана көбөйтүү белгисин экинчи жолу албастан, даражанын маанисин жөнөкөй эсептөөгө мүмкүндүк берет. Биздин мисалда 2,7 санын көрсөтүү,  $\boxed{\times}$  баскычын (клавишин) басуу жана  $\boxed{=}$  баскычын (клавишин) төрт жолу басуу жетиштүү.

Эсептөөлөрдүн ыңгайлуураак төмөндөгүдөй схемасын алабыз:

$$2,7 \quad \boxed{\times} \quad \boxed{=} \quad \boxed{=} \quad \boxed{=} \quad \boxed{=}$$

Эсептөөлөрдүн натыйжасында  $2,7^5 = 143,48907$  экендигин табабыз.

● 385. Көбөйтүндүлөрдү даража түрүндө жазгыла:

а)  $0,9 \cdot 0,9 \cdot 0,9$ ;

е)  $cccccc$ ;

б)  $(-6) \cdot (-6) \cdot (-6) \cdot (-6)$ ;

ж)  $\underbrace{yy \dots y}_{12 \text{ жолу}}$ ;

в)  $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$ ;

з)  $(-x) \cdot (-x) \cdot (-x) \times$   
 $\times (-x) \cdot (-x)$ ;

г)  $\left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)$ ;

и)  $(a-b)(a-b)$ ;

д)  $\underbrace{5 \cdot 5 \cdot \dots \cdot 5}_{25 \text{ жолу}}$ ;

к)  $(xy) (xy) (xy) (xy) (xy)$ .

● 386. Даражанын негизин жана көрсөткүчүн атагыла:

а)  $3,5^4$ ;

б)  $(-0,1)^3$ ;

в)  $804^2$ ;

г)  $(-100)^4$ ;

д)  $(-a)^6$ ;

е)  $\left(\frac{1}{2}x\right)^5$ .

Даражанын аныктамасын пайдаланып, жогорку даражаны көбөйтүндү түрүндө көрсөткүлө.

● 387. Даражага көтөрүүнү аткаргыла:

а)  $2^4$ ;    в)  $5^3$ ;    д)  $(-7,8)^2$ ;    ж)  $\left(\frac{3}{4}\right)^4$ ;    и)  $\left(1\frac{1}{3}\right)^4$ ;

б)  $4^2$ ;    г)  $3^5$ ;    е)  $(-1,5)^3$ ;    з)  $\left(-\frac{2}{3}\right)^5$ ;    к)  $\left(-2\frac{1}{2}\right)^3$ .

● 388. Даражалардын маанилерин тапкыла:

а)  $25^2$ ;    в)  $7^3$ ;    д)  $(-0,9)^3$ ;    ж)  $\left(-\frac{1}{2}\right)^5$ ;

б)  $8^4$ ;    в)  $7^5$ ;    е)  $(-2,4)^2$ ;    з)  $\left(-\frac{1}{2}\right)^6$ .

389. Микрокалькулятордун жардамы менен эсептегиле:

- а)  $4,15^3$ ;                      в)  $1,42^6$ ;                      д)  $1,67^4 \cdot 8,3$ ;  
 б)  $(-0,98)^5$ ;                      г)  $2,08^3 : 1,56$ ;

390. Микрокалькулятордун жардамы менен туюнтманын маанисин тапкыла:

- а)  $8,49^4$ ;                      б)  $(-1,062)^3$ ;                      в)  $2,73^5 \cdot 27,4$ ;  
 г)  $(1,39 + 7,083)^3$ .

391. Таблицаны толтургула:

$n$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$2^n$										
$3^n$										

392. а) Сандын квадраты түрүндө көрсөткүлө:  $0,81$ ;  $0,16$ ;

$$144; \frac{25}{169}; 1\frac{24}{25}; 0,0004;$$

б) сандын кубу түрүндө көрсөткүлө:  $64$ ;  $-216$ ;  $0,008$ ;

$$-\frac{1}{64}; 4\frac{17}{27};$$

в) төмөнкү сандарды ондун даражасы түрүндө көрсөткүлө:  
 $10$ ,  $100$ ,  $1000$ ,  $1000000$ ;

г) төмөнкү сандарды бештин даражасы түрүндө көрсөткүлө:  
 $125$ ,  $625$ ,  $15625$ .

393. Сандын квадраты же кубу түрүндө көрсөткүлө:

- а)  $8$ ; б)  $81$ ; в)  $125$ ; г)  $64$ ; д)  $0,001$ ; е)  $3\frac{3}{8}$ ; ж)  $1\frac{11}{25}$ .

394. Салыштыргыла:

а)  $71^2$  жана  $0$ ;                      в)  $(-5,9)^3$  жана  $(-5,9)^2$ ;

б)  $(-25)^3$  жана  $0$ ;                      г)  $(-2,3)^{12}$  жана  $(-8,6)^{19}$ .

● 395. Амалдарды аткаргыла:

а)  $7 \cdot 5^2$ ;                      в)  $(-0,4)^3$ ;                      д)  $-3 \cdot 2^5$ ;

б)  $(7 \cdot 5)^2$ ;                      г)  $-0,4^3$ ;                      е)  $-6^2 \cdot (-12)$ .

● 396. Окуу китептин форзацында берилген квадраттын таблицасын пайдаланып, туюнтманын маанисин тапкыла:

- а)  $34^2 - 175$ ;      в)  $42^2 \cdot 9$ ;      д)  $75^2 + 25^2$ ;  
 б)  $605 + 78^2$ ;      г)  $18^2 : 27$ ;      е)  $59^2 - 36^2$ .

● 397. Эсептегиле:

- а)  $9 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^2$ ;      в)  $(-10)^6$ ;      д)  $4 \cdot 5^3$ ;      ж)  $-2^4 \cdot 15$ ;  
 б)  $\left(9 \cdot \frac{5}{6}\right)^2$ ;      г)  $-10^6$ ;      е)  $-5 \cdot 2^5$ ;      з)  $2700 \cdot (-0,1)^3$ .

● 398. Амалдарды аткаргыла:

- а)  $7^2 + 3^3$ ;      г)  $10^2 - 3^2$ ;      ж)  $11 - 4^4$ ;  
 б)  $6^2 + 8^2$ ;      д)  $(10 - 3)^2$ ;      з)  $(6 - 8)^5$ ;  
 в)  $(6 + 8)^2$ ;      е)  $2^4 - 3^2$ ;      и)  $4^3 - 2^2$ .

399. Эсептегиле:

- а)  $-1^3 + (-2)^3$ ;      е)  $2 \cdot 5^3 + 5 \cdot 2^3$ ;  
 б)  $-6^2 - (-1)^4$ ;      ж)  $3^4 - \left(\frac{2}{5}\right)^2 \cdot 6 \frac{1}{4}$ ;  
 в)  $-8^3 + (-3)^3$ ;      з)  $0,2 \cdot 3^3 - 0,4 \cdot 2^4$ ;  
 г)  $10 - 5 \cdot 2^4$ ;  
 д)  $2 \cdot 3^4 - 3 \cdot 2^4$ ;      и)  $8 \cdot 0,5^3 + 25 \cdot 0,2^2$ .

● 400. Туюнтманын маанисин тапкыла:

- а)  $x = -2; -1; 0; 3$  болгондогу  $8x^3$  дун;  
 б)  $a = -25; 1; 10$  болгондогу  $70 - a^2$  тын.

● 401. Туюнтманын маанисин тапкыла:

- а)  $y = -2; 3; 10$  болгондогу  $0,01y^4$  нын;  
 б)  $c = -11; 0; 15$  болгондогу  $2c^2 + 3$  тун.

402. Туюнтмалардын маанилери эмнеге барабар:

- а)  $x = 9; -6$  болгондогу  $x^2$ ;  $x^2$ ;  $(-x)^2$  ты;  
 б)  $x = 4; -3$  болгондогу  $x^3$ ;  $-x^3$ ;  $(-x)^3$  тун?

403.  $x = -1; 0; 10$  болгондогу  $x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x$  туюнтмасынын маанисин эсептегиле.

404.  $x = 5; -5$  болгондогу  $2x^4 - 5x^3 + x^2 + 3x + 2$  туюнтмасынын маанисин тапкыла.

405. Көбөйтүндүнү негизи  $a$  болгон даража түрүндө көрсөткүлө: а)  $a^3 a$ ; б)  $a^4 a^2$ ; в)  $a^3 a^6$ ; г)  $a^{20} a^{12}$ .

406. Эмне үчүн өзгөрмө  $x$  тин каалаган маанилеринде  $4x^2$  жана  $(x-8)^2$  туюнтмаларынын маанилери терс эмес сандар болорун түшүндүргүлө.

407.  $a^2 + 1$  жана  $3 + (5-a)^2$  туюнтмалары жалаң гана оң маанилерди аларын далилдегиле.

408. Туюнтма түрүндө жазгыла:

- а)  $x$  жана  $l$  сандарынын суммасынын квадратын;
- б)  $a$  жана  $b$  сандарынын квадраттарынын суммасын;
- в)  $m$  жана  $n$  сандарынын квадраттарынын айырмасын;
- г)  $m$  жана  $n$  сандарынын айырмасынын квадратын;
- д)  $x$  жана  $y$  сандарынын квадраттарынын эки эселенген көбөйтүндүсүн;
- е)  $x$  жана  $y$  сандарынын көбөйтүндүсүнүн эки эселенген квадратын;
- ж)  $a$  нын кубу менен  $b$  нын квадратынын эки эселенген көбөйтүндүсүн;
- з)  $a$  жана  $b$  сандарынын айырмасынын үч эселенген квадратын.

● 409. Туюнтмаларды окугула:

- а)  $(x+y)^2$ ;      в)  $(x-y)^2$ ;      д)  $(x-y)^3$ ;      ж)  $2(a-b)^2$ ;
- б)  $x^2 + y^2$ ;      г)  $x^2 - y^2$ ;      е)  $x^3 + y^3$ ;      з)  $3(a^2 + b^2)$ .

### Кайталоо үчүн көнүгүүлөр

410. Түзүүнү аткарбастан,  $y = 1,2x - 30$  функциясынын графигинин  $x$  огу жана  $y$  огу менен кесилишкен чекиттеринин координаталарын тапкыла.

411. Функциялардын графиктеринин кесилишкен чекиттеринин координаталарын тапкыла:

- а)  $y = -4x + 1,3$  жана  $y = x - 2,7$ ;
- б)  $y = -x + 8,1$  жана  $y = -3x + 7,9$ .

412. Функциялардын графиктеринин өз ара жайланышы кандай:

$$а) y = -\frac{1}{2}x + 3 \text{ жана } y = -\frac{1}{2}x - 3;$$

$$б) y = \frac{2}{3}x + 4 \text{ жана } y = -\frac{2}{3}x + 4?$$

## 17. ДАРАЖАЛАРДЫ КӨБӨЙТҮҮ ЖАНА БӨЛҮҮ

$a^2 a^3$  туюнтмасы негиздери бирдей болгон эки даражанын көбөйтүндүсүн билдирет. Бул көбөйтүндүнү ошол эле негиздеги даража түрүндө жазууга болот:

$$a^2 a^3 = (aa) \cdot (aaa) = aaaaa = a^5.$$

Демек,

$$a^2 a^3 = a^{2+3}.$$

Биз  $a^2 a^3$  көбөйтүндүсү даража көрсөткүчү көбөйтүлүүчү даражалардын көрсөткүчтөрүнүн суммасына барабар болгон ошол эле негиздеги жана көрсөткүчтөгү даражага барабар экендигиң көрөбүз. Негиздери бирдей болгон каалаган даражалардын көбөйтүндүсү ушул эле сыяктуу касиетке ээ болот.

*Каалаган  $a$  саны жана эрктүү  $m$  жана  $n$  натуралдык сандары үчүн*

$$a^m a^n = a^{m+n}.$$

Далилдөө үчүн даражанын аныктамасын жана көбөйтүүнүн касиеттерин пайдаланабыз.  $a^m a^n$  туюнтмасын адегенде ар бири  $a$  га барабар болгон көбөйтүүчүлөрдүн көбөйтүндүсү түрүндө, андан кийин даража түрүндө көрсөтөбүз:

$$a^m a^n = \underbrace{(aa \dots a)}_{m \text{ жолу}} \cdot \underbrace{(aa \dots a)}_{n \text{ жолу}} = \underbrace{aa \dots a}_{m+n \text{ жолу}} = a^{m+n}.$$

Ошентип,

$$a^m a^n = a^{m+n}.$$

Далилденген барабардык даражанын негизги касиетин туюнтат. Ал үч жана андан көп даражалардын көбөйтүндүсүнө да пайдаланылат. Мисалы,

$$a^m a^n a^k = a^{m+n} a^k = a^{(m+n)+k} = a^{m+n+k}.$$

Даражанын негизги касиетинен, даражаларды көбөйтүүнүн эрежеси келип чыгат: *негиздери бирдей болгон дара-*

жсаларды көбөйтүүдө негизин мурдагыдай калтырышат жана даражалардын көрсөткүчүн кошушат.

Мисалдар келтиребиз:

$$x^8 x^7 = x^{8+7} = x^{15}, \quad y y^5 = y^1 y^5 = y^{1+5} = y^6.$$

$$b^2 b^4 b^3 = b^{2+4+3} = b^9.$$

$a^7 : a^3$  туюнтмасы негиздери бирдей болгон эки даражанын тийиндиси болот. Бул тийиндини  $a \neq 0$  болгондо ошол эле негиздеги даража түрүндө көрсөтүүгө болот.

Чындыгында эле,  $a^3 \cdot a^4 = a^7$  болгондуктан, тийиндинин аныктамасы боюнча

$$a^7 : a^3 = a^4, \quad \text{б. а.} \quad a^7 : a^3 = a^{7-3}.$$

Биз  $a^7 : a^3$  тийиндиси даража көрсөткүчү бөлүнүүчү менен бөлүүчүнүн көрсөткүчтөрүнүн айырмасына барабар болгон ошол эле негиздеги жана көрсөткүчтөгү даражага барабар экендигин көрөбүз.

Нөлгө барабар эмес негиздери бирдей болгон даражалардын каалаган тийиндиси ушул эле сыяктуу касиетке ээ болот. Мында бөлүнүүчүнүн даража көрсөткүчү бөлүүчүнүн даража көрсөткүчүнөн чоң.

Каалаган  $a \neq 0$  саны жана  $m > n$  болгон эрктүү  $m$  жана  $n$  натуралдык сандары үчүн

$$a^m : a^n = a^{m-n}.$$

Эгерде биз  $a^{m-n}$  менен  $a^n$  дин көбөйтүндүсү  $a^m$  ге барабар экендигин көрсөтсөк,  $a^m : a^n = a^{m-n}$  барабардыгы далилденген болот.

$a^{m-n} a^n$  көбөйтүндүсүнө даражанын негизги касиетин пайдаланып, төмөнкүнү алабыз:

$$a^{m-n} a^n = a^{(m-n)+n} = a^{m-n+n} = a^m.$$

Демек, тийиндинин аныктамасы боюнча

$$a^m : a^n = a^{m-n}.$$

Далилденген касиеттен даражаларды бөлүүнүн эрежеси келип чыгат: негиздери бирдей болгон даражаларды бөлүүдө негизин мурдагыдай калтырышат жана бөлүнүүчүнүн даража көрсөткүчүнөн бөлүүчүнүн даража көрсөткүчүн кемитишет.

Мисалдар келтиребиз:

$$c^{10} : c^2 = c^{10-2} = c^8, \quad p^7 : p = p^7 : p^1 = p^{7-1} = p^6.$$

Биз  $m > n$  болгон учур үчүн  $a^m$  даражасын  $a^n$  даражасына бөлүүнүн эрежесин чыгардык. Эгерде бул эрежени  $a^m : a^n$  тийиндисине пайдалансак, анда төмөнкүнү алабыз:

$$a^m : a^n = a^{m-n} = a^0.$$

Көрсөткүчү нөл болгон даража аныкталган эмес. Ар кандай  $a \neq 0$  жана каалаган натуралдык  $n$  де

$$a^n : a^n = 1$$

болгондуктан,  $a \neq 0$  болгондо  $a^0 = 1$  деп эсептешет.

**Аныктама.** Көрсөткүчү нөл болгон  $a$  (нөлгө барабар эмес) санынын даражасы бирге барабар.

Мисалы,  $2^0 = 1$ ,  $(-3,5)^0 = 1$ .  $0^0$  туюнтмасы мааниге ээ болбойт.

Эми, нөл даражасын киргизгенден кийин, биз  $a^m a^n = a^{m+n}$  ( $a \neq 0$  болгондо) формуласын  $m = 0$  же  $n = 0$  болгон учурда да пайдалана алабыз.  $a^m : a^n = a^{m-n}$  формуласына  $a \neq 0$  болгондо  $m \geq n$  шартын канааттандырышкан каалаган бүтүн терс эмес  $m$  жана  $n$  сандарына пайдаланууга болот.

● 413. Көбөйтүндүнү даража түрүндө көрсөткүлө:

а)  $x^5 x^8$ ; в)  $y^4 y^9$ ; д)  $x^9 x$ ; ж)  $2^6 \cdot 2^4$ ;

б)  $a^6 a^3$ ; г)  $b^8 b^{15}$ ; е)  $yy^{12}$ ; з)  $7^5 \cdot 7$ .

● 414. Көбөйтүндүнү даража түрүндө жазгыла:

а)  $m^3 m^8$ ; в)  $c^7 c^{12}$ ; д)  $aa^3$ ; ж)  $5^9 \cdot 5^8$ ;

б)  $x^4 x^4$ ; г)  $p^3 p^{11}$ ; е)  $b^2 b$ ; з)  $3^3 \cdot 3^3$ .

415.  $a^{15}$  туюнтмасын бирөө төмөнкүгө барабар болгон бирдей негиздүү эки даражанын көбөйтүндүсү түрүндө көрсөткүлө:

а)  $a^6$ ; б)  $a^9$ ; в)  $a^2$ ; г)  $a^{14}$ .

416. Даражаны кандайдыр бир жол менен ошол эле негиздеги эки даражанын көбөйтүндүсү түрүндө көрсөткүлө:

а)  $x^{10}$ ; б)  $y^{15}$ ; в)  $2^{12}$ ; г)  $5^{17}$ .

417.  $x^6$  туюнтмасын мүмкүн болгон бардык жолдор менен негизи  $x$  болгон эки даражанын көбөйтүндүсү түрүндө көрсөткүлө.

● **418.** Көбөйтүндүнү даража түрүндө көрсөткүлө:

- а)  $x^2 x^5 x^4$ ;      в)  $mm^3 m^2 m^5$ ;      д)  $10^2 \cdot 10^3 \cdot 10^5$ ;  
 б)  $y^3 y^2 y$ ;      г)  $p^4 p^3 pp$ ;      е)  $3^4 \cdot 3^2 \cdot 3^3 \cdot 3$ .

● **419.** Туюнтманы даража түрүндө жазгыла:

- а)  $m^3 m^2 m^8$ ;      в)  $xx^4 x^4 x$ ;      д)  $7^8 \cdot 7 \cdot 7^4$ ;  
 б)  $a^4 a^3 a^2$ ;      г)  $n^5 m^3 n^6$ ;      е)  $5 \cdot 5^2 \cdot 5^3 \cdot 5^5$ .

✓ **420.** Даража түрүндө көрсөткүлө:

- а)  $5^8 \cdot 25$ ;      в)  $6^{15} \cdot 36$ ;      д)  $0,4^5 \cdot 0,16$ ;  
 б)  $3^{12} \cdot 27$ ;      г)  $2^9 \cdot 32$ ;      е)  $0,001 \cdot 0,1^4$ .

**421.** Туюнтманы даража түрүндө көрсөтүп, окуу китебинин форзацында (мукабасынын ички бетинде) берилген 2 санынын даражаларынын таблицасы боюнча анын маанисин тапкыла:

- а)  $2^4 \cdot 2$ ;      б)  $2^6 \cdot 4$ ;      в)  $8 \cdot 2^7$ ;      г)  $16 \cdot 32$ .

✓ **422.** Туюнтманы негизи 3 болгон даража түрүндө көрсөтүп, окуу китебинин форзацында берилген 3 санынын даражаларынын таблицасы боюнча анын маанисин тапкыла:

- а)  $3^2 \cdot 3^5$ ;      б)  $81 \cdot 3^6$ ;      в)  $9 \cdot 2187$ ;      г)  $27 \cdot 243$ .

● **423.** Туюнтманы негизи  $c$  болгон даража түрүндө көрсөткүлө:

- а)  $(c^4)^2$ ;      б)  $(c^2)^4$ .

✓ **424.** Тийиндилерди даража түрүндө көрсөткүлө:

- а)  $x^5 : x^3$ ;      в)  $a^{21} : a$ ;      д)  $c^{12} : c^3$ ;      ж)  $3^8 : 3^5$ ;  
 б)  $y^{10} : y^7$ ;      г)  $b^{19} : b^{18}$ ;      е)  $p^{20} : p^{10}$ ;      з)  $0,7^9 : 0,7^4$ .

● **425.** Бөлүүнү аткаргыла:

- а)  $p^{10} : p^6$ ;      в)  $x^{15} : x^4$ ;      д)  $10^{16} : 10^{12}$ ;  
 б)  $a^8 : a^4$ ;      г)  $y^9 : y$ ;      е)  $2,3^{16} : 2,3^7$ .

● **426.** Туюнтмалардын маанилерин тапкыла:

- а)  $5^6 : 5^4$ ;      в)  $0,5^{10} : 0,5^7$ ;      д)  $2,73^{13} : 2,73^{12}$ ;

- б)  $10^{15} : 10^{12}$ ;      г)  $\left(1\frac{1}{3}\right)^8 : \left(1\frac{1}{3}\right)^6$ ;      е)  $\left(-\frac{2}{3}\right)^7 : \left(-\frac{2}{3}\right)^4$ .

✓  
● 427. Бөлчөктөрдүн маанилерин тапкыла:

а)  $\frac{7^5}{7^3}$ ;      б)  $\frac{8^6}{8^4}$ ;      в)  $\frac{0,8^7}{0,8^4}$ ;      г)  $\frac{(-0,3)^5}{(-0,3)^3}$ ;

д)  $\frac{\left(1\frac{1}{2}\right)^4}{\left(1\frac{1}{2}\right)^2}$ ;      е)  $\frac{\left(-2\frac{1}{3}\right)^6}{\left(-2\frac{1}{3}\right)^3}$ .

428. Эсептегиле:

а)  $\frac{7^9 \cdot 7^5}{7^{12}}$ ;      б)  $\frac{3^{15}}{3^5 \cdot 3^6}$ ;      в)  $\frac{5^{16} \cdot 5^4}{5^{18}}$ ;      г)  $\frac{0,6^{12}}{0,6^4 \cdot 0,6^5}$ .

429. Туянтмаларды жөнөкөйлөткүлө:

а)  $x^n \cdot x^3$ ;      б)  $a^2 \cdot a^m$ ;      в)  $x \cdot x^n$ ;  
г)  $y^n : y^4$ ;      д)  $c^9 : c^m$ ;      е)  $k^n : k$ .

430. Туянтмалардын маанилерин тапкыла:

а)  $x = 2,6$  болгондо  $3x^0$  дүн;  
б)  $y = -1\frac{2}{3}$  болгондо  $-2,5 y^0$  дүн;  
в)  $a = -3$ ,  $b = -8$  болгондо  $10a^2b^0$  дүн;  
г)  $a = \frac{2}{3}$ ,  $c = \frac{1}{3}$  болгондо  $27a^0c^3$  түн.

431. Амалдарды аткаргыла:

а)  $b^4b^0$ ;      б)  $c^5 : c^0$ ;      в)  $a^4a^0$ ;      г)  $x^3 : x^0$ .

### Кайталоо үчүн көнүгүүлөр

432. Сандын квадраты же кубу түрүндө көрсөткүлө:

а) 9;      б) -27;      в) 6,25;      г) 0,064;      д)  $-3\frac{3}{8}$ ;      е)  $5\frac{4}{9}$ .

433.  $y = x - 3$  формуласы менен берилген функциянын графигин түзгүлө. График боюнча  $x = 4$  жана  $x = 6$  болгондогу функциянын маанисин тапкыла.

434. 70 км/саат ылдамдык менен жүргөн автомобиль  $t$  саат ичинде  $s$  км аралыкты өткөн.  $s$  тин  $t$  га көз карандылыгын формула менен бергиле. Ушул формуланы пайдаланып, 3 саат 30 мүнөттөн 5 саатка чейинки убакытта автомобиль өткөн жолду тапкыла.

435.  $a$  — эрктүү сан болсун. Төмөнкү туюнтманын маанисин нөл менен салыштыргыла:

а)  $6a^2$ ; б)  $-a^2$ ; в)  $a^2 + 4$ ; г)  $(a + 4)^2$ ; д)  $-a^2 - 5$ .

436.  $A(7; 196)$  жана  $B(-5; -200)$  чекиттери  $y = x^3 - 3x^2$  формуласы менен берилген функциянын графигинде жаттабы?

437. Көлөмү  $40 \text{ см}^3$  граниттин бөлүгүнүн массасы  $108 \text{ г}$ . Көлөмү  $35 \text{ см}^3$  га чоң болгон граниттин бөлүгүнүн массасы канчалык?

## 18. КӨБӨЙТҮНДҮНҮ ЖАНА ДАРАЖАНЫ ДАРАЖАГА КӨТӨРҮҮ

$(ab)^4$  туюнтмасы  $a$  жана  $b$  көбөйтүүчүлөрүнүн көбөйтүндүсүнүн даражасы болуп саналат. Бул туюнтманы  $a$  менен  $b$  нын даражаларынын көбөйтүндүсү түрүндө көрсөтүүгө болот:

$$(ab)^4 = ab \cdot ab \cdot ab \cdot ab = (aaaa) \cdot (bbbb) = a^4 b^4.$$

Демек,

$$(ab)^4 = a^4 b^4.$$

Эки көбөйтүүчүнүн көбөйтүндүсүнүн каалаган натуралдык даражасы ушул эле сыяктуу касиетке ээ болот.

*Каалаган  $a$  менен  $b$  жана натуралдык  $n$  саны үчүн.*

$$(ab)^n = a^n b^n.$$

Ушуну далилдейбиз. Даражанын аныктамасы боюнча:

$$(ab)^n = \underbrace{(ab) \cdot (ab) \cdot \dots \cdot (ab)}_{n \text{ жолу}}.$$

$a$  көбөйтүүчүлөрүн өзүнчө жана  $b$  көбөйтүүчүлөрүн өзүнчө топтоп, төмөнкүнү алабыз:

$$\underbrace{(ab) \cdot (ab) \cdot \dots \cdot (ab)}_{n \text{ жолу}} = \underbrace{(aa \dots a)}_{n \text{ жолу}} \cdot \underbrace{(bb \dots b)}_{n \text{ жолу}}.$$

Даражанын аныктамасын пайдаланып, төмөнкүнү алабыз:

$$\underbrace{(aa \dots a)}_{n \text{ жолу}} \cdot \underbrace{(bb \dots b)}_{n \text{ жолу}} = a^n b^n.$$

Натыйжада,

$$(ab)^n = a^n b^n.$$

Көбөйтүндүнүн даражасынын далилденген касиети үч жана андан көп көбөйтүүчүлөрдүн көбөйтүндүсүнүн даражасына да пайдаланылат.

Мисалы,

$$(abc)^n = a^n b^n c^n; \quad (abcd)^n = a^n b^n c^n d^n.$$

Мындан төмөнкү эреже келип чыгат: *көбөйтүндүнү даражага көтөргөндө ар бир көбөйтүүчүсүн ушул даражага көтөрүшөт жана жыйынтыктарын көбөйтүшөт.*

1-мисал.  $2yz$  көбөйтүндүсүн биринчи даражага көтөрөбүз:

$$(2yz)^5 = 2^5 y^5 z^5 = 32y^5 z^5.$$

$(a^5)^3$  туюнтмасы негизи өзү даража болгон даражаны билдирет. Бул туюнтманы негизи  $a$  болгон даража түрүндө көрсөтүүгө болот:

$$(a^5)^3 = a^5 a^5 a^5 = a^{5+5+5} = a^{5 \cdot 3}.$$

Каалаган  $a$  саны жана  $m$  менен  $n$  натуралдык сандары үчүн

$$(a^m)^n = a^{mn}.$$

Далилдөөсүн жүргүзөбүз.

Даражанын аныктамасы боюнча

$$(a^m)^n = a^m \underbrace{a^m \dots a^m}_{n \text{ жолу}}.$$

Даражанын негизги касиети боюнча

$$\underbrace{a^m a^m \dots a^m}_{n \text{ жолу}} = a^{\overbrace{m+n+\dots+m}^{n \text{ жолу}}}$$

$\underbrace{m + m + \dots + m}_{n \text{ жолу}}$  суммасын  $mn$  көбөйтүндүсү менен алмаштырабыз.

Анда төмөнкүнү алабыз:

$$\underbrace{a^{m+m+\dots+m}}_{n \text{ жолу}} = a^{mn}.$$

Натыйжада

$$(a^m)^n = a^{mn}.$$

Даражанын далилденген касиетинен төмөнкү эреже келип чыгат: *даражаны даражага көтөргөндө негизин мурдакыдай калтырышат, ал эми көрсөткүчтөрүн көбөйтүшөт.*

2-мисал.  $(a^4)^3$  туюнтмасын негизи  $a$  болгон даража түрүндө көрсөтөбүз:

$$(a^4)^3 = a^{4 \cdot 3} = a^{12}.$$

$(ab)^n = a^n b^n$  жана  $(a^m)^n = a^{mn}$  формулалары менен туюнтулган даражалардын касиеттери көрсөткүчү нөл болгон (эгерде негизи нөл эмес болсо) даражалар үчүн орун алат.

438. Даражага көтөрүүнү аткаргыла:

а)  $(xy)^4$ ;    в)  $(2x)^3$ ;    д)  $(-5x)^3$ ;    ж)  $(-0,2xy)^4$ ;

б)  $(abc)^5$ ;    г)  $(3a)^2$ ;    е)  $(-10ab)^2$ ;    з)  $(-0,5bd)^3$ .

● 439. Даражага көтөргүлө:

а)  $(mn)^5$ ;    в)  $(-3y)^4$ ;    д)  $(10xy)^2$ ;    ж)  $(-am)^3$ ;

б)  $(xyz)^2$ ;    г)  $(-2ax)^3$ ;    е)  $(-2abx)^4$ ;    з)  $(-xn)^4$ .

● 440. Туюнтмалардын маанилерин тапкыла:

а)  $(2 \cdot 10)^3$ ;    б)  $(2 \cdot 5)^4$ ;    в)  $(3 \cdot 100)^4$ ;    г)  $(5 \cdot 7 \cdot 20)^2$ .

441. а) Карама-каршы сандардын квадраттары барабар; б) карама-каршы сандардын кубдары карама-каршы экендигин далилдегиле.

442. Эгерде квадраттын жагын 2 эсе; 3 эсе; 10 эсе;  $n$  эсе чоңойтсок, анда анын аянты кандай өзгөрөт?

443. Эгерде кубдун кырын 2 эсе; 3 эсе, 10 эсе;  $n$  эсе чоңойтсок, анда анын көлөмү кандай өзгөрөт?

444. Көбөйтүндүнү даража түрүндө көрсөткүлө:

а)  $b^3 x^3$ ;    в)  $x^2 y^2 z^2$ ;    д)  $32a^5$ ;

б)  $a^7 y^7$ ;    г)  $(-a)^3 b^3$ ;    е)  $0,027m^3$ .

445. Туюнтмалардын маанилерин тапкыла:

а)  $2^4 \cdot 5^4$ ;    в)  $0,25^{15} \cdot 4^{15}$ ;    д)  $\left(\frac{5}{7}\right)^{10} \cdot 1,4^9$ ;

б)  $4^3 \cdot 25^3$ ;    г)  $\left(\frac{2}{7}\right)^7 \cdot 1,5^7$ ;    е)  $0,2^6 \cdot 50^7$ .

● 446. Даражага көтөрүүнү аткаргыла:

- а)  $(x^3)^2$ ;      в)  $(a^5)^4$ ;      д)  $(y^2)^5$ ;      ж)  $(b^3)^3$ ;  
 б)  $(x^2)^3$ ;      г)  $(a^6)^3$ ;      е)  $(y^7)^2$ ;      з)  $(b^5)^2$ .

● 447. Туюнтмаларды негизи  $x$  болгон даража түрүндө жазгыла:

- а)  $(x^6)^4$ ;      б)  $x^6 x^4$ ;      в)  $x^2 x^2$ ;  
 г)  $(x^2)^2$ ;      д)  $x^2 x^3 x^4$ ;      е)  $((x^2)^3)^4$ .

448. Туюнтмаларды негизи  $a$  болгон даража түрүндө көрсөткүлө:

- а)  $(a^5)^2$ ;      б)  $a^5 a^2$ ;      в)  $(a^4)^3$ ;  
 г)  $a^3 a^4$ ;      д)  $a^5 a^5$ ;      е)  $(a^5)^5$ .

449. Негизи  $a$  болгон даража түрүндө көрсөткүлө:

- а)  $a^n a^3$ ;      б)  $aa^m$ ;      в)  $a^2 a^m$ ;  
 г)  $(a^2)^m$ ;      д)  $(a^n)^3$ ;      е)  $(a^3)^n$ .

450. Негизи 5 болгон даража түрүндө көрсөткүлө:

- а)  $25^4$ ;      б)  $125^3$ ;      в)  $625^2$ .

451.  $2^{20}$ сын негизи төмөнкү сан болгон даража түрүндө көрсөткүлө:

- а)  $2^2$ ;      б)  $2^4$ ;      в)  $2^5$ ;      г)  $2^{10}$ .

452.  $2^{60}$ сын негизи төмөнкү сан болгон даража түрүндө жазгыла:

- а) 4;      б) 8;      в) 16;      г) 32.

453.  $a^{12}$  туюнтмасын бир нече жол менен даража түрүндө көрсөткүлө.

454.  $a^2 = m$  экендиги белгилүү.  $a^6$ сын тапкыла.

● 455. Туюнтмаларды жөнөкөйлөткүлө:

- а)  $x^3 \cdot (x^2)^5$ ;      б)  $(a^2)^3 \cdot (a^4)^2$ ;      в)  $(m^2 m^3)^4$ ;  
 б)  $(a^3)^2 \cdot a^5$ ;      г)  $(x^2)^5 \cdot (x^5)^2$ ;      д)  $(x^4 x)^2$ .

● 456. Туюнтманы негизи  $a$  болгон даража түрүндө жазгыла:

- а)  $(a^2)^4$ ;      в)  $(a^5)^2 \cdot (a^2)^2$ ;      д)  $(a^3 a^3)^2$ ;  
 б)  $a^3 \cdot (a^3)^2$ ;      г)  $(a^3)^3 \cdot (a^3)^3$ ;      е)  $(aa^6)^3$ .

● 457. Туюнтмаларды жөнөкөйлөткүлө:

- а)  $x^5 \cdot (x^2)^3$ ;      б)  $(x^3)^4 \cdot x^8$ ;  
 в)  $(x^4)^2 \cdot (x^5)^3$ ;      г)  $(x^2)^3 \cdot (x^3)^5$ .

458. Туюнтмалардын маанилерин тапкыла:

- а)  $\frac{2^5 \cdot (2^3)^4}{2^{13}}$ ;      б)  $\frac{(5^8)^2 5^7}{5^{22}}$ ;      в)  $\frac{(2^5)^2}{2^6 \cdot 4}$ ;      г)  $\frac{3^7 \cdot 27}{(3^4)^3}$ .

### Кайталоо үчүн көнүгүүлөр

459.  $a < 0$  жана  $b > 0$  экендиги белгилүү. Туюнтманын маанисин нөл менен салыштыргыла:

- а)  $ab^2$ ;      б)  $a^3 b$ ;      в)  $-ab^3$ ;  
 г)  $a^2 + b^2$ ;      д)  $(a + b)^2$ .



41-сүрөт

460. Натуралдык сандын квадраты кандай цифра менен аякташы мүмкүн? Натуралдык сандын төртүнчү даражасы кандай цифра менен аяктайт?

461.  $y = kx + 5,4$  функциясынын графиги  $A(3,7; -2)$  чекити аркылуу өтөөрү белгилүү. Коэффициент  $k$  ны тапкыла.

462. 41-сүрөттө кандайдыр бир функциянын графиги түзүлгөн. Графигти пайдаланып:

а)  $x$  тин  $-2$ ге;  $-1$ ге;  $2$ ге барабар маанисинде  $y$  тин маанисин;

б)  $y$  тин  $-0,5$ ке;  $2$ ге барабар болгон маанисинде  $x$  тин маанисин тапкыла.

### Текшерүүчү суроолор

1. Натуралдык көрсөткүчү бар сандын даражасынын аныктамасын айтып бергиле. Мисалдар келтиргиле. Алардын ар биринде негизин жана даража көрсөткүчүн атагыла!

2. Кандай сан (оң же терс) болот:

а) оң сандын даражасы;

б) жуп көрсөткүчтүү терс сандын даражасы;

в) так көрсөткүчтүү терс сандын даражасы? Мисалдар келтиргиле.

3. Эркүү сандын квадратын нөл менен салыштыргыла. Жообун барабарсыздык түрүндө жазгыла.

4. Даражанын негизги касиетин айтып бергиле жана далилдегиле.

5. Негиздери бирдей болгон даражаларды көбөйтүүнүн эрежесин жана бөлүүнүн эрежесин айтып бергиле.

6. Көрсөткүчү нөл болгон сандын даражасынын аныктамасын айтып бергиле.

7. Көбөйтүндүнү даражага көтөрүүнүн эрежесин жана даражаны даражага көтөрүүнүн эрежесин айтып бергиле.

## §. 7. БИР МҮЧӨЛӨР

### 19. БИР МҮЧӨ ЖАНА АНЫН СТАНДАРТТУУ ТҮРҮ

$5a^2x$ ,  $2b^3(-3)bc^2$ ,  $-3a^7$ ,  $xy^2$  туюнтмалары сандардын, өзгөрмөлөрдүн жана алардын даражаларынын көбөйтүндүлөрү болушат. Мындай туюнтмаларды *бир мүчөлөр* деп аташат. Ошондой эле сандарды, өзгөрмөлөрдү жана алардын даражаларын бир мүчөлөр деп эсептешет. Мисалы,  $-7$ ,  $2^3$ ,  $x$ ,  $x^4$  туюнтмалары — бир мүчөлөр болушат.

Көбөйтүүнүн орун алмаштыруу жана топтоштуруу касиеттерин пайдаланып,  $2b^3(-3)bc^2$  бир мүчөсүн жөнөкөйлөтөбүз:

$$2b^3(-3)bc^2 = 2(-3)b^3bc^2 = -6b^4c^2.$$

Биз  $2b^3(-3)bc^2$  бир мүчөсүн биринчи орунда турган сан көбөйтүүсү жана ар түрдүү өзгөрмөлөрдүн даражаларынын көбөйтүндүлөрү түрүндө көрсөттүк. Бир мүчөнүн мындай түрүн *стандарттуу түрү* деп аташат.

Стандарттуу түрдөгү бир мүчөлөргө  $-5$ ,  $a$ ,  $-a$ ,  $a^3$  сыяктуу бир мүчөлөр да кирет. Каалаган бир мүчөнү стандарттуу түргө келтирүүгө болот.

Стандарттуу түрдө жазылган бир мүчөнүн сан көбөйтүүчүсүн *бир мүчөнүн коэффициентти* деп аташат. Мисалы,  $-6b^4c^2$  бир мүчөсүнүн коэффициенти  $-6$ га барабар.  $a^2$  жана  $-ab$  бир мүчөлөрүнүн коэффициенттерин тиешелүү түрдө  $1$ ге жана  $-1$ ге барабар деп эсептешет, себеби  $a^2 = 1 \cdot a^2$  жана  $-ab = -1 \cdot ab$ .

$7ax^2y^3$  бир мүчөсүндө бардык өзгөрмөлөрдүн даражаларынын көрсөткүчтөрүнүн суммасы  $6$ га барабар. Бул сумманы  $7ax^2y^3$  бир мүчөсүнүн даражасы деп аташат.  $-9b^4c^3$  бир мүчөсүнүн даражасы  $7$ ге барабар.  $\frac{3}{8}x^5$  мүчөсүнүн даражасы  $5$ ке барабар.

Жалпысынан, бир мүчөнүн даражасы деп, ага кирген бардык өзгөрмөлөрдүн даражаларынын көрсөткүчтөрүнүн суммасын аташат. Эгерде бир мүчөдө өзгөрмөлөр жок болсо (б.а. ал сан болсо), анда анын даражасын нөлгө барабар деп эсептешет.

**463.** Туюнтма бир мүчө болобу:

- а)  $3,4x^2y$ ;      г)  $x^2 + x$ ;      ж)  $a - b$ ;      к)  $c^{10}$ ;  
 б)  $-0,7xy^2$ ;      д)  $x^2x$ ;      з)  $2(x + y)^2$ ;      л)  $-m$ ;  
 в)  $a(-0,8)$ ;      е)  $-\frac{3}{4}m^3n^2$ ;      и)  $-0,3xy^2$ ;      м)  $0,6$ ?

**464.** Бир мүчө стандарттуу түрдө жазылганбы:

- а)  $6xy$ ;      в)  $0,5m - 2n$ ;      д)  $-x^2y^3$ ;  
 б)  $-2aba$ ;      г)  $-bca$ ;      е)  $5p^3p^2$ ?

● **465.** Бир мүчөнү стандарттуу түрдө көрсөткүлө жана анын коэффициентин атагыла:

- а)  $8x^2x$ ;      в)  $3xy(-1,7)y$ ;      д)  $\frac{2}{3}m^2n \cdot 4,5n^3$ ;  
 б)  $1,2abc \cdot 5a$ ;      г)  $6c^2(-0,8)c$ ;      е)  $2\frac{1}{3}a^2x \left(-\frac{3}{7}\right)a^3x^2$ .

● **466.** Бир мүчөнү стандарттуу түргө келтиргиле:

- а)  $9yy^2y$ ;      в)  $-8ab(-2,5)b^2$ ;      д)  $2m^3n \cdot 0,4mn$ ;  
 б)  $0,15pq \cdot 4pq^2$ ;      г)  $10a^2b^2(-1,2a^3)$ ;      е)  $-2x^3 \cdot 0,5xy^2$ .

467. Бир мүчөнүн маанисин тапкыла:

- а)  $x = 0,5$  болгондогу  $5x^3$  дун;  
 б)  $y = -2$  болгондогу  $-0,125y^4$  түн;  
 в)  $x = -0,3$ ,  $y = \frac{1}{6}$  болгондогу  $12x^2y$  тин;  
 г)  $x = -1$ ,  $y = \frac{1}{3}$  болгондогу  $-9x^5y^2$  тын.

468. Гуюнтманын маанисин эсептегиле:

- а)  $m = 0,4$  болгондогу  $3,7m^2$  тын;  
 б)  $m = 0,6$  болгондогу  $-0,5m^3$  дун;  
 в)  $a = -0,1$ ;  $b = 4$  болгондогу  $-3a^3b$  нын;  
 г)  $x = -\frac{1}{3}$ ,  $y = 4\frac{1}{2}$  болгондогу  $\frac{1}{21}x^2y^2$  тын.

469. Микрокалькулятордун жардамы менен  $2,1m^2np^3$  бир мүчөсүнүн маанисин тапкыла, эгерде төмөнкүдөй болсо:

- а)  $m = 3,2$ ,  $n = 1,8$ ,  $p = 0,85$ ; б)  $m = 0,61$ ,  $n = 32$ ,  $p = 4,7$ .

470. Микрокалькулятордун жардамы менен бир мүчөнүн маанисин тапкыла:

- а)  $x = 1,1$ ,  $y = 1,9$  болгондогу  $3x^2y$  тин;  
 б)  $m = 0,8$ ,  $n = 2,2$  болгондогу  $-8m^4n^4$  түн.

471. Тик бурчтуктун туурасы  $m$  см ге барабар, ал эми узуну туурасынан 5 эсе чоң. Тик бурчтуктун аянтын тапкыла.

472. Туурасы  $a$  см, узуну туурасынан 2 эсе чоң, ал эми бийиктиги узунунан 2 эсе чоң болгон тик бурчтуу параллелепипеддин көлөмү эмнеге барабар?

473. Бир мүчөнүн даражасы канчалык:

- а)  $-7x^5y^6$ ;      в)  $0,8mn^3k^2$ ;      д)  $-6m^7$ ;  
 б)  $\frac{1}{3}abc$ ;      г)  $ab^2c^3$ ;      е)  $23$ ?

### Кайталоо үчүн көнүгүүлөр

474.  $A(-7; 15)$  чекити берилген. а)  $x$  огуна; б)  $y$  огуна;  
 в) координаталар башталмасына карата  $A$  чекитине симметриялуу болгон  $B$  чекитинин координаталарын тапкыла.

475. Функция  $y = -\frac{2}{3}x$  формуласы менен берилген.

$x = -3; 3; \frac{2}{3}; -\frac{2}{3}; 2,4$  болгондогу функциянын маанисин

тапкыла.  $x$  тин кайсы маанисинде  $y$  тин мааниси  $1$ ге;  $-6$ га;  $-10,2$  ге барабар?

476. Туюнтманын маанисин тапкыла:

а)  $\frac{4^3 \cdot 3^{10}}{6^{10}}$  ;      б)  $\frac{2^6 \cdot 6^{18}}{2^{25} \cdot 9^9}$  .

## 20. БИР МҮЧӨЛӨРДҮ КӨБӨЙТҮҮ. БИР МҮЧӨНҮ ДАРАЖАГА КӨТӨРҮҮ

Бир мүчөлөрдү көбөйтүүдө жана бир мүчөнү даражага көтөрүүдө негиздери бирдей болгон даражаларды көбөйтүүнүн эрежеси жана даражаны даражага көтөрүүнүн эрежеси пайдаланылат. Мында бир мүчө келип чыгат. Бул бир мүчөнү адатта стандарттуу түрдө көрсөтүшөт.

1-м и с а л.  $-5a^2bc$  жана  $4a^2b^4$  бир мүчөлөрүн көбөйтөбүз.

Ушул бир мүчөлөрдүн көбөйтүндүсүн түзөбүз. Алардын сан көбөйтүүчүлөрүн жана негиздери бирдей болгон даражаларын көбөйтөбүз. Анда төмөндөгүнү алабыз:

$$-5a^2bc \cdot 4a^2b^4 = (-5 \cdot 4)(a^2a^2)(bb^4)c = -20a^4b^5c .$$

2-м и с а л.  $-x^2y$ ;  $4x^3y^2$  жана  $-5xy$  бир мүчөлөрүнүн көбөйтүндүсүн табабыз:

$$-x^2y \cdot 4x^3y^2 \cdot (-5xy) = -1 \cdot 4 \cdot (-5)(x^2x^3x)(yy^2y) = 20x^6y^4 .$$

3-м и с а л.  $-2a^2b$  бир мүчөсүн үчүнчү даражага көтөрөбүз.

Көбөйтүндүнү жана даражаны даражага көтөрүүнүн эрежелерин пайдаланабыз:

$$(-2a^2b)^3 = (-2)^3(a^2)^3b^3 = -8a^6b^3 .$$

4-м и с а л.  $-x^3y^2$  бир мүчөсүн төртүнчү даражага көтөрөбүз:

$$(-x^3y^2)^4 = (-1)^4 \cdot (x^3)^4 \cdot (y^2)^4 = x^{12}y^8.$$

● 477. Көбөйтүүнү аткаргыла:

- а)  $4x \cdot 7y$ ;                      г)  $x^2y^5 \cdot (-6xy^2)$ ;  
 б)  $-8x \cdot 5x^3$ ;                    д)  $-0,6a^2b \cdot (-10ab^2)$ ;  
 в)  $\frac{4}{9}ab^3 \cdot \frac{3}{2}ab$ ;                  е)  $-\frac{1}{5}m^3n^4 \cdot 5m^2n^3$ .

● 478. Бир мүчөлөрдү көбөйткүлө:

- а)  $-11x^2y$  жана  $0,3x^2y^2$ ;  
 б)  $a^5b$  жана  $-ab^3c$ ;  
 в)  $4xy$ ,  $-x^2$  жана  $-y^3$ ;  
 г)  $a^2x^5b$ ,  $-0,6axb^2$  жана  $0,6a^2b^3$ .

● 479. Көбөйтүүнү аткаргыла:

- а)  $3,5 \cdot 2m$ ;                      г)  $ab \cdot (-7ab^2) \cdot 4a^2b$ ;  
 б)  $-6ax^3 \cdot 9bx^2$ ;                д)  $10x^2y \cdot (-xy^2) \cdot 0,6x^3$ ;  
 в)  $-8a^2b^2 \cdot (-8a^3b^5)$ ;        е)  $-9ab^2 \cdot 3a^3 \cdot (-4b)$ .

● 480. Туюнтмаларды жөнөкөйлөткүлө:

- а)  $-0,8m^2n \cdot (-0,5m^5n^7)$ ;      г)  $ab \cdot (-ab^2) \cdot ab^3$ ;  
 б)  $0,3y^2 \cdot \left(-\frac{1}{3}x^4y^6\right)$ ;            д)  $x^2y \cdot (-xy) \cdot (-xy^2)$ ;  
 в)  $1\frac{1}{6}cd \cdot \left(-\frac{6}{7}e^9d^7\right)$ ;            е)  $mn \cdot (-m^5n^3) \cdot (-m^3n^8)$ .

481.  $6a^2b^3$  бир мүчөсүн бир нече жол менен стандарттуу түрдөгү бир мүчөлөрдүн экөөнүн көбөйтүндүсү түрүндө көрсөткүлө.

482.  $-12x^4y^3$  бир мүчөсүн эки жол менен:

- а) стандарттуу түрдөгү бир мүчөлөрдүн экөөнүн;  
 б) стандарттуу түрдөгү бир мүчөлөрдүн үчөөнүн көбөйтүндүсү түрүндө көрсөткүлө.

● 483. Даражага көтөрүүнү аткаргыла:

- а)  $(3x^2)^3$ ;                      в)  $(-2a^4b^2)^3$ ;                  д)  $(-a^2bc^3)^5$ ;  
 б)  $(4m)^2$ ;                      г)  $(-3x^2y)^4$ ;                  е)  $(-a^3b^2c)^2$ .

484. Стандарттуу түрдөгү бир мүчө түрүндө көрсөткүлө:

а)  $(2m^3)^4$ ;      в)  $(-0,6m^3n^2)^3$ ;      д)  $(-xy^4b^2)^4$ ;

б)  $(3a)^2$ ;      г)  $(-2xy^3)^2$ ;      е)  $(-x^2y^3m)^5$ .

485. Бир мүчөнү:

а)  $5x^2y^3$  ду квадратка;

б)  $-4ax^3$  ду кубга;

в)  $-2m^3n^2$  ты төртүнчү даражага;

г)  $-a^2bc^3$  ду бешинчи даражага көтөргүлө.

486. Туюнтманы бир мүчөнүн квадраты түрүндө көрсөткүлө:

а)  $81x^4$ ;      б)  $121a^6$ ;      в)  $0,09y^{12}$ ;      г)  $\frac{4}{9}b^6$ .

487. Туюнтманы бир мүчөнүн кубу түрүндө көрсөткүлө:

а)  $64x^9$ ;      б)  $0,001y^{12}$ ;      в)  $-0,008b^6$ ;      г)  $-\frac{8}{27}a^{15}$ .

488. Бир мүчөлөрдүн ар бирин:

а)  $9b^2c^2$  ты;  $100m^2n^6$  сын бир мүчөнүн квадраты түрүндө;

б)  $-a^3b^6$ ;  $27x^6b^9$  сын бир мүчөнүн кубу түрүндө көрсөткүлө.

489. Бир мүчөлөрдүн ар бирин:

а)  $16x^6$ ;  $49m^2n^4$  жана  $m^8$  сын бир мүчөнүн квадраты түрүндө;

б)  $a^9$ ;  $-8m^3$  жана  $1000x^3y^6$  сын бир мүчөнүн кубу түрүндө жазгыла.

490. Төмөнкү бир мүчөнү алуу үчүн кайсы бир мүчөнү квадратка (кубга) көтөрүү керек:

а)  $x^6y^{12}$ ;      б)  $1\,000\,000m^{18}$ ?

491. Туюнтманы стандарттуу түрдөгү бир мүчө түрүндө көрсөткүлө:

а)  $25a^4 \cdot (3a^3)^2$ ;      г)  $(-c^2)^3 \cdot 0,15c^4$ ;

б)  $(-3b^6)^4 \cdot b$ ;      д)  $(-10c^2)^4 \cdot 0,0001c^{11}$ ;

в)  $8p^{15} \cdot (-p)^4$ ;

$$e) (3b^5)^2 \cdot \frac{2}{9} b^3; \text{ ж) } (-2x^3)^2 \cdot \left(-\frac{1}{4}x^4\right); \text{ з) } \left(-\frac{1}{2}y^4\right)^3 \cdot (-16y^2).$$

492. Туянтмаларды жөнөкөйлөткүлө:

$$a) (xy)^3 \cdot (-3x^4y^2); \quad \text{д) } (-x^2y)^3 \cdot (-x^4y^2);$$

$$б) 0,5a^2b^3 \cdot (-2b)^6; \quad \text{е) } 0,2a^2b^3 \cdot (-5a^3b)^2;$$

$$в) (0,2m^2n)^3 \cdot 1000m^4n^7; \quad \text{ж) } \left(\frac{1}{4}m^2n\right)^3 \cdot (-32m^2n);$$

$$г) -7c^8(-0,4c^3)^2; \quad \text{з) } \left(-\frac{2}{3}pq^4\right)^2 \cdot (-27p^5q).$$

● 493. Туянтманы стандарттуу түрдөгү бир мүчөгө өзгөрткүлө:

$$a) (-0,2b^6)^3 5b; \quad \text{д) } (2ab)^4 \cdot (-7a^7b);$$

$$б) -0,01a^4 \cdot (-10a^5)^3; \quad \text{е) } -0,6x^7y^7 \cdot (0,5xy^2)^2;$$

$$в) \frac{9}{16} p^7 \cdot \left(-1\frac{1}{3}p^4\right)^2; \quad \text{ж) } 10p^4q^4 \cdot (0,1pq)^3;$$

$$г) \left(3\frac{1}{3}a^2\right)^3 \cdot 81a^5; \quad \text{з) } (-3a^7b^2)^4 \cdot \frac{1}{27} ab;$$

### Кайталоо үчүн көнүгүүлөр

494. Складдын бирөөндө 185 т көмүр, ал эми экинчисинде 237 т көмүр болгон. Биринчи склад күнүнө 15 тоннадан, ал эми экинчиси — 18 тоннадан көмүр жөнөтүп турган. Канча күндөн кийин экинчи складдагы көмүр биринчидегиге караганда бир жарым эсе көп болот?

495. Жашылча сактагычтын бирөөндө 210 т картошка, ал эми экинчисинде — 180 т картошка бар. Биринчи жашылча сактагычка күнүнө 90 тоннадан, ал эми экинчисине — 120 тоннадан картошка алып келинген. Канча күндөн кийин биринчи жашылча сактагычтагы картошка экинчидегиге караганда 1,2 эсе аз болот?

496.  $y = kx + b$  формуласы менен берилген функциянын графиги болгон түз сызык координаталар окторун  $A(0; 6)$  жана  $B(-4; 0)$  чекиттеринде кесип өтөт.  $k$  менен  $b$  ны тапкыла.

497.  $y = -0,3x + 5,4$  жана  $y = 0,7x - 8,4$  функциясынын графиктеринин кесилишкен чекиттеринин координаталарын тапкыла.

498. а) Абсцисса огуна; б) ордината огуна; в) координаталар башталышына карата  $A(a; -3)$  чекити  $B(4; b)$  чекитине симметриялуу.  $a$  менен  $b$  нын маанилерин тапкыла.

499. Ондук бөлчөктөрдү тегеректегиле:

- а) 3,468; 27,601; 8,51; 10,5ти бирдикке чейин;  
 б) 605,718; 4,0389; 11,05ти ондукка чейин;  
 в) 745,1; 699,95; 8,04тү ондуктарга чейин;  
 г) 661,38; 1740,5; 7550,1ди жүздүккө чейин.

## 21. $y = x^2$ ЖАНА $y = x^3$ ФУНКЦИЯЛАРЫ ЖАНА АЛАРДЫН ГРАФИКТЕРИ

$y = x^2$  жана  $y = x^3$  түрүндөгү формулалар менен берилген квадраттын аянтынын анын жагынан болгон көз карандылыгы жана кубдун көлөмүнүн анын кырынан болгон көз карандылыгы функциялардын мисалдары болушат.


$y = x^2$  функциясынын графигин түзөбүз.  $x$  менен  $y$  тин тиешелүү маанилеринин таблицасын түзөбүз:

$x$	-3	-2,5	-2	-1,5	-1	-0,5	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3
$y$	9	6,25	4	2,25	-1	0,25	0	0,25	1	2,25	4	6,25	9

Координаталары таблицада көрсөтүлгөн чекиттерди түзөбүз (42-сүрөт).

Графикти координаталар башталышынын жанына тагыраак түзүү үчүн, функциянын дагы бир нече маанилерин эсептейбиз:


$x$	-0,4	-0,3	-0,2	-0,1	0,1	0,2	0,3	0,4
$y$	0,16	0,09	0,04	0,01	0,01	0,04	0,09	0,16



42-сүрөт

Координаталар башталышынын жанында функциянын графиги  $x$  огу менен дээрлик дал келери таблицадан көрүнүп турат.

Белгиленген чекиттер аркылуу туташ сызык жүргүзөбүз (43-сүрөт).  $y = x^2$  функциясынын графигин алабыз.



43-сүрөт

Бул график  $y$  огунап оңго жана солго жогору чексиз созулаары түшүнүктүү.

$y = x^2$  функциясынын графикин *парабола* деп аташат.

$y = x^2$  функциясынын кээ бир касиеттерин түшүндүрөлү.

1) Эгерде  $x = 0$  болсо, анда  $y = 0$  болот. Ошондуктан функциянын графиги координаталар башталышы аркылуу өтөт.

2) Эгерде  $x \neq 0$  болсо,  $y > 0$  болот. Чындыгында, нөлгө барабар эмес каалагандай сандын квадраты оң сан. Демек, функциянын графигинин  $(0; 0)$  чекитинен башка бардык чекиттери  $x$  огуна жогору жайланышкан.

3)  $x$  тин карама-каршы маанилерине  $y$  тин бир эле мааниси туура келет. Бул каалаган  $x$  те  $(-x)^2 = x^2$  экендигинен келип чыгат. Демек, абсциссалары карама-каршы болгон графиктин чекиттери  $y$  огуна карата симметриялуу.

Эми  $y = x^3$  функциясынын графигин түзөбүз.  $y$  тин маанилерин жүздүккө чейин тегеректеп,  $x$  менен  $y$  тин тиешелүү маанилеринин таблицасын түзөбүз:

$x$	-2	-1,5	-1	-0,5	0	0,5	1	1,5	2
$y$	-8	-3,38	-1	-0,13	0	0,13	1	3,38	8

Координаталары таблицада көрсөтүлгөн чекиттерди түзөбүз (44-сүрөт).


Белгиленген чекиттер аркылуу туташ сызык жүргүзөбүз (45-сүрөт).  $y = x^3$  функциясынын графигин алабыз. Бул график  $y$  огуна оңго жогору карай жана  $y$  огуна солго төмөн карай чексиз созулаары түшүнүктүү.

Координаталар башталышына жакын функциянын графиги  $x$  огу менен дээрлик дал келээрин байкайбыз (эгерде  $x = 0,1$  болсо, анда  $y = 0,001$ ; эгерде  $x = 0,2$  болсо, анда  $y = 0,008$ ; эгерде  $x = 0,3$  болсо, анда  $y = 0,027$ ).


$y = x^3$  функциясынын кээ бир касиеттерин түшүндүрөлү.

1) Эгерде  $x = 0$  болсо, анда  $y = 0$ . Ошондуктан функциянын графиги координаталар башталышы аркылуу өтөт.

2) Эгерде  $x > 0$  болсо, анда  $y > 0$ ; эгерде  $x < 0$  болсо, анда  $y < 0$ . Чындыгында эле, оң сандын кубу оң сан, терс сандын кубу терс сан болот. Демек, функциянын графиги биринчи жана үчүнчү координаталык чейректерде жайланышкан.



44-сүрөт



45-сүрөт

3)  $x$  тин карама-каршы маанилерине  $y$  тин карама-каршы маанилери туура келет. Бул  $x$  тин каалаган маанисинде  $(-x)^3 = -x^3$  барабардыгы туура экендигинен келип чыгат. Демек, абсциссалары карама-каршы болгон графиктин чекиттери координаталар башталышына карата симметриялуу жайланышкан.

● **500.** 43-сүрөттө көрсөтүлгөн  $y = x^2$  функциясынын графигин пайдаланып, төмөнкүлөрдү тапкыла:

а)  $x = 0,75$  ке;  $-1,25$  ке;  $1,25$  ке;  $-2,2$  ге;  $2,2$  ге туура келүүчү  $y$  тин маанилерин;

б)  $y = 3$ ;  $5$  туура келген  $x$  тин маанилерин.

● **501.**  $y = x^3$  функциясынын графигин (43-сүрөттү кара) пайдаланып, төмөнкүлөрдү тапкыла:

а) аргументтин  $1,4$ кө,  $-2,6$ га,  $3,1$ ге барабар болгон маанисине туура келген функциянын маанисин;

б) функциянын мааниси  $4$ кө барабар;  $6$ га барабар болгондогу аргументтин маанилерин;

в) функциянын мааниси  $4$ төн кичине;  $4$ төн чоң болгондогу  $x$  тин бир нече маанилерин.

● **502.** 43-сүрөттө көрсөтүлгөн  $y = x^2$  функциясынын графигин пайдаланып, төмөнкүлөрдү тапкыла:

а)  $x = -2,4$ кө;  $-0,7$ ге,  $0,7$ ге,  $2,4$ кө туура келүүчү  $y$  тин маанисин;

б)  $y = 2$ ;  $0,9$  туура келген  $x$  тин маанилерин;

в) функциянын мааниси  $2$ ден чоң;  $2$ ден кичине болгондогу  $x$  тин бир нече маанилерин.

**503.** Эгерде квадраттын жагын  $3$  эсе узартсак;  $10$  эсе кыскартсак, анын аянты кандай өзгөрөт?

**504.** Квадраттын аянты  $4$  эсе чоңоюш үчүн;  $16$  эсе чоңоюш үчүн анын жагын кандайча өзгөртүү керек?

● **505.** 45-сүрөттө көрсөтүлгөн  $y = x^3$  функциясынын графигин пайдаланып, төмөнкүлөрдү тапкыла:

а)  $x = 1,4$ кө;  $-1,4$ кө;  $-1,8$ ге,  $1,8$ ге туура келүүчү  $y$  тин маанисин;

б)  $-4$ ;  $4$  туура келген  $x$  тин маанисин.

✓ ● **506.**  $y = x^3$  функциясынын графигин пайдаланып (45-сүрөттү кара), төмөнкүлөрдү тапкыла:

а) аргументтин  $-0,7$ ге;  $1,2$ ге барабар болгон маанисине туура келүүчү функциянын маанисин;

б)  $3$ кө барабар;  $-3$ кө барабар болгон функциянын мааниси туура келген аргументтин маанисин;

в)  $-3$ төн чоң, бирок  $3$ төн кичине болгон функциянын мааниси үчүн аргументтин бир нече маанилерин.

507. Эгерде кубдун кырын 2 эсе чоңойтсок; 3 эсе кичирейтсек, анын көлөмү кандай өзгөрөт?

508. Кубдун көлөмүн 64 эсе чоңойтуу үчүн анын кырын кандай өзгөртүү керек?

509.  $y = -x^3$  функциясынын графигин түзгүлө. График боюнча төмөнкүлөрдү тапкыла:

а)  $x = 0,7$ ге;  $-1,3$ кө туура келүүчү  $y$  тин маанисин;

б)  $y = 4$  туура келген  $x$  тин маанисин.

● 510.  $y = x^3$  функциянын графигинде төмөнкү чекиттер жатабы:

а)  $A(-0,2; -0,008)$ ; б)  $B\left(1\frac{1}{2}; 3\frac{3}{8}\right)$ ; в)  $C\left(-\frac{1}{3}; \frac{1}{27}\right)$ ?

511. Бир эле координаталар системасында  $y = x^2$  жана  $y = x^3$  (мында  $x \geq 0$ ) функцияларынын графиктерин түзгүлө. Түзүлгөн графиктерди пайдаланып, төмөнкүлөрдү салыштыргыла:

а)  $0,6^2$  жана  $0,6^3$ ; б)  $1,5^2$  жана  $1,5^3$ ; в)  $2,7^2$  жана  $2,7^3$ .

### Кайталоо үчүн көнүгүүлөр

512. Квадрат формасындагы плитаны сырдоо үчүн 20 г сыр сарпталган. Жагы 3 эсе чоң болгон квадрат формасындагы плитаны сырдоо үчүн канча сыр талап кылынат (эки плита тең бир жагынан гана сырдалат)?

513. Куб формасындагы резервуар насостун жардамы менен 45 мүнөттө толот. Кыры эки эсе чоң болгон куб формасындагы резервуар ошол эле насос менен канча убакытта толот?

514. Туянтмалардын маанилерин салыштыргыла:

а)  $0,3^{16}$  жана  $(-0,3)^{16}$ ; в)  $-5,6^4$  жана  $(-5,6)^4$ ;

б)  $(-1,9)^{21}$  жана  $1,9^{21}$ ; г)  $-0,8^{11}$  жана  $(-0,8)^{11}$ .

515.  $y = 8,5x$  жана  $y = 0,5x - 9,2$  функцияларынын графиктеринин кесилишкен чекитинин координаталарын тапкыла.

516. Эгерде:

а)  $a = 6,39$ ,  $b = 5,46$ ; в)  $a = 43,52$ ,  $b = 46,68$ ;

б)  $a = 0,1$ ,  $b = 0,208$ ; г)  $a = b = 7,5$  болсо,  $|a - b|$  туюнтмасынын маанисин тапкыла.

517. Бөлчөктөрдүн ар бирин жүздүккө чейин тегеректегиле: 0,00813; 1,00399; 62,125; 39,0956.

518. Туюнтманы жөнөкөйлөткүлө:

а)  $-0,6a^3b(-2a^2b^3)^3$ ; б)  $0,8xy^4(-6xy^4)^2$ .

### Т е к ш е р ү ү ч ү с у р о о л о р

1. Стандарттуу түрдөгү бир мүчөгө мисалдар келтиргиле жана анын коэффициентин атагыла.

2. Бир мүчөнүн даражасынын аныктамасын айтып бергиле.

3.  $y = x^2$  функциясынын касиеттерин айтып бергиле. Бул касиеттер  $y = x^2$  функциясынын графигинде кандай чагылдырылат?

4.  $y = x^3$  функциясынын касиеттерин айтып бергиле. Бул касиеттер  $y = x^3$  функциясынын графигинде кандай чагылдырылат?

## § 8. АБСОЛЮТТУК ЖАНА САЛЫШТЫРМАЛУУ КАТАЛАР

### 22. АБСОЛЮТТУК КАТА

$y = x^2$  функциясынын графиги боюнча  $x = 1,5$  жана  $x = 2,1$  болгондогу анын жакындатылган маанилерин табабыз (43-сүрөттү кара):

эгерде  $x = 1,5$  болсо, анда  $y \approx 2,3$ ;

эгерде  $x = 2,1$  болсо, анда  $y \approx 4,4$ .

$y = x^2$  формуласы боюнча бул функциянын так маанилерин табууга болот:

эгерде  $x = 1,5$  болсо, анда  $y = 1,5^2 = 2,25$ ;

эгерде  $x = 2,1$  болсо, анда  $y = 2,1^2 = 4,41$ .

Жакындатылган маани так мааниден биринчи учурда 0,05ке, ал эми экинчи учурда 0,01ге айырмаланат, себеби:

$$2,3 - 2,25 = 0,05; \quad 4,41 - 4,4 = 0,01.$$


Жакындатылган маани так мааниден канчага айырмаланарын билүү үчүн, чоң сандан кичинесин кемитүү керек. Башкача айтканда, так жана жакындатылган маанилердин айырмасынын модулу табуу керек. Ушул айырманын модулу *абсолюттук ката* деп аташат.

**Аныктама.** Жакындатылган маанинин абсолюттук катасы деп, так жана жакындатылган маанилердин айырмасынын модулу аталат.

Ошентип, каралган мисалда 2,3кө барабар болгон жакындатылган маанинин абсолюттук катасы 0,05, ал эми 4,4кө барабар болгон жакындатылган маанинин абсолюттук катасы 0,01 болот:

$$|2,25 - 2,3| = |-0,05| = 0,05; \quad |4,41 - 4,4| = 0,01.$$

Абсолюттук катаны табуу ар дайым эле мүмкүн эмес. Мисалы, 46-сүрөттө көрсөтүлгөн  $AB$  кесиндисинин узундугун ченөөдө алынган жыйынтык төмөнкүдөй болсун:



$$AB \approx 4,3 \text{ см.}$$

46-сүрөт

Биз жакындатылган маанинин абсолюттук катасын таба албайбыз, анткени  $AB$  кесиндисинин узундугунун так маанисин билбейбиз. Мындай учурларда абсолюттук ката чоң болбой турган санды көрсөтүү негиздүү. Каралган мисалда ушундай сан катарында 0,1 санын алууга болот. Чындыгында эле сызгычты бөлүүнүн тактыгы 0,1 см, ошондуктан 4,3кө барабар болгон жакындатылган маанинин абсолюттук катасы 0,1ден чоң эмес, б.а.

$$|AB - 4,3| \leq 0,1.$$

Мындай учурларда, 4,3 санын 0,1ге чейинки тактык менен болгон  $AB$  кесиндисинин узундугунун (сантиметр менен) жакындатылган мааниси деп айтышат. Жалпысынан, эгерде  $x \approx a$  болсо жана ушул жакындатылган маанинин абсолюттук катасы кандайдыр бир  $h$  санынан ашпаса, анда  $a$  санын  $h$  ка чейинки тактык менен болгон  $x$  санынын

жакындатылган мааниси деп аташат. Төмөндөгүдөй жазышат:

$$x \approx a \quad (h \text{ ка чейинки тактык менен}).$$

Жакындатылган маанинин тактыгы көптөгөн себептерге көз каранды. Айрым алганда, эгерде жакындатылган маани ченөө учурунда алынса, анда анын тактыгы ченөөнү аткарууга колдонулган куралга көз каранды болот. Мисалы, медициналык термометрде бөлүктөрдүн ар бири  $0,1^\circ$  тан кийин чийилген. Ал температураны  $0,1^\circ$  ка чейинки тактык менен ченөөгө мүмкүндүк берет. Бөлүктөрдүн ар бири  $0,1^\circ$  тан кийин чийилген бөлмө термометри  $0,1^\circ$  ка чейинки тактык менен температураны ченөөгө мүмкүндүк берет. Шкалаларынын бөлүктөрүнүн баасы 5 г дан болгон соода таразаларынын жардамы менен 5 г га чейинки тактык менен тартып өлчөөгө болот.

Ондук бөлчөктөрдү ондукка, жүздүккө, миңдикке ж. б. чейин тегеректөөдө 0,1; 0,01; 0,001 ж.б. чейинки тактык менен жакындатылган маанилер алынат. Мисалы, 2,513 санын ондукка чейин тегеректеп, 2,5ти алабыз. 2,5 саны 0,1ге чейинки тактык менен алынган 2,513 санынын жакындатылган мааниси болот. Чындыгында,

$$|2,513 - 2,5| = 0,013 < 0,1.$$

**519.** График боюнча (45-сүрөттү кара)  $x = 0,2; 1,6; 1,9$  болгондогу  $y = x^3$  функциясынын жакындатылган маанисин тапкыла жана ар бир жакындатылган маанинин абсолюттук катасын эсептегиле.

**520.**  $y = x^2$  функциясынын графиги боюнча (43-сүрөттү кара)  $x = 0,6; 1,8; 2,6$  болгондогу  $y$  тин жакындатылган маанилерин тапкыла. Жакындатылган маанилердин ар биринин абсолюттук катасын эсептегиле.

● **521.** 17,26; 12,034; 8,654 сандарын ондукка чейин тегеректегиле жана жакындатылган маанилердин ар биринин абсолюттук катасын тапкыла.

● **522.** Тегеректөөнүн натыйжасында алынган жакындатылган маанисинин абсолюттук катасын тапкыла:

а) 9,87 санын бирдиктерге чейин;

б) 124 санын ондуктарга чейин;

в) 0,453 санын ондуктарга чейин;

г) 0,198 санын жүздүктөргө чейин.

523.  $\frac{1}{3}$  санын ондук бөлчөк түрүндө көрсөткүлө жана ушул бөлчөктү ондукка чейин, жүздүккө чейин, миңдикке чейин тегеректегиле. Ар бир учурда жакындатылган маанинин абсолюттук катасын тапкыла.


524. Эсептөөдө  $\frac{1}{7}$  бөлчөгүн 0,14 ондук бөлчөгү менен алмаштырышкан. Бул жакындатуунун абсолюттук катасы кандай?

525. 47-сүрөттө көрсөтүлгөн бурчтардын ар бирин транспорттирдин жардамы менен ченегиле. Алынган жыйынтыктын тактыгы кандай?

526. Тар бурч чийгиле жана аны транспорттирдин жардамы менен ченегиле. Алынган жыйынтыктын тактыгы кандай?

527. Таякчанын узундугун ченөөдө миллиметрлерге бөлүнгөн сызгычты, штангенциркулду (бөлүктөрүнүн баасы 0,1 мм) жана микрометрди (бөлүктөрүнүн баасы 0,01 мм) пайдаланышкан. Мында төмөнкүдөй жыйынтыктар алынган: 17,9 мм, 18 мм, 17,86 мм. Көрсөтүлгөн ченөөлөрдүн ар бири кайсы курал менен аткарылган жана ар бир курал кандай тактыкты берет?

528. Таразанын жана тараза таштарынын (гиря) жардамы менен дарбыздын массасы 5 кг дан оор жана 6 кг дан жеңил экендиги белгиленген. Массанын жакындатылган мааниси катарында 5 кг менен 6 кг дын орточо ариф-



47-сүрөт

метикалык маанисин алышкан. Бул жакындатуу кандай тактык менен алынган?

529. 0,16 жана 0,17 сандарынын ар бири 0,01ге чейинки тактыктагы  $\frac{1}{6}$  санынын жакындатылган мааниси экендигин көрсөткүлө. Алардын кайсынысы 0,005ке чейинки тактыктагы  $\frac{1}{6}$  санынын жакындатылган мааниси болот?

### Кайталоо үчүн көнүгүүлөр

530. Турбазага жетүү үчүн, туристтер 252 км аралыкты өтүүгө тийиш. Алар жолдун бир бөлүгүн автобус менен, ал эми калган аралыкты жөө басып өтүштү. Мында алар жөө жүргөнгө караганда автобус менен 2 саатка көп жүрүшкөн. Эгерде автобустун ылдамдыгы 60 км/саат экендиги жана туристтер 6 км/саат ылдамдык менен жүрүшкөнү белгилүү болсо, туристтер канча убакыт жөө жүрүшкөн?


531. Эсептегиле:

а)  $\frac{6^7 \cdot 7^8}{42^7}$ ;      б)  $\frac{44^5}{11^3 \cdot 2^{10}}$

532. Катышын тапкыла:

а) 12,3түн 7,5ке;      в) 3,7791дин 1,7ге;  
б) 18дин 45ке;      г) 7,314түн 609,5ке.

533. 48-сүрөттө арасындагы аралыгы 200 км болгон А шаарынан В шаарына бараткан эки машинанын кыймылынын графиктери түзүлгөн. Ушул графиктердин жардамы менен төмөнкү суроолорго жооп бергиле:



48-сүрөт

а) биринчи машина, экинчи машина жолдо канча убакыт болгон; б) кайсы машина эрте жүрө баштаган; в) ар бир машина кандай ылдамдык менен жүргөн; г) В шаарына кайсы машина мурда келген; д) графиктердин кесилишүү чекити эмнени билдирет?

## 23. САЛЫШТЫРМАЛУУ КАТА

Айнектин калыңдыгы  $b$  ны жана китеп текчесинин узундугу  $l$  ди ченөөдө (сантиметр менен) төмөнкү жыйынтыктарды алышкан:

$$b \approx 0,4 \text{ тү } 0,1\text{ге чейинки тактык менен};$$

$$l \approx 100,0 \text{ дү } 0,1\text{ге чейинки тактык менен}.$$

Бул ченөөлөрдүн ар биринин абсолюттук катасы 0,1ден ашпайт. Бирок 0,1 саны 0,4 санынын негизги бөлүгүн жана 100 санынын эң кичине бөлүгүн түзөт. Бул экинчи ченөөнүн сапаты биринчикине караганда көп жогору экендигин көрсөтөт. Ченөөнүн сапатын баалоо (тактоо) үчүн жакындатылган маанинин салыштырмалуу катасы пайдаланылат.

**А н ы к т а м а.** Жакындатылган маанинин салыштырмалуу катасы деп, абсолюттук катанын жакындатылган маанинин модулуна болгон катышы аталат.

Салыштырмалуу катаны проценттер менен туюнтуу кабыл алынган.

**М и с а л.** 14,7 бөлчөгүн бүтүнгө чейин тегеректейбиз жана жакындатылган маанисинин абсолюттук катасын табабыз:

$$14,7 \approx 15.$$

$$\frac{|14,7 - 15|}{|15|} = \frac{|-0,3|}{15} = \frac{0,3}{15} = 0,02 = 2\%.$$

Салыштырмалуу катаны эсептөө үчүн жакындатылган мааниден башка дагы абсолюттук катаны билүү керек. Адатта абсолюттук ката белгисиз, ошондуктан салыштырмалуу катаны эсептөө мүмкүн эмес. Мындай учурларда салыштырмалуу катаны тактоо менен чектелишет.

Пунктун башталышында каралган айнектин калыңдыгы  $b$  ны жана китеп текчесинин узундугу  $l$  ди ченөөдөгү мисалга кайрылабыз.

Ченөөнүн жыйынтыгында 0,1ге чейинки тактык менен  $b \approx 0,4$  экендигин таптык, б.а. ченөөнүн абсолюттук катасы 0,1ден ашпайт. Демек, абсолюттук катанын жакындатылган мааниге болгон катышы төмөнкүдөн кичине же барабар:

$$\frac{0,1}{0,4} = 0,25 = 25\%.$$

б. а. жакындатуунун салыштырмалуу катасы 25% тен ашпайт.

Ушул эле сыяктуу текченин узундугун ченөөдө алынган жакындатуунун салыштырмалуу катасы  $\frac{0,1}{100} = 0,001 = 0,15\%$  тен ашпай тургандыгын табабыз.

Биринчи учурда ченөө 25% ке чейинки салыштырмалуу тактык менен, ал эми экинчисинде 0,1% ке чейинки салыштырмалуу тактык менен аткарылган деп айтышат.

● 534. Санды бирдикке чейин тегеректегиле жана абсолюттук жана салыштырмалуу каталарын тапкыла:

а) 5,3;      б) 9,8;      в) 1,96;      г) 7,5.

535.  $3\frac{3}{8}$  жана  $12\frac{7}{16}$  сандарынын ар бирин ондук бөлчөк түрүндө көрсөткүлө. Алынган бөлчөктөрдү ондукка чейин тегеректеп, жакындатылгандардын абсолюттук жана салыштырмалуу каталарын тапкыла.

536. 2,525 санын ондукка чейин тегеректегиле. Тегеректегенде алынган жакындатылгандардын салыштырмалуу катасын тапкыла.

537. График боюнча  $x = 0,8; 1,6$  болгондо  $y = x^2$  функциясынын жакындатылган маанисин тапкыла (43-сүрөттү кара). Жакындатылган маанинин салыштырмалуу катасын тапкыла.

538. Термометр  $0,5^{\circ}\text{C}$  ге чейинки тактык менен температураны көрсөтөт. Аны менен абанын температурасын ченешкен жана  $17^{\circ}\text{C}$  да алышкан. Ченөө кандай салыштырмалуу тактык менен аткарылган?

539. Темирдин тыгыздыгын аныктоо боюнча лабораториялык ишти аткарып, окуучу  $7,6 \text{ г/см}^3$  жыйынтыгын алган. Эксперимент жүзүндө алынган жыйынтыктын салыштырмалуу катасын эсептегиле (темирдин тыгыздыгынын таблицалык мааниси  $7,8 \text{ г/см}^3$  га барабар).

540. Жердин бети  $510,2 \text{ млн. км}^2$  ( $0,1 \text{ млн. км}^2$  ге чейинки тактык менен). Жакындатылган маанинин салыштырмалуу катасын тактап аныктагыла.

541. Адамдын чачынын жоондугу  $d$  ны жана Жерден Айга чейинки аралык  $l$  ди ченешкен.  $0,01$  мм ге чейинки тактык менен  $d \approx 0,15$  мм жана  $500$  км ге чейинки тактык менен  $l \approx 384\,000$  км ди алышкан. Салыштырмалуу каталарды тактап аныктап, ченөөлөрдүн сапаттарын салыштыргыла.

542. Таразаларда  $5$  г га чейинки тактык менен  $1,5$  кг таруу жана  $5$  г га чейинки тактык менен  $2,5$  кг жүгөрү тартылган. Салыштырмалуу каталарды проценттер менен тактап аныктап, өлчөөлөрдүн сапаттарын салыштыргыла.

### Кайталоо үчүн көнүгүүлөр

543.  $A$  жана  $B$  чекиттери координаталык тегиздиктин I-чейрегинде жатышат жана  $y = x^2$  функциясынын графигине таандык болушат.  $B$  чекитинин ординатасы  $A$  чекитинин ординатасынан  $16$  эсе чоң.  $A$  чекитинин абсциссасы  $B$  чекитинин абсциссасынан канча эсе кичине?

544. Туюнтманын маанисин тапкыла:

а)  $\frac{24^4 \cdot 6^3}{48^3 \cdot 3^4}$ ;

б)  $\frac{35^7 \cdot 2^4}{5^6 \cdot 14^5}$ .

545.  $y = 2,6x + 9,1$  формуласы менен берилген функциянын графигинин координаталар октору менен кесилишкен чекиттеринин координаталарын тапкыла.

### Текшерүүчү суроолор

1. Абсолюттук катанын аныктамасын айтып бергиле.
2. Салыштырмалуу катанын аныктамасын айтып бергиле.

### III ГЛАВАГА КОШУМЧА КӨНҮГҮҮЛӨР

#### 6-параграфка

546. Барабардык туурабы:

а)  $3^2 + 4^2 + 5^2 = 6^2$ ;

б)  $(1 + 2 + 3 + 4)^2 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3$ ?

547\*.  $26^7 + 15^5 - 31^9$  нын 10го эселүү экендигин далилдегиле.

548. Төмөнкү санды жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратып, аны жөнөкөй сандардын даражаларынын көбөйтүндүлөрү түрүндө көрсөткүлө:

- а) 54;                      б) 144;                      в) 225;                      г) 500.

549. Төмөнкү санды негизи 2 же 3 болгон даража түрүндө көрсөткүлө:

- а) 64;              б) 81;              в) 512;              г) 729;              д) 1024.

550. Төмөнкү санды 2 санынын даражаларынын суммасы түрүндө көрсөткүлө: а) 6;      б) 18;      в) 42.

551. Төмөнкү санды даража көрсөткүчү 1ден башка сан болгон даража түрүндө көрсөткүлө:

- а) 121;      б)  $-32$ ;              в) 0,125;  
г) 625;      д)  $-0,216$ ;              е) 0,343.

552. Туянтмалардын маанилерин тапкыла:

- а)  $x = -2$  болгондогу  $0,001x^2$  нын;  
б)  $y = 0,1$  болгондогу  $1000y^3$  дун;  
в)  $x = 5, y = 2$  болгондогу  $x^2y^4$  сын;  
г)  $x = -2, y = -5$  болгондогу  $3x^3y^3$  дун.

553.  $n$  даража көрсөткүчү:

- а)  $6n$ ;      б)  $11n$ ;      в) 23 кө;      г) 70ке барабар болгондогу

$(-1)^n$  туянтмасынын маанисин тапкыла.

554. Эсептегиле:

- а) 5 жана  $-3$  сандарынын кубдарынын суммасын;  
б) 9 жана  $-11$  сандарынын суммасынын кубун;  
в) 12 жана 8 сандарынын квадраттарынын айырмасын;  
г) 96 жана  $-4$  сандарынын айырмасынын квадратын;  
д) 7 жана  $-5$  сандарынын квадраттарынын эки эселенген көбөйтүндүсүн;  
е) 15 саны менен 4 санынын квадратынын үч эселенген көбөйтүндүсүн.

555. Эсептөөлөрдү аткарбастан, төмөнкү туянтмалардын маанилерин салыштыргыла:

а)  $(-0,03)^8$  жана  $0$ ;      в)  $(-1,75)^3$  жана  $(-0,29)^2$ ;

б)  $0$  жана  $(-1,25)^7$ ;      г)  $0,98^6$  жана  $1,02^6$ .

**556.** Кайсынысы чоң жана канчага:

а)  $2^3$  бу же  $3^2$  бы;  $2 \cdot 3^2$  бы;      б)  $2 \cdot 3^2$  же  $3 \cdot 2^3$  бу;

в)  $5^2$  бы же  $2^5$  бы;      г)  $(11+19)^2$  бы же  $11^2+19^2$  бы?

**557.** Негизи  $a$ : а)  $-12$  ге; б)  $0$  го; в)  $5$  ке барабар болгондогу  $a^2$  жана  $a^3$  туюнтмаларынын маанилерин салыштыргыла.

**558.**  $x = 1,5$  жана  $x = -2$  болгондогу төмөнкү туюнтмалардын маанилерин тапкыла:

а)  $x^2$ ;  $-x^2$ ;  $(-x)^2$ ;      б)  $x^3$ ;  $-x^3$ ;  $(-x)^3$ .

**559.** Каалаган натуралдык  $n$  де бөлчөктүн мааниси натуралдык сан экендигин далилдегиле:

а)  $\frac{10^n - 1}{9}$ ;      б)  $\frac{10^n + 8}{9}$ .

**560.**  $-3$ ,  $-2$ ,  $-1$ ,  $1$ ,  $2$ ,  $3$  сандарынын кайсылары төмөнкү теңдемелердин тамырлары болушат:

а)  $x^4 = 81$ ;      г)  $x^4 + x^3 = 6x^2$ ;

б)  $x^6 = 64$ ;      в)  $x^3 - 3x^2 - 4x + 12 = 0$ ;

д)  $x^2 - x = 2$ ;      е)  $x^3 + 3x^2 - x - 3 = 0$ ?

**561.** Төмөнкү теңдеменин тамыры жок экендигин далилдегиле:

а)  $x^2 + 1 = 0$ ;      б)  $2x^6 + 3x^4 + x^2 + 1 = 0$ .

**562.**  $x$  тин кандай маанисинде  $(2x+3)^2$  туюнтмасынын мааниси нөлгө барабар?

**563\*.**  $x^4 + 3x^3 + 2x^2 + x + 6 = 0$  теңдемесинин оң тамырларга ээ эмес экендигин далилдегиле.

**564\*.**  $x^6 - x^5 + x^4 - x^3 + x^2 - x + 1 = 0$  теңдемеси терс тамырга ээ боло алабы?

**565.** Туюнтмаларды жөнөкөйлөткүлө:

а)  $a^{10}a^{12}(-a^5)$ ;      б)  $x(-x)(-x^6)$ ;      в)  $y^k y^8 y^2$ ;      г)  $b^n b^m b^3$ .

566. Туянтмаларды даража түрүндө көрсөткүлө:

a)  $2^5 \cdot 8$ ;      б)  $16 \cdot 64$ ;      в)  $7'' \cdot 343$ ;      г)  $81 \cdot 3^k$

567. Туянтманы көбөйтүүчүлөрдүн бирөө  $a^5$  ке барабар болгон эки көбөйтүүчүнүн көбөйтүндүсү түрүндө көрсөткүлө:

a)  $a^{10}$ ;      б)  $a^6$ ;      в)  $-a^{10}$ .

568. Келип чыккан барабардык теңдептик болгондой кылып,  $x$  ти негизи  $c$  болгон даража менен алмаштыргыла:

a)  $c^2 x = c^5$ ;      б)  $x c^5 = c^9$ ;      в)  $c^6 x = c^{11}$ ;      г)  $c^4 x = c^{15}$ .

569. Тийиндини даража менен алмаштыргыла:

a)  $b^{15} : b^{12}$ ;      б)  $7^{39} : 3^{13}$ ;      в)  $a^{11} : a$ ;      г)  $12^{100} : 12^{99}$ .

570. Туянтмалардын маанилерин тапкыла:

a)  $13^{100} : 13^{98}$ ;      б)  $2^{11} : 8^4$ ;      в)  $5^{10} : 25^4$ ;

б)  $\frac{3^8 \cdot 2^7}{3^6 \cdot 2^5}$ ;      г)  $\frac{9^5 \cdot 5^9}{3^9 \cdot 5^{10}}$ ;      е)  $\frac{3^8 \cdot 5^8}{3^{10} \cdot 5^7}$ ;

571. Туянтманы жөнөкөйлөткүлө:

a)  $6^{n+3} : 6^n$ ;      б)  $10^{n+1} : 10^{n-1}$ .

572. Эсептегиле:

a)  $(217 - 43,07 \cdot 4)^0 + 5\frac{1}{3}$ ;      б)  $17,83^0 \cdot 6,4 + \frac{1}{7} \cdot 2,8$ .

573\*. Жөнөкөйлөткүлө:

a)  $(-1)^n \cdot (-1)^n$ ;      б)  $(-1)^{2n} : (-1)^3$ .

574. Тегеректин аянты  $S = \pi r^2$  формуласы боюнча эсептелет, мында  $r$  тегеректин радиусу. Эгерде тегеректин радиусун 3 эсе; 7 эсе чоңойтсок, анын аянты кандай өзгөрөт?

575. Шардын көлөмү  $V = \frac{4}{3} \pi r^3$  формуласы боюнча эсептелет, мында  $r$  — шардын радиусу. Эгерде радиусун 2 эсе; 4 эсе чоңойтсок, шардын көлөмү кандай өзгөрөт?

576.  $x$  тин каалаган маанисинде төмөнкү барабардык туурабы:

a)  $|x|^2 = x^2$ ;      б)  $|x|^3 = x^3$ ?

577. Туянтмалардын маанилерин тапкыла:

- а)  $4^5 \cdot 25^5$ ;                      в)  $0,2^9 \cdot 5^7$ ;                      д)  $0,2^6 \cdot 25^3$ ;  
 б)  $\left(\frac{1}{3}\right)^{13} \cdot 3^{13}$ ;                      г)  $0,4^{10} \cdot 25^{12}$ ;                      е)  $\left(\frac{1}{9}\right)^6 \cdot 81^4$ .

578. Туянтмалардын маанилерин салыштыргыла:

- а)  $10^7$  жана  $2^8 \cdot 5^7$ ;                      в)  $25^{25}$  жана  $2^{50} \cdot 3^{50}$ ;  
 б)  $6^{12}$  жана  $2^{13} \cdot 3^{11}$ ;                      г)  $63^{30}$  жана  $3^{60} \cdot 5^{30}$ .

579. Туянтманы  $3^n$  же  $-3^n$  түрүндө көрсөткүлө:

- а)  $(-3^3)^2$ ;                      б)  $(-3^2)^3$ ;                      в)  $-(3^4)^2$ ;                      г)  $-(-3^2)^3$ .

580. Туянтмаларды жөнөкөйлөткүлө:

- а)  $(x^3)^2 \cdot (-x^3)^4$ ;                      в)  $(x^7)^5 \cdot (-x^2)^6$ ;  
 б)  $(-y^3)^7 \cdot (-y^4)^5$ ;                      г)  $(-c^9)^4 \cdot (c^5)^2$ .

581\*. Келип чыккан барабардык теңдештик болгондой кылып,  $p$  тамгасын туянтма менен алмаштыргыла:

- а)  $p^5 = x^{20}$ ;                      б)  $p^7 = x^{21}$ ;                      в)  $p^3 c^8 = c^{20}$ ;                      г)  $y^7 \cdot (y^2)^4 = p^5$ .

582. Даража түрүндө көрсөткүлө:

- а)  $4^5 \cdot 2^{21}$ ;                      б)  $25^{13} \cdot 5^{11}$ ;                      в)  $8^5 \cdot 16^{13}$ ;                      г)  $27^{10} \cdot 9^{15}$ .

583. Туянтманы  $x^n$  же  $-x^n$  түрүндө көрсөткүлө:

- а)  $(-x^3)^7$ ;                      б)  $(-x^2)^5$ ;                      в)  $(-x)^4 x^8$ ;                      г)  $(-x^5)^7 \cdot (x^2)^3$ .

584\*. а)  $2^{15}$ ; б)  $2^6$  санын даража көрсөткүчү 1ден айырмаланган даража түрүндөгү канча жол менен көрсөтүүгө болот?

585\*. Кандай шартта:

- а) эки сандын квадраттарынын суммасы нөлгө барабар;  
 б) эки сандын суммасынын квадраты нөлгө барабар?

586\*.  $a$  натуралдык саны бир менен аяктайт. Натуралдык көрсөткүчү бар  $a$  санынын даражасы кайсы цифра менен аяктайт? Дагы кайсы цифралар үчүн ушул сыяктуу касиет аткарылат?

587\*. Каалаган натуралдык  $k$  да төмөнкүдөй болорун далилдегиле:

- а)  $3^{1k}$  саны бир менен аяктаарын;  
 б)  $10^k - 1$  саны 3кө эселүү экендигин.

### 7-параграфка

**588.** Бир мүчөнүн маанисин эсептегиле:

- а)  $a = 0,1; -1; -0,1; 0,2$  болгондогу  $7a^3$  дун.  
 б)  $x = 2; -3; 20; -0,2; 0,5$  болгондогу  $-4x^3$  дун.

**589.** Туянтманын маанисин тапкыла:

- а)  $a = -6, b = 3\frac{1}{3}; a = \frac{3}{4}, b = -\frac{2}{3}; a = -\frac{5}{9}, b = -1\frac{3}{5}$  болгондогу  $-4,5ab$  нын;  
 б)  $x = -4, y = 8; x = 6, y = -\frac{1}{9}; x = -1, y = 125; x = 18, y = 0$  болгондогу  $0,001x^3y$  тин;  
 в)  $m = -1\frac{1}{3}, n = 1\frac{1}{4}; m = -0,2, n = -0,5; m = 0, n = -6;$   
 $m = \frac{1}{6}, n = 3\frac{1}{5}$  болгондогу  $225m^2n^2$  тын.

**590.** Бир мүчөнүн даражасы кандай:

- а)  $3x^3y^7;$                       в)  $a^9b^9;$                       д)  $-8x^0;$   
 в)  $-10ab^2c^3;$                       г)  $-xyz;$                       е)  $2,4?$

**591.** Туянтманы стандарттуу түрдөгү бир мүчө түрүндө бергиле жана анын даражасын көрсөткүлө:

- а)  $5ab \cdot 0,7bc \cdot 40ac;$                       г)  $-a^3b \cdot 3a^2b^4;$   
 б)  $-0,45bd \cdot \left(-1\frac{1}{2}ad\right) \cdot 9ab;$                       д)  $0,6x^3y \cdot (-0,5xy^3);$   
 в)  $-1,9ab \cdot (-16abc) \cdot (-0,5c);$                       е)  $-0,32m^7n^4 \cdot \left(-3\frac{1}{8}m^3n^6\right).$

**592.** Ар бир мүчөнүн даражасы: а) үчкө; б) төрткө барабар болгондой кылып,  $x$  жана  $y$  эки өзгөрмөсүн камтыган, коэффициенти 5 болгон бардык мүмкүн болгон стандарттуу түрдөгү бир мүчөлөрдү түзгүлө.

**593.** Бир мүчөлөрдү көбөйтүүнү аткаргыла:

- а)  $-8x^2y^3$  жана  $0,2xy^3;$

б)  $m^2n^2$  жана  $0,5m^3n$ ;

в)  $-2,4x^3a$  жана  $-0,5xy^3$ ;

г)  $1,25xy^2$ ,  $-0,4yz^2$  жана  $-0,3x^2z$ ;

д)  $-2,5abc$ ,  $-abc$  жана  $3,4a^2b$ ;

е)  $-0,8a^5bx$ ,  $-0,4ab^2x^3$  жана  $-0,5ab^4x^3$ .

**594.** Төмөнкү туюнтманы бири  $20x^4y$  ке барабар болгон стандарттуу түрдөгү эки бир мүчөнүн көбөйтүндүсү түрүндө көрсөткүлө:

а)  $100x^5y^3$ ;      б)  $-30x^4y^5$ ;      в)  $-4x^{16}y$ ;      г)  $x^{10}y^2$ .

**595.** Берилген бир мүчөнү кандайдыр бир эки стандарттуу түрдөгү бир мүчөлөрдүн көбөйтүндүсү түрүндө көрсөткүлө:

а)  $-8a^5c^3$ ;      б)  $-b^6y^9$ ;      в)  $60x^{10}y^{15}$ .

**596.** Туюнтманы ага теңдеш барабар болгон стандарттуу түрдөгү бир мүчөгө өзгөрткүлө:

а)  $(-10ab^{12})^2$ ;      в)  $(-3xy^2a^3)^3$ ;

б)  $(-0,2x^4y^4)$ ;      г)  $(-0,5ab^2c^3)^4$ .

**597.** Бир мүчөлөрдүн көбөйтүндүсүн кандайдыр бир мүчөнүн даражасы түрүндө көрсөткүлө:

а)  $27a^2b^5 \cdot 3a^{10}b^3$ ;      в)  $0,01b^5c^3 \cdot (-0,1bc^6)$ ;

б)  $-64a^8x^{11} \cdot (-0,25a^2x^9)$ ;      г)  $-\frac{9}{16}p^9q^{14} \cdot \frac{3}{4}p^3q^4$ .

**598.** Туюнтмаларды жөнөкөйлөткүлө:

а)  $(-0,2y)^3 \cdot 50y^2$ ;      г)  $(-3a^4b)^2 \cdot \frac{7}{9}a^{12}b^8$ ;

б)  $-60c^6 \cdot (-0,5c^2)^3$ ;      д)  $-\frac{1}{2}bc^2 \cdot \left(\frac{2}{3}b^3c^5\right)^3$ ;

в)  $(-0,6x^3)^2 \cdot (-5x^4)$ ;      е)  $(-0,4x^5y^6)^3 \cdot (-1000x^5y^{10})$ .

**599.** Стандарттуу түрдөгү бир мүчө түрүндө көрсөткүлө:

а)  $(2ab)^2 \cdot (-3ab)^3$ ;      д)  $(-3mn^2)^4 \cdot (-m^2n)^3$ ;

$$\text{б) } (-0,2xy)^3 \cdot (-5xy)^2; \quad \text{д) } \left(\frac{1}{2}x^2y\right)^3 \cdot (2x^3y^2)^2;$$

$$\text{в) } -(3xy)^2 \cdot (-3x)^3; \quad \text{ж) } \left(\frac{2}{3}a^2b^2\right)^2 \cdot (-3ab)^4;$$

$$\text{г) } -(-0,5ac^2)^2 \cdot (-2a^2c)^3; \quad \text{з) } \left(-\frac{2}{3}x^2y\right)^3 \cdot \left(-\frac{3}{4}xy^2\right)^3.$$

**600.** Туюнтмаларды жөнөкөйлөткүлө:

$$\text{а) } (-x^2y^2)^4 \cdot (-xy)^2; \quad \text{г) } \left(\frac{1}{3}a^2b\right)^3 \cdot (9ab^2)^2;$$

$$\text{б) } -\left(\frac{1}{3}xy^3\right)^2 \cdot (-3x)^3; \quad \text{д) } (-5a^3b)^2 \cdot \left(\frac{1}{5}ab^3\right)^3;$$

$$\text{в) } (-2x^3y)^3 \cdot (-2y^2)^3; \quad \text{е) } \left(-\frac{2}{7}ab^4\right)^2 \cdot \left(-3\frac{1}{2}a^3b\right)^2.$$

**601.** Туюнтманы 3 саны менен кандайдыр бир туюнтманын квадратынын көбөйтүндүсү түрүндө көрсөткүлө:


$$\text{а) } 3m^4n^2; \quad \text{б) } 12x^6y^4z^2; \quad \text{в) } \frac{3}{4}m^8n^4.$$

**602.**  $P(-4; b)$  чекитинин  $y = x^2$  формуласы менен берилген функциянын графигинде жатканы белгилүү.  $b$  нын маанисин тапкыла. Ушул функциянын графигинде  $Q(4; b)$  чекити жатабы?

**603.** 49-сүрөттө  $y = x$ ,  $y = x^2$ ,  $y = x^3$  функцияларынын графиктери түзүлгөн. Графиктерди пайдаланып, төмөнкүлөрдү салыштыргыла:

- а) 0,23 жана  $0,23^2$ ;  
 0,23 жана  $0,23^3$ ;  
 $0,23^2$  жана  $0,23^3$ ;  
 б) 1,47 жана  $1,47^2$ ;  
 1,47 жана  $1,47^3$ ;  
 $1,47^2$  жана  $1,47^3$ .

**604 \***  $A(a; b)$  чекити төмөнкү функциянын графигинде жатат:



49-сүрөт

а)  $y = x^2$ ; б)  $y = x^3$ .  $B(-a, -b)$ ,  $C(a, -b)$ ,  $D(-a, -b)$  чекиттери ушул графикте жатабы?

**605\***.  $a$ ,  $a^2$  жана  $a^3$  сандарын өсүү тартибинде жазгыла, эгерде төмөнкүдөй болсо:

а)  $0 < a < 1$ ; б)  $a > 1$ ; в)  $-1 < a < 0$ ; г)  $a < -1$ .

### 8-параграфка

**606.**  $y$  санын ондук бөлчөк түрүндө көрсөткүлө жана ушул бөлчөктү ондукка чейин, жүздүккө чейин, миңдикке чейин тегеректегиле. Эгерде:

а)  $y = \frac{1}{9}$ ; б)  $y = \frac{4}{11}$  болсо, ар бир учурда жакындатылган маанинин абсолюттук катасын тапкыла.

**607.**  $\frac{2}{11}$  санынын эки жакындатылган маанисинин кайсынысы тагыраак: 0,18 би же 0,19бу?

**608.**  $\pi = 3,14159\dots$  санынын төрт жакындатылган маанисинин кайсынысы тагыраак: 141, 3,142;  $3\frac{1}{7}$ ;  $3\frac{10}{71}$ ?

**609.** 1,4 саны 1,361 санынын 0,1ге чейинки тактыктагы жакындатылган мааниси экендигин далилдегиле.

**610.**  $\frac{7}{16}$  санын ондук бөлчөк түрүндө жазгыла жана ошол бөлчөктү: а) ондукка чейин; б) жүздүккө чейин; в) миңдикке чейин тегеректегиле.

Тегеректөөдө алынган жакындатылган маанинин тактыгын көрсөткүлө.

**611.**  $\frac{2}{7} + \frac{5}{14}$  суммасындагы ар бир кошулуучуну үтүрдөн кийин бир белгиси бар ондук бөлчөк түрүндө көрсөтүшкөн жана кошууну аткарышкан. Кошулуучулардын жана сумманын жакындатылган маанилеринин абсолюттук каталарын тапкыла.


**612.**  $a$  менен  $b$  сандарынын орточо арифметикалыгы алардын жарым айырмасына чейинки тактык менен ушул

сандардын каалаганынын жакындатылган мааниси болорун далилдегиле.

**613.** Санды ондукка чейин тегеректегиле жана тегеректөөнүн салыштырмалуу катасын проценттер менен тактап аныктагыла: а) 38,9; б) 4219.

**614.** Темир жол вагонунун массасы  $M$  ди жана жасалган дарынын массасы  $m$  ди өлчөөнүн сапаттарын салыштыргыла. Мында  $M = 63$  т (0,5 т га чейинки тактык менен) жана  $m = 0,15$  г (0,01 г га чейинки тактык менен).

**615\*.** Куралда ченөөнүн салыштырмалуу катасынын чеги 1% ке барабар экендиги көрсөтүлгөн. Ченөөнүн жыйынтыгында кандайдыр бир чоңдуктун мааниси 492 болду. Ченөө кандай тактык менен жүргүзүлгөн.



## IV глава

## КӨП МҮЧӨЛӨР

§ 9. КӨП МҮЧӨЛӨРДҮН СУММАСЫ ЖАНА АЙЫРМАСЫ

§ 10. БИР МҮЧӨНҮН ЖАНА КӨП МҮЧӨНҮН КӨБӨЙТҮНДҮСҮ

§ 11. КӨП МҮЧӨНҮН КӨБӨЙТҮНДҮСҮ

§ 9. КӨП МҮЧӨЛӨРДҮН СУММАСЫ  
ЖАНА АЙЫРМАСЫ

## 24. КӨП МҮЧӨ ЖАНА АНЫН СТАНДАРТТУУ ТҮРҮ

$4x^2y - 5xy + 3x - 1$  туюнтмасы  $4x^2y$ ,  $-5xy$ ,  $3x$  жана  $-1$  деген бир мүчөлөрүнүн суммасын билдирет. Мындай туюнтмаларды *көп мүчөлөр* деп аташат.

**Аныктама.** Бир мүчөлөрдүн суммасы көп мүчө деп аталат.

Көп мүчөнү түзгөн бир мүчөлөрдү *көп мүчөнүн мүчөлөрү* деп аташат. Алсак,  $4x^2y - 5xy + 3x - 1$  көп мүчөсү  $4x^2y$ ,  $5xy$ ,  $3x$  жана  $-1$  мүчөлөрүнөн турат.

Эгерде көп мүчө эки мүчөдөн турса, аны эки мүчө деп, эгерде үч мүчөдөн турса — үч мүчө деп аташат. Бир мүчөлөрдү, бир мүчөдөн турган көп мүчөлөр деп эсептешет.

$5a^2b + 2 + 4ab^2 - 3a^2b - 7$  көп мүчөсүндө  $5a^2b$  жана  $-3a^2b$  мүчөлөрү окшош кошулуучулар болушат, себеби алар бир эле тамгалуу бөлүктөрдөн турушат. Тамгалуу бөлүгү жок  $2$  жана  $-7$  мүчөлөрү да окшош кошулуучулар болушат. Көп мүчөдөгү окшош кошулуучуларды *көп мүчөнүн окшош мүчөлөрү* деп, ал эми көп мүчөдөгү окшош кошулуучуларды жыйноо *көп мүчөнүн окшош мүчөлөрүн жыйноо* деп аталат.

**1-мисал.**  $5a^2b + 2 + 4ab^2 - 3a^2b - 7$  көп мүчөсүндөгү окшош мүчөлөрдү жыйнайбыз:

$$\begin{aligned} & 5a^2b + 2 + 4ab^2 - 3a^2b - 7 = \\ & = (5a^2b - 3a^2b) + 4ab^2 + (2 - 7) = 2a^2b + 4ab^2 - 5. \end{aligned}$$

$2a^2b + 4ab^2 - 5$  көп мүчөсүнүн ар бир мүчөсү стандарттуу түрдөгү бир мүчө болот жана бул көп мүчөдө окшош мүчөлөр жок. Мындай көп мүчөлөрдү *стандарттуу түрдөгү көп мүчөлөр* деп аташат.

Каалаган көп мүчөнү стандарттуу түргө келтирүүгө болот. Ал үчүн анын ар бир мүчөсүн стандарттуу түрдө көрсөтүү жана окшош мүчөлөрүн жыйноо керек.

Стандарттуу түрдөгү  $8xy + 6x^2y^3 - 9$  көп мүчөнүн мүчөлөрү экинчи, бешинчи жана нөл даражадагы бир мүчөлөр болушат. Бул даражалардын эң чоңун *көп мүчөнүн даражасы* деп аташат. Ошентип, стандарттуу түрдөгү  $8xy + 6x^2y^3 - 9$  бешинчи даражадагы көп мүчө болуп эсептелет.

Стандарттуу түрдөгү көп мүчөнүн даражасы деп, андагы бир мүчөлөрдүн даражаларынын эң чоңун аташат. Эркин көп мүчөнүн даражасы деп, ага теңдеш барабар болгон стандарттуу түрдөгү көп мүчөнүн даражасын аташат.

2-м и с а л.  $3a^4 + 8ab - 2a^4 - a^4 + 5b$  көп мүчөсүнүн даражасы кандай экендигин түшүндүрөбүз.

Ал үчүн аны стандарттуу түргө келтиребиз:

$$3a^4 + 8ab - 2a^4 - a^4 + 5b = 8ab + 5b.$$

$8ab + 5b$  көп мүчөсүнүн даражасы экиге барабар, ошондуктан  $3a^4 + 8ab - 2a^4 - a^4 + 5b$  көп мүчөсүнүн даражасы да экиге барабар.

Микрокалькулятордун жардамы менен көп мүчөнүн маанилери кандайча эсептелерин карайбыз.

Көп мүчөнүн маанилерин эсептөө учурунда ортодогу жыйынтыктарды жазбоо үчүн микрокалькулятордун эсин колдонушат. Экранда көрсөтүлгөн санды эсте калтыруу үчүн

П+ баскычын (клавишасын) басуу керек; мында экрандын сол жагында чекит пайда болот. Эсте сакталган санды экранга чыгаруу үчүн ИП (эстен) баскычын (клавишасын) басуу керек СП (эстен чыгаруу) баскычын (клавишасын) басуу эстеги санды жоготот. Мында экрандагы чекит жоголот.

П+ жана П- баскычтары (клавишалары) эсте гутулган сандар менен амалдарды жүргүзүүгө мүмкүндүк

берээрин байкайбыз:  $\boxed{\Pi+}$  баскычын (клавишасын) басканда эстегин санга экранда көрсөтүлгөн сан кошулат,  $\boxed{\Pi-}$  баскычын (клавишасын) басканда эстегин сандан экранда көрсөтүлгөн сан кемитилет.

Ошентип, бул баскычтарды (клавишаларды) басканда эстин мазмуну өзгөрөт.

3-м и с а л. Микрокалькулятордун жардамы менен  $a = 3,2$ ,  $b = 2,6$   $c = 0,107$  болгондогу  $a^3 + b^2 - 4c$  көп мүчөсүнүн маанисин табабыз.

Адегенде,  $a^3$  даражасынын маанисин эсептейбиз жана анын жыйынтыгын эске киргизебиз. Андан кийин  $b^2$  даражасынын маанисин эсептейбиз жана алынган санды эсте тутулган  $a^3$  туюнтмасынын маанисине кошобуз. Андан ары  $4c$  көбөйтүндүсүнүн маанисин эсептейбиз жана эсте сакталган сандан аны кемитебиз. Акырында, эстен жыйынтыкты чыгарабыз. Эсептөөлөрдүн программасы төмөндөгүдөй болот:

$$\underbrace{3,2 \boxed{\times} \boxed{=} \boxed{=} \boxed{\Pi+}}_{a^3} \underbrace{2,6 \boxed{\times} \boxed{=} \boxed{\Pi+}}_b \underbrace{4 \boxed{\times} 1,07 \boxed{=}}_{4c}$$

$\boxed{\Pi-}$     $\boxed{\text{ИП}}$

Көрсөтүлгөн амалдарды жүргүзүп, төмөнкүдөй жооп алабыз: 39,1.

**616.** Көп мүчөнүн ар бир мүчөсүн атагыла:

а)  $-6x^4 + y^3 - 5y + 11$ ;   б)  $25ab + ab^2 - a^2b + 8a - 7b$ .

● **617.** Көп мүчөнүн окшош мүчөлөрүн жыйноону аткаргыла:

а)  $10x - 8xy - 3xy$ ;   г)  $2a^3 + a^2 - 17 - 3a^2 + a^3 - a - 80$ ;

б)  $2ab - 7ab + 7a^2$ ;

д)  $12ab^2 - b^3 - 6ab^2 + 3a^2b - 5ab^2 + 2b^3$ ;

в)  $3x^4 - 5x + 7x^2 - 8x^4 + 5x$ ;   е)  $2a^2 - ax^3 - a^4 - a^2x^3 + ax^3 + 2a^4$ .

● 618. Көп мүчөнүн окшош мүчөлөрүн жыйнагыла:

- а)  $-a^4 + 2a^3 - 4a^4 + 2a^2 - 3a^2$ ;  
 б)  $1 + 2y^6 - 4y^3 - 6y^6 + 4y^3 - y^5 - 9$ ;  
 в)  $10x^2y - 5xy^2 - 2x^2y + x^2y - 3xy^2$ ;  
 г)  $3ab^3 + 6a^2b^2 - ab^3 - 2a^2b^2 - 4a^2b^2 + 7$ .

● 619. Көп мүчөнү стандарттуу түрдө көрсөткүлө:

- а)  $-8p^4 + 12p^3 + 4p^4 - 8p^2 + 3p^2$ ;  
 б)  $2aa^2 + a^2 - 3a^2 + a^3 - a$ ;  
 в)  $3xx^4 + 3xx^3 - 5x^2x^3 - 5x^2x$ ;  
 г)  $3a \cdot 4b^2 - 0,8b \cdot 4b^2 - 2ab \cdot 3b + b \cdot 3b^2 - 1$ .

● 620. Көп мүчөнү стандарттуу түрдө жазгыла:

- а)  $2a^2x^3 - ax^3 - a^4 - a^2x^3 + ax^3 + 2a^4$ ;  
 б)  $5x \cdot 2y^2 - 5x \cdot 3xy - x^2y + 6xy^2$ .

621. Көп мүчөнүн маанисин тапкыла:

- а)  $x = -10$  болгондогу  $5x^6 - 3x^2 + 7 - 2x^6 - 3x^6 + 4x^2$ ;  
 б)  $a = -3, b = 2$  болгондогу  $4a^2b - ab^2 - 3a^2b + ab^2 - ab + 6$ .

622. Көп мүчөнүн маанисин тапкыла:

- а)  $a = -3$  болгондогу  $6a^3 - a^{10} + 4a^3 + a^{10} - 8a^3 + a$  ны;  
 б)  $x = -2, y = -1$  болгондогу  $4x^6y^3 - 3x^6y^3 + 2x^2y^2 - x^6y^3 - x^2y^2 + y$  тин.

623.  $x = 0; -2; 3; -4$  болгондогу  $2x^2 + 1$  көп мүчөнүн маанисин тапкыла.

Көп мүчөнүн мааниси нөлгө барабар боло турган; терс боло турган  $x$  тин мааниси барбы?

624.  $x^2 + y^2 + 1$  көп мүчөсү  $x$  менен  $y$  тин каалаган маанилеринде оң маанилерди алаарын далилдегиле.

625. а)  $a$  ондуктан жана  $b$  бирдиктен;  $a$  жүздүктөн,  $b$  ондуктан жана  $c$  бирдиктен турган санды көп мүчө түрүндө жазгыла.

**626.** Көп мүчөнү өзгөрмөнүн кемүү даражалары боюнча жазгыла:

а)  $17a^4 - 8a^5 + 3a - a^3 - 1$ ;      б)  $35 - c^6 + 5c^2 - c^4$ .

**627.** Өзгөрмөнүн өсүүчү даражалары боюнча жазгыла:

а)  $x^4 - 5^{\frac{1}{2}} - x^2 + 12x^{\frac{1}{4}}$ ;      б)  $2y + y^3 - y^2 + 1$ .

**628.** Көп мүчөнүн даражасы канчалык:

а)  $4a^6 - 2a^7 + a - 1$ ;      г)  $4xy + xy^2 - 5x^2 + y$ ;

б)  $5p^3 - p - 2$ ;      д)  $8x^4y + 5x^2y^3 - 11$ ;

в)  $1 - 3x$ ;      е)  $xy + yz + xz - 1$ ?

**629.** а) өзгөрмөсү бар;

б) өзгөрмөлөрү  $a$  жана  $b$  болгон төртүнчү даражадагы көп мүчөнү түзгүлө.

**630.** Микрокалькуляторду пайдаланып, көп мүчөнүн маанисин тапкыла:

а)  $x = 1,97$  болгондогу  $x^2 + 4,23$  түн;

б)  $x = 2,17$  болгондогу  $321,8 - x^2$  тын;

б)  $a = 2,3$ ;  $b = 138,9$  болгондогу  $a^4 + 2b$  нын;

в)  $a = 806,2$ ;  $b = 1,7$  болгондогу  $3a - b^5$  тин.

### Кайталоо үчүн көнүгүүлөр

**631.** Теңдемени чыгаргыла:

а)  $0,3y = 70$ ;      б)  $\frac{5}{8}x = -1$ ;      в)  $\frac{1}{9}a = -\frac{3}{7}$ .

**632.** Эсептегиле:

а)  $\frac{5^3 \cdot 25^2}{5^8}$ ;      б)  $\frac{2^5 \cdot 8}{4^4}$ ;      в)  $\frac{4^5 \cdot 3^8}{6^9}$ .

**633.** Аргументтин кайсы маанисинде  $y = 0,01x$  функциясы а) 240ка; б)  $-100$ гө барабар болгон маанини алат?

**634.** Жазгыла:

а) чоңу  $2n$  ге барабар болгон эки удаалаш жуп сандын суммасын;

б) кичинеси  $2n - 1$  ге барабар болгон үч удаалаш так сандардын суммасын.

## 25. КӨП МҮЧӨЛӨРДҮ КОШУУ ЖАНА КЕМИТҮҮ

$5x^2 + 7x - 9$  жана  $-3x^2 - 6x + 8$  көп мүчөсүн кошобуз.

Ал үчүн алардын суммасын түзөбүз. андан кийин кашааларды ачабыз жана алынган көп мүчөдөгү окшош мүчөлөрдү жыйнайбыз:

$$\begin{aligned} & (5x^2 + 7x - 9) + (-3x^2 - 6x + 8) = \\ & = 5x^2 + 7x - 9 - 3x^2 - 6x + 8 = 2x^2 + x - 1. \end{aligned}$$

$5x^2 + 7x - 9$  жана  $-3x^2 - 6x + 8$  көп мүчөлөрүнүн суммасын биз  $2x^2 + x - 1$  көп мүчө түрүндө көрсөттүк. Жалпысынан, каалаган көп мүчөлөрдүн суммасын көп мүчө түрүндө көрсөтүүгө болот.

$x^3 + 5x^2 - x + 8$  көп мүчөсүнөн  $x^3 + 7x - 1$  көп мүчөсүн кемитебиз.

Ал үчүн анын айырмасын түзөбүз, кашааларды ачабыз жана алынган көп мүчөдөгү окшош мүчөлөрдү жыйнайбыз:

$$\begin{aligned} & (x^3 + 5x^2 - x + 8) - (x^3 + 7x - 1) = \\ & = x^3 + 5x^2 - x + 8 - x^3 - 7x + 1 = 5x^2 + 6x + 9. \end{aligned}$$

$x^3 + 5x^2 - x + 8$  жана  $x^3 + 7x - 1$  көп мүчөлөрүнүн айырмасын биз көп мүчө түрүндө көрсөттүк. Жалпысынан, каалаган көп мүчөлөрдүн айырмасын көп мүчө түрүндө көрсөтүүгө болот.

Ошентип, көп мүчөлөрдү кошууда жана кемитүүдө кайра эле көп мүчө келип чыгат.

Кээде, тескери маселени чыгарууга — көп мүчөнү көп мүчөлөрдүн суммасы же айырмасы түрүндө көрсөтүүгө туура келет. Мында төмөнкү эрежени пайдаланышат:

*эгерде кашаалардын алдында «плюс» белгиси коюлса, анда кашааларга алынуучу мүчөлөрдү ошол эле белгилери менен жазышат;*

*эгерде кашаалардын алдында «минус» белгиси коюлса, анда кашааларга алынуучу мүчөлөрдү карама-каршы белгилери менен жазышат:*

$$3x - 2y + b = 3x + (-2y + b), \quad 3x - 2y + b = 3x - (2y - b).$$

635. а)  $4y^3 - 5x + 7$  жана  $x^3 - 8x$  көп мүчөлөрүнүн суммасын түзгүлө жана аны стандарттуу түрдөгү көп мүчөлөргө өзгөрткүлө; б)  $5y^2 - 9$  жана  $7y^2 - y + 5$  көп мүчөлөрүнүн айырмасын түзгүлө жана аны стандарттуу түрдөгү көп мүчөгө өзгөрткүлө.

636.  $2a^3 - 5a + 5$  жана  $a^3 - 4a - 2$  эки көп мүчөсү берилген.

Төмөндөгүлөрдү түзгүлө жана жөнөкөйлөткүлө:

а) бул көп мүчөлөрдүн суммасын;

б) биринчи менен экинчи көп мүчөлөрдүн айырмасын;

в) экинчи менен биринчи көп мүчөлөрдүн айырмасын.

● 637. Стандарттуу түрдөгү көп мүчөгө өзгөрткүлө:

а)  $(1 + 3a) + (a^2 - 2a)$ ;                      г)  $(b^2 - b + 7) - (b^2 + b + 8)$ ;

б)  $(2x^2 + 3x) + (-x + 4)$ ;                      д)  $(8n^3 - 3n^2) - (7 + 8n^3 - 2n^2)$ ;

в)  $(y^2 - 5y) + (5y - 2y^2)$ ;                      е)  $(a^2 + 5a + 4) - (a^2 + 5a - 4)$ .

● 638. Туянтмаларды жөнөкөйлөткүлө:

а)  $5,2a - (4,5a + 4,8a^2)$ ;

б)  $-0,8b^2 + 7,4b + (5,6b - 0,2b^2)$ ;

в)  $8x^2 + (4,5 - x^2) - (5,4x^2 - 1)$ ;

г)  $(7,3y - y^2 + 4) + 0,5y^2 - (8,7y - 2,4y^2)$ .

639. Стандарттуу түрдөгү көп мүчөгө өзгөрткүлө:

а)  $18x^2 - (10x - 5 + 18x^2)$ ;                      в)  $(b^2 + b - 1) - (b^2 - b + 1)$ ;

б)  $-12c^2 + 5c + (c + 11c^2)$ ;                      г)  $(15 - 7y^2) - (y^3 - y^2 - 15)$ .

640. Туянтмалардын суммасын жана айырмасын тапкыла:

а)  $a + b$  жана  $a - b$ ;                      в)  $-a - b$  жана  $a - b$ ;

б)  $a - b$  жана  $a + b$ ;                      г)  $a - b$  жана  $b - a$ .

641. Далилдегиле:

а)  $(x - y) + (y - z) + (z - x)$  туянтмасынын 0 гө теңдеш барабардыгын;

б)  $(a^2 - 5ab) - (7 - 3ab) + (2ab - a^2)$  туянтмасынын 7ге теңдеш барабардыгын.

**642.**  $M$  дин ордуна койгондо төмөнкү барабардык теңдеш болуп кала турган көп мүчөнү тапкыла:

а)  $M + (5x^2 - 2xy) = 6x^2 + 9xy - y^2$ ;

б)  $M - (4ab - 3b^2) = a^2 - 7ab + 8b$ ;

в)  $(4c^2 - 7c^2 + 6) - M = 0$ .

**643.** Кандай көп мүчөнүн  $5x^2 - 3x - 9$  көп мүчөсү менен болгон суммасы төмөнкүгө теңдеш барабар:

а) 0;      б) 18;      в)  $2x - 3$ ;      г)  $x^2 - 5x + 6$ ?

● **644.** Туянтмаларды жөнөкөйлөткүлө:

а)  $(a^2 - 0,45a + 1,2) + (0,8a^2 - 1,2a) - (1,6a^2 - 2a)$ ;

б)  $(y^2 - 1,75y - 3,2) - (0,3y^2 + 4) - (2y - 7,2)$ ;

в)  $6xy - 2x^2 - (3xy + 4x^2 + 1) - (-xy - 2x^2 - 1)$ ;

г)  $-2ab^2 - ab + b + 3ab^2 - 4b - (5ab - ab^2)$ .

● **645.** Туянтманы жөнөкөйлөткүлө:

а)  $8a^2b + (-5a^2b + 4b^2) + (a^2b + 5b^2 + 2)$ ;

б)  $(xy + x^2 + y) - (x^2 + y^2 - 2xy) - xy$ .

**646.**  $(5,7a^2b - 3,1ab + 8b^3) - (6,9ab - 2,3a^2b + 8b^2)$  туянтмасынын:

а)  $a = 2$  жана  $b = 5$ ;      б)  $a = -2$  жана  $b = 3$  болгондогу маанисин тапкыла:

**647.**  $5x^2 - (3xy - 7x^2) + (5xy - 12x^2)$  туянтмасынын:

а)  $x = -0,25$  жана  $y = 4$ ;      б)  $x = -5$  жана  $y = 0,1$  болгондогу маанисин эсептегиле.

**648.**  $0,7x^4 + 0,2x^2 - 5$  жана  $-0,3x^4 + \frac{1}{5}x^2 - 8$  көп мүчөлөрдүн айырмасы  $x$  тин каалаган маанисинде оң маанини аларын далилдегиле.

**649.** Окуучуларга: « $a = -0,25$  болгондо  $(7a^3 - 6a^2b + 5ab^2) + 5ab^2 + (5a^3 + 7a^2b + 3ab^2) - (10a^3 + a^2b + 8ab^2)$  туянтмасынын маанисин тапкыла» деген маселе сунуш кылынган. Окуучулардын бирөө бул маселеде берилгендер жетиштейт деп айтты. Ал туура айтканбы?

**650.** Жыйынтыгында төмөнкүдөй көп мүчө келип чыгыш үчүн  $x^2 + y^2 - 2xy + 1$  көп мүчөсүнө кандай эки мүчөнү кошуу керек:

а)  $x$  өзгөрмөсү жок болгон; б)  $y$  өзгөрмөсү жок болгон?

**651.** Төмөнкү туюнтманын мааниси  $x$  ке көз каранды эмес экендигин далилдегиле:

$$\left(\frac{3}{5}x^2 - 0,4xy - 1,5y + 1\right) - \left(y^2 - \frac{2}{5}xy + 0,6x^2\right).$$

**652.** Туюнтманын мааниси ага кирген өзгөрмөнүн маанилерине көз каранды эместигин далилдегиле:

а)  $1,7 - 10ab^2 - (1 - 3b^2) + (2,3 + 7b^2)$ ;

б)  $1 - b^2 - (3b - 2b^2) + (1 + 3b - b^2)$ .

**653.**  $a = 5a^2 + 6ab - b^2$ ,  $y = -4a^2 + 2ab + 3b^2$ ,  $z = 9a^2 + 4ab$  болсун дейли. Бул көп мүчөлөрдү берилген туюнтмадагы  $x$ ,  $y$  жана  $z$  тин ордуна койгула жана аны жөнөкөйлөткүлө:

а)  $x + y + z$ ;

б)  $x - y - z$ .

● **654.** Теңдемелерди чыгаргыла:

а)  $(23 + 3x) + (8x - 41) = 15$ ;

б)  $(19 + 2x) - (5x - 11) = 25$ ;

в)  $(3,2y - 1,8) - (5,2y + 3,4) = -5,8$ ;

г)  $1 - (0,5x - 15,8) = 12,8 - 0,7x$ ;

д)  $3,8 - 1,5y + (4,5y + 0,8) = 2,4y + 3$ ;

е)  $4,2y + 0,8 = 6,2y - (1,1y + 0,8) + 1,2$ .

● **655.** Теңдемелерди чыгаргыла:

а)  $8y - 3 - (5 - 2y) = 4,3$ ;

в)  $-8x + (4 + 3x) = 10 - x$ ;

б)  $0,5y - 1 - (2y + 4) = y$ ;

г)  $1,3x - 2 - (3,3x + 5) = 2x + 1$ .

**656.** Туюнтманы кандайдыр бир эки мүчөлөрдүн суммасы түрүндө көрсөткүлө:

а)  $3x^3 + 2x^2 - x + 4$ ;

б)  $-5y^4 + 4y^3 + 3y^2 - 2y$ .

**657.** Туюнтманы кандайдыр бир жол менен бир мүчө жана үч мүчөнүн айырмасы түрүндө көрсөткүлө:

а)  $x^3 + 2x^2 - 3x - 5$ ;

б)  $3a^4 + 2a^3 + 5a^2 - 4$ .

**658.** Далилдегиле:

а) удаалаш үч натуралдык сандын суммасы 3кө эселүү экендигин;

б) удаалаш төрт натуралдык сандын суммасы 4кө эсенүү эместигин.

### Кайталоо үчүн көпүгүүлөр

**659.**  $y = x^2$  функциясынын графиги (43-сүрөттү кара) боюнча жана эсептөө жолу менен  $x = 1.8$  болгондогу анын маанисин тапкыла. График боюнча табылган жакындагылган маанинин абсолюттук жана салыштырмалуу каталарын эсептегиле.

**660.** Туянтманын маанисин тапкыла:

а)  $a = \frac{2}{3}$ ,  $b = \frac{5}{6}$  болгондогу  $6(2a - b)$  нын;

1)  $a = \frac{1}{3}$ ,  $b = 0,2$  болгондогу  $15 \left( \frac{a}{5} + \frac{b}{3} \right)$  түн.

**661.** Туянтманын маанисин бир мүчө түрүндө көрсөткүлө:

а)  $(2x^3)^3 \cdot \frac{1}{4}x^2$ ;

в)  $-0,2a^2b^3 \cdot (-5a^3b^2)^2$ ;

б)  $(-3y^4)^3 \cdot \frac{1}{9}y^5$ ;

г)  $(-0,5c^4d)^3 \cdot (-4c^2d^2)^2$ .

**662.** Микрокалькулятордун жардамы менен берилген программа боюнча көп мүчөнүн маанисин, анын чыгарылышын көрсөткүлө:

а)  $x$          $y$   ;

б)  $a$         $c$   .

### Текшерүүчү суроолор

1. Көп мүчөнүн аныктамасын бергиле.

2.  $5a^2x + ax^2 - 4ax \cdot \frac{1}{2}x$  көп мүчөсүнүн мисалында көп

мүчөнү стандарттуу түргө кандайча келтирээрин түшүндүргүлө.

3. Көп мүчөнүн даражасы деп эмне аталат? Үчүнчү даражалуу көп мүчөгө мисалдар келтиргиле.

4.  $5x^2 - x + 4$  көп мүчөсүндөгү эки акыркы мүчөсүн кашаага алгыла, ал кашаанын алдына а) «плюс» белгисин; б) «минус» белгисин койгула.

## § 10. БИР МҮЧӨ МЕНЕН КӨП МҮЧӨНҮН КӨБӨЙТҮНДҮСҮ

### 26. БИР МҮЧӨНҮ КӨП МҮЧӨГӨ КӨБӨЙТҮҮ

$9n^3$  бир мүчөсү менен  $7n^2 - 3n + 4$  көп мүчөсүн көбөйтөбүз.

Көбөйтүүнүн бөлүнгүрүү касиетин пайдаланып, көбөйтүндүнү түзүп, аны өзгөртөбүз:

$$\begin{aligned} 9n^3(7n^2 - 3n + 4) &= \\ &= 9n^3 \cdot 7n^2 - 9n^3 \cdot 3n + 9n^3 \cdot 4 = 63n^5 - 27n^4 + 36n^3. \end{aligned}$$

$9n^3$  мүчөсү менен  $7n^2 - 3n + 4$  көп мүчөсүнүн көбөйтүндүсүн биз бир мүчөнү көп мүчөнүн ар бир мүчөсүнө көбөйтүп жана алынган жыйынтыктарды кошуп,  $63n^5 - 27n^4 + 36n^3$  көп мүчөсүнө өзгөрттүк.

Жалпысынан, бир мүчө менен көп мүчөнүн көбөйтүндүсүн көп мүчө түрүндө көрсөтүүгө болот. Төмөнкү эрежени пайдаланышат:

*Бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүү үчүн ушул бир мүчөнү көп мүчөнүн ар бир мүчөсүнө көбөйтүү жана алынган көбөйтүндүлөрдү кошуу керек.*

1-мисал.  $-3a^2$  бир мүчөсүн  $4a^3 - a + 1$  көп мүчөсүнө көбөйтөбүз:

$$\begin{aligned} -3a^2(4a^3 - a + 1) &= \\ &= -3a^2 \cdot 4a^3 - 3a^2 \cdot (-a) - 3a^2 \cdot 1 = -12a^5 + 3a^3 - 3a^2. \end{aligned}$$

Араларындагы жыйынтыктарды жазбай эле жазууну төмөнкүчө кыскача жүргүзүүгө болорун белгилейбиз:

$$-3a^2(4a^3 - a + 1) = -12a^5 + 3a^3 - 3a^2.$$

2 - м и с а л.  $3x^2 - 2x(x+8)$  туюнтмасын жөнөкөйлөтөбүз:

$$3x^2 - 2x(x+8) = 3x^2 - 2x^2 - 16x = x^2 - 16x.$$

Бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүү теңдемелерди чыгарууда көп пайдаланылат.

3 - м и с а л.  $8 - 5x(x-7) = 1 - 5x^2$  теңдемесин чыгарабыз:

$$8 - 5x(x-7) = 1 - 5x^2;$$

$$8 - 5x^2 + 35x = 1 - 5x^2;$$

$$-5x^2 + 35x + 5x^2 = 1 - 8;$$

$$35x = -7;$$

$$x = -0,2.$$

4 - м и с а л.  $\left(\frac{2x-1}{9} - \frac{x+5}{6}\right) = 2$  теңдемесин чыгарабыз.

Ал үчүн теңдеменин эки жагын бөлүмдөрүнүн эң кичине жалпы бөлүүчүсүнө, б. а. 18 санына көбөйтүп, төмөнкүнү алабыз:

$$\left(\frac{2x-1}{9} - \frac{x+5}{6}\right) \cdot 18 = 2 \cdot 18;$$

$$\frac{2x-1}{9} \cdot 18 - \frac{x+5}{6} \cdot 18 = 36;$$

$$2(2x-1) - 3(x+5) = 36;$$

$$4x - 2 - 3x - 15 = 36;$$

$$x = 53.$$

● 663. Көбөйтүүнү аткаргыла:

а)  $2x(x^2 - 7x - 3);$

г)  $(y^2 - 2,4y + 6) \cdot 1,5y;$

б)  $-4b^2(5b^2 - 3b - 2);$

д)  $-0,5x^2(-2x^2 - 3x + 4);$

в)  $(3a^3 - a^2 + a)(-5a^3);$

е)  $(-3y^2 + 0,6y)(-1,5y^3).$

● 664. Көбөйтүндүнү көп мүчөгө өзгөрткүлө:

а)  $3ab(a^2 - 2ab + b^2);$

в)  $2,5a^2b(4a^2 - 2ab + 0,2b^2);$

б)  $-x^2y(x^2y^2 - x^2 - y^2);$

г)  $(-2ax^2 + 3ax - a^2) \cdot (-a^2x^2);$

$$д) (6,3x^3y - 3y^2 - 0,7x) \cdot 10x^2y^2;$$

$$е) -1,4p^2q^6(5p^3q - 1,5pq^2 - 2q^3).$$

● **665.** Көп мүчө түрүндө көрсөткүлө:

$$а) \frac{2}{7}x(1,4x^2 - 3,5y);$$

$$в) \frac{1}{2}ab\left(\frac{2}{3}a^2 - \frac{3}{4}ab + \frac{4}{5}b^2\right);$$

$$б) -\frac{1}{3}c^2(1,2d^2 - 6c);$$

$$г) -\frac{2}{5}a^2y^5\left(5ay^2 - \frac{1}{2}a^2y - \frac{5}{6}a^3\right).$$

● **666.** Көбөйтүүнү аткаргыла:

$$а) -3x^2(-x^3 + x - 5);$$

$$г) -3a^4x(a^2 - 2ax + x^3 - 1);$$

$$б) (1 + 2a - a^2) \cdot 5a;$$

$$д) (x^2y - xy + xy^2 + y^3) \cdot 3xy^2;$$

$$в) \frac{2}{3}x^2y(15x - 0,9y + 6);$$

$$е) -\frac{3}{7}a^4(2,1b^2 - 0,7a + 35).$$

● **667.** Туянтманы жөнөкөйлөткүлө жана анын маанисин тапкыла:

$$а) x = -1,5 \text{ болгондогу } 3(2x - 1) + 5(3 - x);$$

$$б) a = 11 \text{ болгондогу } 25a - 4(3a - 1) + 7(5 - 2a);$$

$$в) y = -0,1 \text{ болгондогу } 4y - 2(10y - 1) + (8y - 2);$$

$$г) p = 2 \text{ болгондогу } 12(2 - 3p) + 35p - 9(p + 1).$$

● **668.** Көп мүчө түрүндө көрсөткүлө:

$$а) 14b + 1 - 6(2 - 11b);$$

$$в) 14(7x - 1) - 7(14x + 1);$$

$$б) 25(2 - 3c) + 16(5c - 1);$$

$$г) 36(2 - y) - 6(5 - 2y).$$

● **669.** Туянтмаларды жөнөкөйлөткүлө:

$$а) 14y + 2y(6 - y);$$

$$д) 7b(4c - b) + 4c(c - 7b);$$

$$б) 3y^2 - 2y(5 + 2y);$$

$$е) -2y(x^3 - 2y) - (x^3y + 4y^2);$$

$$в) 4x(x - 1) - 2(2x^2 - 1);$$

$$ж) 3m^2(m + 5n) - 2n(8m^2 - n);$$

$$г) 5a(a^2 - 3a) - 3a(a^2 - 5a);$$

$$з) 6m^2n^3 - n^2(6m^2n + n - 1).$$

**670.** Көп мүчө түрүндө көрсөткүлө:

$$а) 6x(x - 3) - x(2 - x);$$

$$в) ax(2x - 3a) - x(ax + 5a^2);$$

$$б) -a^2(3a - 5) + 4a(a^2 - a);$$

$$г) -4m^2(n^2 - m^2) + 3n^2(m^2 - n^2).$$

671. Туюнтманын маанисин тапкыла:

- а)  $x = 3$ ;  $-3$  болгондогу  $2x(x^2 - x + 3) + x(2x^2 + x - 5)$ ;  
 б)  $x = 4$  жана  $y = 2$  болгондогу  $x(x - y) - y(y^2 - x)$ .

672. Туюнтманын маанисин эсептегиле:

- а)  $x = -8$ ;  $10$  болгондогу  $5x(2x - 6) - 2,5x(4x - 2)$ ;  
 б)  $a = -0,6$  жана  $b = -0,5$  болгондогу  $5a(a - 4b) - 4b(b - 5a)$ .

673. Туюнтмаларды жөнөкөйлөткүлө:

- а)  $(3a^2)^2 - a^3(1 - 5a)$ ;      в)  $x(16x - 2x^3) - (2x^2)^2$ ;  
 б)  $\left(-\frac{1}{2}b\right)^3 - b\left(1 - 2b - \frac{1}{8}b^2\right)$ ;      г)  $(0,2c^3)^2 - 0,01c^4(4c^2 - 100)$ .

674. 50-сүрөттүн жардамы менен  $a$ ,  $b$  жана  $c$  нын он маанилери үчүн  $a(b + c) = ab + ac$  формуласынын геометриялык маанисин түшүндүргүлө.


675.  $x(2x + 1) + x^2(x + 2) + (x^3 - x + 3)$  туюнтмасы  $x$  тин каалаган маанисинде бир эле маанини аларын далилдегиле.

676.  $y$  ке көз каранды болбогон туюнтманын маанисин далилдегиле:

$$y(3y^2 - y + 5) - (2y^3 + 3y - 16) - y(y^2 - y + 2).$$

677. Туюнтма нөлгө теңдеш барабар экендигин далилдегиле:

- а)  $a(b - c) + b(c - a) + c(a - b)$ ;  
 б)  $a(b + c - bc) - b(c + a - ac) + c(b - a)$ .



50-сүрөт

678.  $2x(x - 6) - 3(x^2 - 4x + 1)$  туюнтмасы  $x$  тин каалаган маанисинде терс маанини алаарын далилдегиле.

679. Теңдемелерди чыгаргыла:

- а)  $5x + 3(x - 1) = 6x + 11$ ;  
 б)  $3x - 5(2 - x) = 54$ ;  
 в)  $8(y - 7) - 3(2y + 9) = 15$ ;

- г)  $0,6 - 0,5(y - 1) = y + 0,5$ ;  
 д)  $6 + (2 - 4x) + 5 = 3(1 - 3x)$ ;  
 е)  $0,5(2y - 1) - (0,5 - 0,2y) + 1 = 0$ ;  
 ж)  $0,15(x - 4) = 9,9 - 0,3(x - 1)$ ;  
 з)  $3(3x - 1) + 2 = 5(1 - 2x) - 1$ .

**680.** Теңдемелердин тамырларын тапкыла:

- а)  $3x(2x - 1) - 6x(7 + x) = 90$ ;  
 б)  $1,5x(3 + 2x) = 3x(x + 1) - 30$ ;  
 в)  $5x(12x - 7) - 4x(15x - 11) = 30 + 29x$ ;  
 г)  $24x - 6x(13x - 9) = -13 - 13x(6x - 1)$ .

**681.** Теңдемелерди чыгаргыла:

- а)  $3(-2x + 1) - 2(x + 13) = 7x - 4(1 - x)$ ;  
 б)  $-4(5 - 2a) + 3(a - 4) = 6(2 - a) - 5a$ ;  
 в)  $3y(4y - 1) - 2y(6y - 5) = 9y - 8(3 - y)$ ;  
 г)  $15x + 6x(2 - 3x) = 9x(5 - 2x) - 36$ .

**682.** Өзгөрмөнүн кайсы маанисинде:

- а)  $2(3 - 5c)$  туюнтмасынын мааниси  $4(1 - c)$  туюнтмасынын маанисинен 1ге кичине;  
 б)  $-3(2x + 1)$  туюнтмасынын мааниси  $8x + 5$  туюнтмасынын маанисинен 20га чоң;  
 в)  $5x + 7$  туюнтмасынын мааниси  $61 - 10x$  туюнтмасынын маанисинен 3 эсе кичине;  
 г)  $8 - y$  туюнтмасынын мааниси  $7 + y$  туюнтмасынын маанисинен 20 эсе чоң;

● **683.** Теңдемелерди чыгаргыла:

- а)  $\frac{x}{4} + \frac{x}{3} = 14$ ;  
 б)  $\frac{a}{2} - \frac{a}{8} = 5$ ;  
 в)  $\frac{y}{4} = y - 1$ ;  
 г)  $2z + 3 = \frac{2z}{5}$ ;  
 д)  $\frac{2c}{3} - \frac{4c}{5} = 7$ ;  
 е)  $\frac{5x}{9} + \frac{x}{3} + 4 = 0$ ;  
 ж)  $\frac{4a}{9} + 1 = \frac{5a}{12}$ ;  
 з)  $\frac{5m}{12} - \frac{m}{8} = \frac{1}{3}$ ;  
 и)  $\frac{3n}{14} + \frac{n}{2} = \frac{2}{7}$ ;

● **684.** Теңдемелердин тамырларын тапкыла:

- а)  $\frac{6x - 5}{7} = \frac{2x - 1}{3} + 2$ ;  
 г)  $\frac{4y - 11}{15} + \frac{13 - 7y}{20} = 2$ ;

$$б) \frac{5-x}{2} + \frac{3x-1}{5} = 4;$$

$$д) \frac{5-6y}{3} + \frac{y}{8} = 0;$$

$$в) \frac{5x-7}{12} - \frac{x-5}{8} = 5;$$

$$е) \frac{y}{4} - \frac{3-2y}{5} = 0.$$

● 685. Теңдемелерди чыгаргыла:

$$а) \frac{3x+5}{5} - \frac{x+1}{3} = 1;$$

$$в) \frac{6y-1}{15} - \frac{y}{5} = \frac{2y}{3};$$

$$б) \frac{2p-1}{6} - \frac{p+1}{3} = p;$$

$$г) \frac{12-x}{4} - \frac{2-x}{3} = \frac{x}{6}.$$

686. Теңдемелердин тамырларын тапкыла:

$$а) 1 - \frac{x-3}{2} = \frac{2-x}{3} + 4;$$

$$в) \frac{2m+1}{4} + 3 = \frac{m}{6} - \frac{6-m}{12};$$

$$б) \frac{a+13}{10} - \frac{2a}{5} = \frac{3-a}{15} + \frac{a}{2};$$

$$г) \frac{x+1}{9} - \frac{x-1}{6} = 2 - \frac{x+3}{2}.$$

687. Теңдемелерди чыгаргыла:

$$а) \frac{6y+7}{4} + \frac{8-5y}{3} = 5;$$

$$г) \frac{2c-1}{9} + \frac{c}{4} = \frac{c+3}{6};$$

$$б) \frac{5a-1}{3} = \frac{2a-3}{5} - 1;$$

$$д) \frac{3p-1}{24} - \frac{2p+6}{36} - 1 = 0;$$

$$в) \frac{11x-4}{7} - \frac{x-9}{2} = 5;$$

$$е) 5 - \frac{1-2x}{4} = \frac{3x+20}{6} + \frac{x}{3}.$$

688. 15 открытка, 10 конверт жана блокнот үчүн 18 сом 30 тый. төлөдү. Конверт блокноттон 8 эсе арзан жана открыткадан 10 тыйынга кымбат. Открытка, конверт, блокнот канча турат?

689. Үч бурчтуктун периметри 44 см. Анын жактарынын бири экинчисинен 4 см ге кыска жана үчүнчү жагынан эки эсе узун. Үч бурчтуктун жактарын тапкыла.

690. Магазинде биринчи күнү экинчи күнгө караганда 3 т жашылча аз сатылган, ал эми үчүнчү күнү биринчи эки күндө сатылгандын  $\frac{5}{9}$  и сатылган. Эгерде үч күндүн ичинде бардыгы 98 т жашылча сатылса, магазин бир күндө канча жашылча саткан?

691. Экинчи сарайга караганда биринчи сарайда 3 эсе көп чөп жыйналган. Биринчи сарайдан 20 т чөп алгандан, ал эми экинчи сарайга 20 т чөп кошкондон кийин экинчи сарайда биринчи сарайда калгандын  $\frac{5}{9}$  и болуп калды.

Ар бир сарайда канча тоннадан чөп болгон?

● 692. Жаны жонуп кескичти колдонуп, токарь бир саатта норма боюнча аткарыла турганга караганда 4 тетикке көп жонуп даярдаган. Ошондуктан күндүк нормасын 8 саатта эмес, 6 саатта аткарган. Токарь норма боюнча бир күндө канча тетик жонуп даярдоого тийиш болгон?

693. Күнүнө 50 га нын ордуна 60 га чаап, бригада чабындыны пландаштыргандан бир күн эрте чаап бүтүрүшкөн. Чабындынын аяпты канча?

694. Спортсмен кыз аралыкты өтүүдөгү орточо ылдамдыгын 250 м/мүнөттөн 300 м/мүнөткө чейин көбөйтүп, аралыкты бир мүнөткө эрте чуркап өткөн. Чуркап өтүлүүчү аралыктын узундугу канчалык?

695. Лагерден тыныгууга чейин окуучулар 4,5 км/саат ылдамдык менен басышкан, ал эми кайра лагерди көздөй келгенде убакытты 15 мүнөткө көп кетирип, 4 км/саат ылдамдык менен басышкан. Лагерден канчалык аралыкта тыныгуу жасашкан?

● 696. *A* пунктуанан велосипедчен чыккан. *A* пунктуанан 20 км аралыкта ары турган *B* пунктуанан бир эле убакытта анын артынан мотоциклчен чыккан. Велосипедчен 12 км/саат ылдамдык менен, ал эми мотоциклчен 16 км/саат ылдамдык менен жүргөн. *A* пунктуанан канчалык аралыкта мотоциклчен велосипедченди кууп жетет?

697. *A* пунктуанан 60 км/саат ылдамдык менен жүк ташуучу машина чыккан. 2 сааттан кийин *A* пунктуанан анын артынан 90 км/саат ылдамдык менен жеңил машина чыккан. *A* пунктуанан канчалык аралыкта жеңил машина жүк ташуучу машинаны кууп жетет?

### Кайталоо үчүн көпүгүүлөр

698. Сызыктуу функциялардын графиктеринин кесилишкен чекиттеринин координаталарын тапкыла:

а)  $y = 5x + 29$  жана  $y = -3x - 11$ ;

б)  $y = 1,2x$  жана  $y = 1,8x + 9,3$ .

699. Төмөнкү функциянын графиги кайсы координаталык чейректерде жайланышкан:

а)  $y = -28x$ ;

в)  $y = 0,05x$ ;

б)  $y = -28x + 4$ ;

г)  $y = 0,05 - 2,5x$ ?

700. Бир эле координаталык тегиздикте: а)  $y = x^2$  жана  $y = 4$ ; б)  $y = x^2$  жана  $y = 2x$  функцияларынын графиктерин түзгүлө. Алардын кесилишкен чекиттеринин координаталарын тапкыла.

701. Туюнтманы жөнөкөйлөткүлө:

а)  $\left(\frac{1}{3}a^5y^3\right)^2 \cdot (-ay)^3$ ;

б)  $-0,1a^4b^2 \cdot (-30a^2b)^2$ .

### 27. ЖАЛПЫ КӨБӨЙТҮҮЧҮНҮ КАШААНЫН СЫРТЫНА ЧЫГАРУУ

Теңдемелерди чыгаруудагы эсептөөлөрдө жана бир катар башка маселелерде көп мүчөнү бир нече көп мүчөлөрдүн (алардын арасында бир мүчөлөр да болгону мүмкүн) көбөйтүндүсү менен алмаштыруу пайдалуу болот. Көп мүчөнү эки же бир нече көп мүчөлөрдүн көбөйтүндүсү түрүндө көрсөтүүнү көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуу деп аташат.

$6a^2b + 15b^2$  көп мүчөсүн карайлы. Анын ар бир мүчөсүн бирөө  $3b$  га барабар болгон эки көбөйтүүчүнүн көбөйтүндүсү менен алмаштырууга болот.

$$6a^2b + 15b^2 = 3b \cdot 2a^2 + 3b \cdot 5b.$$

Алынган туюнтманы көбөйтүүнүн бөлүштүрүү касиетинин негизинде эки көбөйтүүчүнүн көбөйтүндүсү түрүндө көрсөтүүгө болот. Алардын бири жалпы көбөйтүүчү  $3b$ , ал эми экинчиси  $-2a^2$  менен  $5b$  нын суммасы:

$$3b \cdot 2a^2 + 3b \cdot 5b = 3b(2a^2 + 5b).$$

Ошентип,

$$6a^2b + 15b^2 = 3b(2a^2 + 5b).$$

Биз көп мүчөнү бир мүчө  $3b$  менен көп мүчө  $2a^2 + 5b$  нын көбөйтүндүсү түрүндө көрсөтүп, аны көбөйтүүчүлөргө ажыраттык. Көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун биз колдонгон жолун *жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгаруу* деп аташат.

Жалпы көбөйтүүчүсүн кашаанын сыртына чыгаруунун жардамы менен көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун мисалдарын карайлы.

1 - м и с а л:

$$-15x^2y^3 - 30x^3y^2 + 45x^4y$$

көп мүчөсүн көбөйтүүчүлөргө ажыраталы.

Бул көп мүчөнүн мүчөлөрү ар түрдүү жалпы көбөйтүүчүлөргө ээ болушат:  $x$ ,  $y$ ,  $3xy$ ,  $-5x^2$  ж.б. Адатта бүтүн сан коэффициенттери болгон көп мүчөдө кашаанын сыртына чыгаруучу көбөйтүүчүнү кашаанын ичинде калуучу көп мүчөнүн мүчөлөрүндө тамгалуу жалпы көбөйтүүчү болбогондой, ал эми алардын коэффициенттеринин модулдарынын жалпы бөлүүчүсү жок болгондой кылып тандап алышат.

$-15x^2y^3 - 30x^3y^2 + 45x^4y$  көп мүчөсүндө коэффициенттердин модулдары 15, 30 жана 45 сандары. Алардын эң чоң жалпы бөлүүчүсү 15ке барабар.

Ошондуктан жалпы көбөйтүүчү коэффициент катарында 15 же  $-15$  санын алууга болот. Көп мүчөнүн бардык мүчөлөрүндө  $x$  жана  $y$  өзгөрмөлөрү бар. Өзгөрмө  $x$  аларда экинчи, үчүнчү жана төртүнчү даражада турат.

Ошондуктан кашаанын сыртына  $x^2$  ты чыгарууга болот. Өзгөрмө  $y$  көп мүчөнүн мүчөлөрүндө үчүнчү, экинчи жана биринчи даражада турат. Ошондуктан кашаанын сыртына  $y$  ти чыгарууга болот. Ошентип, кашаанын сыртына  $15x^2y$  же  $-15x^2y$  бир мүчөсүн чыгаруу ылайыктуу. Кашаанын сыртына, мисалы,  $-15x^2y$  ти чыгарабыз. Анда төмөнкүнү алабыз:

$$-15x^2y^3 - 30x^3y^2 + 45x^4y = -15x^2y(y^2 + 2xy - 3x^2).$$

2 - м и с а л.  $3a^2(b-2c) + 7(b-2c)$  туюнтмасын көбөйтүүчүлөргө ажыратабыз.

Бул суммада ар бир кошулуучуда жалпы көбөйтүүчү  $b-2c$  бар. Ушул көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгарабыз:

$$3a^2(b-2c) + 7(b-2c) = (b-2c)(3a^2 + 7).$$

3 - м и с а л.  $a(x-y) + b(y-x)$  суммасын көбөйтүндү түрүндө көрсөтөбүз.

$x-y$  жана  $y-x$  көбөйтүүчүлөрү бири биринен белгиси менен гана айырмаланышат. Эгерде  $y-x$  туюнтмасынан  $-1$ ди кашаанын сыртына чыгарсак, анда экинчи кошулуучуда биринчи кошулуучудагыдай көбөйтүүчү болот. Анда ушул көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгарууга болот:

$$\begin{aligned} a(x-y) + b(y-x) &= a(x-y) + b(-1)(x-y) = \\ &= a(x-y) - b(x-y) = (x-y)(a-b). \end{aligned}$$

Жазууну кыскача жүргүзүүгө болот:

$$a(x-y) + b(y-x) = a(x-y) - b(x-y) = (x-y)(a-b)$$

$b(y-x) = -b(x-y)$  өзгөртүүсүн башкача мындай түшүндүрүүгө болоорун байкайбыз: эгерде экинчи көбөйтүүчүнүн жана көбөйтүндүнүн алдындагы белгини өзгөртсөк, анда туюнтманын белгиси өзгөрбөйт.

4 - м и с а л.  $2x^2 + 3x = 0$  теңдемесин чыгарабыз.

$2x^2 + 3x$  туюнтмасынан  $x$  көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгарабыз. Төмөнкүнү алабыз:

$$x(2x + 3) = 0.$$

$x(2x + 3)$  көбөйтүндүсү көбөйтүүчүлөрдүн жок дегенде бирөө нөлгө барабар болгондо, б. а.

$$x = 0 \text{ же } 2x + 3 = 0$$

болгондо гана нөлгө барабар болот.

$2x + 3 = 0$  теңдемесин чыгарып, төмөнкүнү табабыз:

$$2x = -3, \quad x = -1,5.$$

Натыйжада,  $x(2x+3)$  көбөйтүндүсү  $x=0$  болгондо жана  $x=-1,5$  болгондо нөлгө айланат, б.а.  $2x^2+3x=0$  теңдеменин эки тамыры болот: 0 жана  $x=-1,5$ .

Жазууну кыскача жүргүзүүгө болот:

$$2x^2 + 3x = 0,$$

$$x(2x + 3) = 0,$$

$$x = 0 \text{ же } 2x + 3 = 0,$$

$$x = 0 \text{ же } x = -1,5.$$

Ж о о б у: 0 жана  $-1,5$ .

5 - м и с а л.  $3^9 + 3^7 + 3^6$  суммасы 31ге бөлүнөрүн далилдейбиз.  $3^9 + 3^7 + 3^6$  туюнтмасында кашаанын сыртына  $3^6$ сын чыгарабыз:

$$3^9 + 3^7 + 3^6 = 3^6(3^3 + 3 + 1) = 3^6(27 + 3 + 1) = 3^6 \cdot 31.$$

$3^9 + 3^7 + 3^6$  суммасын биз бирөө 31ге барабар болгон эки бүтүн сандын көбөйтүндүсү түрүндө көрсөттүк. Демек, бул сумма 31ге бөлүнөт.

**702.** Көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла жана текшерүү жүргүзүлө:

а)  $mx + my$ ;      б)  $kx - px$ ;      в)  $-ab + ac$ ;      г)  $-ma - na$ .

● **703.** Жалпы көбөйтүүчүсүн кашаанын сыртына чыгаргыла:

а)  $5x + 5y$ ;      г)  $-6m - 9n$ ;      ж)  $ab + a$ ;

б)  $4a - 4b$ ;      д)  $ax + ay$ ;      з)  $cy - c$ ;

в)  $3c + 15d$ ;      е)  $bc - bd$ ;      и)  $-ma - a$ .

● **704.** Көбөйтүндү түрүндө көрсөткүлө:

а)  $7a + 7y$ ;      в)  $12x + 48y$ ;      д)  $12a + 12$ ;

б)  $-8b + 8c$ ;      г)  $-9m - 27n$ ;      е)  $-10 - 10c$ .

● **705.** Көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла:

а)  $7ax + 7bx$ ;      д)  $5y^2 - 15y$ ;      и)  $-6ab + 9b^2$ ;

б)  $3by - 6b$ ;      е)  $3x + 6x^2$ ;      к)  $x^2y - xy^2$ ;

в)  $-5mn + 5n$ ;      ж)  $a^2 - ab$ ;      л)  $ab - a^2b$ ;

г)  $3a + 9ab$ ;      з)  $8mn - 4m^2$ ;      м)  $-p^2q^2 - pq$ .

● 706. Жалпы көбөйтүүчүсүн кашаанын сыртына чыгаргыла:

- а)  $a^2 + a$ ;      г)  $a^3 - a^7$ ;      ж)  $4c^2 - 12c^2$ ;  
 б)  $x^3 - x^2$ ;      д)  $3m^2 + 9m^3$ ;      з)  $5x^5 - 15x^3$ ;  
 в)  $c^5 + c^7$ ;      е)  $9p^3 - 8p$ ;      и)  $-12y^4 - 16y$ .

● 707. Көбөйтүндү түрүндө көрсөткүлө:

- а)  $14x + 21y$ ;      д)  $6ab - 3a$ ;      и)  $7x - 14x^3$ ;  
 б)  $15a + 10b$ ;      е)  $4x - 12x^2$ ;      к)  $16y^3 + 12y^2$ ;  
 в)  $8ab - 36ac$ ;      ж)  $m^4 - m^2$ ;      л)  $18ab^3 - 9b^4$ ;  
 г)  $9xa + 9xb$ ;      з)  $c^3 + c^4$ ;      м)  $4x^3y^2 - 6x^2y^3$ .

708. Туюнтманын маанисин тапкыла:

- а)  $x = 2,28$  болгондогу  $3,28x - x^2$  тын;  
 б)  $a = -1,5$  жана  $y = -8,5$  болгондогу  $a^2y + a^3$  дун;  
 в)  $a = 8,8$  жана  $y = -1,2$  болгондогу  $ay^2 - y^3$  дун;  
 г)  $m = 3,48$  жана  $b = 96,52$  болгондогу  $-mb - m^2$  тын.

709. Теңдемелерди чыгаргыла:

- а)  $x^2 + 8x = 0$ ;      г)  $3x^2 - 1,2x = 0$ ;      ж)  $x - 10x^2 = 0$ ;  
 б)  $5x^2 - x = 0$ ;      д)  $6x^2 - 0,5x = 0$ ;      з)  $6x - 0,2x^2 = 0$ ;  
 в)  $6y^2 - 30y = 0$ ;      е)  $\frac{1}{4}y^2 + y = 0$ ;      и)  $y^2 + \frac{2}{3}y = 0$ .

710. Теңдемелердин тамырларын тапкыла:

- а)  $5x^2 + 3x = 0$ ;      в)  $6x^2 - 3,6x = 0$ ;      д)  $5x^2 - 0,8x = 0$ ;  
 б)  $x^2 - 11x = 0$ ;      г)  $0,32 - 3x^2 = 0$ ;      е)  $7x^2 - 0,28x = 0$ .

711. Төмөнкүлөрдү далилдегиле:

- а)  $16^5 + 16^4$  туюнтмасынын мааниси 17ге эселүү экенин;  
 б)  $38^9 - 38^8$  туюнтмасынын мааниси 37ге эселүү экенин;  
 в)  $36^5 - 6^9$  туюнтмасынын мааниси 30га эселүү экенин;  
 г)  $5^{18} - 25^8$  туюнтмасынын мааниси 120га эселүү экенин.

712. Көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла:

- а)  $x^5 + x^4 - x^3$ ;      в)  $a^4 + a^5 - a^3$ ;

б)  $2^{13} - 2^{10} - 2^9$  нын 13кө бөлүнөрүн;

в)  $27^4 - 9^5 + 3^9$  нын 25ке бөлүнөрүн;

г)  $16^4 - 2^{13} - 4^5$  нын 11ге бөлүнөрүн.

714. Көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла:

а)  $x^3 - 3x^2 + x$ ;

г)  $6x^2 - 4x^3 + 10x^4$ ;

б)  $m^2 - 2m^3 - m^4$ ;

д)  $15a^3 - 9a^2 + 6a$ ;

в)  $4a^5 - 2a^3 + a$ ;

е)  $-3m^2 - 6m^3 + 12m^5$ .

715. Көбөйтүндү түрүндө көрсөткүлө:

а)  $c^3 - c^4 + 2c^5$ ;

в)  $4x^4 + 8x^3 - 2x^2$ ;

б)  $5m^4 - m^3 + 2m^2$ ;

г)  $5a - 5a^2 - 10a^4$ .

716. Жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгаргыла:

а)  $3a^3 - 15a^2b + 5ab^2$ ;

г)  $12a^2b - 18ab^2 - 30ab^3$ ;

б)  $20x^4 - 25x^2y^2 - 10x^3$ ;

д)  $4ax^3 + 8a^2x^2 - 12a^3x$ ;

в)  $-6am^2 + 9m^3 - 12m^4$ ;

е)  $-3x^4y^2 - 6x^2y^2 + 9x^2y^4$ .

717. Көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла:

а)  $4c^4 - 6x^2c^2 + 8c$ ;

в)  $3ax - 6ax^2 - 9a^2x$ ;

б)  $10a^2x - 15a^3 - 20a^4x$ ;

г)  $8a^4b^3 - 12a^2b^4 + 16a^3b^2$ .

718. Сумманын бардык кошулуучулары үчүн жалпы көбөйтүүчүнү көрсөткүлө жана аны кашаанын сыртына чыгаргыла:

а)  $2a(x + y) + b(x + y)$ ;

г)  $9(p - 1) + (p - 1)^2$ ;

б)  $y(a - b) - (a - b)$ ;

д)  $(a + 3)^2 - a(a + 3)$ ;

в)  $(c + 3) - x(c + 3)$ ;

е)  $-3b(b - 2) + 7(b - 2)^2$ .

719. Туюнтманы эки көп мүчөнүн көбөйтүндүсү түрүндө көрсөткүлө:

а)  $a(b - c) + d(c - b)$ ;

г)  $(x - y)^2 - a(y - x)$ ;

б)  $x(y - 5) - y(5 - y)$ ;

д)  $3(a - 2)^2 - (2 - a)$ ;

в)  $3a(2x - 7) + 5b(7 - 2x)$ ;

е)  $2(3 - b) + 5(b - 3)^2$ .

720. Көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла:

- а)  $8m(a - 3) + n(a - 3)$ ;      г)  $7(c + 2) + (c + 2)^2$ ;  
 б)  $(p^2 - 5) - q(p^2 - 5)$ ;      д)  $(a - b)^2 - 3(b - a)$ ;  
 в)  $x(y - 9) + y(9 - y)$ ;      е)  $-(x + 2y) - 4(x + 2)^2$ .

### Кайталоо үчүн көнүгүүлөр

721. Велосипедчен  $AB$  жолун  $12$  км/саат ылдамдык менен өттү.  $B$  дан  $A$  га кайтканда, ал  $18$  км/саатка чейин өрчүттү жана кайра кайткан жолго  $A$  дан  $B$  га чейинки жолго караганда  $15$  мүнөт аз сарп кылды.  $A$  жана  $B$  нын арасы канча километр?

722. Теңдемени чыгаргыла:

- а)  $\frac{3x - 5}{2} + \frac{8x - 12}{7} = 9$ ;      б)  $\frac{21 - 4x}{9} - \frac{8x + 15}{3} = 2$ .

723.  $a$  жана  $b$  нын кандайдыр бир маанилеринде  $a - b$  туюнтмасынын мааниси  $0,5$ ке барабар.  $a$  жана  $b$  нын ошол эле маанилеринде төмөнкү туюнтмалардын маанилери эмнеге барабар:

- а)  $b - a$ ;      в)  $(a - b)^2$ ;      д)  $(a - b)^3$ ;  
 б)  $\frac{1}{b - a}$ ;      г)  $(b - a)^2$ ;      е)  $(b - a)^3$ ?

724. Туюнтма түрүндө жазгыла:

- а)  $a$  менен  $b$  нын айырмасынын алардын суммасына болгон көбөйтүндүсүн;  
 б)  $a$  менен  $b$  нын квадраттарынын суммасын;  
 в)  $a$  менен  $b$  нын суммасынын квадратын;  
 г)  $b$  менен  $c$  нын квадраттарынын айырмасын;  
 д)  $b$  менен  $c$  нын айырмасынын кубун;  
 е)  $b$  менен  $c$  нын кубдарынын суммасын.

### Текшерүүчү суроолор

1. Бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүүнүн эрежесин айтып бергиле.

2. Кандай өзгөртүүнү көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуу деп аташат?

3.  $2xy - 6x^2$  көп мүчөсүнүн мисалында, жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгаруу менен аны көбөйтүүчүлөргө ажыратуу кандай аткарылаарын түшүндүргүлө.

## § 11. КӨП МҮЧӨЛӨРДҮН КӨБӨЙТҮНДҮСҮ

### 28. КӨП МҮЧӨНҮ КӨП МҮЧӨГӨ КӨБӨЙТҮҮ

$a + b$  көп мүчөсүн  $c + d$  көп мүчөсүнө көбөйтөбүз. Бул көп мүчөлөрдүн көбөйтүндүсүн түзөбүз:

$$(a + b)(c + d).$$

$a + b$  көп мүчөсүн  $x$  тамгасы менен белгилейбиз жана алынган көбөйтүндүнү бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүүнүн эрежеси боюнча өзгөртөбүз:

$$(a + b)(c + d) = x(c + d) = xc + xd.$$

$xc + xd$  туюнтмасындагы  $x$  тин ордуна  $a + b$  көп мүчөсүн коёбуз жана бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүүнүн эрежесин кайрадан пайдаланабыз:

$$xc + xd = (a + b)c + (a + b)d = ac + bc + ad + bd.$$

Ошентип,

$$(a + b)(c + d) = ac + bc + ad + bd.$$

$a + b$  менен  $c + d$  көп мүчөлөрүнүн көбөйтүндүсүн биз  $ac + bc + ad + bd$  көп мүчөсү түрүндө көрсөттүк. Бул көп мүчө  $a + b$  көп мүчөсүнүн ар бир мүчөсүн  $c + d$  көп мүчөсүнүн ар бир мүчөсүнө көбөйткөндө алынган бардык бир мүчөлөрдүн суммасы болуп эсептелет.

Жалпысынан, каалаган эки көп мүчөнүн көбөйтүндүсүн көп мүчө түрүндө көрсөтүүгө болот.

Көп мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүүдө төмөнкү эрежени пайдаланышат:

*Көп мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүү үчүн бир көп мүчөнүн ар бир мүчөсүн экинчи көп мүчөнүн ар бир мүчөсүнө көбөйтүү жана алынган көбөйтүндүлөрдү кошуу керек.*

$m$  мүчөсү бар көп мүчөнү  $n$  мүчөсү бар көп мүчөгө көбөйткөндө көбөйтүндүдө (окшош мүчөлөрдү жыйнаганга

чейин)  $m$  мүчө болушу керек экендигин байкайбыз. Муну биз текшерүү үчүн колдонсок болот.

1-м и с а л.  $4x^2 + 2xy - y^2$  көп мүчөсүн  $2x - y$  көп мүчөсүнө көбөйтөбүз:

$$(4x^2 + 2xy - y^2)(2x - y) = \\ = 8x^3 + 4x^2y - 2xy^2 - 4x^2y - 2xy^2 + y^3 = 8x^3 - 4xy^2 + y^3.$$

2-м и с а л. Туюнтманы жөнөкөйлөтөбүз:

$$(2a - 3)(5 - a) - 3a(4 - a):$$

$$(2a - 3)(5 - a) - 3a(4 - a) = 10a - 15 - 2a^2 + 3a - \\ - (12a - 3a^2) = 13a - 15 - 2a^2 - 12a + 3a^2 = a^2 + a - 15.$$

3-м и с а л.  $n$  дин каалаган натуралдык маанисинде  $n(n - 5) - (n - 14)(n + 2)$  туюнтмасынын мааниси 7ге эселүү экендигин далилдейбиз.

Төмөнкү өзгөртүүнү аткарабыз:

$$n(n - 5) - (n - 14)(n + 2) = n^2 - 5n - \\ - (n^2 - 14n + 2n - 28) = n^2 - 5n - n^2 + 14n - 2n + 28 = \\ = 7n + 28 = 7(n + 4).$$

$n$  дин каалаган натуралдык маанисинде  $7(n + 4)$  көбөйтүндүсү 7ге бөлүнөт, демек, төмөнкү туюнтманын мааниси да 7ге бөлүнөт.

$$n(n - 5) - (n - 14)(n + 2).$$

● 725. Көбөйтүүнү аткаргыла:

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| а) $(x + m)(y + n)$ ; | г) $(x + 8)(y - 1)$ ;   |
| б) $(a - b)(x + y)$ ; | д) $(b - 3)(a - 2)$ ;   |
| в) $(a - x)(b - y)$ ; | е) $(-a + y)(-1 - y)$ . |

● 726. Туюнтмаларды жөнөкөйлөткүлө:


- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| а) $(x + 6)(x + 5)$ ; | г) $(a - 4)(2a + 1)$ ;  |
| б) $(a - 4)(a + 1)$ ; | д) $(2y - 1)(3y + 2)$ ; |
| в) $(2 - y)(y - 8)$ ; | е) $(5x - 3)(4 - 3x)$ . |

● 727. Туюнтмаларды көп мүчө түрүндө көрсөткүлө:

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| а) $(m - n)(x + c)$ ; | г) $(5 - x)(4 - x)$ ; |
|-----------------------|-----------------------|

- б)  $(k-p)(k-n)$       д)  $(1-2a)(3a+1)$ ;  
 в)  $(a+3)(a-2)$ ;      е)  $(6m-3)(2-5m)$ .

728. 51-сүрөттүн жардамы менен  $a$ ,  $b$ ,  $c$  жана  $d$  үчүн  $(a+b)(c+d) = ac + bc + ad + bd$  формуласынын геометриялык маанисин түшүндүргүлө.



51-сүрөт

● 729. Туюнтманы көп мүчө түрүндө жазгыла:

- а)  $(x^2 + y)(x + y^2)$ ;      г)  $(5x^2 - 4x)(x + 1)$ ;  
 б)  $(m^2 - n)(m^2 + 2n^2)$ ;      д)  $(a - 2)(4a^3 - 3a^2)$ ;  
 в)  $(4a^2 + b^2)(3a^2 - b^2)$ ;      е)  $(7p^2 - 2p)(8p - 5)$ .

● 730. Көбөйтүүнү аткаргыла:

- а)  $(2x^2 - y)(x^2 - y)$ ;      в)  $(11y^2 - 9)(3y - 2)$ ;  
 б)  $(7x^2 + a^2)(x^2 - 3a^2)$ ;      г)  $(5a - 3a^3)(4a - 1)$ .

731. Даражаны көбөйтүндү менен алмаштыргыла, андан кийин көбөйтүндүнү көп мүчөгө өзгөрткүлө:

- а)  $(x+10)^2$ ;      б)  $(1-y)^2$ ;      в)  $(3a-1)^2$ ;      г)  $(5-6b)^2$ .

732. Туюнтманы көп мүчө түрүндө көрсөткүлө:

- а)  $(x^2 + xy - y^2)(x + y)$ ;      д)  $(a^2 - 2a + 3)(a - 4)$ ;  
 б)  $(n^2 - np + p^2)(n - p)$ ;      е)  $(5x - 2)(x^2 - x - 1)$ ;  
 в)  $(a + x)(a^2 - ax - x^2)$ ;      ж)  $(2 - 2x + x^2)(x + 5)$ ;  
 г)  $(b - c)(b^2 - bc - c^2)$ ;      з)  $(3y - 4)(y^2 - y + 1)$ .

● 733. Көп мүчө түрүндө жазгыла:

- а)  $(c^2 - cd - d^2)(c + d)$ ;      в)  $(4a^2 + a + 3)(a - 1)$ ;  
 б)  $(x - y)(x^2 - xy - y^2)$ ;      г)  $(3 - x)(3x^2 + x - 4)$ .

734. Кашааларды ачкыла:

- а)  $(4n^2 - 6np + 9p^2)(2n + 3p)$ ;  
 б)  $(25x^2 + 10xy + 4y^2)(5x - 2y)$ ;  
 в)  $(-2a^2 + 3a + 1)(3a - 2)$ ;  
 г)  $(7 - 2a)(4a^2 + 4a + 3)$ ;  
 д)  $(x^2 - x + 2)(3x^2 + x - 2)$ ;  
 е)  $(5 - 2a + a^2)(4a^2 - 3a - 1)$ .

735. Көп мүчө түрүндө көрсөткүлө:

- а)  $y^2(y + 5)(y - 3)$ ;                      в)  $-3b^3(b + 2)(1 - b)$ ;  
 б)  $2a^2(a - 1)(3 - a)$ ;                      г)  $-0,5c^2(2c - 3)(4 - c^2)$ .

736. Туюнтманы көп мүчө түрүндө жазгыла:

- а)  $(x + 1)(x + 2)(x + 3)$ ;                      б)  $(a - 1)(a - 4)(a + 5)$ .

✓737. Туюнтмаларды жөнөкөйлөткүлө:

- а)  $(3b - 2)(5 - 2b) + 6b^2$ ;  
 б)  $(7y - 4)(2y + 3) - 13y$ ;  
 в)  $x^3 - (x^2 - 3x)(x + 3)$ ;  
 г)  $5b^3 + (a^2 + 5b)(ab - b^2)$ ;  
 д)  $(a - b)(a + 2) - (a + b)(a - 2)$ ;  
 е)  $(x + y)(x - y) - (x - 1)(x - 2)$ .

● 738. Көп мүчө түрүндө көрсөткүлө:

- а)  $(2x - y)(y + 4x) + 2x(y - 3x)$ ;  
 б)  $(3a - 2b)(2a - 3b) - 6a(a - b)$ ;  
 в)  $5a(2x - a) - (8a - x)(2x - a)$ ;  
 г)  $2c(b + 15c) + (b - 6c)(5c + 2b)$ .

● 739. Туюнтмаларды жөнөкөйлөткүлө:

- а)  $(8a - b)(a + 7b) - 55ab$ ;  
 б)  $(3x + 2y)(4x - y) + 2y^2$ ;  
 в)  $(3p - 1)(2p + 5) - 6p(p - 2)$ ;  
 г)  $(7m + 3)(2m - 1) - 2m(7m - 1)$ .

✓740. Өзгөрмө  $x$  тин каалаган маанисинде:

- а)  $(x - 3)(x + 7) - (x + 5)(x - 1)$  туюнтмасынын мааниси — 16га барабар экендигин;  
 б)  $x^4 - (x^2 - 7)(x^2 + 7)$  туюнтмасынын мааниси 49га барабар экендигин далилдегиле.

✓741. Туюнтманын мааниси өзгөрмө  $x$  ке көз каранды эместигин далилдегиле:

- а)  $(x - 5)(x + 8) - (x + 4)(x - 1)$ ;  
 б)  $x^4 - (x^2 - 1)(x^2 + 1)$ .

742.  $(y - 6)(y + 8) - 2(y - 25)$  туюнтмасынын мааниси  $y$  тин каалаган маанисинде оң болорун далилдегиле.

743. Бардык бүтүн  $n$  де төмөнкү туюнтманын:

а)  $n(n - 1) - (n + 3)(n + 2)$ нин мааниси 6га бөлүнөөрүн;

б)  $n(n + 2) - (n - 7)(n - 5)$ тин мааниси 7ге бөлүнөрүн далилдегиле.

744. Теңдемелерди чыгаргыла:

а)  $(3x - 1)(5x + 4) - 15x^2 = 17$ ;

б)  $(1 - 2x)(1 - 3x) = (6x - 1)x - 1$ ;

в)  $12 - x(x - 3) = (6 - x)(x + 2)$ ;

г)  $(x + 4)(x + 1) = x - (x - 2)(2 - x)$ .

745. Теңдемелердин тамырларын тапкыла:

а)  $5 + x^2 = (x + 1)(x + 6)$ ;

б)  $2x(x - 8) = (x + 1)(2x - 3)$ ;

в)  $(3x - 2)(x + 4) - 3(x + 5)(x - 1) = 0$ ;

г)  $x^2 + x(6 - 2x) = (x - 1)(2 - x) - 2$ .

746. Төмөнкүлөрдү далилдегиле:

а)  $n$  дин каалаган натуралдык маанисинде  $n(n + 5) - (n - 3) \times (n + 2)$  туюнтмасынын мааниси 6га эселүү экендигин;

б)  $n$  дин 2ден чоң болгон каалаган натуралдык маанисинде  $(n - 1)(n + 1) - (n - 7)(n - 5)$  туюнтмасынын мааниси 12ге эселүү экендигин.

747. Эгерде удаалаш үч натуралдык сандын кичинесинин квадраты калган экөөнүн көбөйтүндүсүнөн 65ке кичине экендиги белгилүү болсо, ошол сандарды тапкыла.

748. Эгерде берилген удаалаш үч так сандын эки чоң санынын көбөйтүндүсүнөн экинчи сандын көбөйтүндүсүн кемитсек, 76 келип чыгат. Ушул үч санды тапкыла.

749. Тик бурчтуктун периметри 70 см ге барабар. Эгерде анын узундугун 5 см ге кыскартсак, ал эми туурасын 5 см ге узартсак, анда тик бурчтуктун аянты  $50\text{см}^2$  ка чоңоёт. Баштапкы тик бурчтуктун узундугун жана туурасын тапкыла.

750. Квадраттын жагы тик бурчтуктун жактарынын бирөөнөн 3 см ге кичине жана анын экинчи жагынан 2 см ге чоң. Эгерде квадраттын аянты тик бурчтуктун аянтынан  $30\text{см}^2$  ге кичине экендиги белгилүү болсо, квадраттын жагын тапкыла.

### Кайталоо үчүн көнүгүүлөр

**751.** Пландуу тапшырманы белгиленген мөөнөттө аткаруу үчүн жумушчулардын бригадасы күнүнө 54 тетиктен даярдоого тийиш эле. Планды күнүнө 6 тетикке ашык аткарып, бригада мөөнөткө бир күн калганда пландуу тапшырманы гана аткарбастан, пландан ашык 18 тетик даярдаган. Бригада канча күн иштеген?

**752.** Трактор бригадасы план боюнча күнүнө 112 гектардан дың жер айдоого тийиш эле. Планды күнүнө 8 гектарга ашык аткарып, бригада мөөнөткө бир күн калганда жер айдоону бүттү. Бригада канча гектар дың жер айдоого тийиш болгон?

**753.** Теңдемени чыгаргыла:

$$\text{a) } \frac{x-2}{5} = \frac{2}{3} - \frac{3x-2}{6}; \quad \text{б) } \frac{2x-5}{4} - 1 = \frac{x+1}{3}.$$

**754.** Туюнтмаларды окугула:

$$\text{a) } a^2 + b^2; \quad \text{б) } (a+b)^2; \quad \text{в) } a^3 - b^3; \quad \text{г) } (a-b)^3.$$

## 29. ТОПТОО ЖОЛУ МЕНЕН КӨП МҮЧӨНҮ КӨБӨЙТҮҮЧҮЛӨРГӨ АЖЫРАТУУ

Биз жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгаруу жолу менен көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратууну көрдүк. Айрым учурда көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө, башка ыкманы пайдаланып, мүчөлөрүн топтоо аркылуу ажыратууга болот.

1 - м и с а л.  $ab - 2b + 3a - 6$  көп мүчөсүн көбөйтүүчүлөргө ажыраталы.

Бул үчүн ар бир топтогу кошулуучулар жалпы көбөйтүүчүгө ээ болгондой кылып, анын мүчөлөрүн топтойбуз:

$$ab - 2b + 3a - 6 = (ab - 2b) + (3a - 6).$$

Биринчи топтон кашаанын сыртына  $b$  көбөйтүүчүнү, ал эми экинчи топтон көбөйтүүчүнү  $3$ тү кашаанын сыртына чыгарабыз:

$$(ab - 2b) + (3a - 6) = b(a - 2) + 3(a - 2).$$

Алынган туюнтманын эки кошулуучусу тең  $a - 2$  жалпы

көбөйтүүчүсүнө ээ болушат. Бул көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгарабыз:

$$b(a-2) + 3(a-2) = (a-2)(b+3).$$

Ошентип,

$$ab - 2b + 3a - 6 = (a-2)(b+3).$$

Биз пайдаланып, көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраткан жолду *топтоо жолу* деп аташат.

$ab - 2b + 3a - 6$  көп мүчөсүн көбөйтүүчүлөргө ажыратууну анын мүчөлөрүн башкача топтоп аткарууга болот:

$$\begin{aligned} ab - 2b + 3a - 6 &= (ab + 3a) + (-2b - 6) = \\ &= a(b+3) - 2(b+3) = \\ &= (b+3)(a-2). \end{aligned}$$

2 - м и с а л.  $ac + bd - bc - ad$  көп мүчөсүн көбөйтүүчүлөргө ажыратабыз.

Көп мүчөнүн биринчи мүчөсүн үчүнчүсү менен жана экинчисин төртүнчүсү менен топтоштурабыз. Биринчи топтон  $c$  көбөйтүүчүсүн, ал эми экинчи топтон  $-d$  көбөйтүүчүсүн кашаанын сыртына чыгарабыз. Анда төмөнкүнү алабыз:

$$\begin{aligned} ac + bd - bc - ad &= (ac - bc) + (bd - ad) = \\ &= c(a-b) - d(a-b) = (a-b)(c-d). \end{aligned}$$

3 - м и с а л.  $a^2 - 7a + 12$  үч мүчөсүн көбөйтүүчүлөргө ажыратабыз:

$-7a$  ны  $-3a - 4a$  түрүндө жазып, топтоону аткарабыз:

$$\begin{aligned} a^2 - 7a + 12 &= a^2 - 3a - 4a + 12 = (a^2 - 3a) + (-4a + 12) = \\ &= a(a-3) - 4(a-3) = (a-3)(a-4). \end{aligned}$$

● 755. Туюнтманы көп мүчөлөрдүн көбөйтүндүсү түрүндө көрсөткүлө:

а)  $x(b+c) + 3b + 3c;$

в)  $p(c-d) + c - d;$

б)  $y(a-c) + 5a - 5c;$

г)  $a(p-q) + q - p.$

● 756. Көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла:

- а)  $mx + my + 6x + 6y$ ;      г)  $ax + ay - x - y$ ;  
 б)  $9x + ay + 9y + ax$ ;      д)  $1 - bx - x + b$ ;  
 в)  $7a - 7b + an - bn$ ;      е)  $xy + 2y - 2x - 4$ .

● 757. Көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла:

- а)  $ab - 8a - bx + 8x$ ;      в)  $ax - y + x - ay$ ;  
 б)  $ax - b + bx - a$ ;      г)  $ax - 2bx + ay - 2by$ .

758. Көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла:

- а)  $x^3 + x^2 + x + 1$ ;      д)  $a^2 - ab - 8a + 8b$ ;  
 б)  $y^5 - y^3 - y^2 + 1$ ;      е)  $ab - 3b + b^2 - 3a$ ;  
 в)  $a^4 + 2a^3 - a - 2$ ;      ж)  $11x - xy + 11y + x^2$ ;  
 г)  $b^6 - 3b^4 - 2b^2 + 6$ ;      з)  $kn - mn - n^2 + mk$ .

759. Көп мүчөнү көбөйтүндү түрүндө көрсөткүлө:

- а)  $mn - mk + xk - xn$ ;      в)  $3m - mk + 3k - k^2$ ;  
 б)  $x^2 + 7x - ax - 7a$ ;      г)  $xk - xy - x^2 + yk$ .

760. Көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла:

- а)  $x^2 + ax - a^2y - axy$ ;      в)  $5a^3c + 10a^2 - 6bc - 3abc^2$ ;  
 б)  $a^2n + x^2 - anx - ax$ ;      г)  $21a + 8xy^3 - 24y^2 - 7axy$ .

761. Туюнтманын маанисин тапкыла:

а)  $p = 0,5$  жана  $q = -0,5$  болгондогу  $p^2q^2 + pq - q^3 - p^3$  дун;

б)  $x = \frac{2}{3}$  жана  $y = \frac{1}{2}$  болгондогу  $3x^3 - 2y^3 - 6x^2y^2 + xy$  тин.

762. Туюнтманын мааниси эмнеге барабар:

а)  $a = 1\frac{1}{3}$  жана  $c = -1\frac{2}{3}$  болгондогу  $2a + ac^2 - a^2c - 2c$  нын;

б)  $x = 4$  жана  $y = 0,25$  болгондогу  $x^2y - y + xy^2 - x$  тин?

763. Эсептегиле:

- а)  $2,7 \cdot 6,2 - 9,3 \cdot 1,2 + 6,2 \cdot 9,3 - 1,2 \cdot 2,7$ ;  
 б)  $1,25 \cdot 14,9 + 0,75 \cdot 1,1 + 14,9 \cdot 0,75 + 1,1 \cdot 1,25$ .

764. Көбөйтүндү түрүндө көрсөткүлө:

- а)  $ac^2 - ad + c^3 - cd - bc^2 + bd$ ;  
 б)  $ax^2 + ay^2 - bx^2 - by^2 + b - a$ ;  
 в)  $an^2 + cn^2 - ap + ap^2 - cp + cp^2$ ;  
 г)  $xy^2 - by^2 - ax + ab + y^2 - a$ .

765. Көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла:

- а)  $x^2y + x + xy^2 + y + 2xy + 2$ ;  
 б)  $x^2 - xy + x - xy^2 + y^3 - y^2$ .

766. Үч мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла:

- а)  $x^2 + 6x + 5$ ;      б)  $x^2 - x - 6$ .

### Кайталоо үчүн көнүгүүлөр

767. Чарбада уйлардын саны 60 башка көбөйгөн, ал эми жем-чөп базасынын жакшыртылышына байланыштуу бир уйдан сүт саап алуу орточо эсеп менен күнүнө 12,8 литрден 15 литрге чейин өскөн. Эгерде чарба мурункуга караганда күнүнө 1340 литрге көп сүт саап ала баштаса, анда чарбада канча уй болгон?

768. Алдыңкы технологияны колдонуп, цех саатына планда көрсөтүлгөндөн 6 буюмга көп даярдай баштады. Натыйжада 6 сааттын ичинде цех күндүк (8 сааттык) норманы 120%ке аткарышты. Цех план боюнча саатына канча буюм даярдоого тийиш болгон?

769. Теңдемени чыгаргыла:

- а)  $4 - x(x + 8) = 11 - x^2$ ;      б)  $4x(3x - 1) - 2x(6x + 8) = 5$ .

### 30. ТЕҢДЕШТИКТЕРДИ ДАЛИЛДӨӨ

Өзгөрмөлөрдүн каалаган маанилеринде туура болгон барабардык теңдештик деп аталаарын эске алабыз. Кээ бир барабардык теңдештик экендигин далилдөө үчүн башкача айтканда, теңдештикти далилдөө үчүн туюнтманы теңдеш өзгөртүүнү пайдаланышат.

Мисалдарды карайбыз.

1-м и с а л. Теңдештикти далилдейбиз:

$$xy - 3y - 5x + 16 = (x - 3)(y - 5) + 1.$$

Бул барабардыктын сол бөлүгүн өзгөртөбүз:

$$\begin{aligned} xy - 3y - 5x + 16 &= (xy - 3y) + (-5x + 15) + 1 = \\ &= y(x - 3) - 5(x - 3) + 1 = (x - 3)(y - 5) + 1. \end{aligned}$$

Барабардыктын сол бөлүгүн,  $xy - 3y - 5x + 16$  көп мүчөсүн теңдеш өзгөртүүнүн натыйжасында биз анын оң бөлүгүн  $(x - 3)(y - 5) + 1$  ди алдык жана ошону менен берилген барабардык теңдештик экендигин далилдедик.

Бул теңдештикти анын оң бөлүгүн өзгөртүп, башкача далилдөөгө болот:

$$\begin{aligned} (x - 3)(y - 5) + 1 &= xy - 3y - 5x + 15 + 1 = \\ &= xy - 3y - 5x + 16. \end{aligned}$$

2-м и с а л. Теңдештикти далилдейбиз:

$$(a - 4)(a + 2) + 4 = (a + 1)(a - 3) - 1.$$

Бул учурда берилген барабардыктын сол бөлүгүн, андан кийин анын оң бөлүгүн жөнөкөйлөтүп, алынган жыйынтыктарды салыштыруу ыңгайлуу:

$$(a - 4)(a + 2) + 4 = a^2 - 4a + 2a - 8 + 4 = a^2 - 2a - 4,$$

$$(a + 1)(a - 3) - 1 = a^2 + a - 3a - 3 - 1 = a^2 - 2a - 4.$$

Берилген барабардыктын сол жана оң бөлүктөрү бирдей эле туюнтмага барабар болушкандыктан, алар өз ара теңдеш барабар. Демек, баштапкы барабардык — теңдештик.

Ошентип, теңдештикти далилдөө үчүн анын оң бөлүгүн сол бөлүгүнө же сол бөлүгүн оң бөлүгүнө өзгөртүшөт же баштапкы барабардыктын оң жана сол бөлүктөрү бирдей эле туюнтмага теңдеш барабар экендигин көрсөтүшөт.

770. Теңдештиктерди далилдегиле:

- а)  $a(b - c) = -a(c - b)$ ;  
 б)  $m(m - n - k) = -m(n + k - m)$ ;  
 в)  $(x - y)(a - b) = (y - x)(b - a)$ ;  
 г)  $(x - a)(y - b)(z - c) = -(a - x)(b - y)(c - z)$ .

771. Төмөнкүдөй экендигин далилдегиле:


- а)  $2a - 3b = -(3b - 2a)$ ;      б)  $(2a - 3b)^2 = (3b - 2a)^2$ .

772. Барабардык теңдештик экендигин далилдегиле:

- а)  $10a - (-(5a + 20)) = 5(3a + 4)$ ;  
 б)  $-(-7x) - (-6 - 5x) = 2(x + 3)$ ;  
 в)  $12y - (25 - (6y + 11)) = 18(y - 2)$ ;  
 г)  $47 - (3b - (9 - 5b)) = 8(7 - b)$ .

773. Теңдештиктерди далилдегиле:

- а)  $-x(x - a)(x + b) = x(a - x)(b + x)$ ;  
 б)  $(-a - b)(a + b) = -(a + b)^2$ ;  
 в)  $36 - (-(9c - 15)) = 3(3c + 7)$ ;  
 г)  $y(-2 - (y - 4)) = y(2 - y)$ .



52-сүрөт

774. Теңдештиктерди далилдегиле:

- а)  $a(b - x) + x(a + b) = b(a + x)$ ;  
 б)  $c(y - 2) + 2(y + c) = y(c + 2)$ ;  
 в)  $a(a - b) + 2ab = a(a + b)$ ;  
 г)  $x(1 - x) + x(x^2 - 1) = x^2(x - 1)$ .

775. 52-сүрөттө көрсөтүлгөн фигураны адегенде тик бурчтукка чейин толуктап, андан кийин аны эки тик бурчтукка бөлүп, көрсөтүлгөн фигуранын аянтын эсептөө үчүн эки туюнтма түзгүлө. Алынган туюнтмалар теңдеш барабар экендигин далилдегиле.

776.  $a(b - c) + b(c - a) = c(b - a)$  теңдештик экендигин далилдегиле.

777. Барабардык теңдештик экендигин далилдегиле:

- а)  $(x - 3)(x + 7) - 13 = (x + 8)(x - 4) - 2$ ;  
 б)  $16 - (a + 3)(a + 2) = 4 - (6 + a)(a - 1)$ .

778. Теңдештиктерди далилдегиле:

- а)  $a^2 + 7a + 10 = (a + 2)(a + 5)$ ;

б)  $b^2 - 9b + 20 = (b - 4)(b - 5)$ ;

в)  $(c - 8)(c + 3) = c^2 - 5c - 24$ ;

г)  $(m - 4)(m + 7) = m^2 + 3m - 28$ .

779. Теңдештикти далилдегиле:

а)  $(x + 5)(x - 7) = x^2 - 2x - 35$ ;

б)  $(a - 11)(a + 10) + 10 = (a - 5)(a + 4) - 80$ .

780. Төмөнкү барабардыктардын ар бири теңдештик эмес экендигин далилдегиле:

а)  $(y - 5)(y - 8) = y^2 + 40$ ;

б)  $(y - 1)(y - 2)(y - 3) = y^3 - 3y^2 + 2y$ ;

в)  $y^3 - 1 = (y - 1)(y^2 + 1)$ ;

г)  $y^4 - y^2 + 1 = (y^2 - 1)^2$ .

### Кайталоо үчүн көнүгүүлөр

781. Теңдемени чыгаргыла:

а)  $(5x - 1)(2x + 1) - 10x^2 = 0,6$ ;

б)  $18x^2 - (9x + 2)(2x - 1) = 1$ .

782.  $c$  нын кандай маанисинде:

а)  $\frac{3c + 2}{4}$  бөлчөгүнүн мааниси  $\frac{5c - 1}{3}$  бөлчөгүнүн маанисинен 1ге кичине;

б)  $\frac{5c - 1}{2}$  жана  $\frac{3c - 4}{4}$  бөлчөктөрүнүн суммасы 18ге барабар?

783.  $x$  тин каалаган маанисинде туурабы:

а)  $x^2 + 4 > 0$ ; б)  $x^2 - 4 < 0$ ; в)  $(x - 4)^2 > 0$ ?

784. Туянтма түрүндө жазгыла:

а)  $x$  менен  $y$  тин айырмасынын квадратын;

б)  $x$  менен  $y$  тин квадраттарынын айырмасын;

в) 3 саны менен  $a$  жана  $b$  нын көбөйтүндүсүнүн суммасын;

г) 7 саны менен  $a$  жана  $b$  нын эки эселенген көбөйтүндүсүнүн айырмасын.

## Текшерүүчү суроолор

1. Көп мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүүнүн эрежесин айтып бергиле.

2.  $ab - 2b + 5a - 10$  көп мүчөсүнүн мисалында топтоо жолу менен көбөйтүүчүлөргө ажыратуу кандайча аткарылаарын түшүндүргүлө.

## IV ГЛАВАГА КОШУМЧА КӨНУГҮҮЛӨР

### 9-параграфка

785. Эгерде: а)  $x = 3$ ,  $y = -2$ ; б)  $x = \frac{1}{2}$ ,  $y = \frac{2}{3}$  болсо,  $x^2 - 3xy + \frac{1}{2}y^2$  көп мүчөсүнүн маанисин тапкыла.

786. Көп мүчөнүн окшош мүчөлөрүн жыйнагыла:

а)  $6mn - 5m^2n^2 - 9mn^2 - 11mn + 10mn^2 + 5m^2n^2$ ;

б)  $2a^3b - ab^3 - 1\frac{2}{3}ab^3 - a^3b - 4\frac{1}{2}a^2b - \frac{1}{2}a^2b$ .

787. Көп мүчөнү стандарттуу түргө келтиргиле:

а)  $10abc^2 + 23a^2bc - abc^2 - 15a^2bc + abc^2 - 2a^2bc$ ;

в)  $-3,6x^2yz + 1,2xy^2z - 0,5xyz^2 + 3x^2yz - 4xy^2z + xyz^2$ .

788. Эгерде: а)  $a = 8$ ,  $b = -0,5$ ; б)  $a = -0,5$ ;  $b = 4$  болсо,  $\frac{1}{2}a^2b - \frac{1}{2}ab^2 - a^2b + 2ab^2 - \frac{1}{2}ab^2$  туюнтмасынын маанисин тапкыла.

789\*. Көп мүчө

а)  $2x^2 + 6x + 3$  түн мааниси жуп сан;

б)  $x^2 + x + 2$  нин мааниси так сан болгон  $x$  тин бүтүн маанилери табылабы?

790.  $3ax^2 - 6a^3x + 8a^2 - x^3$  көп мүчөсүн:

а)  $x$  өзгөрмөсүнүн өсүүчү даражалары боюнча;

б)  $a$  өзгөрмөсүнүн кемүүчү даражалары боюнча жайлаштыргыла.

791. Көп мүчөнүн даражасы канча:

- а)  $7x^3y^2 - 2x^5 + 3xy^3 - 4x^2y^2 + 6$ ;  
 б)  $-mn^2 + 2mn - 8 + m^6 - 3m^3n^3 + n^5$ ;  
 в)  $0,4a^3b + 3ab^2 - 10 + 0,6a^3b - 2ab^2 - a^3b$ ;  
 г)  $-3,1ax^4 + 2,5ax + 2ax^4 + 1,1ax^4 - 0,5ax - 2ax$ ?

792. Көп мүчөлөрдү кошкула:

- а)  $2x^3 - 4x^2 + 7x + 1$  жана  $-x^3 + 2x^2 + 3x - 5$ ;  
 б)  $-10a^2 + 6a^3 + 3a$  жана  $-6a^3 - 4a + 8a^2$ ;  
 в)  $2a + b - c - d$  жана  $4a - 3b - 2c + 5d$ ;  
 г)  $x^2 - y^2 + x - 6$  жана  $-x^2 + 2y^2 - y - 4$ .

793. Көп мүчөлөрдүн айырмасын тапкыла:

- а)  $6a^3 + 2a^2 - 8a - 9$  жана  $8a^3 - a^2 - 6a + 1$ ;  
 б)  $-3x + x^3 - 2x^2$  жана  $4x^3 - 2x^2 - 4x$ ;  
 в)  $4a - 3b + 2c$  жана  $-6a + 4b - 2c - 2$ ;  
 г)  $a^2 + b^2 - 2ab + 1$  жана  $2a^2 + b^2 + 2b + 1$ .

794. Көп мүчө түрүндө көрсөткүлө:

- а)  $(-2x^2 + x + 1) - (x^2 - x + 7) - (4x^2 + 2x + 8)$ ;  
 б)  $(3a^2 - a + 2) + (-3a^2 + 3a - 1) - (a^2 - 1)$ ;  
 в)  $2a - 3b + c - (4a + 7b + c + 3)$ ;  
 г)  $2xy - y^2 + (y^2 - xy) - (x^2 + xy)$ .

795. Туюнтманы жөнөкөйлөткүлө:

- а)  $(1 - x + 4x^2 - 8x^3) + (2x^3 + x^2 - 6x - 3) - (5x^3 - 8x^2)$ ;  
 б)  $(0,5a - 0,6b + 5,5) - (-0,5a + 0,4b) + (1,3b - 4,5)$ .

796. Эгерде:  $A = 2x - 1$ ,  $B = 3x + 1$  жана  $C = 5x$  болсо,  $A + B - C$  туюнтмасы  $C - B - A$  туюнтмасына теңдеш барабар экендигин далилдегиле.

797. Айырмасы төмөнкүгө теңдеш барабар болуш үчүн  $y^2 - 5y + 1$  көп мүчөсүнөн кандай көп мүчөнү кемитүү керек:

- а) 0;      б) 5;      в)  $y^2$ ;      г)  $4y^2 - y + 7$ ?

798.  $x$  тин каалаган маанисинде

$1\frac{3}{4}x^4 - \frac{1}{8}x^3 - 1\frac{1}{4}x^2 + \frac{2}{5}x + \frac{5}{7}$  жана  $0,75x^4 - 0,125x^3 - 2,25x^2 + 0,4x - \frac{3}{7}$  көп мүчөлөрүнүн айырмасы оң маанини аларын далилдегиле.

799.  $a$  нын каалаган маанисинде

$1,6a^5 - 1\frac{1}{3}a^4 - 3,4a^3 - a^2 - 1$  жана  $-1\frac{3}{5}a^5 - \frac{2}{3}a^4 + 3\frac{2}{5}a^3$  көп мүчөлөрүнүн суммасы терс маанини аларын далилдегиле.

800.  $\overline{abc}$  жазылышы  $a$  жүздүгү,  $b$  ондугу жана  $c$  бирдиги болгон санды түшүндүрөт. Бул санды төмөнкү көп мүчө түрүндө көрсөтүүгө болот:

$$\overline{abc} = 100a + 10b + c.$$

Мисалы,  $845 = 100 \cdot 8 + 10 \cdot 4 + 5$ .

Төмөнкү санды көп мүчө түрүндө көрсөткүлө:

а)  $\overline{xy}$ ;                      б)  $\overline{yx}$ ;                      в)  $\overline{a0b}$ ;                      г)  $\overline{abcd}$ .

801. Көп мүчө түрүндө көрсөткүлө жана алынган сумманы же айырманы жөнөкөйлөткүлө:

а)  $\overline{abc} + \overline{cba}$ ;    б)  $\overline{abc} + \overline{bc}$ ;    в)  $\overline{abc} - \overline{ba}$ ;    г)  $\overline{abc} - \overline{ac}$ .

802\*. Төмөнкүдөй экендигин далилдегиле:

а)  $\overline{ab}$  жана  $\overline{ba}$  сандарынын суммасы  $a$  менен  $b$  нын суммасына эселүү экендигин;

б)  $\overline{ab}$  жана  $\overline{ba}$  сандарынын айырмасы 9га эселүү экендигин.

803. Теңдемелерди чыгаргыла:

а)  $(4 - 2x) + (5x - 3) = (x - 2) - (x + 3)$ ;

б)  $5 - 3y - (4 - 2y) = y - 8 - (y - 1)$ ;

в)  $7 - 1\frac{1}{2}a + \left(\frac{1}{2}a - 5\frac{1}{2}\right) = 2a + \frac{3}{4} - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}a\right)$ ;

г)  $-3,6 - (1,5x + 1) = -4x - 0,8 - (0,4x - 2)$ .

804. Эгерде 2, 4, 5 жана 6 сандарына пропорциялуу болуп, төрт сандын акыркы экөөнүн суммасы менен биринчи

эки сандын суммасынын арасындагы айырма 4,8ге барабар болсо, бул төрт санды тапкыла.

**805\***. Эгерде ойлонулган сандын оң жагына нөлдү кошуп жазсак жана жыйынтыгын 143 санынан кемитсек, анда үч эселенген ойлонулган сан келип чыгат. Кандай сан ойлонулган?

**806\***. Эгерде берилген сандын оң жагына 9 цифрасын жазып жана келип чыккан санга берилген сандын эки эселенгенин кошсок, суммасы 633 болот. Берилген санды тапкыла.

**807\***. Берилген үч орундуу сандын сол жагына 5 цифрасын жазышты жана мындан келип чыккан төрт орундуу сандан 3032ни кемитишти. Келип чыккан айырма үч орундуу сандан 9 эсе чоң болду. Берилген үч орундуу санды тапкыла.

**808\***. Үч орундуу сан 7 цифрасы менен аяктайт. Эгерде ушул цифраны биринчи орунга которсок, анда сан 324кө чоңоёт. Үч орундуу санды тапкыла.

### 10-параграфка

**809.** Көбөйтүндүнү көп мүчөгө өзгөрткүлө:

а)  $3a^5b^4(a^{10} - a^7b^3 + b^{10})$ ;

б)  $-2x^8y^5(3x^2 - 5xy + y^2)$ ;

в)  $(x^4 + 7x^2y^2 - 5y^4)(-0,2xy^2)$ ;

г)  $\left(b^7 - \frac{1}{2}b^5c + \frac{2}{3}b^3c^3 - \frac{2}{3}c^5\right)(-30bc^3)$ .

**810.** Туюнтмаларды жөнөкөйлөткүлө:

а)  $5(4x^2 - 2x + 1) - 2(10x^2 - 6x - 1)$ ;

б)  $7(2y^2 - 5y - 3) - 4(3y^2 - 9y - 5)$ ;

в)  $a(3b - 1) - b(a - 3) - 2(ab - a + b)$ ;

г)  $x^2(4 - y^2) + y^2(x^2 - 7) - 4x(x - 3)$ .

**811.** Өзгөрмөнүн каалаган маанилеринде төмөнкү туюнтманын:

а)  $3(x^2 - x - 1) - 0,5x(4x - 6)$  нын мааниси оң сан болорун;

б)  $y(2 + y - y^3) - \frac{2}{3}(6 + 3y + 1,5y^2)$  нын мааниси терс сан болорун далилдегиле.

**812.** Теңдемелерди чыгаргыла:

$$а) 5 \left( y + \frac{2}{3} \right) - 3 = 4 \left( 3y - \frac{1}{2} \right);$$

$$б) 7(2y - 2) - 2(3y - 3,5) = 9;$$

$$в) 21,5(4x - 1) + 8(12,5 - 9x) = 82;$$

$$г) 12,5(3x - 1) + 132,4 = (2,8 - 4x) \cdot 0,5;$$

$$д) \frac{3x + 6}{2} - \frac{7x - 14}{3} - \frac{x + 1}{9} = 0;$$

$$е) \frac{1 - 6x}{2} - \frac{2x + 19}{12} = \frac{23 - 2x}{3}.$$

**813.** Бир киоскага экинчисине караганда 1,2 эсе көп квас алып келишкен. Ар бир саатта биринчи киоскто 90 л квас, ал эми экинчи киоскто 80 л сатышкан. 2,5 сааттан кийин экинчи киоскада биринчи киоскага караганда 65 л ге аз квас калган. Ар бир киоскага канча литр квас алып келишкен?

**814.** Биринчи бригадага экинчисине караганда 50 кг га аз цемент аралашмасын алып келишкен. Иштин ар бир саатына биринчи бригада аралашманын 150 кг ын, ал эми экинчиси 200 кг ын жумшашкан. Ар бир бригадага канча аралашма алып келишкен?

**815.**  $M$  жана  $N$  пристандарынын арасындагы аралык 162 км.  $M$  пристанынан 45 км/саат ылдамдык менен теплоход чыккан. 45 мүнөттөн кийин  $N$  пристанынан ага каршы ылдамдыгы 36 км/саат болгон башка теплоход чыккан. Биринчи теплоход жөнөгөндөн канча сааттан кийин алар кезигишет?

**816.**  $A$  пристанынан 40 км/саат ылдамдык менен теплоход чыкты.  $1\frac{1}{4}$  сааттан кийин анын артынан 60 км/саат ылдамдыгы менен экинчи теплоход чыкты. Жөнөгөндөн канча саат өткөндөн кийин жана  $A$  дан кандай аралыкта экинчи теплоход биринчини кууп жетет?

**817.**  $A$  шаарынан  $B$  шаарын көздөй бир эле убакытта 2 автобус жөнөгөн. Алардын бирөөнүн ылдамдыгы экинчисинин ылдамдыгынан 10 км/саатка чоң.  $3\frac{1}{2}$  сааттан кий-

ин бир автобус  $B$  га келди, ал эми экинчиси  $B$  дан,  $A$  менен  $B$  нын арасындагы аралыктын  $\frac{1}{6}$  бөлүгүнө барабар аралыкта болгон. Автобустардын ылдамдыгын жана  $A$  дан  $B$  га чейинки аралыкты тапкыла.

**818\***.  $A$  дан  $B$  га бир убакытта эки мотоциклчен чыгышкан. Алардын бирөөнүн ылдамдыгы экинчисинин ылдамдыгынан 1,5 эсе чоң.  $B$  га биринчи келген мотоциклчен дароо эле артка жөнөгөн.  $A$  дан жөнөгөндөн 2 саат 24 мүнөттөн кийин ал экинчи мотоциклченге жолукту.  $A$  менен  $B$  нын арасындагы аралык 120 км ге барабар. Мотоциклчендердин ылдамдыктарын жана  $B$  дан жолугушкан орунга чейинки аралыкты тапкыла.

**819.** Катер агымга каршы 2 саат жүргөнгө караганда, агым боюнча 4 сааттын ичинде 2,4 эсе көп аралыкты өтөт. Эгерде агымдын ылдамдыгы 1,5 км/саат болсо, катердин акпаган суудагы ылдамдыгын тапкыла.

**820.** Катер 6 сааттын ичинде агым боюнча агымга каршы 10 саат жүргөнгө караганда 20 км ге аз аралыкты сүзүп өтөт. Эгерде катердин акпаган суудагы ылдамдыгы 15 км/саат болсо, агымдын ылдамдыгы кандай?

**821.** Кооператив 8 күндүн ичинде эркек көйнөктөрдүн бир канчасын даярдоону чечти. Бирок күнүнө болжолдогонунан 10 көйнөккө көп чыгарып, ал планды мөөнөтүнөн 1 күн мурда аткарган. Кооператив күнүнө канча эркек көйнөк чыгарууга тийиш эле?

**822\***. Элеваторго эки сорттогу 1400 т буудай келген. Буудайды иштеткенде бир сортунан 2% чар, ал эми экинчи сортунан 3% чар чыкты. Таза буудай 1364 т болду. Ар бир сорттон канча буудай элеваторго келген?

**823.** Өнөктөштүктө иштеп, чарбада ишти белгиленген мөөнөттө бүтүрүү үчүн күнүнө 80 га буудайды жыйнап алуу болжолдонгон. Чындыгында чарба күнүнө 10 га га көп жыйнаган. Ошондуктан мөөнөтүнө 1 күн калганда ага 30 га ны жыйноо калган. Чарба канча гектар буудайды жыйноого тийиш болгон?

**824.** Көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла:

а)  $x^{40} - x^{20}$ ;

б)  $y^{24} + y^8$ ;

в)  $a^{20} - a^{10} + a^5$ ;

г)  $b^{60} + b^{40} - b^{20}$ .

**825.** Төмөнкүдөй экендигин далилдегиле:

а)  $7^{16} + 7^{14}$  нын 50 гө бөлүнөрүн;

б)  $5^{31} - 5^{29}$  нын 100 гө бөлүнөрүн;

в)  $25^9 + 5^{17}$  нын 30 га бөлүнөрүн;

г)  $27^{10} - 9^{14}$  нын 24 кө бөлүнөрүн;

д)  $12^{13} - 12^{12} + 12^{11}$  нын 7 ге жана 19 га бөлүнөрүн;

е)  $11^9 - 11^8 + 11^7$  нын 3 кө жана 37 ге бөлүнөрүн.

**826.** Көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла:

а)  $(a - 3b)(a + 2b) + 5a(a + 2b)$ ;

б)  $(x + 8y)(2x - 5b) - 8y(2x - 5b)$ ;

в)  $7a^2(a - x) + (6a^2 - ax)(x - a)$ ;

г)  $11b^2(3b - y) - (6y - 3b^2)(y - 3b)$ .

**827.** Туянтманын маанисин тапкыла:

а)  $x = 0,17$ ;  $c = 1,15$ ; болгондогу  $5cx + c^2$  тын;

б)  $a = 1,47$ ;  $b = 5,78$ ; болгондогу  $4a^2 - ab$  нын.

**828.** Теңдемени чыгаргыла:

а)  $1,2x^2 + x = 0$ ;

в)  $0,5x^2 - x = 0$ ; д)  $1,6x^2 = 3x$ ;

б)  $1,6x + x^2 = 0$ ;

г)  $5x^2 = x$ ; е)  $x = x^2$ .

**829\*.** Сан көбөйтүүчүсүн кашаанын сыртына чыгаргыла:

а)  $(3a + 6)^2$ ; в)  $(7x + 7y)^2$ ; д)  $(5q - 30)^3$ ;

б)  $(12b - 4)^2$ ; г)  $(-3p + 6)^3$ ; е)  $(2a - 8)^4$ .

**830\*.**  $a^2 - a$  туянтмасынын мааниси каалаган бүтүн  $a$  да 2 ге эселүү экендигин далилдегиле.

**831\*.** Эгерде бүтүн санга анын квадратын кошсок, анда алынган жуп сан болот. Далилдегиле.

**832\*.** Эгерде эки орундуу санга ошол эле цифралар менен тескери тартипте жазылган санды кошсок, анда алынган сумма 11 ге эселүү экендигин далилдегиле. Ушул эле сыяктуу касиет үч орундуу сан үчүн аткарылабы?

833\*. Төмөнкүдөй экендигин далилдегиле:

- а) 2 санынын үч удаалаш даражасынын суммасы 14кө бөлүнөрүн;  
 б) 5 санынын эки удаалаш даражасынын суммасы 30га бөлүнөрүн.

### 11-параграфка

834. Туюнтмаларды үч мүчө түрүндө көрсөткүлө:

- а)  $(x - 2)(5 + x)$ ; г)  $(3a + 4)(8 - a)$ ;  
 б)  $(y + 7)(y - 11)$ ; д)  $(5c + 2)(2c - 1)$ ;  
 в)  $(10 - z)(z - 4)$ ; е)  $(3n - 2)(1 - 4n)$ .

835. Туюнтмаларды жөнөкөйлөткүлө:

- а)  $(x - 2)(x + 3) + (x + 2)(x - 3)$ ;  
 б)  $(y - 1)(y + 2) + (y + 1)(y - 2)$ ;  
 в)  $(a + 1)(a + 2) + (a + 3)(a + 4)$ ;  
 г)  $(c - 1)(c - 2) + (c - 3)(c - 4)$ .

836. Туюнтмаларды көп мүчө түрүндө көрсөткүлө:

- а)  $(x^2 - x + 4)(x - 5)$ ; д)  $(x^2 - x + 1)(2x^2 - x + 4)$ ;  
 б)  $(2y - 1)(y^2 + 5y - 2)$ ; е)  $(-5a^2 + 2a + 3)(4a^2 - 2a + 1)$ ;  
 в)  $(2 - 3a)(-a^2 + 4a - 8)$ ; ж)  $y(y - 3)(y + 2)$ ;  
 г)  $(3 - 4c)(2c^2 - c - 1)$ ; з)  $(c - 4)(c + 2)(c + 3)$ .

837. Туюнтма эки мүчөгө теңдеш барабар экендигин далилдегиле:

- а)  $(x + y)(x^2 - xy + y^2)$ ;  
 б)  $(x - y)(x^2 + xy + y^2)$ ;  
 в)  $(a + b)(a^3 - a^2b + ab^2 - b^3)$ ;  
 г)  $(a - b)(a^3 + a^2b + ab^2 + b^3)$ .

838. Жөнөкөйлөткүлө:

- а)  $(a^2 - 7)(a + 2) - (2a - 1)(a - 14)$ ;  
 б)  $(2 - b)(1 + 2b) + (1 + b)(b^3 - 3b)$ ;  
 в)  $2x^2 - (x - 2y)(2x + y)$ ;  
 г)  $(m - 3n)(m + 2n) - m(m - n)$ .

839.  $y$  тин каалаган маанисинде  $(y + 8)(y - 7) - y(y + 1)$  туюнтмасы терс мааниге ээ болорун далилдегиле.

**840.** Туюнтманын:

а)  $(3^5 - 3^4)(3^3 + 3^2)$  мааниси 24кө бөлүнөрүн;

б)  $(2^{10} + 2^8)(2^5 - 2^3)$  мааниси 60ка бөлүнөрүн;

в)  $(16^3 - 8^3)(4^3 + 2^3)$  мааниси 63кө бөлүнөрүн;

г)  $(125^2 + 25^2)(5^2 - 1)$  мааниси 39га бөлүнөрүн далилдегиле.

**841.** Туюнтманы жөнөкөйлөткүлө жана өзгөрмөлөрдүн көрсөтүлгөн маанилериндеги анын маанисин тапкыла:

а)  $x = -3, y = -2$  болгондогу  $126y^3 + (x - 5y)(x^2 + 25y^2 + 5xy)$  тин.

б)  $m = -3, n = 4$  болгондогу  $m^3 + n^3 - (m^2 - 2mn - n^2) \times (m - n)$  дин.

**842.** Туюнтманын мааниси өзгөрмөнүн маанисинен көз каранды эмес экендигин далилдегиле.

а)  $(a - 3)(a^2 - 8a + 5) - (a - 8)(a^2 - 3a + 5)$ ;

б)  $(x^2 - 3x + 2)(2x + 5) - (2x^2 + 7x + 17)(x - 4)$ .

**843.** Төмөнкүлөрдү далилдегиле:

а) удаалаш беш натуралдык сандын суммасы 5ке эселүү экендигин;

б) удаалаш төрт так сандын суммасы 8ге эселүү экендигин.

**844.** Эгерде удаалаш төрт натуралдык сандын биринчи экөөнүн көбөйтүндүсү кийинки экөөнүн көбөйтүндүсүнөн 38ге кичине экендиги белгилүү болсо, ушул сандарды тапкыла.

**845.** Төмөнкүлөрдү далилдегиле:

а) удаалаш бүтүн төрт натуралдык сандын эки ортоңку сандарынын көбөйтүндүсү алардын эки четки сандарынын көбөйтүндүсүнөн 2ге чоң экендигин;

б) үч удаалаш так сандарынын ортоңкусунун квадраты алардын эки четки сандарынын көбөйтүндүсүнөн 4кө чоң экендигин.

**846.** Квадраттын жагы тик бурчтуктун жактарынын биринен 2 см ге жана экинчи жагынан 5 см ге кичине. Эгерде квадраттын аянты тик бурчтуктун аянтынан  $50 \text{ см}^2$  ге



**853.** Көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла:

- а)  $x^2 - 10x + 24$ ;                      в)  $x^2 - 8x + 7$ ;                      д)  $x^2 + x - 12$ ;  
 б)  $x^2 - 13x + 40$ ;                      г)  $x^2 + 15x + 54$ ;                      е)  $x^2 - 2x - 35$ .

**854.** Теңдештикти далилдегиле:

- а)  $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$ ;  
 б)  $(x - a)(x - b) = x^2 - (a + b)x + ab$ ;

**855.** Теңдештикти далилдегиле:


- а)  $(x^4 + x^3)(x^2 + x) = x^4(x + 1)^2$ ;  
 б)  $(y^4 + y^2)(y^2 - y) = y^3(y^2 + 1)(y - 1)$ ;  
 в)  $(a^2 + ab + b^2)(a^2 - ab + b^2) = a^4 + a^2b^2 + b^4$ ;  
 г)  $(c^4 - c^2 + 1)(c^4 + c^2 + 1) = c^8 + c^4 + 1$ .

**856\*.** Эгерде  $b + c = 10$  болсо, анда  $(10a + b)(10a + c) = 100a(a + 1) + bc$  экендигин далилдегиле. Ушул формуланы колдонуп, эсептегиле.

- а)  $23 \cdot 27$ ;                      б)  $42 \cdot 48$ ;                      в)  $59 \cdot 51$ ;                      г)  $84 \cdot 86$ .

**857\*.** Эгерде  $ab + c^2 = 0$  болсо, анда  $(a + c)(b + c) + (a - c)(b - c) = 0$ . Ушуну далилдегиле.

**858\*.** Эгерде  $a + b = 9$  болсо, анда  $(a + 1)(b + 1) - (a - 1) \times (b - 1) = 18$  экендигин далилдегиле.



V глава

## КЫСКАЧА КӨБӨЙТҮҮНҮН ФОРМУЛАЛАРЫ

§ 12. СУММАНЫН КВАДРАТЫ ЖАНА  
АЙЫРМАНЫН КВАДРАТЫ

§ 13. КВАДРАТТАРДЫН АЙЫРМАСЫ,  
КУБДАРДЫН СУММАСЫ ЖАНА АЙЫРМАСЫ

§ 14. БҮТҮН ТҮЮНТМАЛАРДЫ ӨЗГӨРТҮҮ

### § 12. СУММАНЫН КВАДРАТЫ ЖАНА АЙЫРМАНЫН КВАДРАТЫ

#### 31. ЭКИ ТҮЮНТМАНЫН СУММАСЫН ЖАНА АЙЫРМАСЫН КВАДРАТКА КӨТӨРҮҮ

Көп мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүүдө, бир көп мүчөнүн ар бир мүчөсүн экинчисинин ар бир мүчөсүнө көбөйтүшөт. Бирок кээ бир учурларда кыскача көбөйтүүнүн формулаларын пайдаланып, көп мүчөлөрдү көбөйтүүнү кыскача аткарууга болот.

$a + b$  суммасын квадратка көтөрөбүз. Ал үчүн  $(a + b)^2$  туюнтмасын  $(a + b)(a + b)$  көбөйтүндүсү түрүндө көрсөтөбүз жана көбөйтүүнү аткарабыз:

$$\begin{aligned} (a + b)^2 &= (a + b)(a + b) = \\ &= a^2 + ab + ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2. \end{aligned}$$

Демек,

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2. \quad (1)$$

(1) теңдештикти сумманын квадратынын формуласы деп аташат. Бул формула каалаган эки туюнтманын суммасын квадратка көтөрүүнү жөнөкөй аткарууга мүмкүндүк берет:

*эки туюнтманын суммасынын квадраты биринчи туюнтманын квадратына, плюс биринчи менен экинчи туюнтмалардын эки эселенген көбөйтүндүсүнө, плюс экинчи туюнтманын квадратына барабар.*

Эми  $a - b$  айырмасын квадратка көтөрөбүз. Анда төмөнкүнү алабыз:

$$\begin{aligned}(a - b)^2 &= (a - b)(a - b) = \\ &= a^2 - ab - ab + b^2 = a^2 - 2ab + b^2.\end{aligned}$$

Демек,

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2. \quad (2)$$

(2) теңдештикти айырманын квадратынын формуласы деп аташат. Ал каалаган туюнтмалардын айырмасын квадратка көтөрүүгө мүмкүндүк берет:

*эки туюнтманын айырмасынын квадраты, биринчи туюнтманын квадратына, минус биринчи менен экинчи туюнтманын эки эселенген көбөйтүндүсүнө, плюс экинчи туюнтманын квадратына барабар.*

Эгерде  $(a - b)$  айырмасын  $a + (-b)$  суммасы түрүндө көрсөтсөк, (2) теңдештигин (1) теңдештигинен алууга болорун белгилейбиз:

$$\begin{aligned}(a - b)^2 &= (a + (-b))^2 = a^2 + 2a(-b) + (-b)^2 = \\ &= a^2 - 2ab + b^2.\end{aligned}$$

Сумманын квадраттарынын жана айырманын квадраттарынын формулаларын пайдаланууга мисалдар келтиребиз.

1-м и с а л.  $8x + 3$  суммасын квадратка көтөрөбүз.

Сумманын квадратынын формуласы боюнча төмөнкүнү алабыз:

$$(8x + 3)^2 = (8x)^2 + 2 \cdot 8x \cdot 3 + 3^2 = 64x^2 + 48x + 9.$$

2-м и с а л.  $10x - 7y$  айырмасын квадратка көтөрөбүз.

(2) теңдештикти пайдаланып, төмөнкүнү алабыз:

$$\begin{aligned}(10x - 7y)^2 &= (10x)^2 - 2 \cdot 10x \cdot 7y + (7y)^2 = \\ &= 100x^2 - 140xy + 49y^2.\end{aligned}$$

3-м и с а л.  $(-5a - 4)^2$  туюнтмасын көп мүчө түрүндө көрсөтөбүз.

$(-5a - 4)^2$  туюнтмасы  $(5a + 4)^2$  туюнтмасына теңдеш барабар. Чындыгында эле, каалаган  $a$  да  $-5a - 4$  жана

ЕВКЛИД

(б. з. ч. III к.)

— байыркы грек математиги, элементардык геометрияга, сандар теориясына арналган атактуу эмгек «Башталыштын» автору. Математиканын өсүшүнө эң чоң таасир берген.



$5a + 4$  туюнтмаларынын маанилери карама-каршы сандар болушат, ал эми карама-каршы сандардын квадраттары барабар. Анда төмөнкүнү алабыз:

$$(-5a - 4)^2 = (5a + 4)^2 = 25a^2 + 40a + 16.$$

4 - м и с а л.  $2x(3 + 8x) - (4x - 0,5)^2$  туюнтмасын жөнөкөйлөтөбүз:

$$\begin{aligned} 2x(3 + 8) - (4x - 0,5)^2 &= 6x + 16x^2 - (16x^2 - 4x - 0,25) = \\ &= 6x + 16x^2 - 16x^2 + 4x - 0,25 = 10x - 0,25. \end{aligned}$$


👁 859. Көп мүчө түрүндө көрсөткүлө:

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| а) $(x + y)^2$ ;  | е) $(9 - y)^2$ ;   |
| б) $(p - q)^2$ ;  | ж) $(a + 12)^2$ ;  |
| в) $(b + 3)^2$ ;  | з) $(15 - x)^2$ ;  |
| г) $(10 - c)^2$ ; | и) $(b - 0,5)^2$ ; |
| д) $(y - 9)^2$ ;  | к) $(0,3 - m)^2$ . |


● 860. Көп мүчөгө өзгөрткүлө:

- |                  |                  |                   |                    |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| а) $(m + n)^2$ ; | в) $(x + 9)^2$ ; | д) $(a - 25)^2$ ; | ж) $(0,2 - x)^2$ ; |
| б) $(c - d)^2$ ; | г) $(8 - a)^2$ ; | е) $(40 + b)^2$ ; | з) $(k + 0,5)^2$ . |

861. 53-жана 54-сүрөттөрдүн жардамы менен түшүндүргүлө:



53-сүрөт



54-сүрөт

а) оң  $a$  жана  $b$  үчүн  $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$  формуласынын геометриялык маанисин;

б)  $a > b$  шартын канааттандырган оң  $a$  жана  $b$  үчүн  $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$  формуласынын геометриялык маанисин.

862. Туянтмаларды өзгөрткүлө:

- а)  $(2x + 3)^2$ ;                      д)  $\left(5a + \frac{1}{5}b\right)^2$ ;  
 б)  $(7y - 6)^2$ ;                      е)  $\left(\frac{1}{4}m - 2n\right)^2$ ;  
 в)  $(10 + k)^2$ ;                      ж)  $(0,3x - 0,5a)^2$ ;  
 г)  $(5y - 4x)^2$ ;                      з)  $(10c + 0,1y)^2$ .

863. Көп мүчөгө өзгөрткүлө:

- а)  $(7 - 8b)^2$ ;                      в)  $\left(\frac{1}{3}x - 3y\right)^2$ ;                      д)  $(0,1m + 5n)^2$ ;  
 б)  $(0,6 + 2x)^2$ ;                      г)  $\left(4a + \frac{1}{8}b\right)^2$ ;                      е)  $(12a - 0,3c)^2$ .

864. Көп мүчөгө өзгөрткүлө:

- а)  $(-x + 5)^2$ ;                      б)  $(-z - 2)^2$ ;  
 в)  $(-n + 4)^2$ ;                      г)  $(-m - 10)^2$ .

865.  $(y - x)^2$ ,  $(y + x)^2$ ,  $(-y + x)^2$ ,  $(-x + y)^2$  туянтмаларынан

а)  $(x + y)^2$ ; б)  $(x - y)^2$  туянтмасына теңдеш барабарларын тандап алгыла.

866. Теңдештикти далилдегиле:

- а)  $(a - b)^2 = (b - a)^2$ ;                      б)  $(-a - b)^2 = (a + b)^2$ .

867. Эки мүчөнүн квадратын көп мүчө түрүндө көрсөткүлө:

- а)  $(-9a + 4b)^2$ ;                      в)  $(-0,8x - 0,5b)^2$ ;                      д)  $(0,08a - 50b)^2$ ;  
 б)  $(-11x - 7y)^2$ ;                      г)  $\left(-1\frac{1}{3}p + 6q\right)^2$ ;                      е)  $(-0,5x - 60y)^2$ .

868. Көп мүчөгө өзгөрткүлө:

- а)  $(-3a + 10b)^2$ ;                      в)  $(8x - 0,3y)^2$ ;                      д)  $(-0,2p - 10q)^2$ ;  
 б)  $(-6m - n)^2$ ;                      г)  $\left(5a + \frac{1}{15}b\right)^2$ ;                      е)  $(0,8x - 0,1y)^2$ .

869. Сумманын квадратынын формуласын же айыр-

манын квадратынын формуласын пайдаланып, эсептегиле:

- а)  $(100 + 1)^2$ ;      в)  $61^2$ ;      д)  $999^2$ ;      ж)  $9,9^2$ ;  
 б)  $(100 - 1)^2$ ;      г)  $199^2$ ;      е)  $702^2$ ;      з)  $10,2^2$ .

**870.** Бирге жакын сандардын квадраттарын эсептөөдө  $(1 + \alpha)^2 = 1 + 2\alpha + \alpha^2$  формуласынын ордуна  $(1 + \alpha)^2 \approx 1 + 2\alpha$  жакындатылган формуласы пайдаланылат. Бул формула боюнча табылган жакындатуунун абсолюттук катасы кандай?

$(1 + \alpha)^2 \approx 1 + 2\alpha$  формуласынын жардамы менен берилген туюнтманын жакындатылган маанисин тапкыла жана калькуляторду пайдаланып, жакындатуунун абсолюттук жана салыштырмалуу катасын эсептегиле:

- а)  $(1 + 0,01)^2$ ;      в)  $1,05^2$ ;      д)  $0,97^2$ ;  
 б)  $(1 - 0,02)^2$ ;      г)  $1,005^2$ ;      е)  $0,999^2$ .

**871.** Квадратка көтөрүүнү аткаргыла:

- а)  $(x^2 - 5)^2$ ;      в)  $(2a + b^4)^2$ ;      д)  $(5y^3 - 2x^2)^2$ ;  
 б)  $(7 - y^3)^2$ ;      г)  $(-3p + q^3)^2$ ;      е)  $\left(\frac{1}{3}m^4 + 9n^2\right)^2$ .

**872.** Көп мүчөгө өзгөрткүлө:

- а)  $(a^2 - 3a)^2$ ;      г)  $(4y^3 - 0,5y^2)^2$ ;      ж)  $\left(3ab - \frac{1}{6}a^2\right)^2$ ;  
 б)  $\left(\frac{1}{2}x^3 + 6x\right)^2$ ;      д)  $\left(1\frac{1}{2}a^5 + 8a^2\right)^2$ ;      з)  $\left(12c^4 + \frac{1}{4}a^6c\right)^2$ ;  
 в)  $(c^2 - 0,7c^3)^2$ ;      е)  $(0,6b - 60b^2)^2$ ;      и)  $(0,2xy + 0,5x^2y^2)^2$ .

**873.** Көп мүчө түрүндө көрсөткүлө:

- а)  $(a^2 - 2b)^2$ ;      в)  $(7a^6 + 12a)^2$ ;      д)  $(3y + 8y^5)^2$ ;  
 б)  $(x^3 + 3y^4)^2$ ;      г)  $(15x - x^3)^2$ ;      е)  $(4a^3 - 11a^2)^2$ .

**874.** Алынган барабардык теңдештик боло тургандай кылып \* ны бир мүчө менен алмаштыргыла:

- а)  $(* + 2b)^2 = a^2 + 4ab + 4b^2$ ;      б)  $(3x + *)^2 = 9x^2 + 6ax + a^2$ ;

- в)  $(* - 2m)^2 = 100 - 40m + 4m^2$ ;  
 г)  $(* - 9c)^2 = 36a^4 - 108a^2c + 81c^2$ ;  
 д)  $(15y + *)^2 = 225y^2 + 12x^3y + 0,16x^6$ ;  
 е)  $(3a + 2,5b)^2 = 9a^2 + 6,25b^2 + *$ .

● 875. Туянтмаларды жөнөкөйлөткүлө:

- а)  $(12a - 1)^2 - 1$ ;                      г)  $a^2b^2 - (ab - 7)^2$ ;  
 б)  $(2a + 6b)^2 - 24ab$ ;                д)  $b^2 + 49 - (b - 7)^2$ ;  
 в)  $121 - (11 - 9x)^2$ ;                е)  $a^4 - 81 - (a^2 + 9)^2$ .

● 876. Көп мүчө түрүндө көрсөткүлө:

- а)  $18a + (a - 9)^2$ ;                    в)  $4x^2 - (2x - 3)^2$ ;  
 б)  $(5x - 1)^2 - 25x^2$ ;                г)  $(a + 2b)^2 - 4b^2$ .

● 877. Туянтмаларды жөнөкөйлөткүлө:

- а)  $(x - 3)^2 + x(x + 9)$ ;                г)  $(b - 4)^2 + (b - 1)(2 - b)$ ;  
 б)  $(2a + 5)^2 - 5(4a + 5)$ ;            д)  $(a + 3)(5 - a) - (a - 1)^2$ ;  
 в)  $9b(b - 1) - (3b + 2)^2$ ;            е)  $(5 + 2y)(y - 3) - (5 - 2y)^2$ .

878. Туянтманы жөнөкөйлөткүлө жана анын маанисин тапкыла:

- а)  $x = 0,97$  болгондогу  $(x - 10)^2 - x(x + 80)$  дин;  
 б)  $x = -16,2$  болгондогу  $(2x + 9)^2 - x(4x + 31)$  дин;  
 в)  $x = -3,5$  болгондогу  $(2x + 0,5)^2 - (2x - 0,5)^2$  тын;  
 г)  $x = -10$  болгондогу  $(0,1x - 8)^2 + (0,1x + 8)^2$  тын.

879. Теңдемелерди чыгаргыла:

- а)  $(x - 6)^2 - x(x + 8) = 2$ ;    в)  $y(y - 1) - (y - 5)^2 = 2$ ;  
 б)  $9x(x + 6) - (3x + 1)^2 = 1$ ;    г)  $16y(2 - y) + (4y - 5)^2 = 0$ .

880. Теңдеменин тамырын тапкыла:

- а)  $(x - 5)^2 - x^2 = 3$ ;                в)  $9x^2 - 1 - (3x - 2)^2 = 0$ ;  
 б)  $(2y + 1)^2 - 4y^2 = 5$ ;            г)  $x + (5x + 2)^2 = 25(1 + x^2)$ .

● 881. Туянтманы көп мүчө түрүндө көрсөткүлө:

- а)  $7(4a - 1)^2$ ;                          г)  $3(a - 1)^2 + 8a$ ;  
 б)  $-3(5y - x)^2$ ;                      д)  $9c^2 - 4 + 6(c - 2)^2$ ;

$$в) -10\left(\frac{1}{2}b + 2\right)^2;$$

$$е) 10ab - 4(2a - b)^2 + 6b^2.$$

● 882. Туюнтманы көп мүчөгө өзгөрткүлө:

$$а) 5(3a + 7)^2;$$

$$в) -3(2 - x)^2 - 10x;$$

$$б) -6(4 - b)^2;$$

$$г) 12a^2 - 4(1 - 2a)^2 + 8.$$

883. Көп мүчө түрүндө көрсөткүлө:

$$а) a(a + 9b)^2;$$

$$в) (a + 2)(a - 1)^2;$$

$$б) 6x(x^2 + 5x)^2;$$

$$г) (x - 4)(x + 2)^2.$$

884. Теңдештикти далилдегиле:

$$а) (a + b)^2 + (a - b)^2 = 2(a^2 + b^2);$$

$$б) (a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab;$$

$$в) a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab;$$

$$г) (a + b)^2 - 2b(a + b) = a^2 - b^2.$$

885. Сумманын кубунун формуласын чыгаргыла:

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.$$

Далилденген теңдештикти пайдаланып:

а)  $(2x + y)^3$ ; б)  $(a + 3b)^3$  туюнтмасын көп мүчөгө өзгөрткүлө.

886. Айырманын кубунун формуласын чыгаргыла:

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3.$$

887.  $x$  тин кайсы маанисинде:

а)  $x + 1$  эки мүчөсүнүн квадраты  $x - 3$  эки мүчөсүнүн квадратынан 120га чоң;

б)  $2x + 10$  эки мүчөсүнүн квадраты  $x - 5$  эки мүчөсүнүн квадратынан 4 эсе чоң?

### Кайталоо үчүн көнүгүлөр

888. Туюнтманы окугула:

$$а) (3a)^2 + (5b)^2;$$

$$б) (3a + 5b)^2;$$

$$в) (3a - 5b)^2;$$

$$г) (3a)^2 - (5b)^2.$$

889. Туюнтма түрүндө жазгыла:

































































































































































































































